

С. А. АДЫЛОВ, У. А. АСАНОВ

ОРГАНИКАЛЫҚ

ХИМИЯ



Адылов С. А., Асанов У. А.

А-32 Органикалык химия: II бөлүк: Жогорку окуу жайларынын  
студ. үчүн окуу китеbi. – Б.: Кыргызстан, 1997, –394б.

ISBN 5-655-61235-9

Китептеги материалдар университеттердин химия факультеттеринин  
программасына ылайык түзүлгөн. Бул бөлүктө карбоциклдүү бирикмелердин  
(алицикльдүү углеводороддордун, моно- жана полицикльдүү ароматикалык уг-  
леводороддордун, алардын туундуларынын), бензолдун шакекчеси жок аро-  
матикалык бирикмелердин, ароматикалык мунөздөгү беш жана алты мүчөлүү  
гетероциклдүү бирикмелердин жана алардын туундуларынын, углеводородун  
(моносахариддердин, олигосахариддердин, полисахариддердин), нуклеин  
кислоталарынын түзүлүштөрү жана алардын касиеттери караплан.

Китептеги материалдар жана реакциялардын механизмдери азыркы  
мезгилдеги химиядагы жаңы көз караштарга толук жооп берет.

Окуу китепти орто окуу жайларынын мугалимдери колдонсо да болот.

A 1705000000  
M 451 (11) - 97

ББК 24.2 я 73

© “Кыргызстан” басма үйү.

© С. А. Адылов, У. А. Асанов.

## КАРБОЦИКЛДҮҮ БИРИКМЕЛЕР

Көмүртектин атомдору бири-бири менен байланышып, туюк чынжырчаларды пайда кылган органикалық молекулалар к а р - б о ц и к л д үү б и р и к м е л е р деп аталат. Мындай бирикмелер ароматикалық жана алицикльүү болуп экиге бөлүнөт. Молекула бир же бир-нече бензолдун шакекчесинен турса – ароматикалық, калгандары алицикльүү бирикмелерге тиешелүү.

### I БӨЛҮМ

#### 1. АЛИЦИКЛДҮҮ УГЛЕВОДОРОДДОР ЖАНА АЛАРДЫН ТУУНДУЛАРЫ

Алицикльүү углеводороддордун молекулалары көмүртек менен суутектин атомдорунан турат. Мындай углеводороддордун пайда болушу үчүн молекулада үч жана андан көп көмүртектин атомдору болушу керек.

**АЛИЦИКЛДҮҮ УГЛЕВОДОРОДДОРДУ КЛАССТАРГА БӨЛҮҮ ЖАНА АЛАРДЫН НОМЕНКЛАТУРАЛАРЫ.** Молекуладагы көмүртек менен суутектин атомдорунун катышына жана көмүртектин атомдорунун бири-бири менен байланышуу мүнөзүнө жараша алицикльүү углеводороддор циклопарафиндерге, циклоолефиндерге, циклодиолефиндерге жана циклоалкиндерге бөлүнөт. Демек, алицикльүү углеводороддордун аттары ацикльүү углеводороддордун аттарынан алышып, алдына “цикло” деген мүчө (цикло гректин “kyklos” - “төгерек” деген сөзүнөн алынган) уланат. Алицикльүү бирикмелердин аттары ацикльүү бирикмелердин аттарынан алышып калуу себеби — циклопарафиндердин көпчүлүк касиеттери парафиндердикине (чектүү углеводороддордукуна), циклоолефиндердик олефиндердикине, циклодиолефиндердик диендердикине жана циклоалкиндердик алкиндердикине окшош болот.




Молекуладагы көмүртектин атомдору бири-бири менен жөнөкөй, калган валенттүүлүктөрү суутектин атомдору менен байланышкан алицикльүү углеводороддор ц и к л о п а р а ф и н д е р же ц и к л о а л к а н д а р деп аталат. Мындай углеводороддордун циклиндеги көмүртектин атомдору  $sp^3$  гибриддешкен орбиталдар аркылуу химиялык байланыштарды пайда кылат.

Эгерде алицикльүү углеводороддордун циклиндеги көмүртектин атомдорунун ортосунда бир кош байланыш болсо ц и к л о -

олефиндер (же циклоалкендер), эки кош байланышы болсо циклодиолефиндер (же циклоалкадиендер), үч, андан көп кош байланыштары болсо циклополиендер деп аталат (алты мүчөлүү карбоциклдүү бирикмелердин циклинде кезектешип жайланышкан үч жөнөкөй жана кош байланыштары болсо, алар ароматикалык углеводороддорго тиешелүү). Циклдеги көмүртектин атомдорунун ортосунда бир же бир нече үчтүк байланыштары бар алицикльдүү бирикмелер да белгилүү.

Жогорудагы углеводороддорун ичинен каныккан алицикльдүү углеводороддор (циклоалкандар) молекуладагы циклдердин санына жараша моно-, ди - жана полициклоалкандарга бөлүнөт.

Циклоалкандар үчүн тривиалдық, рационалдық жана илимий номенклатуралар колдонулат. Моноцикльдүү циклоалкандардың молекулалары ар түрдүү сандагы метилен топторунан турғандыктан, рационалдық номенклатура боюнча аларга полиметилендер деген ат берилген. Маселен төмөнкү углеводороддор рационалдық номенклатура боюнча триметилен, тетраметилен, пентаметилен деп аталат:






Бул формулаларды жөнөкөйлөштүрүп төмөнкүдөй жазуу ынгайлуу:






Циклоалкандар үчүн рационалдық номенклатура азыркы учурда практика жүзүндө колдонулбайт. Негизинен моноцикльдүү циклоалкандар үчүн илимий номенклатура колдонулат. Бул номенклатура боюнча, жогоруда айтылгандай, алардын аттары циклдеги көмүртектин санына жараша ацикльдүү углеводороддорун аттарынан алынып, алдына "цикло" деген мүчө уланат. Демек, жогорку углеводороддорун аттары циклопропан, циклобутан, циклопентан.

Циклопарафиндердин молекуласындагы бир суутектин атому алкил радикалы менен орун алмашкан болсо, адегендө ошол радикалдын, андан кийин циклопарафиндин аты аталат. Маселен төмөнкү углеводороддорун:




аттары: метилциклоопропан, этилциклогубтан, изопропилциклоопентан.

Эгерде циклопарафиндердин молекуласындагы эки жана андан көп суутектин атомдору алкил радикалы менен орун алмашкан болсо, адегенде тармакташкан алкандар сыйктуу эле циклдеги көмүртектин атомдоруна номер коюп (биринчи номер кичине радикалдуу көмүртектин атомуна коюлат), андан кийин канчанчы көмүртектин атомдорунда кандай радикалдар бар экендиги көрсөтүлүп (кичине радикалдан баштап), аягында циклопарафиндердин аталат. Маселен төмөнкү углеводороддор:



1,2-диметилциклоопропан, 1,1-диметил-3-этилциклогубтан, 1,5-диметил-1-этил-2-пропилциклогексан деп аталат. Циклдеги көмүртектердин атомдоруна номер коюуда радикалдуу көмүртектердин атомдорунун суммасы эң аз болуу керек. Маселен жогорку радикалдуу углеводороддордун үчүнчүсүн (номерлер циклдин ичине коюлган) 1,3-диметил-3-этил-4-пропилциклогексан эмес (радикалдуу көмүртектердин номерлеринин суммасы  $1+3+3+4=11$  ге бараладар), 1,5-диметил-1-этил-2-пропилциклогексан деп атоо туура болот (суммасы  $1+5+1+2=9$  га барабар).


Эгерде циклопарафиндердин капиталдарындагы чынжырчалар ётө узун болсо, анда алардын аттарын илимий номенклатура боюнча алкандардын аттары сыйктуу атоо ынгайлуу (циклопарафиндердин радикалдары “ан” мүчөсүн “ил” мүчөсүнө орун алмаштыруудан пайда болот). Маселен формуласы:



болгон углевороддордун аты 2-метил - 4-циклогептантан.


Жогоруда айтылгандай каныккан дициклоалкандар да белгилүү. Эгер алардын (эки циклдин) бир жалпы көмүртек атому болсо спироалкандар, эки же андан көп жалпы көмүртек атомдору болсо бициклоалкандар же көпүрөлүү углеводороддор деп аталат.


Спироалкандардын аттары аларга туура келген алкандардын аттарынан алынат. Алардын аттарын атоодо адегенде унгунун (н-алканын) алдына "спиро" деген мүчө уланат. Булардын ортосуна (мүчө менен унгунун) чарчы кашаанын ичине жалпыланган көмүртектин атомунан башка ар бир циклдеги көмүртектердин атомдорунун сандары көрсөтүлөт. Молекуладагы көмүртектерге (циклдеги) номер коюу кичине циклдеги көмүртектин атомунан башталып, жалпыланган көмүртектин атому менен бүтөт. Маселен төмөнкү спироалкандардын көмүртек атомдорунун номерлери:



Бул углеводороддордун аттары спиро [2,3] гексан, спиро [3,3] гептан, спиро [3,4] октан, спиро [4,5] декан деп аталат.


Бициклоалкандардын же көпүрөлүү углеводороддордун аттары да алкандардын аттарынан алынат. Алардын аттарын атоодо унгунун (н-алканын) алдына "бицикло" мүчөсү уланып, андан кийин чарчы кашаанын ичине үч цифра келтирилип, аягына молекуланын циклиндеги көмүртектердин санына жараша н-алканын аты аталат. Чарчы кашаанын ичине үч цифра келтирүүнүн себеби – эки циклдеги көмүртектин жалпы эки атому үч көпүре менен байланышкансып турат. Кашаанын ичиндеги цифралар циклдеги жалпыланышкан көмүртектин атомдорунан башка көмүртектин атомдорунун сандарын көрсөтөт. Эгерде циклдин көпүрөсүндө көмүртектин атому жок болсо, нөл (0) деген цифра болот. Номер коюу жалпыланышкан (түйүндүү) көмүртектин биринен башталып, циклдеги көмүртектердин атомдору көбүрөөк циклдөн көмүртектин атомдору азыраак циклге өтүү менен бүтөт. Маселен төмөнкү бициклдүү көпүрөлүү углеводороддордун циклиндеги көмүртектин номерлери:






Булардын аттары: бицикло[1,1,0]бутан, бицикло[2,2,1]гептан, бицикло[3,2,1]октан, бицикло[5,2,0]нонан жана бицикло[6,2,2]доде-кан деп аталат.

Молекулада үч жана андан көп циклдері бар циклоалкандар да белгилүү. Маселен төмөнкүдөй түзүлүштөгү циклоалкандар:



трицикло[2.2.1,0]гептан жана тетрацикло[5,2,2,0,0]ундекан деп ата-лат.

Практикада маанилүү айрым бир көп циклдүү көпүрөлүү углеводороддор үчүн тривиалдық номенклатура көбүрөөк колдону-лат. Маселен төмөнкү углеводороддор:




призман, кубан жана адамантан деген аттар менен белгилүү.

Молекуладагы циклде эселик байланыштар болуш үчүн өзгөчө шарттар талап кылынат. Маселен молекуладагы циклде бир кош байланышы бар бирикмелер бардык эле алициклдерде, ал эми эки кош байланышы бар бирикмелер беш жана андан көп мүчөлүү циклдерде кезигет. Бирок, эки кош байланыштуу беш мүчөлүү циклдерде кош байланыштар конъюгирулышкан абалда болуш көрек. Башка абалдарда алар туруксуз.

Циклде үчтүк байланышы бар бирикмелер беш мүчөлүү цикл-ден баштап пайда болушу мүмкүн, бирок циклде сегиз жана андан көп көмүртектердин атомдору бар гана циклоалкиндер туруктуу болот.

Эселик байланыштуу бирикмелер үчүн илимий номенклатура колдонулат. Бул номенклатура боюнча алардын аттары циклоалкандардыкына окшош, бирок канчанчы көмүртектердин атомдорунда эселик байланыштары бар экендигин цифралар менен көрсөтүү зарыл. Маселен түзүлүштөрү төмөндөгүдөй болгон каныкпаган алицикльдүү углеводороддордун аттары:



циклопропен, циклогексен, 1-метилциклогексадиен-2,4, циклодекен-1-ин-4, спиро[4,5]декадиен-1,5, бицикло[2,2,1]гептен -2.



Цикл үч жана төрт көмүртектин атомдорунан турса кичине, бештен он төрткө чейинки көмүртектердин атомдорунан турса орточо, ал эми циклде алардан көп көмүртектин атомдору болсо, макроциклдүү бирикмелер деп аталат.

## 2. МОНОЦИКЛДҮҮ УГЛЕВОДОРОДДОР

Моноциклдүү циклоалкандардын жалпы формуласы  $C_nH_{2n}$  менен туонтулуп ( $n=3$  жана андан көп бүтүн сандар), молекулада бирдей сандагы көмүртектин атомдору бар алкендер менен алар изомерияда болот.


**ЦИКЛОАЛКАНДАРДЫН ИЗОМЕРЛЕРИ.** Алицикльдүү углеводороддордун структуралык түзүлүштөрү боюнча төмөндөгүдөй изомерлери бар:

1) Циклдеги көмүртектин атомдорунун санына жараша. Маселен составы  $C_5H_{10}$  болгон циклопарафиндердин төмөндөгүдөй изомерлери белгилүү:




(Бул углеводороддор цикlopентан, метилцикlobутан, этилцикло-пропан деп аталат)

2) Циклдин капиталындағы радикалдардың түзүлүшүнө жараза жана алардың санына жараза. Маселен капиталдарында радикалдары бар составдары  $C_6H_{12}$  болған циклоалкандардың төмөндөгүйдөй изомерлері белгилүү:




(Бул углеводороддор метилцикlopентан, этилцикlobутан, 1,2-диметилцикlobутан, н-пропилцикlopропан, изопропилцикlopропан, 1-метил-2-этилцикlopропан, 1,2,3-тrimетилцикlopропан деп аталат.)

3) Циклдин капиталдарындағы радикалдардың жайланышына жараза. Маселен диметилциклогександың төмөндөгүйдөй төрт изомери бар:




(Бул углеводороддордун аттары 1,1-диметилциклогексан, 1,2-диметилциклогексан, 1,3-диметилциклогексан, 1,4-диметилциклогексан.)

Циклоалкандардың геометриялық (цис-жана-транс-) изомерлери да белгилүү. Геометриялық изомерлердин пайда болушу үчүн циклдеги ар башка көмүртектердин атомдорунда турган эки суутектин атому алкил радикалды менен орун алмашуусу зарыл. Маселен:



(1,2-цис-диметилцикlopропан жана 1,2-транс-диметилцикlopропан)

Эгерде мындай молекулалардын (геометриялык изомерлердин) тегиздигинин симметриясы жок болсо, алардын (ошол эле молекулалардын) оптикалык изомерлери да болот. Маселен 1,2-жана 1,3-транс-диметилциклогександын молекулалары оптикалык активдүү. Төмөндө 1,2-транс-диметилгександын оптикалык изомери көрсөтүлгөн:




кузгү

**АЛИЦИКЛДҮҮ БИРИКМЕЛЕРДИН АЛЫНЫШТАРЫ.** Алициклдүү углеводороддордун ичинен циклопентан, циклогексан, циклогептан жана алардын гомологдору айрым бир нефтилердин составында кездешет (маселен Бакудагы нефтинин негизги составы циклопарафиндерден турат). Мындай углеводороддорго В.В.Марковниковдун сунушу боюнча “нафтандер” деген ат берилген (нафта-нефть). Демек, мындай нефтилерди ар кандай шарттарда кургак буулантып айдоодон (пиролиздөө процесси же катализаторлордун жардамы менен крекингдөө) жогоруда аты аталган циклоалкандар жана алардын гомологдору алынат.


Алициклдүү бирикмелерди алуунун синтетикалык жолдору да бар. Алардын айрым бирлери менен тааныштыз. Маселен ацетилендин тетра-жана пентамерлениши, аллендин димерлениши, диен синтездери (I бөлүк, 107-жана 121-123-беттер).

Булардан бащка аларды синтездеп алуу жолдоруна төмөндөгү лөр тиешелүү:


а) 1,3-Дигалогеналкандарга металл түрүндөгү натрийди (Фрейнд) таасир кылуудан циклопропан жана анын гомологдору пайда болот:





Бул реакция Вюрцтин реакциясына окшош, бирок бир эле молекулалынын ичинде жүрөт. Продуктунун чыгышы анчейин көп болбайт. Ушул эле бирикмелерге спирттеги майдаланган цинкти таасир кылуудан (Г. Г. Густавсон) продуктунун чыгышы бир кыйла жогорулат.





1,4-Дибромбутандын диоксандагы же тетрагидрофурандагы эрит-  
мессине литийдин амальгамасын таасир кылуудан жакшы чыгыш  
менен циклобутан алынат:



б) Практикада үч мүчөлүү алицикльдүү бирикмелерди этилен катарындагы углеводороддорго карбендин (эки валенттүү көмүртектин бирикмелери) кошуулушунан алуу ынгайлдуу:




в) Натриймалон эфири 1,2-, 1,3-, 1,4- жана 1,5-дигалогендүү бирикмелер менен реакцияга кирип, циклде үчтөн алтыга чейинки көмүртектин атомдору бар алицикльдүү бирикмелерди пайда кылат (В.Х.Перкин, кичүүсү):



(X=Cl,Br,J; n=1,2,3; R=C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)


Бул синтезде адегенде малон эфири алкоголят менен реакцияга кирип, натриймалон эфирин пайда кылат да, андан ары ал дигалогендүү бирикмелер менен конденсацияланат (I бөлүк, натриймалон эфиринин касиеттерин карагыла, 250-251-беттер).

г) Эки негиздүү кислоталардын эфирлери алкоголяттардын катышуусунда татаал эфирдик конденсация реакцияларына кирип, беш жана алты мүчөлүү (циклдеги көмүртектердин саны) циклдүү бирикмелерди пайда кылат (В.Дикман). Конденсация реакциялары эки ар башка молекулалардын ортосунда же бир эле молекуланын ичинде жүрөт:




Бир эле молекуланын ичиндеги реакция:


(R =  $\text{C}_2\text{H}_5$ )





д) Молекуланын чынжырында алты жана андан көп көмүртектин атомдору бар эки негиздүү кислоталардын кальций же барий түздарын кургак буулантып айдоодон беш, алты жана андан да көп мүчөлүү циклдүү бирикмелер алынат:



Алынган циклдүү кетондорду (биздин мисалда циклопентанонду) цинктин амальгамасы жана хлордуу сутек кислотасы менен калыбына келтируүдөн (Е.Клемменсендин методу) циклоалкандар (циклопентан) алынат:



Ароматикалық углеводороддорду катализаторлордун жардамы менен гидрирлөөдөн алты мүчөлүү циклопарафиндер пайдал болот:



ж) Циклде 30 жана андан көп көмүртектин атомдору бар макроциклдүү бирикмелерди синтездөөдө, Л. Ружичка аларга туура келген эки негиздүү кислоталардын торий туздарын кургак буулантып айдоо методун колдонгон.

**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Алицикльдүү углеводороддордун эн жөнөкөйлөрү болгон циклопропан менен циклобутан кадимки шартта газ, калгандары сууда эрибеген, көпчүлүк уюлсуз эриткичтер менен бардык көлөмдө аралашкан суюк заттар. Циклдүү бирикмелер молекулада бирдей сандагы көмүртектин атомдору бар майлар катарындағы углеводороддордон жогорку температурада балкып эрийт, кайнайт жана алардың тығыздыктары жогору болот. Кээ бир маанилүү алицикльдүү углеводороддордун айрым физикалык касиеттери 1-таблицада келтирилген.

1-таблица

Аттары	Формуласы	Температурасы, °C		Тығыздығы $d_4^{20}$
		t бал.эр.	t кай.	
1	2	3	4	5
Циклопропан		-127,0	-34,5	0,688 (-40°C)
Циклобутан		-90,2	-12,5	0,7038 (0°C)
Цикlopентан		-93,2	49,5	0,7510 (15°C)


1	2	3	4	5
Циклогексан		6,5	80	0,779
Циклогептан		8,1	118	0,810
Циклооктан		14,8	148 (749 Hg мам.мм)	0,839
Циклобутен		-	2,0	0,733 (0°C)
Циклопентен		-93,3	44	0,7719
Циклопентади- ен-1,3		-	42,5	0,804
Циклогексен		-103,7	83	0,8102
Циклогексади- ен-1,3		-98	80,5	0,8404
Циклогексадиен-1,4		-	86-87	0,8471
Циклогептейн		-	115	0,8228
Циклооктадиен-1,5		-57	144	0,887(0°C)
Циклооктатет- раен-1,3,5,7		-7	143	0,943(0°C)

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Алицикльдүү углеводороддордун химиялык касиеттери циклдеги көмүртектердин санына көз каранды. Кичине циклдүү бирикмелер, айрыкча алардын биринчи мүчесү болгон циклопропан жана анын гомологдору, көпчүлүк химиялык касиеттери боюнча этилен катарындагы углеводороддорго окшош болуп, реагенттерди таасир кылганда молекуладагы цикл үзүлүп, аларга негизинен кошуп алуу реакциялары мүнөздүү. Циклобутандын жана анын гомологдорунун молекулаларында реагенттерге жана реакциялардын шартына жараша, же кошуп алуу, же орун алмашуу реакциялары жүрөт. Циклопентан болсо, айрым бир реагенттерди өтө катаал шарттарда кошуп алат да, ага жана анын гомологдоруна негизинен орун алмашуу реакциялары, ал эми циклогексанга жана андан көп мүчөлүү циклоалкандарга орун алмашуу реакциялары гана мүнөздүү. Алицикльдүү углеводороддордун кошуп алуу реакциялары циклдин үзүлүшү менен жүрөт.


Төмөндө алицикльдүү бирикмелерге мүнөздүү болгон реакциялар караплан.

а) Катализатордун катышуусунда (никель, палладий же платина металлдары) үч, төрт жана беш мүчөлүү циклопарафиндерди гидрирлөөдө циклдери үзүлүп, чектүү углеводороддор пайда болот.


Циклопропанды никелдин же платинанын катышуусунда 100°C дан төмөнкү температурада (50-80°C) гидрирлөөдөн пропан алынат:




Ал эми циклобутанды бутанга айландыруу үчүн реакциянын температурасын 180-200°C га чейин көтөрүү зарыл:




Циклопентанды гидрирлөөдөн анын циклы жогорку температурада (300°C) гана үзүлүп, пентан алынат:




Циклогександы жана анын гомологдорун гидрирлөөчү катализаторлордун катышуусунда ысытканда, аларда дегидрирлөө реакциясы жүрүп, ароматикалык углеводороддор пайда болот:




б) Циклоалкандар галогендер менен реакцияга кирип, ар түрдүү продуктударды пайда кылат. Реакциянын натыйжасында тигил же бул продуктудардын пайда болушу — циклоалкандар менен галогендердин жаратылышына жана реакциянын шартына көз каранды. Маселен хлор менен циклопропандын ортосундагы фотохимиялык процесстен орун алмашуу (металепсия) реакциясы жүрүп, хлорциклопропан, андан ары 1,1-дихлорциклопропан алынат:



Эгерде ушул эле реакцияны температуралын жардамы менен жүргүзгөндө цикл үзүлүп, 1,3-дихлорпропан пайда болот:




Ал эми циклопропан бром жана иод менен реакцияга киргенде жалғыз гана 1,3-дибром - же 1,3-диодпропан алынат:




Циклобутан менен хлордун жана бромдун ортосунда реакция эки багытта жүрөт: биринчиси циклдин үзүлүшү менен, экинчиси металепсия реакциясы. Биринчисинен 1,4-дихлор же 1,4-дибромбутан, экинчисинен хлор же бромциклобутан алынат. Циклобутандын молекуласындағы циклдин үзүлүшү менен жүргөн реакциянын ылдамдығы циклопропандын циклинин үзүлүшү менен жүргөн реакциядан алда канча жай болот.


Цикlopентан жана андан көп мүчөлүү циклоалкандар галогендер (хлор, бром) менен жалғыз гана орун алмашуу реакциясына киред:




в) Циклопропан жана анын гомологдору галогендүү суутек кислоталары менен реакцияга кирип, галогеналкилдерди пайда кылат, б.а. реакция циклдин үзүлүшү менен жүрөт:




Эгерде циклопропандын гомологдору реакцияга кирсе, реакциянын багыты Марковниковдун эрежесине баш ийет:



Циклобутан жана андан көп мүчөлүү циклоалкандар галогендүү суутек кислоталары менен реакцияга кирбейт. Маселен:



г) Циклопропандын гомологдоруна кычкылтектүү күчтүү кислоталарды таасир кылгандацикл үзүлүп, кошулуу реакциясы жүрөт. Реакциянын багыты Марковниковдун эрежесине баш ийип, татаал эфирлер пайда болот. Маселен алкилциклогексан менен трифтормуксус кислотасынан төмөндөгүдөй татаал эфир алынат:




Көп мүчөлүү циклоалкандар кычкылтектүү кислоталар менен мындаи ажыроо реакциясына кирбейт. Жалпы эле циклопропандын гомологдорунун молекулаларынын циклинин үзүлүшү менен жүргөн реакциялар шакекчеден орун алмашкан атомдордун топторуна көз каранды. Эгерде циклопропандын капиталында электрондук булуттарды өзүн көздөй тарткан атомдордун топтору

**БИБЛИОТЕКА**  
Ошского государственного  
университета  
ИНВ № 887368

болсо (маселен -  $\text{C} \equiv \text{O}$   
OH), цикл кыйынчылык менен, тескерисинче электрондук булуттарды өздөрүнөн түрткөн атомдордун топтору болсо (маселен алкил радикалдары), ал алда канча женил үзүлөт.


Жогоруда көрсөтүлгөндөй кошуп алуу реакциялары боюнча циклопропан каныкпаган углеводород болгон пропиленге окшош, бирок пропиленге салыштырганда реакциялардын ылдамдыгы жайыраак болот. Кошуп алуу реакциялары боюнча алардын айырмалары да бар. Маселен циклопропан пропиленден айырмаланып, калийдин перманганатынын суудагы эритмеси менен реакцияга кирбейт.

д) Циклопарафиндерди күчтүү кычкылдандырыгычтар менен кычкылдандырганда алардын циклдери үзүлүп, молекуладагы көмүртектин саны өзгөрбөй эки негиздүү кислоталар пайда болот. Практикада циклогександы кычкылдандырып, адипин кислотасын алуунун мааниси бар:




Кычкылдандырыгыч катарында хромдун ангидриди же хром кислотасы колдонулат.


е) Төрт, беш, алты, жети жана сегиз мүчөлүү циклоалкандарга мүнөздүү реакция болуп, кээ бир кычкыл катализаторлордун жардамы менен алардын изомерлөө реакциясына кириңүсүз эсептелет. Изомерлөө реакциялары циклдеги көмүртектин атомдорунун көбөйшүү же азайышы менен жүрөт. Маселен катализатор катарында алюминийдин хлоридинин же бромидинин катышуусунда, 30-80°C да циклогексан менен метилцикlopентан төң салмактуу абалда турат:




Ал эми циклопентан метилциклогексан менен диметилцикlopентанга:




циклооктан диметилциклогексан менен метилциклогептантага:



этилцикlobутан      метилцикlopентан      менен      циклогексанга  
изомерленет:





Циклопропанды 100°C да алюминийдин оксидинин үстүнөн өткөрүүдө ал толугу менен анын изомери болгон пропиленге айланат (В.И.Ипатьев):




3) Жогорудагы реакциялардан башка циклопентан жана андан көп мүчөлүү циклоалкандар ачык чыңжырлуу алкандар кандай реагенттер менен реакцияга кирсе, булар да ошол реагенттер менен ошондой эле орун алмашуу реакцияларына кирет.

Каныкпаган алицикльүү углеводороддордун ичинен циклогексен менен циклогексадиен-1,3 кадимки температурада эле катализатор катарында металл түрүндөгү платинанын же палладийдин катышуусунда бензол менен циклогексанга ажырайт:




Бул процесстер Н.Д.Зелинскийдин "кайталанбас катализ реакциялары" деген ат менен белгилүү, анткени бензол менен циклогександын аралашмасынан циклогексен менен циклогексадиен-1,3 кайра алынбайт.

Циклогексен-1 ди 480°C алюминийдин оксидинин үстүнөн өткөрүүдөн 1-метилцикlopентен-1 менен 1-метилцикlopентен-2 нин аралашмасы алынат:



Циклооктантетраен — 1,3,5,7 галогендерди кошуп алууда бицикльдүү бирикмелерге, ал эми кычкылдандырганда терефтал кислотасына изомерленет:



Мындан тышкary бардык каныкпаган алициклдүү углеводороддор жалпы химиялык касиеттери боюнча майлар катарындагы каныкпаган углеводороддорго окшош болуп, алардын молекулаларында негизинен кошуп алуу реакциялары жүрөт.


**ЦИКЛОПАРАФИНДЕРДИН ТҮЗҮЛҮШУ.** Циклопарафиндердин молекуласында атомдор бири-бири менен  $\text{sp}^3$  гибриддешкен орбитаалдар аркылуу байланышса дагы, химиялык касиеттери боюнча алардын ичинен циклопропан менен циклобутан өзгөчө касиеттерге ээ болуп, айрым бир реагенттер менен кошуп алуу реакциялар на кирет, б.а. кичине циклдүү циклоалкандардын молекулалары туруксуз болушу жогоруда көрсөтүлгөн. Мындаи кубулушту 1885-жылы А. Байер чыналуу теориясы менен түшүндүргөн. Байердин теориясы боюнча циклдүү бирикмелерде көмүртек-көмүртек атомдорунун ортосундагы бурчтар  $109^\circ 28'$  дан айырмаланса (туура тетраэдрдин бурчтары), алардын молекуласында чынaluу пайда болуп, ал айырмасы канчалык чоң болсо, цикл ошончолук туруксуз болот деген ойду айткан.

Байер алициклдүү бирикмелердин бардыгы жалпак конфигурацияда болуп, алардагы атомдор бир тегиздикте жайланышат деп эсептеген. Демек, Байер боюнча циклопропандын молекуласы тен жактуу үч бурчтуктан туруп, көмүртек-көмүртек атомдорунун ортосундагы валенттүү бурчтар  $60^\circ$  га, ал эми циклобутандыкы  $90^\circ$  га, циклопентандыкы  $108^\circ$  га, циклогександыкы  $120^\circ$  га барабар болот.

Байер циклопарафиндердин молекуласындағы көмүртек-көмүртек атомдордун ортосундагы чыңалуу бурчтардын бирдигин нормалдуу тетраэдрдин бурчтары менен валенттүү бурчтардын айырмасынын жарымына барабар деп эсептеген, б.а. циклопропандың чыңалуу бурчунун бирдиги:

$$\alpha = (109^\circ 28' - 60^\circ) / 2 = +24^\circ 44' \text{ га барабар болот.}$$

Циклопропандың молекуласынын мындаидай абалы 1-сүрөттө көрсөтүлгөн.



1-сүрөт

Жогорку метод менен эсептеп чыкканда чыңалуу бурчтарынын бирдиги циклобутандықы  $+9^\circ 44'$  га, циклопентандықы  $+0^\circ 44'$  га, циклогександықы  $-5^\circ 16'$ , циклогептандықы  $-9^\circ 33'$  га, циклооктандықы  $-12^\circ 51'$  га барабар. Демек, мындаидай эсептөөлөр боюнча циклопарафиндердин эн туруктуусу циклопентан, андан кийин циклогексан, циклобутан менен циклогептандықы болжол менен бирдей, ал эми молекулада сегиз жана андан көп көмүртектин атомдору бар циклоалкандардын туруктуулугу азая берүү керек эле. Чындыгында, жогоруда циклопарафиндердин химиялык касиеттеринде көрсөтүлгөндөй циклопентандын, айрыкча циклогександын молекулалары ар түрдүү химиялык реагенттердин таасирине өтө туруктуу келет. Ушундай эле касиеттерге молекуланын циклинде жети жана андан көп көмүртектин атомдору бар циклопарафиндер да ээ болуп, кошуп алуу реакцияларына кирбей, орун алмашуу реакцияларына гана кирет, б.а. алар химиялык касиеттери боюнча ачык чынжырлуу парафиндерге окшош.

Алицикльдүү бирикмелердин ичинен циклопропан менен циклобутан (айрыкча циклопропан) башка циклопарафиндердикинен айырмаланган өзгөчө физикалык касиеттерге ээ. Маселен циклопропандың физикалык касиеттеринин өзгөчөлүктөрүтөмөндөгү дей.

Эгерде чектүү углеводороддордун молекуласындағы метилен

тобунун ( $\text{CH}_2$ ) күйүү жылуулугу\*  $\Delta H_{\text{CH}_2} = 157,4$  ккал/моль го барабар болсо, циклопропандын метилен тобунун күйүү жылуулугу  $\Delta H_{\text{CH}_2} = 166,6$  ккал/моль го барабар, б.а. циклопропандын молекуласындагы  $\text{CH}_2$  - тобу толук күйгөндө, ацикльдүү углеводороддун молекуласынын  $\text{CH}_2$  - тобунун толук күйүшүнө салыштырганда 9,2 ккал/моль жылуулукту көп бөлүп чыгарат. Айрым бир циклопарафиндердин күйүү жылуулугу 2-таблицада келтирилген:

2-таблица

Циклопарафиндер	$\text{CH}_2$ -тобунун күйүү жылуулугу $\Delta H_{\text{CH}_2}$ , ккал/моль	$\Delta H_{\text{CH}_2} - 157,4$	Молекуланың ашык энергиясы, ккал/моль
Циклопропан	166,6	9,2	27,6
Циклобутан	164,0	6,6	25,4
Циклопентан	158,7	1,3	6,5
Циклогексан	157,4	0	0
Циклогептан	158,3	0,9	6,3
Циклооктан	158,6	1,2	9,6
Циклононан	158,7	1,3	11,7
Циклодекан	158,6	1,2	12,0
Циклоундекан	158,4	1,0	11,0
Циклододекан	157,6	~ 0	0
Циклотридекан	157,8	~ 0	0
Циклотетрадекан	157,4	0	0
Циклопентадекан	157,5	~ 0	0
Циклогептадекан	157,2	~ 0	0

Ал эми циклобутанды толук күйгүзгөндө анын молекуласындағы метилен ( $\text{CH}_2$ ) тобунан ацикльдүү углеводороддордун метилен топторуна караганда 6,6 ккал көп жылуулук бөлүнүп чыгат экен (2-таблицаны карагыла). Мындан циклопропан менен циклобутандын метилен топтору ацикльдүү углеводороддордун метилен топторунан көбүрөөк энергияны кармап турат деп түшүнүү керек. Демек, чыналуу теориясы боюнча циклопропан жана циклобутан түрүксуз көлет да, аларда реакция циклдин үзүлүшү менен оной жүрөт.

\*Молдук заттын толук күйүшүнөн бөлүнүп чыккан жылуулук - күйүү жылуулугу деп аталат.


Натыйжада, бул теориядан циклопентан менен циклогександан көп мүчөлүү циклоалкандардын да күйүү жылуулуктары жогору болуп, циклда көмүртектин саны көбөйгөн сайын ал чондук (күйүү жылуулугу) түз сзызыктуу жогорулаш керек эле. Бирок, циклоалкандардын молекуласында мындай закон ченемдүүлүк жок, ал гана эмес тескери кубулуш байкалат. Таблицада көрсөтүлгөндөй, циклде төргөн көп көмүртектин атомдору бар циклоалкандарды күйгүзгөндө алардын составындагы  $\text{CH}_2$  тобунан бөлүнүп чыккан жылуулук 157,4 ккал дан көп айырмаланбайт. Алардын ичинен башка циклопарафиндерге салыштырганда Байердин теориясы боюнча эн туруктуу деп эсептелген циклопентандын молекуласын-дагы  $\text{CH}_2$  - тобунан гана көбүрөөк жылуулук бөлүнүп чыгат (1,3 ккал). Циклде жетиден он экиге чейинки көмүртектин атомдору бар бирикмелерди күйгүзгөндө  $\text{CH}_2$  - тобунан бөлүнүп чыккан жылуулук циклопентандыкына жакын (бирок азыраак) же аны менен бирдей (маселен циклононандыкы). Ал эми циклогексан менен молекулада он эки жана андан көп көмүртектин атомдору бар бирикмелердин  $\text{CH}_2$  - тобунан бөлүнүп чыккан жылуулук ацикличүү бирикмелердикى менен бирдей.

Жогорудагы маалыматтар боюнча циклопропандын молекуласын күйгүзгөндө нормалдуу углеводороддорго салыштырганда көбүрөөк жылуулук бөлүп чыгаргандыктан, анын C—C байланышынын энергиясы аз болуп, аралыгы  $1,54 \text{ \AA}$  дан узун болуш керек эле. Чындыгында, физикалык методдор менен далилдегендөй, циклопропандын C—C байланышынын аралыгы кыскарып, ал  $1,526 \text{ \AA}$  га барабар. Бул анын экинчи өзгөчөлүгү.

Циклопарафиндердин теорияга туура келбegen айрым бир химиялык жана физикалык касиеттери алардын молекуласындағы C—C байланыштардын өзгөчө мүнөздөрүнөн (кичине циклдүү бирикмелер) жана циклдеги атомдордун ар башка мейкиндиктерде жайланишынан (орточо жана макроциклдүү бирикмелер) келип чыгат, б.а. ар түрдүү циклопарафиндердин касиеттеринин өзгөчөлүктөрү алардын түзүлүшүнө көз каранды болот. Азыркы мезгилде циклопарафиндердин түзүлүштөрү, натыйжада алардын касиеттери төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт.

Циклопропандын молекуласында кванттык-механикалык эсептөөлөр көрсөткөндөй циклдеги көмүртектердин атомдорунун орбиталдары байланыштарды пайда кылганда төң жактуу үч бурчтуктардай  $60^\circ$  га эмес, алардын бурчтары  $106^\circ$  га барабар. Көмүртектин атомдорундагы  $sp^3$  гибриддешкен электрондук булуттар,

ациклдүү каныккан углеводороддордун C—C байланыштарындағы электрондук булуттардай бири-бирин жаап, симметриялу цилиндр сыйктуу  $\sigma$ -байланышты (7-сүрөт, I бөлүк, 31-бетти карагыла) пайда кыла албайт. Анткени циклопропандын  $sp^3$  гибриддешкен электрондук булуттары негизинен төң жактуу үч бурчтуктардын сыйрткы жагында жайланышып, ал булуттардын бири-бири жабышы толук болбой, ийилген түрүндөгү “банан формасындағы байланышты” пайда кылат (2-сүрөт).




2-сүрөт

Натыйжада, циклопропандын C—C атомдорунун  $sp^3$  гибриддешкен электрондук булуттарынан пайда болгон байланыш, ациклдүү каныккан углеводороддордун C—C атомдорунун  $\sigma$ -байланышынан айырмаланып турат. Бул байланыш көмүртектердин атомдорунун ортосундагы  $\pi$ -байланышты өтө аз болсо да анча-мынча элестетет. Ушул эле себептен циклопропандын C—H атомдорунун ортосундагы бурчтар 116° га барабар. Демек, циклопропандын химиялык жана физикалык касиеттеринин өзгөчөлүктөрү анын молекуласындағы байланыштардын башка молекулалардын байланыштарынан айырмаланып турушу менен түшүндүрүлөт.

Циклобутандын молекуласындағы C—C байланыштар циклопропандын C—C байланыштарына салыштырганда нормалдуу  $\sigma$ -байланышка окшош, б.а.  $sp^3$  орбиталдардын бири-бири жабышынан пайда болгон байланыш симметриялуу цилиндрге өтө жакын. Натыйжада анын молекуласынын валенттүү бурчтарында чыналуу болбой, ал ар түрдүү реагенттердин таасирине циклопропандан туруктуураак келет.


Циклобутандын түзүлүшүнүн эң негизги артыкчылыктары, анын молекуласындағы төрт көмүртектердин атомдорунун бир тегиздикте жайланышпай, бир көмүртектин атомунун жалпак тегиздиктөн сыйрткары чыгып турушу жана C—C атомдорунун ортосундагы аралыктын нормалдуу C—C байланыштан узундугу (1,57 Å га барабар) эсептелет. Мындаидай кубулуш молекуланын ичиндеги бар болгону 2,2 Å аралыкта жайланышкан 1,3-абалындағы көмүртек-

тин атомдорундагы суутектин атомдорунун же алар менен орун алмашкан башка атомдордун же атомдордун топторунун бирин-бери түртүшүнөн пайда болушу мүмкүн. Натыйжада, бул атомдордун же атомдордун топторунун бирин-бери түртүшүнөн тик бурчтуу төрт бурчтук болгон молекула ийилип (кабырылып), төрт көмүртектин бирөө тегиздиктен тынымсыз ~25-30°га чыгып туруп, эки ар башка конформацияны пайда кылат жана С—С атомдордун аралыктарын узартат. Мындай конформациялар бири-бирине ётө тез ётөт да, тен салмактуу абалда турат:



Кадимки шартта буларды бөлүп алууга мүмкүн эмес. Бирок, төмөнкү температурада “тондуруунун” натыйжасында аларды бири-биринен бөлүп алууга болот.

Циклопентандын тең жактуу беш бурчтук болгон молекуласындагы валенттүү бурчтары ( $108^{\circ}\text{C}$ ) нормалдуу тетраэдр бурчтaryнан ( $109^{\circ}28'$ ) ётө эле аз айырмаланып турат. Демек, көмүртектердин атомдору бир тегиздикте жайланышып, циклопентандын молекуласында практика жүзүндө чыналуу болбош керек. Чындыгында көмүртектердин атомдору бир тегиздикте жайланышат деп эсептегенде, жанаша турган ал атомдордогу суутектин атомдору бири-бири менен түртүшүүсүнүн натыйжасында молекула ийилип (кабырылып), бир көмүртектин атому тегиздиктен тынымсыз  $0,4\text{ \AA}$  га сыртка чыгып туруп, циклопентандын бир нече конформацияларын пайда кылат. Мындай конформациялардын энергия жағынан туруктуусу конверт [ $C_s$  - (a)] жана жарым кресло [ $C_2$  - (b)] формасындагылар эсептелет:



Конверт жана жарым кресло формасындагы циклопентандын молекуласындагы көмүртектин атомдору бир тегиздикте жайланышпагандыктан алардын валенттүү бурчтары  $109^{\circ}28'$  га барабар

булуп, анын молекуласында эч кандай чыңалуу болбайт. Натыйжада циклопентандын цикли ар түрдүү реагенттердин таасирине туруктуу келет.

Циклогександын молекуласындагы көмүртектердин атомдору бир тегиздикте жайланышат деп эсептегенде, ал тен жактуу алты бурчтуктан туруп, анын C—C атомдорунун ортосундагы бурчтар  $120^\circ$  га барабар болоор эле. Натыйжада мындай молекулада чыңалуу пайда болуп ( $109^\circ 28'$  дан айырмалангандыктан), ар түрдүү реагенттердин таасирине цикл туруксуз болмок. Бирок, жогоруда көрсөтүлгөндөй (химиялык касиеттерин карагыла), биринчиден анын цикли реагенттердин таасирине өтө туруктуу келип, ациклидүү парафиндер сыйктуу эле ал орун алмашуу реакцияларына гана кирет. Экинчиден, циклогександы толук күйгүзгөндө анын метилен ( $\text{CH}_2 -$ ) тобунан бөлүнүп чыккан күйүү жылуулугу (157,4 ккал/ моль) ациклидүү парафиндердин метилен тобунан бөлүнүп чыккан күйүү жылуулугу менен бирдей (2-таблицаны карагыла). Демек, бул касиеттери боюнча циклогександа чыңалуу болбой, анын валенттүү бурчтары  $109^\circ 28'$  га барабар деп ойлоого болот. Мындай абалга циклогександын көмүртек атомдору бир тегиздикте жайланышпай, анын молекуласы жалпак болбогон учурда гана ээ болмок, б.а. молекуладагы бурчтар  $109^\circ 28'$  га барабар болуш үчүн циклогексан бир нече конформацияларды пайда кылышы керек.

1890-жылы эле Саксе циклогександын көмүртек атомдору бир тегиздикте жайланышпайт деген ойду айткан. Циклогександын молекуласынын валенттүү бурчтарында чыңалуу болбой, ал кресло (а) жана ванна (б) түрүндөгү формалардан турарын 1919-жылы Э. Мор көрсөткөн:



Кийинчөрээк циклогександын молекуласында булардан башка твист формасындагы (в) конформациясы бар экендиги далилденген:




Бул конформациялар бири-бирине тынымсыз өтүп турган тен салмактуу абалда болот:




Физикалык методдор көрсөткөндөй, бул конформациялардын ичинен эң туруктуусу болуп кресло формасы эсептелет. Ал калган конформацияларга салыштырганда 6,9 ккал/моль го туруктуу келет. Натыйжада бөлмө температурасында жогорудагы төн салмактуулуктун 99,9 % ти кресло формасында болот.

Кресло формасындагы циклогександын көмүртек атомдору эки тегиздиктен орун алышкан (үчөө бир тегиздиктен, калган үчөө экинчи тегиздиктен). Тегиздиктер бири-бири менен параллелдүү жайланышып, алардын аралыгы ~0,5 Å га барабар. Алты көмүртектин атомундагы он эки суутектин атомдору экиге бөлүнүп, алтоо молекуланын симметриялуу огуна параллель түрүндө, калган алтоо окко  $109^{\circ}28'$  багытталған. Булардын биринчиси аксиалдык (a), экинчиси экваториалдык (e) суутектердин атомдору деп атаплат. Циклогександын кресло формасындагы түзүлүшү төмөндөгүдөй:



Эгерде циклогександын молекуласындагы бир суутектин атомун башка атом же атомдордун топтору менен орун алмаштырганда (маселен хлордун атому же метил тобу менен), ал атом же атомдордун тобу молекуланын аксиалдык абалында жайланышабы же экваториалдык абалында жайланышабы деген суроо туулат. Чындыгында мындай процесстен кийин (орун алмашуу процесси) циклогександын бир гана туундусу (маселен хлорциклогексан же метилциклогексан) пайда болот.

Демек, суутек менен орун алмашкан атом же атомдордун топтору, же аксиалдык, же экваториалдык абалда жайланышкан, же болбосо төн салмактуу изомерлерден турат деп ойлоого болот. Эксперимент көрсөткөндөй, мындай молекула бири-бирине өтө тез өткөн төн салмактуу кресло формасындағы төмөндөгүдөй конформациядан турат:



Мындай процесс циклдин инверсиясы, анын бири-бирине өтүш ылдамдығы инверсиянын тегиздиги деп аталат. Циклогександын өзүндө мындай процесс 1 секундада  $10^6$  жолу кайталанат.

Циклогександын жогорку эки конформерлеринин ичинен экваториалдык абалы аксиалдык абалынан  $\sim 1,6$  ккал/моль го туруктуу келет. Маселен метилциклогександын молекуласы, 25°та 95% экваториалдык, 5% аксиалдык формасынан турат. Аксиалдык жана экваториалдык изомерлердин (конформерлердин) бири-бирине өтүшү (тен салмактуулугу) өтө эле аз активдешүү энергиясын талап кылгандыктан, алардын ар бирин өз алдынча эркин түрүндө бөлүп алуу мүмкүн эмес.

Циклоалкандар негизинен органикалык синтездерде колдонулат. Маселен циклогександан капролактам менен адипин кислоталары алынат. Алар капрон менен найлонду алуудагы баштапкы продуктулар болуп эсептелет. Булардан башка, циклопентан менен циклогексан көп сандаган органикалык заттарга эн жакшы эриткичтер. Ал эми циклопропан хирургиялык операцияларда наркоз катарында колдонулат. Ал адамдын организмине эч зиян келтирбейт.


### 3. БИ- ЖАНА ПОЛИЦИКЛДҮҮ КАНЫККАН УГЛЕВОДОРОДДОР

Каныккан бициклдүү, трициклдүү жана тетрациклдүү углеводороддордо  $C_nH_{2n-2}$ ,  $C_nH_{2n-4}$ ,  $C_nH_{2n-6}$  деген жалпы формулалар туура келет. Алардын ичинен эң негиздүүлөрү — декалин ( $C_{10}H_{18}$ ) жана адамантан ( $C_{10}H_{16}$ ).

Декалин же декагидронафталин - илимий номенклатура боюнча бицикло - [4,4,0]-декан деп аталып, ал конденсацияланган циклогександын эки шакекчесинен турат:



Декалин — нафталинди катализаторлордун жардамы менен гидрирлөөдөн алынат:




Реакциянын натыйжасында цис- жана транс- декалиндик арашмасы пайда болот. Алардын физикалык касиеттери 3-таблицада келтирилген.

3-таблица

Аттары	t бал. эр. °C	t кай. °C	d <sub>4</sub> <sup>20</sup>	n <sub>D</sub> <sup>20</sup>
Цис - Декалин	- 43,3	194,6	0,898	1,482
Транс - Декалин	- 31,3	185,4	0,871	1,4713

Нафталинди платинанын катышуусунда гидрирлөөдөн негизинен цис-ал эми Сабатье менен Сандерандын методу менен (катализатор Ni) гидрирлөөдөн негизинен транс-декалин алынат. Аларды бири-биринен буулантып айдоо жолу менен бөлүп алууга болот.

Декалиндик кресло түрүндөгү циклогександын молекулаларынын конденсацияланышынан пайда болгон бирикме сыйктуу кароого болот. Анын цис- жана транс- изомерлери жалпыланышкан көмүртектердин атомдорундагы суутектин атомдорунун мейкиндикте жайланышы менен байланыштуу. Эгерде ал суутектин атомдору циклдүү системанын бир жагында жайланышса цис-, карамакаршы жактарында жайланышса транс-декалин болуп эсептелет:



Декалин негизинен эриткич катарында колдонулат.

Адамантан ( $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$ ) - камфордун начарыраак жыты бар,  $269^\circ\text{C}$  да балкып эрүүчүү, түссүз кристалл; сууда эрибейт. Анын структурасы (7-беттен карагыла) алмаздын кристалл торчосуна окошош.

Адамантан биринчи жолу нефтинин составынан бөлүнүп алынган. Дицикlopентадиенди гидрирлөөдөн пайда болгон продуктуну алюминийдин хлоридинин катышуусунда кайра топтоштуруудан синтетикалық адамантан алынат.

Адамантандын химиялық касиеттери циклоалкандардың окошош болуп, анда негизинен электрофилдик орун алмашуу реакциялары жүрөт. Анын айрым бир туундулары вирустарды өлтүрүүчү күчтүү заттар. Ошондуктан адамантандын туундуларын изилдөөгө азыркы мезгилде көп көнүл буруулуп жатат.


#### 4. АЛИЦИКЛДҮҮ УГЛЕВОДОРОДДОРДУН ТУУНДУЛАРЫ

Азыркы күндөрдө моноцикльдүү циклоалкандардын туундуларынын ичинен циклопентан менен циклогександын кислоталарынын жана циклогександын спирти менен кетонунун практикада мааниси бар.


Циклопентандан алынган карбон кислоталары циклогександан алынган кислоталар менен бирдикте нафтен кислоталары деп аталып, айрым бир нефтилердин белгилүү фракцияларынан бөлүнүп алынат. Нафтен кислоталарынын кээ бир түздары ар түрдүү учма олифтердин кычкылданышына жана полимерленишине инициатор, кээ бирлери практикада эмульгаторлор жана инсектицилдер катарында колдонулат.

Циклогександын эң жөнөкөй туундуларынын бири — циклогексанол ( $C_6H_{11}OH$ ). Ал камфордун жыты бар, сууда начар эрүүчү,  $25^{\circ}C$  да балкып эрип,  $161^{\circ}C$  да кайноочу түссүз кристалл.

Циклогексанол техникада катализатордун жардамы менен (Ni) фенолду  $150^{\circ}C$  да гидрирлөөдөн алынат:



Циклогексанолдун химиялық касиеттери майлар катарындағы әкинчилик спирттердикине окошош. Маселен катализаторлордун катышуусунда ( $Al_2O_3$  же  $KHSO_4$ ) дегидратациялоодо ал циклогександи, хромдун аралашмасы же азот кислотасы менен кычкылданырганда реакциянын шартына жараشا циклогексанонду же адипин кислотасын пайда кылат:



Экинчи реакциядан пайда болгон циклогексанон менен адипин кислотасы капрон менен найлонду синтездөөдөгү аралык продуктулар.

Циклогексанон ( $C_6H_{10}O$ ) — жагымдуу жыты бар, 199,6°C да кайноочу түссүз суюктук. Ал циклогексанолду же катализаторлор дун жардамы менен циклогександы кычкылдандыруудан алынат.

Циклогексанондун химиялык касиеттери майлар катарындагы кетондордукуна окошо. Циклогексанон практикада капрон менен найлонду синтездөөдөн башка эриткич катарында колдонулат.

Алицикльдүү углеводороддордун, айрыкча беш, алты жана андан көп мүчөлүү циклоалкандардын калган туундуларынын касиеттери майлар катарындагы каныккан углеводороддордун туундуларынын касиеттеринен айырмаланбайт.

## II БӨЛҮМ

### АРОМАТИКАЛЫК УГЛЕВОДОРДОР ЖЕ АРЕНДЕР

Молекулалары көмүртек менен суутектин атомдорунан гана турган, көмүртектин атомдору бири-бiri менен кезектешкен жөнөкөй жана көш байланыштар аркылуу байланышкан алты мүчөлүү карбоциклдүү органикалык бирикмелер ароматикалык углеводороддор же арендер деп аталат. Арендердин эң жөнөкөй жана практикада маанилүүсү — бензол. Бензол — молекуласында алты көмүртектин жана алты суутектин атомдору бар углеводород ( $C_6H_6$ ), б.а. ал - циклогексатриен. Демек, мындай молекулалардын составындагы көмүртектин проценттик саны бил мезгилге чейинки каралган углеводороддордон алда канча көп болуп, алар тышкы көрүнүшү боюнча ете каныкпаган углеводороддорго тиешелүү. Мындай углеводороддордун жалпы формуласы  $C_nH_{2n-6}$  (n=6 жана андан көп бүтүн сандар) менен туюн-

түлсә дагы, алар каныкпаган углеводороддордон айырмаланып, өзгөчө физикалык жана химиялык касиеттерге ээ.

Бензолдун, анын гомологорунун жана алардын туундуларынын “ароматикалық” (гректин “*agomatos*” — “жыпар жыттуу”, “жагымдуу жыттуу” деген сөзүнөн алынган) деп аталып калышынын себеби — бул класска тиешелүү биринчи белгилүү болгон заттардын жыты жакшы жыттанган. Кийинчөрөк анчейин жакшы жыттуу эмес же такыр жыты жок, бирок түзүлүшү жана касиеттери буюнча бензолго, анын гомологоруна жана алардын туундуларына окшош заттар табылган. Ошондуктан алардын бардыгы үчүн жытына карабастан түзүлүшүнө, физикалык жана химиялык касиеттерине карап, тарыхый “ароматикалық” деген аты сакталып калган. Кийинки жылдарда “ароматикалық углеводородор” жана “ароматикалық бирикмелер” деген терминдердин ордуна “арендер” жана “арендердин туундулары” деген терминдер практикада көбүрөөк колдонулуда.


Алар молекуладагы циклдердин санына жарааша монодициклдүү жана полицикльдүү арендерге бөлүнөт. Моноцикльдүү арендерге бензол, анын гомологору жана алардын туундулары тиешелүү. Аларды бензол катарындағы арендер деп да атоого болот. Полицикльдүү бирикмелер өз учурунда и з о л я ц и я л а н г а н жана конденсацияланган арендер болуп экиге бөлүнөт.

## БЕНЗОЛ КАТАРЫНДАГЫ АРЕНДЕР

### I. БЕНЗОЛ ЖАНА АНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ

Бензолду биринчи жолу 1825-жылы М.Фарадей таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон алынган жарық кылуучу газдын составынан бөлүп алса дагы, анын түзүлүшү көп жылдарга чейин белгисиз болуп келген.


1865-жылы А.Кекуле бензолго төмөндөгүдей циклдүү формулыны — циклогексатриен-1,3,5ти сунуш кылган:




же



Бул структуралык формула бензолдун молекуласындағы атомдордун байланыштарын туура көрсөткөнү менен анын жетишпеген жактары да бар болучу. Маселен молекуладагы катар турган эки көмүртектин атомундағы суутектин атомдорун башка эки оқшош атомдорго же атомдордун топторуна орун алмаشتыруудан байланыштардын мүнөзүнө жараша төмөндөгүдөй “эки изомер” келип чыгышы керек эле:



Чындығында жогорудагы “эки изомер” бир эле затка тиешелүү. Ошондуктан Кекуле бензолдун молекуласы бири-бирине өтө тез өтүп турган осцилляцияланган байланыштардан турат деген ойду айткан (осцилляция латындан “oscillum” — “термелүү” деген сөзүнөн алынган):



Эгерде бензолдун түзүлүшү Кекуле сунуш кылган формулага туура келсе, ал циклогексатриен – 1,3,5 ке тиешелүү болуп, циклогексен жана циклогексадиен сыйктуу эле кадимки кычкылданырыгычтар менен кычкылдануу реакциясына кирип, айрым бир, маселен суутектин, галогендердин, галогендүү сууткетердин молекулаларын оной кошуп алмак. Бирок, бензол башка каныкпаган алицикльүү углеводороддордон төмөндөгүдөй химиялык жана физикалык касиеттери боюнча айырмаланып турат:


а) Бензолго кошуп алуу реакцияларына салыштырганда орун алмашуу реакциялары (иондук механизм менен) көбүрөөкмүнездүү.

б) Бензол кадимки кычкылданырыгычтарга ( $KM_nO_4$ ,  $H_2Cr_2O_7$ ) алифатикалык чектүү углеводороддордон да туруктуу болот (бензолдун бул эки өзгөчөлүктөрү төмөнде моноциклдуу арендердин химиялык касиеттеринде каралган).

в) Бензолду гидрирлөөдө бөлүнүп чыккан жылуулук жана анын күйүү жылуулугу циклогексатриенди гидрирлөөдөгү жана күйгүзүүдөгү бөлүнүп чыккан жылуулуктардан төмөн.

Гидрирлөө жылуулугу болуп 1 моль бирикмени гидрирлөөдө

бөлүнүп чыккан жылуулук эсептелет. Ар бир C—C кош байланышты гидрирлөөдө ~28-30 ккал жылуулук бөлүнүп чыгары белгилүү. Маселен циклогексенди гидрирлөөдө 28,6 ккал, ал эми циклогексадиенди гидрирлөөдө 55,4 ккал, б.а. циклогексенге салыштырганда циклогексадиенден ~ эки эсе көп жылуулук бөлүнүп чыгат. Демек, циклогексенге салыштырганда циклогексатриенди гидрирлөөдө үч эсе көп же  $28,6 \times 3 = 85,8$  ккал жылуулук бөлүнүп чыгышы керек эле. Бирок, практика жүзүндө бензолду гидрирлөөдө бар болгону 49,8 ккал, б.а. эсептөөдөн 36 ккал жылуулук аз бөлүнүп чыгат:




Жогорку үч продуктуну гидрирлөөдөн, акырында циклогександын пайда болгондугу көрүнүп турат.


Бензолду күйгүзгөндө да циклогексатриенге салыштырганда ал 36 ккал жылуулукту аз бөлүп чыгарат. Демек, бул маалыматтар циклогексатриенден бензол 36 ккал энергияны аз кармап турараын же ал циклогексатриенден 36 ккал га туруктуу болорун түшүндүрөт, б.а бензолдун конъюгирулешүү энергиясы 36 ккал/моль го барабар.

г) Эгерде бензолдун түзүлүшү Кекуле сунуш кылган формулага туура келсе, б.а. ал циклогексатриен болсо, анда C—C жөнөкөй байланыштардын аралыгы,  $1,54 \text{ \AA}$ , ал эми C—C кош байланыштардын аралыгы  $1,34 \text{ \AA}$  болмок. Кийинки жылдарда гана физикалык методдордун жардамы менен (рентген структуралык анализ) бензолдун молекуласындагы бардык атомдор бир тегиздикте жайланышып, C—C атомдордун аралыгы  $1,39 \text{ \AA}$  га, ал эми C—H атомдордуку  $1,09 \text{ \AA}$  га барабар болуп, атомдордун ортосундагы бурчтар ( $\text{C}-\text{C}-\text{C}$  жана  $\text{C}-\text{C}-\text{H}$ )  $120^\circ$ ту түзөөрү далилденди. Демек, бензолдун молекуласында C—C атомдордун ортосунда чыныгы жөнөкөй байланыштар да, жана чыныгы кош байланыштар да жок экен.

Бензолдун чыныгы түзүлүшү кванттык-механикалық эсептөөлөр менен ушул кылымдын отузунчы жылдарында гана ачык-айтын болду. Ал төмөндөгүдөй. Бензолдун молекуласындагы бир көмүртектин атому коншусундагы эки көмүртектин жана бир суутектин атому менен  $sp^2$  гибриддешкен электрондук булуттар аркылуу бир тегиздикте жайланышкан үч  $\sigma$ -байланышты пайда кылат. Натыйжада ар бир көмүртектин атомунда бирден электрондор баш калат. Ал электрондордун формасы көлөмдүү сегиз же гантель сыйктуу экендиги белгилүү. Мындай электрондор тегиздикке перпендикулярдуу жайланышып, алардын булуттары бирин-бири жабышынан жаны алты  $\pi$ -байланыштар пайда болот. Схема түрүндө бензолдун мындай түзүлүшү За-, анын үстүнөн караганда көрүнүшү 3б-сүрөттө көрсөтүлгөн.



a)



б)

3-сүрөт

Бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй электрондун тыгыздыгы бензолдун молекуласындагы бардык көмүртектердин атомдорунда текши жайланышкан. Демек, бензолдун молекуласынын түзүлүшүн төмөндөгүдөй көрсөтүү туура:



Бензол үчүн бул формула кийинки жылдарда кенен колдонулуп келе жатат. Бирок, бензолдун чыныгы түзүлүшүн жогорудагыдай деп эсептеп, жетишкен жана жетишпеген жактарын эске алып, 1865-жылы сунуш кылган Кекуленин формуласын да практикада колдонууга болот.


Жөнөкөй жана кош байланыштары кезектешип жайланышкан арендерден башка конъюгирулешкен циклдүү углеводороддордун, иондордун жана гетероциклдүү бирикмелердин “ароматтуулугун” мүнөздөөчү Э.Хюккелдин эрежеси да колдонулат. Бул эреже боюнча жогорулатылган термодинамикалық туруктуулукка молекулада 2,6,10,14... жана дагы ушул сыйктуу  $\pi$ -электрондору бар жал-

пак түзүлүштөгү, конъюгирулышкан байланыштуу циклдүү бирикмeler тиешелүү. Хюккелдин эрежесинде  $\pi$ -электрондордун саны  $4n+2$  деген жалпы формула менен туяңтулат ( $n=0, 1, 2, 3, \dots$ )


(Арендерден башка “ароматтуу” бирикмелер XII жана XIII бөлүмдөрдө карапган)

## 2. БЕНЗОЛДУН ГОМОЛОГДОРУ, АЛАРДЫН ИЗОМЕРЛЕРИ ЖАНА НОМЕНКЛАТУРАЛАРЫ.


Бензолдун молекуласындагы бир суутектин атомун метил радикалы менен орун алмаштыруудан анын биринчи гомологу — метилбензол же толуол алынат:




Эгерде бензолдун молекуласындагы эки суутектин атому эки метил радикалдары менен орун алмашса, алардын ядродогу көмүртектердин атомдорунда жайланыштарына жараша төмөндөгүдөй үч изомери пайда болот:



1,2-диметилбензол




1,3-диметилбензол




1,4-диметилбензол

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, бензолдун молекуласы симметриялу болгондуктан 1,2 менен 1,6 жана 1,3 менен 1,5 көмүртектиң атомдору бирдей аралыкта жайланышкандаiktan ал көмүртектердин атомдорундагы суутектин атомдору окшош атомдордун топтору менен орун алмашса, алардан бирден эле молекулалар алынат. Бензолдун бул гомологдору (эки метил радикалды бар бензолдун гомологдору) кисилордагы менен белгилүү. Эгерде метил радикалдары ядронун 1,2 же 1,6 абалдарында турса орто-ксилол (кыскартылып о-ксилол), 1,3 же 1,5 абалдарында турса мета-ксилол (кыскартылып м-ксилол), 1,4 абалында турса пара-ксилол (кыскартылып п-ксилол) деп аталат. Бул бирикмелердин (жалпы формуласы  $C_8H_{10}$ ) түзүлүшү төмөндөгүдөй болгон дагы бир изомери бар:




этилбензол


Бензолдун ядросундагы үч суутектин атомун үч метил радикалы жана төрт суутектин атомун төрт метил радикалы менен орун алмаштырганда да алардан үчтөн изомерлер пайда болот:




1,2,3-триметилбензол




1,2,4-триметилбензол




1,3,5-триметилбензол



1,2,3,4-тетраметилбензол



1,2,3,5-тетраметилбензол




1,2,4,5-тетраметилбензол


Жогорудагы аттарынан башка да 1,2,3-триметилбензол катарлаш триметилбензол, 1,2,4-триметилбензол симметриясы жок триметилбензол, 1,3,5-триметилбензол симметриялуу триметилбензол, 1,2,3,4-тетраметилбензол катарлаш тетраметилбензол, 1,2,3,5-тетраметилбензол симметриясы жок тетраметилбензол, 1,2,4,5-тетраметилбензол симметриялуу тетраметилбензол деп аталат. Булардын ичинен симметриясы жок триметилбензол п с е в д о к у м о л, симметриялуу триметилбензол м е з и т и л е н, симметриялуу тетраметилбензол д у р о л деген тривиалдык аттар менен да белгилүү.

Бензолдун молекуласындагы беш жана алты суутектин атомдорун беш жана алты метил радикалдары менен орун алмаштыруудан алардан бирден эле структуралык формулалар алынат.

Бензолдун гомологдорунда радикалдардын түзүлүшүнө жараشا да изомерлери болот. Маселен бензолдун бир суутек атому C<sub>3</sub>H<sub>7</sub> радикалды менен орун алмашса, анын төмөндөгүдөй эки изомери бар:





пропилбензол




изопропилбензол

Практикада изопропилбензол күмөл деген ат менен көбүрөөк белгилүү. Бензолдун жана анын кээ бир гомологдорунун радикалдарынын аттары төмөндөгүдөй аталат:




Бул радикалдар жалпысынан ар ил де р деп аталып, “Аг”—менен белгиленет. Бензолдун эки валенттүү радикалдары ( $C_6H_4<$ ) ом-, п-фенилендер деп аталат.

Эгерде радикал ядронун капиталдарындагы чынжырчаларда пайда болсо, алардын аттары төмөндөгүдөй болот:



Бензолдун ядросунун капиталдарындагы көмүртектин чынжырчалары узунураак болсо, алардын аттарын алкандардын аттары менен атоого болот. Маселен төмөнкү углеводороддорду:





2-фенилгексан жана 3-метил-3-м-толилгептан деп атоо ыңгайлуу.

### 3. БЕНЗОЛ КАТАРЫНДАГЫ АРЕНДЕРДИ АЛУУ ЖАНА АЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИ.


Моноцикльдүү эң жөнөкөй арендер, маселен бензол, толуол, этилбензол жана ксилолдор өнөр жайларда жогорку температурада ( $1000^{\circ}$ - $1100^{\circ}C$ ), таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон пайда болгон газдардан, чайырлардан, ароматикалык нефтилерди пиро-

лиздөөдөн же катализаторлордун жардамы менен крекингдөөдөн алынган айрым фракциялардан бөлүнүп алынат. Моноцикльдүү арендерди синтетикалык жолдор менен да алууга болот. Алардын айрым бирлери менен биринчи китептен тааныштыз. Маселен ацетилендин жана анын гомологдорунун тримерленишинен (I бөлүк, 107-бет), концентрацияланган күкүрт кислотасынынын катышуусунда үч молекула ацетондун конденсацияланышынан (I бөлүк, 210-бет) бензол жана анын гомологдору алынат. Булардан башка, бензолду жана анын гомологдорун төмөндөгүдөй синтетикалык жолдор менен алууга болот.

а) Молекулада алты жана андан көп көмүртектердин атомдору бар чектүү углеводороддорду (н-гексан, н-гептан жана башкалар) 300°C да платина катализаторунун үстүнөн өткөрүүдө (Н.Д.Зелинский, Б.А.Казанский, А.Ф.Платэ) же алюминийдин оксидине чөгөрүлгөн хромдун оксидин катализатор катарында колдонуп, ушул эле углеводороддорду 450-500°C га чейин ысытканда (Б.А.Молдавский), алардын молекулаларынан суутектин молекулалары бөлүнүп чыгып, бензол (н-гександан), толуол (н-гептандан) ж.б бензолдун гомологдору (маселен н-октандан кисиллдор) алынат:




б) Циклогександын жана анын гомологдорунун буусун ~300°C да платина же палладий катализаторунун үстүнөн өткөрүүдөн алар толугу менен арендерге айланат (Н.Д.Зелинский, 1912-жыл):



(Циклогександан бензолдун алынышын 1/6 -беттен карагыла.)

Ушундай эле дегидрирлөө реакциялары ~400°C да күкүрттүн (Л.Ружичка) же ~500°-600° да селендин катышуулары менен да жүрөт. Реакциядан суутек күкүрттүү же селендүү суутек түрүндө бөлүнүп чыгат:




Жогорудагы эки метод тен (а менен б) парафиндерди жана циклопарафиндерди ароматташтыруу (арендештируү) деп аталып, практикада кенен колдонулат.


в) Циклогексен менен циклогексадиен - 1,3 төн бензол оңой алынат (реакцияларын *19* -беттен карагыла).

г) Бензолго катализатор катарында алюминийдин хлоридин колдонуп, галогеналкилдерди таасир қылуудан алкилбензолдор алынат (Фриделдин-Крафтстын реакциясы). Бул реакция арендерди алкилдөө деп аталат. Алкилдөө реакцияларын кислоталардын катышуусунда (катализатор) алкендер жана спирттер менен да жүргүзүүгө болот (реакцияларын арендердин химиялык касиеттеринен карагыла).



д) Галогенбензолдор менен галогеналкилдердин металл түрүндөгү натрий (Вюрцтин-Фиттигдин реакциясы) же фенилмагний-галогениддердин галогеналкилдер менен (Вюрцтин-Гринъядын реакциясы) реакцияга киришинен алкилбензолдор алынат:



е) Арилкетондорду туз кислотасындагы цинктин амальгамасы менен калыбына келтирүүдөн (Э.Клемменсен) бензолдун гомологдору пайда болот:



ж) Аренкарбон кислоталарын жогорку температурада декарбоксилдөөдөн же ал кислоталардын туздарын щелочтор менен кургак буулантып айдоодон таза арендер алынат:



1834-жылы Э.Митчерлих бензой кислотасын декарбоксилдөө менен составы  $\text{C}_6\text{H}_6$  болгон затты алып, аны "бензин" деп атаган. Кийинчөрээк, Ю.Либих бул затка бензол деген атты сунуш кылган.

**АРЕНДЕРДИН ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Арендер суудан жеңил, мұнәздүү жагымдуу жыты бар, түссүз суюктуктар же катуу заттар. Арендердин көпчүлүгүнүн жыты жакшы болгону менен алардын бардыгы уулуу заттар, ал эми айрым бирлери канцерогендик касиетке ээ. Ошондуктан алар менен иштөө өтө чеберчиликти талап кылат. Моноциклдүү арендер уюлсуз же аз уюлдуу

бирикмелер. Алар сууда эрибейт, бирок уюлсуз органикалык эриткичтерде (эфир, төрт хлордуу көмүртек, лигроин ж.б.) эрип, өздөрү да көпчүлүк органикалык заттарга жакшы эриткичтер болуп эсептелет. Оной буулануучу арендер женил от алыш, түтүндү көп бөлүп чыгарган ачык жалын менен күйөт. Практикада маанилүү кээ бир арендердин физикалык касиеттери 4-таблицада келтирилген.

4-таблица

Аттары	Балкып эрүү температурасы, °C	Кайноо температурасы, °C	Тыгыздыгы $d_4^{20}$
Бензол	5,5	80,4	0,879
Толуол	-95	110,6	0,866
о-Ксилол	-25	114,4	0,880
м-Ксилол	-48	139,1	0,864
п-Ксилол	13	138,4	0,861
Этилбензол	-95	136,2	0,867
Кумол	-96,9	152,3	0,862
н-Пропилбензол	-99	159,2	0,862
Псевдокумол	-44	169,3	0,876
Мезитилен	-45	164,7	0,864
Дурол	80	195,0	0,838 (81°C)
н-Бутилбензол	-81	183,2	0,860
Изобутилбензол	-	171,3	0,867
экинч.-Бутилбензол	-83	173,5	0,864
үчүнч.-Бутилбензол	-58	169,1	0,867
п-Метилизопропилбензол(цимол)	-70	176,0	0,857


Таблицадан көрүнгөндөй, изомердүү бирикмелер кайноо температуралары боюнча бири-биринен аз айырмаланат. Симметриясы жок изомерлеринин балкып эрүү температуралары симметриялуу изомерлеринен төмөн. Ацикльдүү жана алицикльдүү углеводороддордо салыштырганда, молекулада бирдей сандагы көмүртектердин атомдору бар арендердин тыгыздыгы жогору болот.

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Жалпы формулалары боюнча арендер өтө каныкпаган бирикмелерге тиешелүү болсо дагы, аларга кошуп алуу жана оной кычкылдануу реакциялары эмес, негизинен электрофилдик орун алмашуу реакциялары көбүрөөк мүнөздүү

болот деп жогоруда айтылды. Бирок, белгилүү шарттарда арендер кошуп алуу жана кычкылдануу реакцияларына да кирет.


**1.ОРУН АЛМАШУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Арендер жана алардын туундулары үчүн радикалдык жана нуклеофилдик орун алмашуу реакциялары аз мүнөздүү болуп, алар негизинен электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет. Белгилүү шарттарда арендер, алардын туундулары радикалдык жана нуклеофилдик механизм менен орун алмашуу реакцияларына да киругүү жөндөмдүү. Бул бөлүктө электрофилдик жана радикалдык механизм менен жүргөн орун алмашуу реакцияларына токтолобуз. Нуклеофилдик механизми менен жүргөн орун алмашуу реакциялары, арендердин туундуларында каралган.

Электрофилдик орун алмашуу эки баскычтуу болот. Реакциянын биринчи баскычында реагенттин он заряды же реакциянын учурунда реагенттин он уюлдуу бөлүгү бензолдун  $\pi$ -электрондук булуттарына чабуул жасап,  $\pi$ -комплексти пайда кылат. Ал тез эле  $\sigma$ -комплекске айланат.  $\sigma$ -Комплексте бензолдун молекуласындагы алты  $sp^2$  гибриддешкен көмүртектин бирөө  $sp^3$  гибриддешкен абалга өтөт:



$\sigma$ -Комплексте X жана H бензолдун молекуласынын тегиздигине перпендикулярдуу жайланышат да анда ароматтуулук касиеттер жок болот.

Реакциянын экинчи баскычында  $\sigma$ -комплекс протонду бөлүп чыгарып, сүүтөк орун алмашкан бензолдун гомологу же туундусу алынат:




(X - реагенттин электрофилдик бөлүгү)


Бензолдун молекуласында электрофилдик механизм менен орун алмашуу реакцияларына алкилдөө, ацилдөө, катализатор-лордун катышуусунда галогендөө, нитрлөө жана сульфирлөө реакциялары тиешелүү.

а) Арендерге алюминийдин галогениддерин (көпчүлүк учурларда алюминийдин хлоридин) катализатор катарында колдонуп,


галогеналкилдерди таасир кылганда алкил радикалдары арендердин ядросундагы суутектин атомдору менен орун алмашып, алкилбензолдор алынат (Ш.Фридель, Дж.Крафтс). Маселен:




Реакциянын механизми: бириңчи иретте галогеналкил менен катализатордон төмөндөгүдөй комплекс алынат:



Бул комплекс бензол менен реакцияга кирип адегенде  $\pi$ - , андан кийин  $\sigma$ -комплексти пайда кылып, ақырында комплекстин ажырашынан алкилбензол пайда болот:



Бул реакция арендерди алкилдөө деп аталат. Бензолго салыштырганда анын гомологорунда (толуол, ксиоллдор) алкилдөө реакциялары оной жүрөт. Демек, жогорку процесс моноалкилбензолдун пайда болушу менен токтоп калbastan, реакция андан ары уланып, ди- жана триалкилбензолдорду пайда кылат:




Алюминийдин хлориди Фриделдин-Крафтстын катализатору деген ат менен белгилүү. Ошондуктан жалпы эле арендерди алюминийдин хлоридинин катышуусу менен алкилдөө Фриделдин-Крафтстын реакциясы деп да аталат.


Фриделдин-Крафтстын реакцияларында катализатор катарында алюминийдин хлоридинин ордуна Льюистин башка кислоталары (маселен,  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{SnCl}_4$ ,  $\text{BCl}_3$ ,  $\text{BF}_3$  ж.б.) да колдонулат. Бирок, бул катализаторлордун активдүүлүгү алюминийдин хлоридинен начара раак.

Жогоруда айтылгандай, катализатор катарында протондуу кислоталарды колдонуп (көпчүлүк учурларда күкүрт




же фтордуу суутек кислоталарын), арендерди спирттер жана этилен катарындагы углеводороддор менен да алкилдөөгө болот (40-бетте), маселен, күкүрт кислотасынын катышуусунда спирт менен бензолду алкилдөө реакциясынын механизми төмөндөгүдөй:




Арендерди алкендер менен алкилдөө ушундай эле болот, бирок көпчүлүк учурларда катализатор катарында фтордуу суутек колдонулат. Маселен бензолду пропилен менен алкилдөөдөн, реакция төмөндөгүдөй схемада жүрүп, изопропилбензол алынат:




Жогорудагы реакциялардын бардыгында комплекстин пайда болушу үчүн алкилдөөчү реагенттерден карбкатион алынып жатат. Демек,  $\sigma$ -комплекстин пайда болоорунан мурда биринчи пайда болгон карбкатион кайра топтоштуруу реакциясына кирип, түркүтүү катион алынып, ал арендер менен  $\sigma$ -комплекске айланат деп ой жүргүзүүгө болот. Чындыгында эле эксперимент көрсөткөндөй  $\text{AlCl}_3$  түн катышуусунда бензолду 1-хлорпропан менен алкилдөөдө (-18°C дан +80°C га чейин) 31-35% н-изопропилбензол жана 65-69% изопропилбензол алынат. Ушундай эле шартта 1-хлор-2-метилпропан менен бензолдан жана 60°C да үч фтордуу бордун катышуусунда бензол менен неопентил спиртинен жалгыз гана үчүнч.-бутилбензол жана үчүнч.-пентилбензол пайда болот:




Реакциялардын мындай жүрүшүн төмөндөгүдөй түшүндүрүүгө болот. Маселен биринчи реакциянын жүрүшү: адегенде 1-хлорпропан менен катализатордан н-пропилкатион алышат:




Бул катиондо гидридик жылыштуу менен кайра топтоштуруу жүрүп, туруктуу болгон изопропилкатион пайда болот:



Андан ары ал бензол менен  $\sigma$ -комплексти пайда кылып, анын ажырашынан акыркы продукт алышат:




Ушундай эле кайра топтоштуруу төмөнкү эки карбкатиондордо (изобутил жана неопентил) да жүрөт:




Экинчи карбкатиондо кайра топтоштуруу алкилдик жылышуу менен жүрөт. (Баштапкы карбкатиондорго салыштырганда кайра топтоштуруудан пайда болгон карбкатиондордун туруктуулугу жана алардын пайда болуу себептери 1-бөлүк 71-72-беттеринде толук келтирилген).



б) Карбон кислоталарынын ангидрииддери жана галогенангидрииддери (көбүнчө хлорангидрииддери) Фриделдин-Крафтстын катализаторунун катышуусунда бензол менен ацилдөө реакциясына кирип, ацилбензольдорду (арилкетондорду) пайда кылат. Реакция электрофилдик механизм менен төмөндөгүдөй схемада жүрөт:




в) Бензол хлор, бром жана иод менен түздөн-түз галогендөө реакцияларына кирип, галогенбензольдорду пайда кылат. Фтор эн күчтүү металлиод болгондуктан аны бензолго таасир кылганда реакциянын натыйжасында ар түрдүү продуктулардын аралашмасы алынып, практика жүзүндө фторбензол алынбайт. Хлордун жана бромдун бензол менен орун алмашуу реакцияларына кириши үчүн катализатор катарында галогендерди уюлдаштыруучу заттар колдонулат ( $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{AlCl}_3$  ж.б. Льюистин кислоталары). Кээ бир учурларда реакциянын чөйрөсүнө металл түрүндөгү темирдин же алюминийдин жаңыдан даярдалган таарындыларын кошсо да болот, анткени алар галогендер (хлор, бром) менен реакцияга кирип, ошол эле чөйрөдө  $\text{FeCl}_3$  менен  $\text{AlCl}_3$  ту пайда кылат. Реакциянын натыйжасында моно- жана полигалоген бензольдор алынат. Реакциялар электрофилдик механизм менен жүрөт. Төмөндө бензольду катализатордун ( $\text{FeCl}_3$ ) катышуусунда хлорирлөө реакциясынын схемасы келтирилген:



Иоддун активдүүлүгү төмөн болгондуктан, жогорудагыдай шартта ал бензол менен реакцияга кирбейт. Күчтүү кычкылдан-дыргычтардын катышуусунда ( $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{O}_2$  ж.б. лар) гана иоддун молекуласында электрофил пайдада болуп, ал бензолдун ядросундагы суутектин атомдору менен орун алмашат:





Иодбензолду алуу үчүн айрым учурларда реакцияга көбүрөөк жөндөмдүү болгон хлордуу иод ( $\text{JCl}$ ) колдонулат:




г) Бензол концентрацияланган азот кислотасы менен реакцияга өтө жай кирип, нитробензол алынат. Мындаи процесс н и т р л ө ө деп аталат. Бензолго концентрацияланган азот кислотасы менен концентрацияланган күкүрт кислотасынын аралашмасын таасир кылганда нитрлөө реакциясы алда канча ылдам жүрөт. Концентрацияланган азот кислотасы менен күкүрт кислотасынын аралашмасы (1:2) н и т р л ө ө ч ү а р а л а ш м а деп аталып, жалпы эле арендерди нитрлөөдө колдонулат. Нитрлөөчү аралашмада күкүрт кислотасы катализатордун милдетин аткарат. Ал күчтүү кислота болгондуктан, азот кислотасына протонун берип, аны электрофилдуу реагентке (нитроний ионго) айландырат:

$\text{HONO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons [\text{H}_2\text{ONO}_2^\oplus + \text{HSO}_4^- + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^\oplus + 2\text{HSO}_4^- + \text{NO}_2]$   
Пайда болгон нитроний ион ( $\text{NO}_2$ ) андан ары төмөндөгүдөй схемада бензол менен реакцияга кирип, нитробензол алышат:




Жогоруда каралгандай, бензолдон нитробензолду алууда аралык продукт катарында нитроний иондун пайда болушу зарыл экен. Демек, нитроний ионду пайда кылган башка бирикмелер да бензолду нитрлөөчү реагент болуп эсептелинет деген ой жүргүзүүгө болот. Чындыгында эле ушундай бирикмелер маселен нитронийтетрафторборат, кислотасынын чөйрөсүндөгү ацетилнитрат жана азоттун оксиди (V) бензол менен нитрлөө реакциясына оной кирип, нитробензолду пайда кылат.

Нитронийтетрафторборат хлориднитрил менен күмүштүн тетрафторборатынын реакцияга киришинен алыша, ацетилнитраттын жана азоттун оксидинин (V) кислотасынын чөйрөсүндө ажырашынан нитроний ион алышат:





Пайда болгон электрофилдер андан ары бензол менен нитрлөө реакциясына кирет. Маселен:




Нитробензолдун молекуласындагы нитро топ электрондорду өзүн көздөй тартуучу күчтүү топко тиешелүү болгондуктан, нитробензолдон ди-, айрыкча тринитробензол өтө катаал шарттарда гана алышат (толугураак себеби кийинки бөлүктөрдө каралган).


д) Жогорулатылган температурада, концентрацияланган күкүрт кислотасын бензолго таасир кылуудан анын ядросундагы бир суутектин атому сульфо топ ( $-\text{SO}_3\text{H}$ ) менен орун алмашып, моно-бензолсульфокислота алышат. Реакция электрофилдик орун алмашуу механизми менен төмөндөгүдөй схемада жүрөт:



Мындай реакция бензолду сульфирле деп аталаип, электрофилдин милдетин гидросульфоний иону аткарат. Арендерди сульфирлөө башка электрофилдик орун алмашуу реакцияларынан айырмаланып, кайталанма болот. Көпчүлүк учурларда бензолду сульфирлөө үчүн түтөгөн күкүрт кислотасы (концентрацияланган күкүрт кислотасына күкүрт ангидриди кошулган аралашма) колдонулат. Түтөгөн күкүрт кислотасында негизги сульфирлөөчү агент болуп күкүрт ангидриди эсептелет. Реакция 35-50°C да жүрөт:



Реакциянын механизми:




Бензол менен түтөгөн күкүрт кислотасынан ди- жана трисульфокислоталарды алуу үчүн реакцияны катализаторлордун катышуусунда (маселен  $\text{Ag}_2\text{SO}_4$  ж.б.лар), жогорку температурада жүргүзүү зарыл.

**2. КОШУП АЛУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Бензол жана анын гомологдору белгилүү шарттарда гана каныкпаган углеводороддор сыйктуу кошуп алуу реакцияларына кирет.

а) Олефиндерди гидрирлөө шартында бензол суутектин молекулаларын кошуп албайт. Бирок жогорку температурада катализатор катарында никелди колдонууда, кислотанын чөйрөсүндө кадимки температурада эле, катализатор катарында платинаны колдонууда бензол үч молекула суутекти кошуп алыш, циклогександы пайда кылат.


Ушундай эле реакциялар бензолдун гомологдору менен да жүрүп, алкилциклогександар алышат (реакциялары  $\beta$ -бетте келтирилген). Мындай шарттарда аралык продукт катарында циклогексен, циклогексадиендер же алардын гомологдору пайда болбайт.

Бирок, суюк аммиактагы натрийди этанолдун катышуусунда бензолго жана анын гомологоруна таасир кылуудан циклогексадиен-1,4 жана алкилциклогексадиен-1,4 алынат (А.Берч):




Бул процесс арендерди Берч буюнча калыбына келтирүү деп аталац. Калыбына келтиргич болуп, металл түрүндөгү натрий менен этил спиртинин реакцияга киришинен бөлүнүп чыккан суутектиң атомдору эсептелет.

б) Хлорду жана бромду ультракызылт-көк нур менен жарык кылышп, бензолго таасир кылганда кошуулуу реакциясы жүрүп, гексахлорциклогексан же гексабромциклогексан алынат:



в) Башка канықпаган углеводороддор сыйктуу эле бензол жана анын гомологору озонду кошуп алып, өтө жарылгыч заттар болгон триозониддерди пайда кылат. Пайда болгон озониддерге сууну таасир кылуудан алар ажырап, бензолдун озонидинен үч молекула глиоксаль, ал эми толуолдун озонидинен эки молекула глиоксаль жана бир молекула метилглиоксаль алынат. Бул реакцияда бензолдун структурасын Кекуленин формуласы боюнча жазуу ынгайлуу:




Жогорудагы кошуп алуу реакциялары арендердин канықпаган углеводороддор экендигин далилдейт.

**3. КЫЧКЫЛДАНУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Жогоруда айтылгандаи (33-бет), бензол ар түрдүү кычкылдандырыгычтарга алифатикалык углеводороддордон (каныккан углеводороддордон) да туруктуу.


Күчтүү кычкылдандыргычтар болгон калийдин перманганаты, азот кислотасы жана хром кислотасы төмөнкү температурада бензолго эч таасирлерин тийгизбейт. Бул кычкылдандыргычтарга бензолдун ядросу жогорку температурада да парафиндерден туруктуу болот. Бирок, жогорку температурада бензол абадагы кычкылтекте ачык жалын менен көп түтүн бөлүп чыгарып күйөт, анткени реакциядан көмүртектин кош оксиди жана суунун буусу менен катар көмүртектин майды бөлүктөрү да бөлүнүп чыгып, түтүнду (ышты) пайда кылат.

Бензолго күчтүү кычкылдандыргычтарды (маселен,  $\text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ) таасир кылганда анын шакекчеси үзүлүп, малеин ангириди пайда болот. Ушундай эле реакция катализатор катарында ванадийдин оксидин (V) колдонуп, жогорку температурада (400-440°C да) абадагы кычкылtek менен кычкылдандырууда да жүрөт. Схема түрүндө бул реакциялар төмөндөгүдөй:




Бензолдун кычкылдануу реакциясына жогорудагы анын озонду кошуп алып озонидди, ал суу менен реакцияга кирип, үч молекула глиоксалды пайда кылган реакциясы да тиешелүү.


**БЕНЗОЛДУН ГОМОЛОГДОРУНДАГЫ АЛКИЛ РАДИКАЛДАРЫНЫН КАТЫШУСУ МЕНЕН ЖҮРГӨН РЕАКЦИЯЛАР.** Бензолдун гомологдорундагы алкил радикалдарынын химиялык касиеттери чектүү углеводороддордукунан ошош болот. Натыйжада аларга радикалдык механизм менен жүргөн орун алмашуу (негизинен галогендөө) жана кычкылдануу реакциялары мүнөздүү. Арендерде эркин радикал негизинен ядро менен түздөн-түз байланышып турган көмүртектин атомунда, б.а. бензилде пайда болот. Мындай эркин радикал ысытуудан, жарыкты таасир кылуудан же башка заттардан пайда болгон эркин радикалдардын таасири менен алышат. Маселен толуолго хлордун эркин радикалын таасир кылуудан бензил радикалы пайда болот:



Мындай радикал туруктуулугу боюнча аллил радикалына ошош, анткени ядро менен түздөн-түз байланышып турган көмүртектин атомундагы жалгыз электрон ошол эле атомдо болбостон ядродогу көмүртектердин атомдоруна делокализацияланат. Маселен бензил радикаларынын де-локализацияланышы төмөндөгүдөй:



Бензолдун гомологу болгон толуолго жогорку температурада же реакциянын чөйрөсүн ультракызыгылт-көк нур менен жарык кылып, хлорду же бромду таасир кылганда анын молекуласында төмөндөгүдөй радикалдык механизм менен орун алмашшу реакциясы жүрөт:




ж.д.у.с. болуп, реакция улана берет да аягында бензотригалогенид алынат:



Пайда болгон эркин бензил радикалды, чектүү углеводороддор дун эркин радикалдары сыйктуу эле кычкылтөк менен реакцияяга кирип, реакциянын акырында бензой кислотасын пайда кылат (реакциянын жүрүшүн I бөлүк, 56-57-беттерден карагыла).

Жалпы эле арендерди кычкылданышырууда, ядро менен байланышып турган алкил радикалдары канчалык узун болбосун, алардын ядро менен түздөн-түз байланышкан көмүртөк атомдору карбоксил топторуна, радикалдардын калган бөлүктөрүнүн бардыгы көмүртектин кош оксиди менен сууга чейин кычкылданып, арен кислоталары алынат. Маселен:




Бензолдун гомологдорун жогорудагыдан радикалдык механизм менен кычкылдандырууда, катализаторлордун милдетин өзгөрмөлүү валенттүү металлдардын туздары аткарат.

Алкилбензолду кычкылдандырууда кычкылдандыргычтар катарында көпчүлүк учурларда жогорку температурада калийдин перманганаты, кээде калийдин бихроматы же суюлтулган азот кислотасы колдонулат.

**4. БЕНЗОЛДУН ЯДРОСУНДАГЫ ОРУН АЛМАШКАН АТОМДОРДУН ЖАНА АТОМДОРДУН ТОПТОРУНУН ЭКИНЧИ ОРУН АЛМАШУУЧУ ЭЛЕКТРОФИЛДИК РЕАГЕНТТЕРДИ БАГЫТТООСУ.** Жогоруда элек трофилик орун алмашуу реакцияларында, арендердин ичинен бензолдун гана молекуласында жүргөн орун алмашуу реакциялары каралган. Эгерде бензолдун молекуласындағы бир суутектин атому башка атом же атомдордун топтору менен орун алмашкан болсо, алар менен бензолдун ядрасунун бири-бирине тийгизген таасиригин натыйжасында, ядродогу текши жайланышкан электрондук булуттардын симметриясы бузулуп, көмүртектин атомдорунун электрондук тығыздыгы бирдей болбой калат. Натыйжада, бензолдун гомологдорунда жана анын туундуларында экинчи орун алмашуучу атом же атомдордун топтору бензолдун ядрасундагы белгилүү гана абалдагы көмүртектин атомундагы суутектин атому менен орун алмашат. Демек, экинчи орун алмашуучу атомдор же атомдордун топторунун багыты жана алардын орун алмашуу ылдамдыгы ядродогу биринчи орун алмашкан атомдордун жана атомдордун топторунун жаратылышина көз каранды.


Бензолдун ядрасундагы бир суутектин атому менен орун алмашкан атомдордун жана атомдордун топторунун жаратылыши боюнча биринчи тектеги (түрдөгү) орун алмашкан атомдор менен атомдордун топтору жана экинчи тектеги (түрдөгү) орун алмашкан атомдордун топтору болуп өкиге бөлүнөт.

Биринчи тектегилерге: галогендер, - OH, - OCH<sub>3</sub>, алкил радикалдары, - NH<sub>2</sub>, - SH ж.д.у.с. атомдордун топтору, ал эми экинчи тектегилерге:





атомдорунун топтору тиешелүү. Бул атомдор менен атомдордун топторунун түзүлүшүнөн көрүнүп турғандай, биринчи тектегилер каныккан мүнөздө болуп, гидриленбейт, ал эми экинчи тектегилер каныкпаган мүнөздө болуп, аларды гидрирлөөгө болот.

Галогендерден башка, биринчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору, бензолдун ядросунун, айрыкча анын орто- жана пара- көмүртек атомдорунун электрондук тыгыздығын көбейттөт, анткени ал атомдордун топтору же он индукциялық эффектиге әз (маселен алкил радикалдары), же алардың бош кош электрондору бар (маселен - OH, - NH<sub>2</sub> ж.б.). Натыйжада алар электрондук булуттарын же индукциялық, же конъюгирапешүү эффектилері буюн- ча бензолдун ядролорун көздөй түртүп, жалпы эле ядролордун электрондорунун тыгыздығын жогорулатат (айрыкча о- жана п- көмүртек атомдорун). Маселен толуол менен фенолдун молекула- сындагы бензол ядролорунун электрондорунун тыгыздығын өзгө- рүштөрү төмөндөгүдей:




Демек, бензолдун ядросунда жогорудагыдай атомдордун топтору бар бензолдун гомологдору же анын туундулары болсо, электрофилдүү орун алмашу негизинен ядронун о- жана  $\pi$ - көмүртек атомдорунда жүрүп, бензолго салыштырганда аларда реакциянын ылдамдыгы бир кыйла жогору деп ойлоого болот. Чындыгында эле эксперимент мындай ойдун туура экендигин далилдейт. Маселен жогорку бирикмелерди нитрлөөдө, алардан 95-96 % о- жана  $\pi$ -изомерлердин аралашмасы жана 4-5 % гана м-изомерлери алынат:



Жогорудагы ой жүгүрттүлөрдүн жана эксперименттин туура-лыгын далилдөө үчүн толуол менен фенолдун молекуларына электрофилдүү реагенттердин о-, п- жана м-көмүртек атомдоруна ча-


буул жасагандан кийинки пайда болгон карбоний иондордун турктуулугун карап көрүүгө болот. Маселен толуолдун п- жана м-көмүртек атомдоруна электрофил ( $E^+$ ) чабуул жасап, карбоний ионду пайда кылса, алардын ар бириңен төмөндөгүдөй үчтөн гибриддешкен структуралык иондор алынат:



Бириңчи үчөө (I-III) электрофилдик реагенттин п- көмүртек атомуна, кийинки үчөө (IV-VI) м- көмүртек атомуна чабуул жасагандан кийинки карбоний иондордун гибриддениши. Мындан структуралык түзүлүштөгү гибриддешкен иондордун турктуулугу төмөндөгүдөй.

Метил радикалы өзүнүн электрондорун шакекчедеги атомдордун бардыгына берсе дагы, алардын ичинен түздөн-түз байланышып турган көмүртектин атомдоруна көбүрөөк берет. Натыйжада, он заряд метил радикалы менен түздөн-түз байланышып турган көмүртектин атомундагы гибриддешкен структура (II), калган бардык гибриддешкен структуралардан турктуу болот. Ал эми электрофил толуолдун м- көмүртек атомуна чабуул жасагандан кийин пайда болгон карбоний ион гибриддешкен II структура сыйктуу структуралыны пайда кыла албайт. Натыйжада, электрофил толуолдун м-көмүртек атомунда болсо, андан пайда болгон карбоний ион туруксуз болот. Ушул себептен, гибриддешкен II структуралынын кошкон салымына байланыштуу (турктуулугу бөюнча), электрофилдин м- көмүртек атомундагы сүтектин атому менен орун алмаштыруусуна салыштырганда п- көмүртектин атомунда реакция алда канча тез жүрөт.


Эгерде электрофил толуолдун о- көмүртек атомуна чабуул жасап, карбоний ионду пайда кылса, анда дагы төмөндөгүдөй түзүлүштөгү үч гибриддешкен структура пайда болот:



Булардын ичинен VIII гибриддешкен структура жогорудагы II гибриддешкен структура менен окшош; натыйжада бул структура турктуу болот. Демек, толуолдун молекуласындағы о- көмүртек-

тин атомунда электрофилдердин суутек менен орун алмашуу реакциясы п- көмүртектин атомундагы орун алмашуу сыйктуу эле тез жүрөт.

Бензолдун ядрасундагы орун алмашкан атомдордун топторунда бош кош электрондору бар бирикмелерге электрофилдүү реагенттерди таасир кылганда алынган карбоний иондордон төмөн дөгүдөй түзүлүштөгү гибриддешкен структуралар пайда болот. Маселен электрофил фенолдун п- жана м- көмүртек атомуна чабуул жасагандан кийин:




[Биринчи төртөө (I-IV) электрофилдин п- көмүртек атомуна, кийинки үчөө (V-VII) м- көмүртек атомуна чабуул жасагандан кийинки карбоний иондордун гибриддениши]

Электрофилдин п- көмүртек атомуна чабуул жасагандан кийин пайда болгон карбоний иондон шакекчедеги көмүртектердин атомдорунда гана локализацияланган үч гибриддешкен структура (I-III) эмес, он заряд кычкылтектин атомунда болгон туруктуу төртүнчү (IV) структура да алынат. Ал эми электрофил фенолдун м- көмүртек атомуна чабуул жасагандан кийин пайда болгон карбоний ион гибриддешкен IV структура сыйктуу структуралары пайда кыла албайт. Натыйжада, электрофил фенолдун м- көмүртек атомунда болсо, андан пайда болгон карбоний ион туруксуз болот. Демек, гибриддешкен IV структураларын кошкон салымынын натыйжасында электрофилдин м- көмүртек атомундагы суутектин атому менен орун алмаштыруусуна салыштырганда п- көмүртек атомунда реакция алда канча тез жүрөт.


Эгерде электрофил фенолдун о- көмүртек атомуна чабуул жасаса, карбоний ион шакекчедеги көмүртектердин атомдоруна гана локализацияланган үч гибриддешкен структура (VIII-X) эмес, он

заряд кычкылтектин атомунда болгон төртүнчү (XI) структураны да пайда кылат:




Булардын ичинен XI гибриддешken структура жогорудагы IV гибриддешken структура менен окшош, натыйжада бул структура туруктуу болот. Демек, фенолдун молекуласында о- көмүртектин атомунда электрофилдин сүүтөк менен орун алмашуу реакциясы, п- көмүртектин атомундагы орун алмашуу сыйктуу эле тез жүрөт.

Анилиндин молекуласында электрофилдик орун алмашуу реакциясынын жүрүшү фенолдун молекуласындагы орун алмашууга окшош, б.а. электрофил анилиндин п- жана о- көмүртек атомдоруна чабуул жасаганда он заряддуу ион шакекчедеги көмүртектердин атомдорунда гана локализацияланган гибриддешken структуралар пайда болбостон, он заряд азоттун атомунда болгон төмөндөгүдөй туруктуу структуралар (XII жана XIII) да алынат:



Фенолдун жана анилиндин молекуласындагы п- жана о- көмүртек атомдоруна электрофил чабуул жасоодон алынган IV, XI, XII жана XIII гибриддешken структуралардын туруктуу болушу — бул структураларда сүүтектерден башка бардык атомдор сөзизден (октет) электрондорду кармап турат. Мындай иондор оксоний жана аммоний иондоруна окшош болот:



Демек, бензолдун ядросунда галогендерден башка биринчи тек-теги орун алмашкан атомдордун топтору болсо, төмөндөгүдөй эрежелер келип чыгар:


1) экинчи орун алмашуучу электрофилдер ядронун о- жана п- көмүртек атомдорундагы сүүтектин атомдору менен орун алма-

шып, реакциянын натыйжасында негизинен алардын о- жана п-изомерлеринин аралашмасы алынат;

2) бензолго салыштырганда реакциянын ылдамдыгы бир кыйла тез болот.

Эгерде бензолдун ядросундагы бир суутектин атому галогендер менен орун алмашкан болсо, экинчи орун алмашуучу электрофилдер ядронун о- жана п- көмүртектердин атомдорундагы суутектердин атомдору менен орун алмашат. Жогоруда айтылгандай (53 - бетти карагыла), галогендер биринчи тектеги орун алмашкан атомдорго тиешелүү, бирок реакциянын ылдамдыгы бензолдун молекуласындагы орун алмашуудан жай жүрөт. Мындай кубулуштарды төмөндөгүдөй түшүндүрүүгө болот.

Галогендер терс индукциялык эффектиге ээ болгондуктан, алар бензолдун ядросундагы  $\pi$ -электрондорду өздөрүн көздөй тартып, ядродогу электрондордун тыгыздыгын азайтат. Бирок, галогендердин бош кош электрондору, жогорудагы фенолдун жана анилиндин молекуларындагы қычкылtek менен азоттун атомдорундагы бош кош электрондор сыйктуу эле конъюгирилешүү эффектиси боюнча бензолдун ядросун көздөй жылышат. Маселен хлорбензолдун молекуласындагы электрондордун тыгыздыгынын өзгөрүшү төмөндөгүдөй:




(Түз стрелка менен индукциялык, ийри стрелка менен конъюгирилешүү эффектилеринин багыттары көрсөтүлгөн)

Схемадан көрүнүп тургандай хлорбензолдун молекуласында индукциялык эффект бензолдун ядросундагы электрондордун тыгыздыгын бензолдун электрондорунун тыгыздыгына салыштырганда алда канча азайтат. Бирок бул молекулада, конъюгирилешүү эффектисинин таасири менен м- көмүртектин атомуна салыштырганда о- жана п- көмүртектердин атомдорундагы электрондордун тыгыздыгы бир кыйла көп. Демек, хлорбензолдо хлордун эффектилері (индукциялык жана конъюгирилешүү) экинчи орун алмашуучу электрофилдердин орун алмашуу реакциясынын ылдамдыгын төмөндөтүп, электрофилдерди ядронун о- жана п- көмүртект атомдоруна багыттайт деген жыйынтыкка келүүгө болот. Бул жыйынтыкты электрофилдердин хлорбензолдун молекуласындагы арбашка көмүртектердин атомдоруна (о-, м- жана п-көмүртект атом-

доруна) чабуул жасоодон пайда болгон иондордун туруктуулугу менен далилдөөгө болот.


Эгерде электрофил хлорбензолдун ядросундагы о- жана п- көмүрткеттердин атомдоруна чабуул жасаса, анда төмөндөгүдөй структуралардың иондорду пайда кылат:



(I-IV структуралар электрофилдин п- көмүртек атомуна, ал эми V-VIII структуралар о- көмүртек атомуна чабуул жасоодон пайда болгон иондор)

Булардын ичинен II жана VI структуралар өтө туруксуз, анткени хлордун атому индукциялык эффект боюнча бензолдун ядросундагы бардык көмүрткеттердин атомдорунан электрондорду өзүн көздөй, айрыкча аны менен түздөн-түз байланышып турган көмүрткеттин атомунан көбүрөөк тартат. Бирок, IV жана VIII структуралар башка структураларга салыштырганда бир кыйла туруктуу, анткени алардын бардык атомдорунун (сууткеттерден башка) сегизден (октет) электрондору бар. Натыйжада IV (п- орун алмашууда) жана VIII (о- орун алмашууда) структуралар электрофилдердин оной орун алмашууларына өздөрүнүн негизги салымдарын кошот.

Эгерде электрофилдер хлорбензолдун м- көмүртек атомуна чабуул жасаса, анда төмөндөгүдөй структуралардың үч карбоний иондор (IX-XI) пайда болот:



Бул карбоний иондордон көрүнүп турғандай, электрофилдер хлор-бензолдун м- көмүртек атомуна чабуул жасаганда, алардын п- жана о- көмүртек атомдоруна чабуул жасаодон пайда болгон IV жана VIII структуралар сыйктуу структураны пайда кыла албайт. Натыйжада, электрофилдердин м- көмүртектин атомундагы суутектин атому менен орун алмашуу мүмкүнчүлүгү өтө эле аз болот.

Демек, бензолдун молекуласындагы бир суутектин атому галогендер менен орун алмашкан болсо, төмөндөгүдөй эрежелер келип чыгат:


1) экинчи орун алмашуучу электрофилдер ядронун о- жана п- көмүртек атомдорундагы суутектин атомдору менен орун алмашып, реакциянын натыйжасында негизинен алардын о- жана п-изомерлеринин аралашмасы алынат;

2) бензолго салыштырганда галогенбензолдордо электрофилдик орун алмашуу реакциясынын ылдамдыгы бир кыйла төмөн болот.

Эми бензолдун молекуласы экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топторун кармап турган бирикмелерге электрофилдик реагенттерди таасир кылганда, электрофилдин бензолдун ядросундагы орун алмашуу багытын карап көрөлү. Экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору, жогорудагы айтылгандай ( $\text{S}^{\cdot}$ -бет), каныкпаган мүнөздө болуп, алар индукциялык эффект боюнча ядронун электрондук булуттарын өзүнө тартып, жалпы эле ядронун, айрыкча о- жана п-көмүртектердин электрондорунун тыгыздыгын азайтат. Маселен нитробензол менен бензолсульфокислотасынын молекулаларындагы бензолдун ядросундагы электрондордун тыгыздыгынын өзгөрүшү төмөндөгүдөй:




Демек, бензолдун молекуласында экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору болсо, о- жана п-көмүртектердин атомдоруна салыштырганда м- көмүртектердин атомдорунда электрондордун тыгыздыгы көбүрөөк болот. Натыйжада экинчи орун алмашуучу электрофилдүү атомдор же атомдордун топтору ядронун м-көмүртек атомдоруна чабуул жасап, ошол көмүртектердин атомдорундагы суутектин атомдору менен орун алмашат. Маселен нитробензолду нитрлөөдөн төмөндөгүдөй продуктулар алынат:



Нитро топтон башка экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору бар бензолдун туундулары менен электрофилдүү реагенттердин ортосундагы реакциялар ушундай эле багытта жүрөт.

Бензолдун ядрасундагы экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору экинчи орун алмашуучу электрофилдерди м-көмүртектердин атомдоруна багыттоосун, алардын (электрофилдердин) ар башка көмүртектердин атомдоруна чабуул жасоодон (о-, м- жана п-көмүртектердин атомдоруна) пайда болгон карбоний иондордун туруктуулугу менен да далилдөөгө болот.


Эгерде электрофилдүү реагенттер, экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору бар бензолдун туундуларынын м- жана п-көмүртек атомдоруна чабуул жасаса (маселен. нитробензолго), төмөндөгүйдөй структуралары карбоний иондор пайда болот:



[(I—III) структуралар электрофилдин м-көмүртектин, ал эми (IV—VI) структуралар п-көмүртектин атомуна чабуул жасоодон пайда болгон иондор]

Булардын ичинен VI карбоний ион эн туруксуз, анткени нитро топ ядродогу бардык көмүртектердин атомдорунан, айрыкча ал түздөн-түз байланышып турган көмүртектин атомунаң электрондорду өзүн көздөй көбүрөөк тартат. Натыйжада мындай ион (VI) практика жүзүндө пайда болбайт да электрофил п-көмүртектин атомуна чабуул жасоодон эки гана аралык карбоний ион алынат.

Эгерде электрофил нитро топтун о-көмүртек атомуна чабуул жасаса, анда төмөндөгүйдөй карбоний иондор пайда болот:



Бул аралык иондордун ичинен **IX** карбоний ион, п-көмүртектин атомуна электрофилдин чабуул жасашынан пайда болгон **VI** карбоний ион менен оқшош, б.а. мындай ион практика жүзүндө пайда болбайт. Натыйжада электрофил нитробензолдун о- жана п-көмүртектердин атомдоруна чабуул жасоодон пайда болгон эки аралык карбоний иондордун, электрофил м-көмүртектин атомуна чабуул жасоодон пайда болгон үч карбоний иондор алда канча түркүтү болуп, электрофил ошол көмүртектин атомундагы (м-көмүртектин) сүутектин атому менен орун алмашат.

Демек, бензолдун ядросунда экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору болсо, төмөндөгүдөй эрежелер келип чыгат:

1) экинчи орун алмашуучу электрофилдер ядронун м-көмүртек атомундагы сүутектин атому менен орун алмашып, негизинен м-изомери алынат.

2) экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору ядродогу электрондорду өзүнө тартып, анын (ядронун) электрондук тыгыздығын азайткандастан, электрофилдик орун алмашуу бензолго салыштырганда бир кыйла жай жүрөт.

Практика жүзүндө, бензолдун ядросундагы бир сүутектин атому башка атом же атомдордун топтору менен орун алмашкан болсо, ага электрофилдүү реагентти таасир кылганда, анын үч изомеринин аралашмасы (о-, м- жана п-изомерлери) пайда болот. Бирок, орун алмашкан атом же атомдордун топтору биринчи тектеги атом же атомдордун топтору болсо, негизинен о- жана п-изомерлеринин аралашмасы алынып, м-изомери өтө эле аз болот. Эгерде бензолдун ядросундагы экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топтору болсо, негизинен м-изомери алынып, о- жана п-изомерлеринин суммасы өтө эле аз болот. Маселен толуолду нитрлөөдө 58,5% о-, 4,5% м- жана 34% п-, хлорбензолду нитрлөөдө 29,5% о-, 1% м- жана 69,5% п-, нитробензолду нитрлөөдө 6% о-, 93,5% м- жана 0,5% п-изомерлеринин аралашмасы алынат.

**МОНОЦИКЛДУУ АРЕНДЕРДИН КЭЭ БИРЛЕРИ. БЕНЗОЛ.** Арендердин практикада маанилүүсү жана эң жөнөкөйү — бензол. Ал өнөр жайларда негизинен таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон алынат. Бензол  $+5,4^{\circ}\text{C}$  да балқып эрип,  $+80,1^{\circ}\text{C}$  да кайноочу

түссүз суюктук. Сууда өтө аз эрийт. Бирок, ал көп сандаган органикалык бирикмелерге жакшы эриткич болуп эсептелет. Бензол ар түрдүү майларды, каучуктарды, сырларды жана полимерлерди эритүүдө кенен колдонулуп, ар түрдүү спирттер, эфирлер, кетондор жана муз сыйктуу уксус кислотасы менен бардык көлөмдө аラлашат.

Бензол нитробензолду, анилинди, хлорбензолду, фенолду, этилбензолду, изопропилбензолду, ацетонду, стиролду ж.б. заттарды алууда баштапкы продукт болуп, өнөр жайларда боёк заттарды, дары-дармектерди, пластмассаларды, синтетикалык булаларды жана айрым бир каучуктарды синтездөөдө колдонулат. Ал октан санын көбөйтүш үчүн мотордук отундардын составына да кошулат.

**ТОЛУОЛ** (метилбензол) — мүнөздүү жагымдуу жыты бар түсүз суюктук. Ал өнөр жайларда таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон жана гептанды дегидроцикльдештируү процессинен алынат. Ал өнөр жайларда пластмассалардан ар түрдүү буюмдарды жасоодо, сырларды, типография боёкторун жана резиналарды өндүрүүдө эриткич катарында колдонулат. Мотордук отундардын сапатын жакшыртуу үчүн алардын составына кошулат. Толуол ар түрдүү боёк заттарды, синтетикалык булаларды алуудагы баштапкы продуктулардын бири.

Химия өнөр жайларында толуолду нитрлөөдөн күчтүү жарылгыч зат болгон тринитротолуол (тротил) алынат.

**КСИЛОЛДОР** (диметилбензолдор). Ксиолдор бир аз этилбензолдун аралашмасы менен өнөр жайларда таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон пайда болгон чайырлардын составынан бөлүнүп алынат. Ксиолдордун изомерлеринин аралашмасы (о-, жана п-ксиолдор) октан санын жогорулатыш үчүн мотордук отундардын составына кошулат жана алар ар түрдүү сырларга, каучуктарга эриткич катарында колдонулат.

о-Ксиолду қалган изомерлеринен буулантып айдоо менен бөлүп алууга болот. м-Ксиол менен п-ксиолду бири-биринен бөлүп алуу үчүн аларды төмөнкү температурада фракцияларга кристаллдандыруу зарыл.


Ксиолдорду нитрлөөдөн айрым бир боёк заттарды синтездөөдөгү баштапкы продуктылар алынат, ал эми тринитроксиолдор күчтүү жарылгыч заттар болуп эсептелет. Химия өнөр жайларында негизинен о- жана п-ксиолдор колдонулат. Аларды кычкылдандыруудан бензолдикарбон кислоталары (фтал жана терефтал кислоталары) алынып, ал кислоталар полиэфир полимерлерин синтездөөдө колдонулат.

**ЭТИЛБЕНЗОЛ.** Этилбензол өнөр жайларда Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча бензолду этилен менен алкилдөөдөн алынат. Андан өнөр жайларда негизинен стирол алынат. Этилбензол октан санын көбөйтүү үчүн мотордук отундардын составына да кошулат.



**КУМОЛ** (изопропилбензол). Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча бензолду пропилен менен алкилдөөдөн кумол алынат. Ал фенол менен ацетонду өнөр жайларда алууда баштапкы продукт болуп эсептелет. Мындан башка мотордук отундардын составына октан санын жогорулатыш үчүн кошулат.

Бензолдун капиталдарында каныкпаган углеводороддордун радикалдары бар арендердин практикада маанилүүлөрү жана эн же нөкейлөрү стирол ( $C_6H_5\text{-CH=CH}_2$ ) менен фенилацетилен ( $C_6H_5\text{-C}\equiv\text{CH}$ ).


**СТИРОЛ** (винилбензол) — анчейин көп санда эмес таш көмүрдүн чайрынын составында кезигет. Ал өнөр жайларда  $600^{\circ}\text{C}$  да, катализатор катарында цинктин оксиidi же хромдун оксиidi (III) менен алюминийдин оксидинин аралашмасын колдонуп, этилбензолду дегидрилдөөдөн көп санда өндүрүлөт:



Стиролдун түзүлүшүн корич кислотасын ( $C_6H_5\text{-CH=CH-COOH}$ ) декарбоксилдөө же метилфенилкарбинолду дегидратациялоо реакциялары менен далилдөөгө болот:



Экинчи метод стиролду лабораториялык шартта алууда да колдонулат. Мындан башка лабораторияда, стирол 1-хлор-1-фенилэтанга щелочтордун спирттеги эритмесинтаасир кылуудан алынат:





Демек, жогорудагы методдор этилен катарындагы углеводороддор менен стиролдун алышынышы окшош экендигин көрсөтүп турат.

Стирол — 30,6°C да балкып эрип, 146°C да кайноочу, жагымдуу жыты бар суюктук.


Стиролдун молекуласында винил радикалы этилен углеводороддору сыйктуу эле кошуп алуу, полимерлөө жана кычкылдануу реакцияларына кирет. Винил радикалы биринчи тектеги орун алмашкан атомдордун топторуна тиешелүү болуп, стиролго электрофилдик реагенттерди таасир кылганда электрофилдер ядронун o- жана p-көмүртек атомдорундагы суутектин атомдору менен орун алмашат.

Стиролго мүнөздүү болгон негизги реакцияларга төмөндөгүлөр тиешелүү:


а) Катализатор катарында металл түрүндөгү никелди колдоңуп, 2-3 атм.басымдын астында, кадимки температурада, б.а. жумшак шартта суутектин молекуласын таасир кылганда винил радикалы гидрирлөө реакциясына кирип, этилбензолду пайда кылат. Ал эми катаалыраак шартта, б.а. ошол эле катализатордун катышуусунда, 110 атм.басымдын астында, 120°C да бензолдун ядросу да гидрирлөө реакциясына кирип, реакциянын акырында этилциклогексан алынат:




б) Стирол галогендүү суутектерди этилен углеводороддоруна салыштырганда оңой кошуп алат. Реакция Марковниковдун эрежеси боюнча жүрөт:




в) Жогоркудай эле кошуп алуу реакциясы (б) стирол менен галогендердин (хлор, бром) ортосунда жүрүп,  $\alpha$ ,  $\beta$ -дигалогенэтил бензолду пайда кылат:



г) Стиролду бензоилдин гидропероксиди менен кычкылдан-дырганда анын  $\alpha$ -оксиди алынат:




Стиролго чеберчилик менен суюлтулган калийдин перманганатынын эритмесин таасир кылуудан эки атомдуу спирт (гликолъ) пайда болот:





Ушундай эле продукт (гликолъ) стиролду кумурска кислотасынын катышуусунда суутектин пероксиди менен кычкылдандыруудан да алынат.

Катаалыраак шарттарда, маселен стиролго концентрацияланган калийдин перманганатын таасир кылганда ал бензой кислотасына чейин кычкылданат:



д) Стирол эркин радикалдардын же катализаторлордун катышуусунда (натрий амиди, щелочтуу металлдар, алкоголяттар ж.б.), же аны сактоодо өз алдынча эле полимерлөө реакциясына кирип, катуу массаны (полистиролду) пайда кылат. Схема түрүндө стиролдун полимерлениши төмөндөгүдөй:





дифенилсульфон

## метилфенилсульфон

**АРЕНСУЛЬФОКИСЛОТАЛARYН АЛУУ ЖАНА АЛАРДЫН КАСИ-ЕТТЕРИ.** Аренсульфокислоталар бензолго жана анын гомологдоруна түздөн-түз концентрацияланган же түтөгөн күкүрт кислотасын таасир кылуудан алынат (бензолго концентрацияланган күкүрт кислотасы менен түтөгөн күкүрт кислотасын таасир кылуудан бензолсульфокислотасынын алышы жана реакциялардын механизми жогоруда 48 - 49 -беттерде көлтирилгөн).

Реакциядан бөлүнүп чыккан суу күкүрт кислотасының концентрациясын төмөндөтөт. Анын концентрациясы 65% ке жеткенде реакция токтооп калат. Ошондуктан күкүрт кислотасы толугу менен реакцияга кириши үчүн бензолдун санын азыраак алыш, реакцияны жогорку температурада жүргүзүп, реакциядан пайда болгон сууну жана ашык бензолду чөйрөдөн кайра буулантып бөлүп алыш туруу керек. Суудан бөлүнүп алынган бензол кайра реакциянын чөйрөсүнө кошулат.

Реакциянын натыйжасында пайда болгон бензолсульфокислотасы менен реакцияга кирбей калган құқұрт кислотасын бири-бириңен төмөндөгүдөй жолдор менен бөлүп алууга болот:

1) Бензолсульфокислотасы менен күкүрт кислотасының ара-лашмасына кайнатма туздун концентрацияланган эритмесин ко-шуудан сууда начар эрүүчү, кайнатма туздун эритмесинде такыр эрибegen бензолсульфокислотасының натрий тузу пайда болот. Натыйжада ал тузду чыпкалоо жолу менен бөлүп алып, ага туз кислотасын таасир кылуудан таза бензолсульфокислотасы алынат.


2) Аралашмага барийдин гидроксидинин эритмесин кошуудан күкүрт кислотасынын барий тузунун чөкмөсү пайда болуп, бензолсульфокислотасынын барий тузу эритмеде калат. Сульфокислоталардың щелочтуу жер металлдарынан пайда болгон туздары сууда жакшы эрийт. Чыпкалоо менен күкүрт кислотасынын барий тузун бөлүп алып, фильтраттагы сууну толугу менен буулантып бөлүп чыгаргандан кийин таза бензолсульфокислотасы калат.

Бензолго салыштырганда анын гомологдору сульфирлөө реакциясына женил кирет. Маселен толуолду сульфирлөөдө о-жана п-толуолсульфокислоталардың аралашмасы тез алынат жана продуктудардың чыгышы бир кыйла көп болот.

фтордуу, хлордуу, бромдуу жана иоддуу, молекуладагы галогендердин санына жараза моно-, ди-, три- жана полигалогендүү арендерге бөлүнөт.

Арендердин эң жөнөкөйү болгон бензол бир моногалоген, үч дигалоген (бирдей галогендер менен), үчтөн три- жана тетрагалоген, бирден пента- жана гексагалоген орун алмашкан бирикмелерди пайда кылат (бензолдун гомологдорунун изомерлерин карагыла, 36 - 37 беттер).


Бензолдун биринчи гомологу болгон толуолдун молекуласын-дагы бир суутектин атому бир галоген менен орун алмашканда, андан төрт бирикме алынат:



**ГАЛОГЕНАРЕНДЕРДИ АЛУУ ЖАНА АЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИ.** Галогендер арендердин ядросунда жана канталдарындагы радикалдарда турган галогенарендерди алуунун негизги методдору менен жогоруда таанышканбыз (46, 47, 52 жана 65, 66-беттерди карагыла). Алардан башка галогенарендер төмөндөгүдөй жолдор менен алынат:

а) Арендерди диазотирлөөдөн пайда болгон диазобирикмелерден ядро менен түздөн-түз байланышкан бардык галогенарендер алынат (VIII бөлүмдү карагыла).


б) Жогоруда айтылгандай (46-бет) фтордуу түздөн-түз арендерге таасир кылуудан фторарендер пайда болбайт. Ошондуктан алар кыйыр жолдор менен, маселен хлорбензолго жогорку температурада, басымдын астында фтордуу калийди таасир кылуудан алынат:



Гексахлорбензолду суусуз фтордуу калий менен 530°C га чейин ысытканда гексафторбензол, тетрафтордихлорбензол ж.б. полигалогенбензолдор пайда болот (Н.Н. Ворожцов күчүүсү).


в) Галогендер ядронун канталдарындагы радикалдар менен байланышкан галогенарендерди алуу, майлар катарындагы моно-, ди-, три- жана полигалогендүү бирикмелерди алууга окшош (52-жана 66-беттер).

Жогоруда көрсөтүлгөндөй (52-бет) толуолго жарыктын же температуралының жардамы менен хлорду же бромду таасир кылуудан радикалдагы суутектин атомдору радикалдык механизм боюнча галогендер менен орун алмашып, чынжырлашкан уланма реакция жүрүп, галогендүү бензил, галогендүү бензилиден, бензотриагалогенидер пайда болот. Эгерде ушундай эле шарттарда этилбензолго хлорду таасир кылууда 91% I -хлор-I-фенилэтан жана 9% 2-хлор-I-фенилэтан алынат. Ал эми этилбензол менен бромдун орто-сунда селективдүү (тандалмалуу) реакция жүрүп, жалгыз гана I-бром-I-фенилэтан пайда болот:



Булардан башка мындай галогенарилдер галогеналкилдер сыйктуу эле ароматикалык спирттерге (гидроксид тобу ядронун капталда-рындагы радикалдарда турган бирикмелер) ар түрдүү галогендүү бирикмелерди таасир кылуудан алынат (реакцияларын I бөлүк, 131-133-беттерден карагыла).


Г) Хлор ядронун капталындағы радикал менен байланышкан бирикмелерди алуунун спецификалык методу болуп, хлорметилдөө реакциясы эсептелет (Г.Блан). Бул метод боюнча арендерге катализатор катарында хлордуу цинктин катышуусунда формальдегид менен хлордуу суутектин таасир кылуу керек:




**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Галогенарилдер кадимки шартта суюк же кристалл түрүндөгү заттар. Аладын көпчулук физикалык касиеттери алкилгалогенидердикине окошош. Маселен хлорбензол менен бромбензолдун кайноо температуралары н-гексилхлорид менен н-гексилбромиддикине өтө жакын. Арилгалогенидер алкилгалогенидер сыйктуу эле сүуда эрибейт, бирок органикалык эриткичтерде жакшы эрийт; кайноо температуралары боюнча фторбензолдан иодбензолду көздөй жогорулайт.

Галогендер ядро менен түздөн-түз байланышкан галогенарилдердин жыты жакшы болот. Галогендер ядронун капталындағы α-көмүртектин атомунда турган арилгалогенидер көздөн жаш чыгаруучу, кескин жыттуу бирикмелер.


в) Жогорку температурада щелочторгурдун жардамы менен п-хлортолуолду гидролиздеөндөн төң сандагы п-жана м-крезолдор алынат:



г) Эритмеде аралык продукт катарында пайда болгон дегидробензолду диен синтезинин жардамы менен да далилдеөөгө болот. Масселен о-бромфторбензолго диенофил катарында фуран менен антрацендин катышуусунда, металл түрүндөгү литийди же магнийди таасир кылганда аддукт катарында 1,4-эндооксид-1,4-дигидронафталин менен триптицен алынат:



Ушул эле реакцияны диенофилдерди катыштырбай жүргүзгөндө, дегидробензол димерлөө жана тримерлөө реакцияларына кирип, дифенилен менен трифениленди пайда кылат:



(Антрацен жана фуран жөнүндө көп ядролуу арендер менен гетероцикльдүү бирикмелерди карагыла)


1	2	3	4	5
п- же 1,4-		-	117,0	1,001 (15°C)
Хлортолу- олдор	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}$	-34,0 -47,8 +7,5	159,0 162,0 162,0	1,0817 1,0722 1,070
о- же 1,2- м- же 1,3- п- же 1,4-				
Бромто- луолдор	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}$	-27,0 -39,8 +28,0	181,8 183,7 185,0	1,4220 1,4099 1,3898
о- же 1,2- м- же 1,3- п- же 1,4-				
Фтордуу бензил	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{F}$	-35,0	139,9	1,0228
Хлордуу бензил	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$	-43,0	179,0	1,1026 (18°C)
Бромдуу бензил	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Br}$	-4,0	198,0	1,4380 (22°C)
Фтордуу бензилиден	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHF}_2$	-	-	
Хлордуу бензилиден	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCl}_2$	-16,0	207,0	1,2557 (14°C)
Бромдуу бензилиден	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHBr}_2$	-	140,0 (20 mm.Hg)	1,510 (15°C)
Бензотри- фторид	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CF}_3$	-29,0	102,4	1,196 (14°C)
Бензотри- хлорид	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CCl}_3$	-22,0	214,0	1,5573

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Галогендер ядро менен түздөн-түз байланышкан галогенаирлердин галоген атомдору “аз кыймылдуу” болуп, алар нуклеофилдик реагенттер менен катаал шарттарда гана орун алмашуу реакцияларына кирет. Галогендердин ядро менен байланышкан бышыктыгы иодарилден фторарилди көздөй жокорулайт.


Галогенаирлерге төмөндөгүдөй реакциялар мұнәздүү:

1) Галогендердин нуклеофилдик орун алмашуу реакциялары.


Галогенаирлердин галогендеринин нуклеофилдик реагенттерге инерттүүлүгү, галогендердин бөшүр электрондору ядронун π-байланыштарын көздөй жылышып, С-галогендердин аралыгынын кыскарылыши менен түшүндүрүлөт:



б.а. ядро менен түздөн-түз байланышкан галогендердин химиялык касиеттери кош байланыштагы көмүртектин атому менен байланышкан галогендердин химиялык касиеттерине окшош болот. Ошондуктан, хлор- жана бромбензолдордун молекуларындагы галогендер 300°C да же катализаторлордун катышуусунда [катализатор катарында жездин порошогу же жездин түздары (I) колдонулат] андан төмөнүрөөк температурада (200-250°C) гана жегич щелочтор менен нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларына кирип, фенолду пайда кылат:



Ушул эле продуктуларга 180-200°C да, жогорудагы эле катализаторлордун катышуусунда аммиакты таасир кылуудан анилин алынат:




Бул реакциялардын механизми галогеналкилдердин нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларынан башкача жүрөт, б.а. галогенилдерге күчтүү нуклеофилдик реагенттерди таасир кылганда адегендө молекуладан галогендүү суутектер бөлүнүп чыгып, реакцияга өтө жөндөмдүү болгон дегидробензол (Г. Виттиг) деген ара-лык продукт пайда болот. Ал нуклеофилдер менен (маселен суу же аммиак) реакцияга кирип, акыркы продуктулар алынат:




Реакциялардын жогорудагыдай механизм менен жүрүшүн (аралык продукт катарында дегидробензолдун пайда болушун) төмөн дөгүдөй жолдор менен далилдөөгө болот:


а) Эгерде хлор бензолдун молекуласындагы тамгаланган көмүртектин атому менен ( $C^{14}$ ) байланышкан хлорбензолго суюк амиактагы натрийдин амидин таасир кылууда, амин тобу (-NH<sub>2</sub>) болжол менен тени тамгаланган, тени анын коншусундагы кадимки эле көмүртектин атому менен байланышкан бирикме алынат:




Реакциянын мындай жүрүшүнүн себеби — адегенде хлорбензолдун молекуласынан хлордуу суутек бөлүнүп чыгып, дегидробензол пайда болот:




Реакциянын экинчи баскычында аммиак дегидробензолдун тамгаланган көмүртек атомуна же анын коншусундагы суутеги жок көмүртектин атомуна кошулат:




б) Эгерде ядродогу галогендин эки о-абалындагы суутектин атомдорунун ордунда башка атомдордун топтору болсо (маселен -OCH<sub>3</sub>, жана -CH<sub>3</sub>), анда жогорудагыдай аминдөө реакциясы жүрбөйт, анткени галоген нуклеофилдик реагенттин таасири менен молекуладан галогендүү суутек түрүндө бөлүнүп чыкпайт:




в) Жогорку температурда щелочтордун жардамы менен п-хлортолуолду гидролиздең төң сандагы п-жана м-крезолдор алынат:



г) Эритмеде аралық продукт катарында пайда болгон дегидробензолду диен синтезинин жардамы менен да далилдеөгө болот. Маселен о-бромфторбензолго диенофил катарында фуран менен антрацендин катышуусунда, металл түрүндөгү литийди же магнийди таасир кылганда аддукт катарында 1,4-эндооксид-1,4-дигидронафталин менен триптицен алынат:



Ушул эле реакцияны диенофилдерди катыштырбай жүргүзгөндө, дегидробензол димерлөө жана тримерлөө реакцияларына кирип, дифенилен менен трифениленди пайда кылат:



(Антрацен жана фуран жөнүндө көп ядролуу арендер менен гетероцикльдүү бирикмелерди карагыла)


1	2	3	4	5
п- же 1,4-		-	117,0	1,001 (15°C)
Хлортолу- олдор	CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Cl	-34,0	159,0	1,0817
о- же 1,2-		-47,8	162,0	1,0722
м- же 1,3-		+7,5	162,0	1,070
п- же 1,4-				
Бромто- луолдор	CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> Br	-27,0	181,8	1,4220
о- же 1,2-		-39,8	183,7	1,4099
м- же 1,3-		+28,0	185,0	1,3898
п- же 1,4-				
Фтордуу бензил	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> F	-35,0	139,9	1,0228
Хлордуу бензил	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> Cl	-43,0	179,0	1,1026 (18°C)
Бромдуу бензил	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>2</sub> Br	-4,0	198,0	1,4380 (22°C)
бензилиден	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHF <sub>2</sub>	-	-	-
Хлордуу бензилиден	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHCl <sub>2</sub>	-16,0	207,0	1,2557 (14°C)
Бромдуу бензилиден	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CHBr <sub>2</sub>	-	140,0 (20 мм.Hg)	1,510 (15°C)
Бензотри- фторид	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CF <sub>3</sub>	-29,0	102,4	1,196 (14°C)
Бензотри- хлорид	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CCl <sub>3</sub>	-22,0	214,0	1,5573

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Галогендер ядро менен түздөн-түз байланышкан галогенаирлердин галоген атомдору “аз кыймылдуу” болуп, алар нуклеофилдик реагенттер менен катаал шарттарда гана орун алмашуу реакцияларына кирет. Галогендердин ядро менен байланышкан бышыктыгы иодарилден фторарилди көздөй жокорурайт.

Галогенаирлерге төмөндөгүдөй реакциялар мүнөздүү:

1) Галогендердин нуклеофилдик орун алмашуу реакциялары.

Галогенаирлердин галогендеринин нуклеофилдик реагенттерге инерттүүлүгү, галогендердин бош р электрондору ядронун π-байланыштарын көздөй жылышып, С-галогендердин аралыгынын кыскарылышы менен түшүндүрүлөт:




Галогенарилдер (фторарилдерден башкалары) металл түрүндөгү литий менен реакцияга кирип, таза металлорганикалык бирикмelerди пайда кылат. Маселен фениллитийдин алышы:




Металл түрүндөгү натрий менен галогенарилдерден диарил алынат (Вюрцтик-Фиттигдин реакциясы). Бирок, реакцияны натрийорганикалык бирикме пайда болгон баскычында токтотуп калуга да болот. Маселен:



Пайда болгон фенилнатрийдин экинчи молекула бромбензол менен реакцияга киришинен дифенил алынат:





Дифенил хлор-, бром- же иодбензолдун металл түрүндөгү жез менен реакцияга киришинен да пайда болот (Ф. Ульман):




3. Жогоруда көрсөтүлгөндөй ( $58-60$ -беттер), ядродогу галогендер биринчи тектеги орун алмашкан атомдорго тиешелүү болуп, экинчи орун алмашуучу электрофилдик реагенттерди ядронун ожана  $\text{p-}$  абалына багыттайт. Мындан реакцияларга галогендөө, алкилдөө, ацилдөө, нитрлөө жана сульфирлөө реакциялары тиешелүү. Бул реакциялардын көпчүлүгү катализаторлордун катышуусу менен жүрөт (реакциялары жана алардын механизмдери жогоруда арендердин химиялык касиеттеринде көлтирилген).

Галогендер ядронун капиталдарындагы радикалдарда жайланышкан галогенарендердин химиялык касиеттери майлар катарындагы галогендүү бирикмелерге окшош болуп, аларга негизинен нуклеофилдик орун алмашуу реакциялары мүнөздүү.

а) Галогендер ядронун капиталындагы  $\alpha$ - көмүртектин атомундагы галогенарендердин касиеттери аллилгалогенилдердикине окшош. Мындан молекулалардын галогендери башка атомдор жана атомдордун топтору менен нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларына (маселен гидролиз реакциясына) оной кирет. Маселен хлордуу бензилдин гидролиздинин бензил спирти алышат. Реакция  $S_N1$  механизми менен төмөндөгүдөй схемада жүрөт:



Реакциянын биринчи баскычында алынган карбкатион аллил катиону сыйктуу эле өтө туруктуу. Анын туруктуулугу  $\alpha$ -көмүртектин атомундагы оң заряд ошол гана көмүртектин атомунда болбостон ал ядродогу  $\pi$ -электрондорду көздөй жылышып, ядро да бир аз оң зарядга ээ болушу менен түшүндүрүлөт:




Натыйжада мындай катион тез пайда болуп, туруктуу келет. Демек, реакция экинчи реагенттин (нуклеофилдин) концентрациясы на көз каранды болбой, тез жүрөт.


б) Ядронун  $\alpha$ -көмүртек атомундагы галогендин саны көбейгөн сайын ал молекулалардын нуклеофилдик реагенттерге инерттүүлүгү жогорулат. Маселен хлордуу бензилиден ( $C_6H_5-CHCl_2$ ) ысытууда гана суу менен гидролиз реакциясына кирип, бензальдегидди пайда кылат:



Ал эми бензотрихлорид ( $C_6H_5-CCl_3$ ) жогорку температурда, күкүрт кислотасынын катышуусунда гана суу менен (1 моль) гидролиз реакциясына кирет. Реакциянын натыйжасында бензой кислотасынын хлорангидриди алынат:



Бул метод өнөр жай масштабында колдонулат. Эгерде реакциянын чейрөсүндө суунун саны көбүрөөк болсо, бензой кислотасы пайда болот:




Бензотрихлоридге үчтөрдүү сурьманы таасир кылуудан бензотрифторид алынат:




Бензотрифторид гидролиз реакциясына кирбейт.


в) Галогендер ядронун  $\beta$ - жана андан алыссы көмүртектердин атомдорунда жайланышкан галогенарендердин (моно-, ди- жана тригалогенарендердин) химиялык касиеттери майлар катарындағы галогендүү бирикмелердин химиялык касиеттеринен эч айырмаланбайт.




в) Жогоркудай эле кошуп алуу реакциясы (б) стирол менен галогендердин (хлор, бром) ортосунда жүрүп,  $\alpha$ ,  $\beta$ -дигалогенэтил-бензолду пайдалы кылат:



г) Стиролду бензоилдин гидропероксиди менен кычкылдан-дырганда анын  $\alpha$ -оксиди алынат:




Стиролго чеберчилик менен суюлтулган калийдин перманганатынын эритмесин таасир кылуудан эки атомдуу спирт (гликоль) пайдалы болот:






Ушундай эле продукт (гликоль) стиролду кумурasca кислотасынын катышуусунда суутектин пероксиди менен кычкылдандыруудан да алынат.

Катаалыраак шарттарда, маселен стиролго концентрацияланган калийдин перманганатын таасир кылганда ал бензой кислотасына чейин кычкылданат:



д) Стирол эркин радикалдардын же катализаторлордун катышуусунда (натрий амиди, щелочтуу металлдар, алкоголяттар ж.б.), же аны сактоодо өз алдынча эле полимерлөө реакциясына кирип, каттуу массаны (полистиролду) пайдалы кылат. Схема түрүндө стиролдун полимерлениши төмөндөгүдөй:





**АРЕНСУЛЬФОКИСЛОТАЛЫРЫН АЛУУ ЖАНА АЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИ.** Аренсульфокислоталар бензолго жана анын гомологдоруна түздөн-түз концентрацияланган же түтөгөн күкүрт кислотасын таасир кылуудан алынат (бензолго концентрацияланган күкүрт кислотасы менен түтөгөн күкүрт кислотасын таасир кылуудан бензолсульфокислотасынын алышы жана реакциялардын механизми жогоруда 48 - 49 -беттерде көлтирилген).

Реакциядан бөлүнүп чыккан суу күкүрт кислотасынын концентрациясын төмөндөтөт. Анын концентрациясы 65% ке жеткенде реакция токтооп калат. Ошондуктан күкүрт кислотасы толугу менен реакцияга кириши үчүн бензолдун санын азыраак алып, реакцияны жогорку температурада жүргүзүп, реакциядан пайда болгон сууну жана ашык бензолду чөйрөдөн кайра буулантып бөлүп алып туруу керек. Суудан бөлүнүп алынган бензол кайра реакциянын чөйрөсүнө кошулат.

Реакциянын натыйжасында пайда болгон бензолсульфокислотасы менен реакцияга кирбей калган күкүрт кислотасын бири-бинин төмөндөгүдөй жолдор менен бөлүп алууга болот:

1) Бензолсульфокислотасы менен күкүрт кислотасынын аралашмасына кайнатма туздун концентрацияланган эритмесин кошуудан сууда начар эрүүчү, кайнатма туздун эритмесинде такыр эрибеген бензолсульфокислотасынын натрий тuzu пайда болот. Натыйжада ал тузду чыпкалоо жолу менен бөлүп алып, ага туз кислотасын таасир кылуудан таза бензолсульфокислотасы алынат.


2) Аралашмага барийдин гидроксидинин эритмесин кошуудан күкүрт кислотасынын барий тузунун чөкмөсү пайда болуп, бензолсульфокислотасынын барий тuzu эритмеде калат. Сульфокислоталардын щелочтуу жер металлдарынан пайда болгон туздары сууда жакшы эрийт. Чыпкалоо менен күкүрт кислотасынын барий тузун бөлүп алып, фильтраттагы сууну толугу менен буулантып бөлүп чыгаргандан кийин газа бензолсульфокислотасы калат.

Бензолго салыштырганда анын гомологдору сульфиirlөө реакциясына женил кирет. Маселен толуолду сульфиirlөөдө 0- жана p-толуолсульфокислоталардын аралашмасы тез алынат жана продуктулардын чыгышы бир кыйла көп болот.


Сульфо топ экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топторуна тиешелүү болгондуктан экинчи сульфо топту ал ядронун мабалына багыттай жана реакция 220°C да жай жүрөт. Эки сульфо топ ядродогу электрондордун тыкыстыгын көп азайткандастын үчүнчү сульфо топту ядрого киргизүү өтө татаал. Үчүнчү сульфо топту ядрого киргизүү реакциясы 280°C да, өтө эле жай жүрөт.

Жогорку методдордон башка аренсульфокислоталар төмөнде-гүдөй жолдор менен алынат:



а) Кадимки температурада эле Фриделдин-Крафтстын катализаторунун катышусунда арендерге хлорсульфон кислотасын же күкүрт кислотасы менен хлорду тионилди таасир кылуудан:



б) Меркаптандарды (тиофенолдорду) азот кислотасы менен кычкылдандыруудан:



Өз учурунда тиофенолдор Гринъярдын реактивине күкүрттү таасир кылып, алынган продуктуну гидролиздөөдөн же арендердин сульфохлориддерин литийалюминийгидриди менен калыбына келтириүүдөн алынат:



**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Аренсульфокислоталар сууда жакшы эрүүчү, гидроскоптуу кристаллдар.

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Аренсульфокислоталары күкүрт кислотасы сыйктуу эле күчтүү кислоталар. Алар химиялык активдүү бирикмелерге тиешелүү. Аренсульфокислоталардын активдүүлүгүн галогеналкилдер менен салыштырууга болот. Демек, алардын жардамы менен арендердин көпчүлүк туундулары алынат.

- Аренсульфокислоталары химиялык реакцияларга үч түрдүү кирет:


1) Сульфо топтор реакцияга кирип, сульфокислоталардын туундулары алынат.

2) Сульфо топтор орун алмашуу реакцияларына кирип, арендерди жана алардын туундуларын пайда кылат.


3) Реакцияга бензолдун ядросу кирет.

I. Сульфо топторго тиешелүү реакциялар төмөнкүлөр:


а) Жегичтер менен реакцияга кирип, сульфокислоталардын туздарын пайда кылат:




б) Фосфордун хлориди (V) менен реакцияга киришинен сульфокислоталардын хлорангидриди алынат:



Бирок, көпчүлүк учурларда, практикада аренсульфохлориддер арендерге ашығы менен хлорсульфон кислотасын таасир кылуудан алынат:



в) Күчтүү калыбына келтиргичтер менен сульфо топтор тиофеңнодорго чейин калыбына келет. Калыбына келтиргичтер катарында литийалюминийгидриди же күкүрт кислотасындагы цинктин кырындылары колдонулат:




г) Аренсульфокислоталары спирттер менен реакцияга кирип, алардын татаал эфиrlерин пайда кылат:




II. Аренсульфокислоталардын сульфо топтору жогорку температурада төмөндөгүдөй нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет:

а) Суюлтулган туз кислотасынын чөйрөсүндө аренсульфокислоталарга 150-200°C да суунун буусун таасир кылуудан гидролиз реакциясы жүрүп, арендер жана күкүрт кислотасы алынат:




Кээ бир сульфокислоталар аларды суунун буусу менен эле буулантып айдоодо гидролиз реакциясына кирет. Десульфирлөө реакциясы көбүнчө препаративдик максаттар үчүн изомердик бирикмелерди бири-биринен бөлүп алууда колдонулат. Маселен ушул метод менен м-ксилолду о- жана п-ксилолдордан бөлүп алууга болот.

б) Сульфокислоталардын туздарын щелочтор менен балкытып эриттүүдөн феноляттар пайда болот:




Феноляттардын минералдык кислоталар менен реакцияга киришинен фенолдор алынат:



Бул метод өнөр жайларда фенолду алуунун бир жолу болуп

эсептелеет.


в) Аренсульфокислоталардын натрий туздарына амид натрийди кошуп ысытканда аренаминдер алынат:



г) Аренсульфокислоталардын туздарын цианиддер менен балкытып эритүүдөн нитрилдер пайдаланып болот:




Нитрилдерди кислотанын чөйрөсүндө гидролиздеөдөн ароматикалык кислоталар алынат:



Мындай карбон кислоталарды түздөн-түз эле аренсульфокислоталарынын туздарын кумурска кислотасынын туздары менен балкытып эритүүдөн да алууга болот:



д) Аренсульфокислоталардын натрий тузун натрийдин бисульфиidi менен ысытканда тиофенолдор алынат:




III. Аренсульфокислоталардын молекуласындагы бензолдун ядросунда бардык эле электрофилдик орун алмашуу реакциялары жүрөт. Сульфо тобу экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун тобуна тиешелүү болгондуктан, экинчи орун алмашуучу электрофилдерди (катализаторлордун катышуусунда жүргөн галогендөө, алкилдөө, ацилдөө, нитрлөө жана сульфирлөө реакциялары) ядронун м-абалына багыттайт (ядродо электрофилдик орун алмашуу реакциялары жогоруда 42 - 49, алардын м-абалда орун алмашуу реакцияларынын механизми - 60 - 62 -беттерде көлтирилген).

**АРЕНСУЛЬФОКИСЛОТАРЫНЫН ТУУНДУЛАРЫ.** Аренсульфокислоталарынын туундуларына алардын туздары, хлорангидриддери, татаал эфирлери, амиддери ж.б.лар тиешелүү.

Бензолдун сульфонат натриий, жогоруда айтылгандай, өнөр жайларда фенолду алууда колдонулат жана арендердин натрий сульфонат топтору боёк заттардын составына кошуулуп, алардын (боектордун) сууда эришин жогорулатат.


Аренсульфокислоталарынын хлорангидриддери негизинен сульфокислоталардын башка туундуларын алууда аралык продукт катарында колдонулат. Маселен бензолсульфохлоридге аммиакты таасир кылуудан сульфокислотанын амиди алынат:





Сульфокислоталардын амиддери щелочтордо жакшы эрүүчү, нейтралдуу, түссүз кристалл түрүндөгү заттар. Алар хлор менен реакцияга кирип, амин тобундагы бир жана эки суутектин атомдору хлор менен орун алмашып, хлораминдер деген заттар алынат. Маселен бензолсульфокислотасынын амидинен хлорамин Б жана дихлорамин Б ( $C_6H_5 - SO_2 - NHCl$ ,  $C_6H_5 - SO_2 - NCl_2$ ), ал эми п-толуолсульфокислотасынын амидинен хлорамин Т жана дихлорамин Т ( $p - CH_3 - C_6H_4 - SO_2 - NHCl$ ,  $p - CH_3 - C_6H_4 - SO_2 - NCl_2$ ) пайда болот. Булар дезинфицирлөөчү заттар катарында колдонулат, анткени алар гидролиз реакциясына киргенде баштапкы сульфамилдерди жана хлорсымак кислотасын ( $HOCl$ ) пайда кылат.

Аренсульфамилдер карбон кислоталарынын амиддерине салыштырганда гидролиз реакциясына жай кирет. Сульфамилдердин кээ бирлери медицинада химиятерапияда колдонулат.


Сульфокислоталардын хлорангидриддери натрийдин жегичинин катышуусунда спирттер менен реакцияга кирип, татаал эфирлерди пайда кылат:




Аренсульфокислоталардын татаал эфирлери органикалык синтездерде спирттерди, фенолдорду, карбон кислоталарын жана аминдерди алкилдөөдө колдонулат:




Сульфокислоталардын хлорангидриддери алюминийдин хлоридинин катышуусунда (катализатор) арендер менен реакцияга кирип, аренсульфондорду пайда кылат (Фриделдин-Крафтстын реакцияларына окшош):




Аренсульфондор, арендерди сульфирлөөдө чөйрөдө арендердин саны көбүрөөк болсо аренсульфокислоталар менен катар жардамчы продуктулар катарында пайда болот:



Аренсульфондор химиялык реагенттерге өтө инерттүү жана жогорку температурага чыдамдуу бирикмелер. Алар күчтүү калыбына келтиргичтер менен сульфиддерге чейин калыбына келет:



Аренсульфиддер негизинен арендерге Льюистин кислоталарынын катышуусунда күкүрттүн галогениддерин таасир қылуудан алынат:



Дифенилсульфид күчтүү қычкылдандыргычтар менен ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ) эки баскычта: адегендө белгилүү сандагы қычкылдандыргычтар менен дифенилсульфоксидге  $[(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{S} - \text{O}]$ , андан ары қычкылдандыргычтар көбүрөөк болсо, дифенилсульфонго чейин қычкылданат.


Аренсульфокислоталардын практикада эң негиздүүлөрү төмөнкүлөр:

**БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТАСЫ** — бензолду концентрацияланган күкүрт кислотасы менен  $80^\circ\text{C}$  да сульфиirlөөдөн алынат. Суусуз таза бензолсульфокислотасы  $65^\circ\text{C}$  да, анын дигидраты  $44^\circ\text{C}$  да балкып эрийт.

Бензолсульфокислотасы күчтүү кислота болгондуктан этерификация жана дегидратация реакцияларына катализатор катарында колдонулат.

**ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТАЛАРЫ.** Толуолду концентрацияланган күкүрт кислотасы менен сульфиirlөөдөн о-толуолсульфокислотасы менен п-толуолсульфокислотасынын аралашмасы алынат. Реакцияны  $100^\circ\text{C}$  дан төмөнкү температурада жүргүзгөндө о-изомери көбүрөөк алынса,  $100^\circ\text{C}$  дан жогорку температурада п-изомери көбүрөөк пайда болот.


о-Толуолсульфокислотасы с а х а р и н д и (о-бензойсульфокислотасынын имиди) синтездөөдөгү баштапкы продукт болуп эсептелет. Синтез төмөнкүдей схемада жүрөт:




Сахарин сууда дээрлик эрибей турган,  $244^\circ\text{C}$  да балкып эрүүчү кристалл. Ал сахарозадан [тростник (камыш) кантынан]  $\sim 500$  эсэ таттуу. Анын сууда эрүүчү натрий тuzu айрым бир заттардын даамынын таттуулугун жогорулатуу үчүн алардын составына кошуу-

лат.

п-Толуолсульфокислотасы толуолду сульфиirlөөдөн башка п-толуолсульфохлоридди (тозилхлоридди) гидролиздөөдөн да алынат. Ал этерификация жана дегидрирлөө реакцияларына катализатор болуп эсептелет. Тозилхлорид( $\text{CH}_3 - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{SO}_2\text{Cl}$ ) айрым бир заттарга тозил топторун киргизүүдө колдонулат. Маселен щелочтордун катышуусунда спирттерге тозилхлоридди таасир қылуудан алкил-п-толуолсульфонаттар алынат:



Тозилаттар түссүз кристаллдар. Метил-п-толуолсульфонат  $28^\circ\text{C}$  да, ал эми этил-п-толуолсульфонат  $32^\circ\text{C}$  да балкып эрийт. Тозилаттар эн жакшы алкилдөөчү реагенттер. Алардын жардамы менен жөнөкөй эфирлерди, нитрилдерди, тиолдорду жана сульфиддерди синтездөөгө болот:




## V БӨЛҮМ

### АРОМАТИКАЛЫК ОКСИБИРИКМЕЛЕР ЖЕ ОКСИАРЕНДЕР


Арендердин жана анын гомологорунун суутек атомдору гидроксид топтору менен орун алмашкан бирикмелер о к с и а р е н-д е р деп аталат. Алар молекуладагы гидроксид топторунун санына жараша бир, эки, уч жана көп атомдуу оксиарендерге, гидроксид топторунун молекулада жайланышкан абалдарына жараша аренолдорго жана арилалканолдорго бөлүнөт. Эгерде гидроксид тобу ядро менен түздөн-түз байланышып турса аренолдор, гидроксид тобу ядронун капиталдарындагы радикалдарга жайланышса арилалканолдор деп аталат.

## А.АРЕНОЛДОР ЖЕ ФЕНОЛДОР


Аренолдорго көпчүлүк учурларда тривиалдык аттар колдонулат. Кээде алардын аттары арендердин алдына “гидрокси” мүчөсүн кошуу менен аталат. Маселен, төмөнкү бирикмелердин аттары:




фенол  
(гидроксибензол)



о-, м- жана п-  
крезолдор (гидрокси-  
толуолдор)



пиракатехин



флороглюцин  
(1,2,3-тригидрокси-  
бензол)


Демек, аренолдордун эң жөнөкөйү болгон гидроксибензол жөн эле фенол, ал эми жалпы эле гидроксид тобу ядро менен түздөн-түз байланышкан аренолдор фенолдор деп аталат.


Төмөндө бир атомдуу фенолдордун жана алардын айрым бир туундуларынын алыныштары менен касиеттери каралган.

**ФЕНОЛДОРДУН АЛЫНЫШЫ.** Фенол жана анын жөнөкөй гомологдору негизинен таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон (таш көмүрдү кокстоодон) пайда болгон чайырлардан жана чайырлардын алдындағы суудан бөлүнүп алынат. Бирок, бул метод менен алынган фенолдор өнөр жайларды толук жабдый албайт. Ошондуктан өнөр жайларды фенол жана анын гомологдору менен толук камсыз кылуу үчүн аларды алуунун синтетикалык жолдору да бар. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:

а) Сульфокислоталардын туздарын щелочтор менен балкытып эритүүдөн феноляттар, аларга минералдык кислоталарды таасир кылуудан фенолдор алынат (реакциясын  $\delta^1$  -беттен карагыла).

б) Кумолдун же экинчилик бутилбензолдун гидропероксидин кислотанын чөйрөсүндө ажыратуудан фенол алынат. Кумолдун пероксидинин ажырашынан фенол менен катар өнөр жайлардагы маанилүү продуктулардын бири болгон ацетон да алынат. Реакциянын схемасы:







Жогорку эки метод тен фенолду өнөр жайларда алууда кенири колдонулат.

в) Арилгалогенидерди щелочтордун катышуусунда гидролиздөөдөн фенолдор алынат (72-бет).

г) Карбон кислоталарын кычкылдандыруу – декарбоксилдөөдөн фенол алынат. Реакция 200-300°C да, катализатор катарында жездин (II) туздарынын катышуусунда жүрөт:




д) Катализатор катарында кээ бир металлдардын туздарын колдонууда [маселен, Fe (II), Cu (II), Ti (III)] бензолду суутектин пероксида менен кычкылдандыруудан фенолду алууга болот:




Реакциядан продуктунун чыгышы анчайин көп болбайт.

е) Диазоарендерди суу менен кайнатуудан фенолдор алынат. Бул процесс фенолдун өзүн эмес анын гомологорун, маселен крезолдорду синтездөөдө көбүрөөк колдонулат:



(Диазоарендер жөнүндө VIII бөлүмдөн карагыла).

Бул методдон тышкary фенолдун гомологору бензолдун сульфо жана галогендүү туундуларынан да алынат (жогорудагы а жана в методдорун карагыла). Бирок, фенолдун гомологорун көпчүлүк учурларда фенолдун өзүн алкилдөөдөн алуу ынгайлуу. Маселен:



**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Фенол жана анын гомологору мүнөздүү “карболдук жыты” бар кристаллдар. Кээ бир гомологору, маселен м-крезол түссүз суюктук. Фенолдорду сактоодо, алар агадагы кычкылтек менен кычкылданып, өндөрү күнүрттөнөт. Ацикльдүү спирттерге салыштырганда фенолдун уюлдуудугу алда канча жогору болгондуктан молекулалардын ортосунда күчтүү-

рөөк суутектик байланышты пайда кылат, натыйжада алар молекулада бирдей сандагы көмүртектин атомдору бар спирттерден жогору температурада кайнайт жана уюлдуу эриткичтерде жакшы эрийт.


100 г сууда 9 г фенол эрийт, ал эми анын гомологдору практика жүзүндө сууда эрибейт.

Айрым бир практикада маанилүү фенолдордун физикалык касиеттери 6-таблицада келтирилген.

6-таблица

Аттары	Формуласы	Балкып эрүү температурасы, °C	Кайнво температурасы, °C	Тыгыздыгы d <sub>4</sub> <sup>20</sup>
Фенол		43,0	181,0	1,072
о-Крезол		30,0	191,5	1,0465
м-Крезол		11,0	201,0	1,034
п-Крезол		36,0	202,5	1,035


**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Фенолдор суудан, айрыкча спирттерден күчтүү, бирок көмүр кислотасынан жана карбон кислоталарынан начар кислоталар. Маселен суунун диссоциация константасы  $1,8 \cdot 10^{-16}$  га барабар болсо, фенолдуку  $1,3 \cdot 10^{-10}$  го, көмүр кислотасыныкы  $4,9 \cdot 10^{-7}$  ге, уксус кислотасыныкы  $1,8 \cdot 10^{-5}$  ке барабар. Демек, фенолдор кислоталарга тиешелүү болуп (ушул себептен фенолдун өзү карбол кислотасы деп да аталат), щелочтуу металлдардын гидроксидинин суудагы эритмеси менен реакцияга кирип, феноляттарды пайда кылат. Бирок, фенолдор начар кислоталык касиетке ээ болгондуктан щелочтуу металлдардын бикарбонатынан көмүртектин кош оксидин сүрүп чыгара албайт, тескерисинче көмүр кислотасы феноляттардын эритмесинен фенолду бөлүп чыгарат:



Фенол сууда начар эриссе, анын туздары (феноляттары) сууда жакшы эрип, органикалык эриткичтерде эрибейт. Фенолдордун жана алардын туздарынын мындай касиеттери аларга анализ жа-

соодо жана аларды башка аралашмалардан бөлүп алууда колдо- нулат.




Спирттерге салыштырганда фенолдордун күчтүү кислоталарга тиешелүүлүгү — фенолят-аниондордун заряды спирттердин алкоголят-аниондорунун заряды сыйктуу бир атомдо топтолбостон бүт фенолятка төмөндөгүдөй делокализацияланышы менен түшүн- дүрүлөт:





Темирдин (III) феноляттары комплекс мүнөздө болуп, фенол менен темирдин (III) хлоридинин эритмеси ачык кызгылт көк, кре- зольдордуку көгүш түстө болот, б.а. үч валенттүү темирдин иону фенолдорго сапаттык реагент болуп эсептелет.


Фенолдун гидроксид тобуна мындан башка (феноляттарды же түздарды пайда кылуусунан башка) төмөндөгүдөй реакциялар мү- нөздүү:

а) Фенолдорго щелочтордун катышуусунда галогеналкилдерди, алкилсульфаттарды, сульфокислоталардын эфиirlерин таасир кылуудан фенолдордун гидроксид тобунун суутек атому углеводороддордун радикалдары менен орун алмашып, жөнөкөй эфиirlер пайда болот. Ушундай эле продуктулар феноляттар менен галогеналкилдерден, айрыкча порошок түрүндөгү жездин катышуусунда оной алынат (А. Вильямсон). Жөнөкөй эфиirlерди, фенолдорду диазометан менен алкилдөөдөн да алууга болот:






б) Фенолдордун этилендин оксиди менен конденсацияланышынан полиэтиленгликолдун фенил эфирлери пайда болот:





Мындай эфирлер жуугуч заттарга тиешелүү. Маселен октилфенолдун полиэтилен эфирлери ОП-7, ОП-10 деген аттар менен белгилүү болуп ( $C_8H_{17} - C_6H_4 - O - CH_2 - CH_2 - (O - CH_2 - CH_2)_n - OH$ ), өнөр жайларда кездемелерди тазалоодо колдонулат (маркалардагы П-тамгасы бирикмелердеги этиленгликолдун санын көрсөтөт. Маселен ОП-7 де  $\Pi = 7$ , ОП-10 до  $\Pi = 10$ ).


в) Фенолдор спирттерден айырмаланып, күкүрт кислотасынын катышуусунда карбон кислоталары менен ацилдөө реакциясына өтө эле жай кирип, практика жүзүндө татаал эфирлер алынбайт. Ошондуктан фенолдордун татаал эфирлери фенолдорду же андан да онойураак феноляттарды кислоталардын ангидриддери же галогенадгидриддери менен ацилдөөдөн алышат:




г) Фенолдордун гидроксид тобу галогендер менен өтө кыйынчылыкта орун алмашат. Фосфордун хлоридин (III) фенолдорго таасир кылганда негизинен фосфордуу кислотанын эфирлери, аз санда хлорарендер алышат:



Ал эми фосфордун хлориди (V) фенолдор менен реакцияга киргендө негизинен трифенилfosфат пайда болуп, хлорарендер өтө эле аз санда алышат:



Эгерде фенолдордун гидроксид тобунун о- жана п-абалдарында электрондук булуттарды өзүн көздөй тарткан атомдордун топтору болсо (маселен нитро топтор), гидроксид тобу галогендер менен оцой орун алмашат:




пикрин кислотасы


д) Цинктин чаңын кошуп, фенолдорду буулантып айдөодо арендер алынат:




е) Фенолдор хром кислотасы менен кычкылдануу реакциясына кирип, хинондорду пайда кылат. Маселен фенолдон п-бензохинон алынат:




Айрым учурларда фенолдордун кычкылданышынан эркин түрдө феноксил радикалы пайда болот:




Бул радикал андан ары димерлөө реакциясына кирип, дигидрокси-дифенилге айланып кетет:




Эгерде эркин радикалдардын о- жана п-абалдарында көлөмдүү алкил топтору болсо, ал топтор радикалдардын димерленишине тоскоолдуу кылып, феноксил радикалдары эркин түрдө бөлүнүп алынат. Маселен кристалл түрүндөгү 4-метил-2, 6-ди-үчүн.-бутил-фенолдун эркин радикалы (ионол) бөлүнүп алынган:



Ал эми 2,4,6-три- үчүн.-бутилфенолду бензолдун эритмесинде коргошундун кош оксиdi менен кычкылдандыруудан эритмеде көк түстөгү түрүктүү 2,4,6-три-үчүн.-бутилфеноксил радикалы пайда болот:




Эгерде жогорудагыдай эркин радикалдардын ядросундагы ал-кил топторунун көлөмдөрү анчейин чон болбосо, алардын бир бөлүгү қычкылданып, экинчи бөлүгү калыбына келет:




Фенолдордун бензол ядросу электрофилдүү реагенттер менен бензолго, толуолго, кислоталарга караганда төмөндөгүдөй орун алмашуу реакцияларына оной кирет:

а) Фенолдордун ядросундагы электрофилдик орун алмашуу реакцияларынын эң жөнөкөйү болуп, катализаторсуз эле жүргөн галогендөө (хлорирлөө же бромирлөө) реакциялары эсептелет. Реакциянын шартына жараша моно-, ди-, три- жана полигалогендүү фенолдорду алууга болот. Маселен төмөнкү температурада, фенолдорго уюлсуз же аз уюлдуу эриткичтердин чөйрөсүндө бромду таасир кылуудан о- жана п-бромуфенолдордун аралашмасы алынат. п-Изомери көбүрөөк пайда болот:




Реакцияны 30°C да жүргүзгөндө 80% чыгыш менен о-, п-д brombenzol алынат:




Фенолдорго уюлдуу эриткичтердин чөйрөсүндө галогендерди (хлорду же бромду) таасир кылганда ядронун о- жана п-көмүртектек атомдорундагы бардык суутектер галогендер менен орун алмашат. Маселен фенолго бром суусун таасир кылуудан 2,4,6-трибромфе-


нол алынат:




Эгерде реакциянын чөйрөсүндө бром суусу ашыгы менен болсо, реакция андан ары жүрүп, суда эрибеген 2,4,4,6-тетрабромциклогексадиен - 2,5-он пайда болот:



Реакциянын мындај жүрүшүнөн уюлдуу эриткичтердин чөйрөсүндө фенолдун молекуласы протонго жана фенолят-ионго диссоциацияланат:



Андан ары фенолят-ион менен бромдун ортосунда реакция төмөндөгүдөй схемада жүрүп, акыркы продукт алышат:




Фенолдорго иодду түздөн-түз таасир кылуудан иодфенолдор алынбайт. Кычкылдандыргычтардын катышуусунда гана (47-бетти карагыла) фенол иод менен электрофилдик орун алмашуу реакциясына кирип, о- жана п-иодфенолдор пайда болот.


Галогенфенолдор суюк же катуу заттар. Алардын жыты начар болот. Галогендер молекуладагы гидроксид топтун о- жана п-абадарында болсо, галогенфенолдордун кислоталык касиеттери жогорулап, алар туздарды таза фенолдордон оной пайда кылат.

Галогенфенолдор негизинен көп атомдуу фенолдорду алууда аралык продуктулар катарында колдонулса, кээ бирлери жана алардын туундулары антисептик заттарга жана гербециддерге тиешелүү. Маселен пентахлорфенолдун майлардагы эритмеси, трибромфенолдун висмут тузу, пентахлорфенолдун натрий тузу антисептиктөр, 2,4-дихлорфеноксикус кислотасынын натрий тузу 2,4-ДУ деген ол менен гербецид катарында практикада кенири колдонулат.


2,4-ДУ натрийдин 2,4-дихлорфеноляты менен хлоруксус кислотасынын натрий тузунан алынат:




б) Фенолдорду концентрацияланган жана суюлтулган азот кислоталары менен нитрлөөгө болот. Маселен фенолго концентрацияланган азот кислотасын таасир кылуудан 2,4,6-тринитрофенол (пикрин кислотасы) алынат. Реакция фенолдун кычкылдануусы менен кошо жүрөт:




Суюлтулган азот кислотасын фенолго таасир кылуудан о- жана п-нитрофенолдордун аралашмасы алынат. Реакциянын натыйжасында о-изомери көбүрөөк пайда болот:



Бул изомерлерди бири-биринен бөлүп алуу анчейин кыйын эмес, о-изомери суунун буусу менен кошо бууланып учуп чыгат, анткени о-нитрофенол бир эле молекулалын ичинде, калган нитрофенолдор (маселен, п-нитрофенол) молекулалардын арасында сууттекик байланыштарды пайда кылат:




в) Фенолдор концентрацияланган күкүрт кислотасы менен сульфиirlөө реакциясына оной кирип, о- жана п-фенолсульфокислоталарынын аралашмасын пайда кылат. Алынган о- жана п-изомерлеринин саны реакциянын температурасына көз каранды. Маселен реакцияны кадимки температурада ( $20^{\circ}\text{C}$  да) жүргүзгөндө, болжол менен бирдей сандагы о- жана п-изомерлери алышат:




Реакцияны  $100^{\circ}\text{C}$  да жүргүзүүдө негизинен (~90 %) п-изомери жана бир аз санда (~10%) о-изомери алышат. Реакциянын мындай жүрүш себеби — төмөнкү температурада ( $20^{\circ}\text{C}$  да) о- жана п-изомеринин пайда болуу ылдамдыктары болжол менен бирдей. Реакцияны  $100^{\circ}\text{C}$  да жүргүзгөндө кайталанма реакциянын ылдамдыгы жогору болот. Фенолсульфокислоталардын о-изомеринен п-изомери туруктуу болгондуктан жогорку температурада ( $100^{\circ}\text{C}$  да) негизинен туруктуу изомери көбүрөөк пайда болот.

г) Фенол азоттуу кислотанын суудагы эритмеси же  $7\text{-}8^{\circ}\text{C}$  да күкүрт кислотасынын катышуусунда натрийдин нитрити менен реакцияга кирип, п-нитрозофенолду пайда кылат, б.а. фенол начар электрофил болгон нитрозо-ион ( $\text{NO}$ ) менен реакцияга кирген бирден-бир реагент болуп эсептелет:




Ядродогу нитрозо топ нитро топко чейин оной кычкылданып, п-нитрофенолду пайда кылат. п-Нитрозофенол п-бензохинондуң

монооксиди менен таутомерияда болот:




д) Катализатор катарында протондуу кислоталардын ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HF}$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) жана Льюистин кислоталарынын ( $\text{BF}_3$ ) катышуусунда алкендерди жана алканолдорду фенолдорго таасир кылуудан молекуланын ядросунда алкилдөө реакциялары жүрүп, алкилфенолдор [маселен фенолду алкилдөөдөн реакциянын шартына жараша 2- жана 4-алкилфенолдордун аралашмасы (87 -бет) же 2,4-диалкилфенол, же 2,4,6-триалкилфенол] пайда болот. Реакциянын механизми бензолду алкилдөөгө окшош (44 -беттен карагыла), бирок бензолго салыштырганда фенолдун молекуласында реакция бир кийла ылдам жүрөт.


е) Фенолдорго Льюистин кислоталарынын (маселен Фридэлдин-Крафтстын каталлизаторунун) катышуусунда кислоталардын ангидрииддерин же хлорангидрииддерин таасир кылуудан ядронун о- жана п-абалдарында алкилдөө реакциясы жүрүп, кетондордун (о- жана п-ацилфенолдордун) аралашмасы алынат:



Бирок бул метод о- жана п-ацилфенолдорду алууда практика жүзүндө колдонулбайт, анткени фенол менен алюминийдин хлоридин ортосунда төмөндөгүдөй реакция жүрүп, негизинен алюминийдин феноляты пайда болуп, ацилфенолдордун чыгышы анчейин көп болбойт:




Практикада о- жана п-ацилфенолдор фенолдордун татаал эфирлерин (90 -беттен карагыла) уюлсуз эриткичтердин чөйрөсүндө алюминийдин хлориди менен ысытуудан алынат (Фристин кайра топтоштуруусу):




Фристин кайра топтоштуруусунда ацил катион ( $\text{RCO}^+$ ) молекуладан адегенде эркин түрүндө бөлүнүп чыгып, андан ары ядродогу -OH топтун о- жана п-абалында кадимки эле Фриделдин-Крафтстын ацилдөө реакциясы жүрүшү мүмкүн (46 - беттен карагыла).


Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча ацилдөө реакцияларынын бири-фенолго фтал ангидридин (фтал ангидриди жөнүндө эки негиздүү арен кислоталарынын туундуларын карагыла) таасир кылуу эсептелет. Реакциянын натыйжасында химияда индикатор катарында колдонуулуучу фенолфталеин алышат:



Фенолфталеин суда эрибеген, спиртте жакшы эрүүчү түссүз кристалл. Ал щелочтордун чөйрөсүндө өнүн кызыл (суюлтулган эритмеде кызгылт) түскө өзгөртөт:




ж) Фенолдун тузуна (фенолятка) басымдын астында (4-7 атм.), жогорку температурада ( $120\text{-}125^\circ\text{C}$ ) көмүртектин кош оксидин таасир кылуудан ядродогу о- көмүртектин атомундагы суутектин атому карбоксил (-COOH) тобу менен орун алмашып, о-оксибензой кислотасынын тузу, аны кислотанын чөйрөсүндө гидролиздөөдөн салицил кислотасы (о-оксибензой кислотасы) алышат (Кольбенин реакциясы). Реакция күчтүү нуклеофилдик касиетке ээ болгон феноксид-иод менен начар электрофил  $\text{CO}_2$  ортосунда төмөн дөгүдөй схемада жүрөт:




Кольбенин реакциясында салицил кислотасы менен катар бир аз санда п-оксибензой кислотасы да пайда болот. Аларды бири-биринен белүп алуу анчейин кыйын эмес, анткени салицил кислотасы суунун буусу менен ондой бууланып учуп чыгат.

3) К. Реймер менен Ф. Тиман фенолго хлороформду таасир кылудан (щелочтордун суудагы эритмесинин катышуусунда) салицил альдегидин (о-оксибензой альдегидин) синтездешкен:




Бул реакция Реймердин - Тимандын реакциясы деген ат менен белгилүү. Реакциянын механизми:


1) Хлороформ щелочтордун чөйрөсүндө ажырап, көмүртектин атомунда алты электрону бар дихлоркарбенди пайда кылат:



2) Фенол щелочтордун чөйрөсүндө фенолятка айланат, натый-жада феноксид-ион менен дихлоркарбендин ортосунда төмөндө-гүдөй электрофилдик кошуп алуу реакциясы жүрөт:




3) Пайда болгон о-оксибензилиден щелочтурчун чөйрөсүндө гидролиз реакциясына кирип, акыркы продукт алынат:




Чындығында, жогорку процесстер башынан аяғына чейин үзгүлтүксүз эле жүрөт.

и) Катализатор катарында кислоталарды жана щелочторду колдонууда фенол менен формальдегиддин ортосунда фенолдун -OH тобунун орто- жана пара-абалдарында оксиметилдөө реакциясы жүрүп, 2-оксиметилфенол (салицил спирти) менен 4-оксиметилфенолдун аралашмасы пайда болот:





Реакциянын механизми төмөндөгүдөй (маселен салицил спиртиниң алышынышы):

1) Катализатор катарында кислоталарды колдонууда адегенде формальдегид протонду кошуп алып, оксиметилен катионду ( $\text{CH}_2^+ \text{OH}$ ) пайда кылып, андан ары катион фенолдун молекуласына электрофил катарында кошулуп, реакциянын аяғында салицил спирти алышат:




2) Щелочторду катализатор катарында колдонууда фенолдон адегенде күчтүү нуклеофил болгон фенооксид-ион пайда болуп, ал ионго формальдегиддин молекуласы электрофил катарында кошуп, реакциянын акырында салицил спирти алышат:







Эгерде реакциянын чөйрөсүндө формальдегид көбүрөөк болсо, төмөндөгүдөй схемада ди- жана триоксиметилфенолдор да пайда болот:



Реакциянын биринчи баскычында пайда болгон оксиметилфенолдун фенол менен конденсация реакциясына киришинен диоксифенилметан алынат:




Бул реакция фенолформальдегид чайырын алуунун негизи болуп эсептелет, б.а. пайда болгон диоксидифенилметан андан ары дагы бир молекула формальдегид, ал дагы бир молекула фенол менен реакцияга кирип (реакциялар андан ары уланып), төмөндөгүдөй түзүлүштөгү полимер алынат:



Мындай түз сызыктуу полимер резол деп аталып, аны ысытканда балкып эрип, кайра муздаткандан кийин экинчи жолу балкып эрибegen тармакташкан тор сыяктуу полимерди пайда кылат. Резолдун бул касиети практикада колдонулат, б.а. аны балкытып эриткенден кийин калыпка куюудан электротехникада, үй тиричиликтеринде ж.б. тармактарда (электр тогун жана жылуулукту эн начар өткөрүүчү полимер болгондуктан) колдонулуучу (маселен ар түрдүү изоляторлор, телефон аппараттары, кастрюлдардын сабы ж.б. лар) буюмдар жасалат.


Тармакташкан тор сыйктуу фенолформальдегид чайыры ре-  
зит же бакелит деген ат менен белгилүү. Резит эл  
чарбасында колдонулуп келе жаткан эң эски пластмассалардын  
бири.

Резиттин алышынын схема түрүндө төмөндөгүдөй элестетүүгө  
болот:



к) Катализатордун катышуусунда фенолду  $150^{\circ}\text{C}$  да гидрир-  
лөөдөн циклогексанол алышат ( $30$ -бетти карагыла).

л) Кислотанын чейрөсүндө фенол майлар катарындағы кетон-  
дор менен (маселен ацетон менен) реакцияга кирип, ди- п-оксифе-  
нилолалкандарды (ацетон менен  $4,4'$ -дигидроксидифенилпропан-  
ды) пайдалы болады:



Бул бирикменин гидроксид топторунун эки негиздүү арен кисло-  
таларынын галогенандириддері (маселен терефтал кислотасынын)  
менен этерификация реакциясына киришинен жогорку тем-  
пературага чыдамдуу пластмассалар алышат.

Бир атомдуу фенолдордун практикада эң негиздүүлөрү төмөн-  
кулөр.


**ФЕНОЛ** (оксибензол) — кадимки шартта мүнөздүү жыты бар,

спиртте жана эфирде жакшы эрүүчү, ийне сыйктуу кристалл түрүндөгү зат. Суу менен 16°C да балкып эрүүчү гидратты пайда кылат. Фенолдун 5% түү судагы эритмеси карбол кислотасы деген ат менен медицинада дезинфекциялоочу зат катарында колдонулат.


Фенол негизинен пластмассаларды (фенолформальдегид чайрын) алууда жана да дары-дармек, боёк, жарылгыч заттарды, синтетикалык булаларды синтездөөдө колдонулат. Маселен дары-дармек заттарга салицил кислотасы жана аның туундулары, боёк заттарга азобирикмелер (VI жана VIII бөлүмдөрдү карагыла), жарылгыч заттарга пикрин кислотасы тиешелүү. Синтетикалык булалар фенолду гидрирлөөдөн пайда болгон циклогексанолдон алынат.

**о-, м-, п-КРЕЗОЛДОР** (метилфенолдор) — негизинен таш көмүрдүн чайрынан алынат. о-Крезолду калган изомерлеринен кайра буулантып айдоодон, ал эми м- жана п-крезолдорду бири-биринен химиялык жолдор менен бөлүп алууга болот. Крезолдордон пластмассалар, боёктөр жана дезинфекциялоочу заттар алынат. Крезолдордун самындуу судагы эмульсия түрүндөгү эритмеси лизол же креолин деген ат менен малдарды дарылоодо колдонулат.

**ТИМОЛ** (3-окси-4-изопропилтолуол) — кадимки шартта 51°C да балкып эрип, 232°C да кайноочу кристалл. Ал көп сандаган эфир майларынын составында кезигет жана м-крезолду күкүрт кислотасынын катышуусунда изопропил спирти менен алкилдөөдөн алынат:




**КАРВАКРОЛ** (2-окси-4-изопропилтолуол) — тимолдун изомери; жаратылышта эфир майларынын составында кезигет. Ал иодду камфорага таасир кылуудан алынат. Иоддун таасири менен камфоранын молекуласында дегидрирлөө реакциясы жүрөт:




**ФЕНОЛДОРДУН ЖӨНӨКӨЙ ЭФИРЛЕРИ.** Фенолдордун жөнөкөй алкил эфирилеринин алынышы жогоруда 89 -бетте көлтирилген. Алардын арен ядролору ар түрдүү электрофилдик реагенттер менен арендерден оңой, бирок эркин турган фенолдордон кыйынчылыкта орун алмашуу реакцияларына (маселен галогендөө, нитрлөө, ацилдөө ж.б.) киред.

Алкилфенил эфирилерине күкүрт кислотасын, алюминийдин хлоридин же бордун фторидин таасир кылууда, алкил радикалдары ядронун о- жана п-абалдарына жылышат (молекуланын ичинде кайра топтоштуруу жүрөт). Маселен:




Мындай реакция үчүнчүлүк спирттердин эфирилеринде өтө эле оңой (катализаторсуз 200-250°C га чейин ысытууда), биринчилик спирттердин эфирилеринде кыйынчылыкта жүрөт. Бирок бензил спиртинин ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-OH}$ ) эфирилеринде бензил радикалы ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{-}\cdot$ ) ядрого тез эле жылышат.


Бул реакциялар (маселен экинч. бутилфенил эфириnde кайра топтоштуруу) молекулалар менен иондордун ортосунда төмөнде-гүдөй механизм менен жүрөт (М.Дьюар):




Мындан аркы реакциянын механизми Фриделдин-Крафтстын арендерди алкилдөө реакциясынын механизмине окшош:




Фенилаллил эфири 200°C да катализаторсуз эле кайра топтоштуруу реакциясына кирип, 2-аллилфенолду пайдала кылат (Л.Клайзендин кайра топтоштуруусу):




Клайзендин кайра топтоштуруусу башка аллил эфирлеринде да жүрүп, аллил топтору ядронун о-абалына, эгерде о-абалында сууткен башка атом же атомдордун топтору болсо, п-абалына жылышат:




Клайзендин кайра топтоштуруу реакциясынын механизми, циклдүү өтмө абалды пайда кылуу менен бир эле молекуланын ичинде төмөндөгүдөй болот:




Аллил эфиринин ядросундагы о-абалы бош эмес болгондо ядронун п-абалына кайра топтоштуруу реакциясынын механизми схема түрүндө төмөндөгүдөй:




Айрым бир май берүүчү өсүмдүктөрдүн составында суунун буусу менен бөлүнүп чыгуучу фенолдордун жөнөкөй эфирлери белгилүү. Мындай эфирлердин арен ядролорунда каныкпаган углеводороддордун радикалдары болот. Алардын эң негиздүүлөрү анетол менен эстрогол:



Экөө тен аниш майынан бөлүнүп алынат. Буларды синтетикалык жолдор менен да алууга болот, маселен:




Эстроголду щелочтордун чөйрөсүндө ысытканда ал анетолго изомерленет:



Анетол менен эстроголдуң жыттары өтө жакшы болгондуктан алар парфюмерия өнөр жайларында колдонулат.

Фенолдун алкилфенил эфирлеринен башка да жөнөкөй арил эфирлери белгилүү. Аларга маселен дифенил эфири ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-O-C}_6\text{H}_5$ ), фенил-п-толуол эфири ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-O-C}_6\text{H}_4\text{-CH}_3$ ) ж.б.лар тиешелүү. Мын-

дай эфирлер негизинен синтетикалык жолдор менен феноляттарга галогена哩дерди (алардын ичинен көбүнчө иодарилдерди) таасир кылуудан алынат. Реакция катаал шарттарда ( $200\text{-}300^\circ\text{C}$ ), катализатор катарында металл түрүндөгү жездин же жездин туздарынын (I) катышуусунда жүрөт (Ф.Ульман):




Дифенил эфирлери жогорку температурада кайноочу, сууда эрибен, температурага өтө чыдамдуу, түссүз кристаллдар. Алар үчүн галогендөө, нитрлөө, ацилдөө жана сульфирлөө сыйктуу электрофилдик орун алмашуу реакциялары мүнөздүү.


Диарил эфирлеринин ичинен практикада дифенил эфири колдонулат. Ал  $26^\circ\text{C}$  да балкып эрип,  $260^\circ\text{C}$  да кайноочу кристалл. Дифенил эфирин  $400^\circ\text{C}$  га чейин ысытканда анын молекуласында эч өзгөрүү болбойт. Ошондуктан ал өнөр жайларда дифенил менен аралашкан түрдө жылуулукту алып жүрүүчү зат катарында колдонулат.

## ЭКИ ЖАНА КӨП АТОМДУУ ФЕНОЛДОР

Бензолдун молекуласындагы эки жана андан көп суутектин атомдорун гидроксид тобуна орун алмаштыруудан эки жана көп атомдуу фенолдор алынат. Эки жана үч атомдуу фенолдордун үчтөн изомерлери белгилүү. Алардын түзүлүштөрү жана аттары төмөндөгүдей:




пирокатехин  
(1,2-дигидроксибен-  
зол же о-диокси-  
бензол)




резорцин  
(1,3-дигидроксибен-  
зол же м-диокси-  
бензол)




гидрохинон  
(1,4-дигидроксибен-  
зол же п-диокси-  
бензол)



пирогаллол  
(1,2,3-тригидрокси-  
бензол)



оксигидрохинон  
(1,3,4-тригидрокси-  
бензол)




флороглюцин  
(1,3,5-тригидрокси-  
бензол)

Эки жана көп атомдуу фенолдор бир атомдуу фенолдор алынган методдор менен эле алынат. Алар жаратылышта эркин түрүнде кездешпейт, бирок алардын туундулары өсүмдүктөр дүйнөсүнде кенири, жаныбарлар дүйнөсүнде азыраак тараалган. Мындаи фенолдордун бардыгы сууда жана спиртте жакшы, бирок углеводороддордо начар эрүүчү жытсыз кристаллдар. Көп атомдуу фенолдор бир атомдуу фенолдор сыйктуу эле реакцияларга кирет. Алардын реакцияга кириүү жөндөмдүүлүгү бир атомдуу фенолдордун жогору. Көп атомдуу фенолдордун бардыгы щелочтордун чайрөсүнде кычкылдануу реакцияларына оной кирет.

Эки жана көп атомдуу фенолдордун практикада негиздүүлөрү төмөнкүлөр:


**ПИРОКАТЕХИН** — көптөгөн өсүмдүктөрдүн составында кезигүүчү эки атомдуу фенол. Ал биринчи жолу жаратылыш чайырларын ысытуудан алынган. Пирокатехин таш көмүрдүн чайырында да кезигет. Ал синтетикалык жол менен салицил альдегидине суутектин пероксиди менен жегич натрийди таасир кылуудан (Дакиндин реакциясы) же о-хлорфенол менен о-хлорсульфон кислотасын 300°C да жегич натрий менен балкытып эритүүдөн алынат:




Фенолду кислотанын же оор металдардын туздарынын катышуусунда суутектин пероксида же перкислоталар ( $\text{R}-\text{COOOH}$ ) менен кычкылдандыруудан пирокатехин менен гидрохинондуң аралашмасы пайда болот. Бул метод өнөр жай масштабында пирокатехин менен гидрохинонду алууда колдонулат.

Пирокатехин  $104^\circ\text{C}$  да балкып эрип,  $245^\circ\text{C}$  да кайнайт.


Пирокатехиндеги молекуласында гидроксид топтору коншулаш көмүрткөтердин атомдорунда жайланашибандыктан алар молекуланын ичиндеги суутектик байланышты пайда кылат:



Пирокатехин начар кислоталык касиеттерге ээ, бирок бир атомдуу фенолдордөн күчтүү кислота. Ошондуктан щелочтуу металлдардан тышкары башка металлдар менен да анын туздары белгилүү. Маселен ал коргошундун тузун пайда кылат:




Пирокатехин эки баскычтуу диссоциацияланат:




Дианион күчтүү щелочтордун чөйрөсүндө алынат.

Пирокатехин щелочтордун чөйрөсүндө галогеналкилдер менен алкилдөө реакциясына кирип, ачык чынжырлуу жана циклдүү жө-


нөкөй эфирилерди пайда кылат. Циклдүү жөнөкөй эфир пирокатехинди дииодметан менен алкилдөөдөн (пирокатехиндин метилен эфири) алынат:



Жалпы эле о-оксибирикмелерге (пирокатехинге) циклдүү бирикмелерди пайда кылуу реакциялары мүнөздүү. Маселен пирокатехиндин фосген менен этерификация реакциясына киришинен циклдүү бирикме болгон пирокатехиндин карбонаты алынат:




Пирокатехин күчтүү калыбына келтиргич. Ал абсолюттук эфиридин чөйрөсүндө күмүштүн оксиidi менен кычкылданып, о-бензохинонду пайда кылат:



Пирокатехинге хлордуу темир (III) сапаттык реагент. Пирокатехин хлордуу темир менен жашыл түстөгү эритмени пайда кылат; ага натрийдин карбонатын же натрийдин ацетатын кошкондо анын өңү кызыл түскө өзгөрөт.


Пирокатехин органикалык синтездерде дары-дармек жана жыпар жыттуу заттарды алууда, сүрөт чыгарууда калыбына келтиргич (өнүнө чыгаргыч) жана аналитикалык химияда реагент катарында колдонулат.

**РЕЗОРЦИН** — 112°C да балкып эрүүчү түссүз кристалл. Ал м-бензолдисульфон кислотасынын натрий тузун натрийдин жегичи менен балкытып эритүүдөн (280-320°C да) же м-дизопропилбензолду кычкылданыруудан (изопропилбензолдон фенолду алууга окшош (86-бетти карагыла) алынат:




Резорцин — эки негиздүү начар, бирок бир атомдуу фенолдордон күчтүү кислота. Ал  $\text{FeCl}_3$  менен кызгылт-көк түстөгү эритмени пайда кылат жана анын өнү начар щелочтордун чейрөсүндө (маслен натрийдин ацетатынын эритмесин кошкондо) түссүз абалга өзгөрөт.


Резорцинге молекуладан жаңыдан бөлүнүп чыккан суутекти таасир кылганда же катализаторлордун жардамы менен гидрирлөгендө андан дикетон циклогексадион-1,3 (дигидрорезорцин) алышнат:



Резорцин уксус ангириди менен реакцияга кирип, анын диацетатын, гидроксидамин менен циклогексен-4-дион-1,3түн диоксимин пайда кылат:




Демек, резорциндике молекуласы кадимки шартта кето-енолдук таутомериядан турат:



Башка эки атомдуу фенолдорго салыштырганда резорцин кычылданууга туруктуу болот, бирок электрофилдик орун алмашуу реакцияларына (галогендөө, алкилдөө, ацилдөө, нитрлөө, азоайкалыштыруу ж.б.лар) оной кирет. Электрофилдик орун алмаштыруудан алынган резорциндике бирикмелери практикада боёк заттар, антисептикер, антиоксиданттар жана жарылгыч заттар катарында колдонулат.


**ГИДРОХИНОН** — 169-171°C да балкып эрип, андан ары ысытканда суюктуктуу пайда кылбай буу абалына өтүүчү кристалл. Ал *p*-бензохинонду (*IX* бөлүмдү карагыла) калыбына келтирүүдөн же

п-дизопропилбензолду кычкылдандыруудан (86-беттеги изопропилбензолдон фенолду алууну карагыла) алынат:




Бул реакция кайталанма, б.а. начар кычкылдандыргычтарды таасир кылганда эле (маселен күмүштүн оксидинин аммиактагы эритмесин) кайра п-бензохинон алынат. Гидрохинондун бул касиети сүрөт чыгарууда калыбына келтиргич (өнүнө чыгаргыч) катарында колдонулат.

Булардан башка гидрохинонду төмөндөгүдөй жолдор менен алууга болот: п-хлорфенолду жана п-сульфон кислотасын жегич натрий менен балкытып эритүүдөн [реакциялары пиракатехин (107-бет) менен резорцинди (108-бет) алууга окшош] же фенолду перкислоталар ( $R-COOOH$ ) менен гидроксилдөөдөн. Фенолду гидроксилдөөдөн пиракатехин менен гидрохинондун аралашмасы пайда болот:



Бардык эки атомдуу фенолдордун ичинен гидрохинон оной кычкылданат; ал  $FeCl_3$  менен да кычкылданып, анын суудагы эритмеси кочкул кара-кызгылт көк түстөгү жылтырак кристаллдардын чөкмөсүн пайда кылат. Бул кристаллдар электрондонордук касиетке ээ болгон гидрохинондон электронакцептордук касиетке ээ болгон хинонду көздөй заряддардын жылышынан пайда болгон комплекс:




Гидрохинон сүрөт чыгарууда калыбына келтиргичтен башка антиоксидант, полимерлөө реакциясына ингибитор жана боёк заттарды синтездөөде баштапкы продукт катарында, анын диметил эфиригинин амин туундулары жогорку температурага туруктуу болгон синтетикалык чайырларды алууда колдонулат.

**ПИРОГАЛЛОЛ** — 133-134°C да балкып эрип, андан ары ысыт-

канда суюктукту пайда кылбай буу абалына өтүүчү түссүз кристалл.

Пирогаллол танин өсүмдүгүнөн алынган галл кислотасын ысытуудан алынат:




Ушул метод менен пирогаллол биринчи жолу 1786-жылы Шееле К. тарабынан алынган. Пирогаллол бардык көп атомдуу фенолдордун ичинен эң оңдой кычкылданат. Анын щелочтотуу эритмеси тез жана толугу менен газдардын составындагы молекула түрүндөгү кычкылтекти синирип алат. Ошондуктан пирогаллол газдардын составындагы кычкылтекке сандык анализ жүргүзүү үчүн колдонулат.

Пирогаллолго темирдин хлоридин (III) таасир кылганда анын өңү кызыл түскө өзгөрөт. Пирогаллол айрым бир боёк заттарды алуудагы баштапкы продукт.

**ФЛОРОГЛЮЦИН** — 218°C да балкып эрип, андан ары ысытканда суюктукка өтпөй бууга айланып кетүүчү кристалл.

Флороглюцин негизинен симметр. триаминбензолду туз кислотасынын чөйрөсүндө гидролиздөөдөн алынат:




Мындаи реакция моноаминбензол менен жүрбөйт, бирок диаминбензол жана триаминбензол менен оной жүрөт (маселен о-диаминбензолдон пирокатехин алынат).

Флороглюциндик туундулары өсүмдүктөр дүйнөсүндө кенири тараган. Флороглюциндик касиеттери резорциндик касиеттерине окошош.

Молекулада төрт, беш жана алты гидроксид топтору бар фенолдор да белгилүү, бирок гексаоксибензолдон  $[C_6(OH)_6]$  башкаларынын практикада мааниси жок.

Ысытылган металл түрүндөгү калий аркылуу көмүртектин оксидин (II) өткөрүүдөн ал полимерлөө реакциясына кирип, гексаоксибензолдун калий тузу, ага HCl таасир кылуудан гексаоксибензол алынат:



Гексаоксибензол балкып эрүү температурасына жетпей ажырап кетет (~200°C). Ал щелочтордун эритмесинде оной қычкылданат. Катализаторлордун катышуусунда гидрирлөөдөн андан көп атомдуу циклдүү спирт 1,2,3,4,5,6-гексаоксициклогексан (инозит) алынат:




Инозиттин 8 ар түрдүү цис-транс-изомерлери белгилүү. Алардын ичинен мезо-инозит:



жаратылышта кезигүүчү биологиялык маанилүү продуктулардын бири. Ал 225°C да балкып эрийт. мезо-Инозит жаныбарлар менен адамдардын организмдеринин булчундарында жана көптөгөн өсүмдүктөрдүн составында кезигет.

Көп атомдуу фенолдордун түүндүларынын ичинен практикада маанилүүлөрү пирокатехиндин жөнөкөй эфирлери болгон гваякол (пирокатехиндин монометил эфири) менен вератрол (пирокатехиндин диметил эфири). Алардын алынышы 108-бетте көлтирилген. Мындан тышкары гваякол о-анизинден төмөндөгүдөй схема боюнча алынат (бул схеманы толугураак VIII бөлүмдөн карагыла).



Гваякол — 98,4°C да балкып эрип, 205°C да кайноочу түссүз кристалл. Ал практикада дары-дармек жана жыпар жыттуу заттарды синтездөөдө колдонулат.

Вератрол — 22,5°C да балкып эрип, 206,5°C да кайноочу түссүз кристалл. Андан практикада жыпар жыттуу заттар алынат.

## Б. АРИЛАЛКАНОЛДОР

Арилалканолдор ароматикалык спирттер деген ат менен да белгилүү. Алар бензолдун гомологорунун капитал чынжырларын-дагы суутектин атомдору гидроксид топтору менен орун алмаш-кан бирикмелер.


Арилалканолдор касиеттери боюнча фенолдордон өтө айырмаланат. Маселен аларда кислоталык касиет жок. Алардын алыштары, касиеттери жана аттарынын аталыштары майлар катарындагы спирттердикине окшош болот.

Арилалканолдор эркин жана эфир түрүндө жаратылышта, айрыкча эфир майларынын составында жана өсүмдүктөрдүн чайырларында кенири тараган.

**АЛЫНЫШТАРЫ.** Арилалканолдор молекулада гидроксид тобу-нун жайланышына жараشا төмөндөгүдөй синтетикалык жолдор менен алынат:


а) Гидроксид тобу ядро менен түздөн-түз байланышкан көмүртектин атомдорунда турган спирттер ( $\alpha$ -спирттер) аларга туура келген галогендүү арендерди гидролиздөөден алынат. Маселен хлордуу бензилден бензил спиртинин алышы жана анын механизми 76 -бетте көлтирилген. Гидролиз реакциясы толугу менен жүрүш үчүн галогендүү бирикмелерди соданын эритмесинде ысытуу зарыл.

б) Арен кислоталарынын татаал эфирлерин молекуладан жа-ныдан бөлүнүп чыккан суутек менен ( $C_2H_5OH + Na$ ) калыбына көлти-рүүдөн  $\alpha$ -спирттер алынат:




в) Бензил спирти Канниццаронун реакциясы боюнча кумурска альдегиди менен бензой альдегидинен алынат (реакциясын 161 -беттен карагыла).



г) Майлар катарындагы спирттерди алгандай эле бензой альде-гидин калыбына көлтируүдө бензил спирти пайда болот:



д) Гриньярдын реактивдерине (арилмагнийгалогенидге) фор-мальдегидди таасир кылуудан  $\alpha$ -арилалканолдор алынат:





е)  $\beta$ -Арилалканолдор арендерге алюминийдин хлоридинин катышуусунда этилендин оксидин таасир кылуудан же Гринъядын реактивдеринин (арилмагнийгалогениддердин) этилендин оксида менен реакцияга киришинен алышат:



-  $\text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$


Биринчи реакцияда  $\beta$ -фенилэтил спирти менен катар жардамчы продукт катарында этиленгликолдун фенил эфири ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-O-CH}_2\text{-CH}_2\text{OH}$ ) да пайда болот.

ж) Гидроксид тобу ядронун  $\gamma$ -абалында турган арилалканолдор каныкпаган арилалканолдорду гидрирлөөдөн же каныкпаган арен кислоталарын калыбына келтирүүдөн алышат:




**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Жогоруда айтылгандай арилалканолдордун химиялык касиеттери майлар катарындағы спирттердикине оқшош. Молекуладагы гидроксид тобунун жайланышына жараша алардын айрым бир гана айырмалары бар. Алар төмөнкүлөр:

а)  $\alpha$ -Спирттерге галогендүү суутек кислоталарын таасир кылганда гидроксид тобу галогендер менен өтө эле оңай орун алмашат:



б)  $\beta$ -Спирттерди ысытканда эле алардын молекуласынан суу бөлүнүп чыгып, каныкпаган арендер алышат:



**АРИЛАЛКАНОЛДОРДУН КЭЭ БИРЛЕРИ.** Бензил спирти — арилалканолдордун эң жөнөкөйү жана практикада маанилүүсү, ал сууда начар эрип,  $205,8^\circ\text{C}$  да кайноочу жакшы жылтуу, түссүз суюктук.

Бензил спирти жаратылышта эркин же эфир түрүндө кээ бир

өсүмдүктөрдүн эфир майларынын жана бальзамдарынын соста-  
вында кезигет. Бензил спиртин синтетикалык жолдор менен алуу,  
жогоруда  $\alpha$ -спирттерди алууда келтирилген.


Бензил спирти менен уксус, бензой жана корич кислоталары-  
нан (арен кислоталарын X бөлүмдөн карагыла) алышкан татаал  
эфирлердин жыты айрым бир гүлдөрдүн жытына окшош болгон-  
дуктан алар жыпар жыттуу заттар катарында парфюмерия өнөр  
жайларында колдонулат.

**$\beta$ -ФЕНИЛЭТИЛ СПИРТИ** — роза гүлү жыттанган, 221°C да кай-  
ноочу түссүз суюктук. Ал роза гүлүнүн эфир майларында көп бо-  
лот (60%).

$\beta$ -Фенилэтит спирти негизинен синтетикалык жол менен  $\text{AlCl}_3$   
түн катышуусунда бензолго этилендин оксидин таасир кылуудан  
алынат (реакциясы жогоруда келтирилген). Бул спирт практикада  
парфюмерия өнөр жайларында колдонулат.


**КОРИЧ ЖЕ ФЕНИЛАЛЛИЛ СПИРТИ** ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH=CH-CH}_2\text{OH}$ ) —  
каныкпаган ароматикалык спирттердин эң жөнөкөйү. Ал 33°C да  
балкып эрүүчү, гиацент жыттанган кристалл түрүндөгү зат.

Корич спиртинин татаал эфирлери жаратылышта перуан баль-  
замынын составында кезигет. Синтетикалык жол менен корич аль-  
дегидин калыбына келтирүүдөн алынат:



Корич спиртинин эфирлери парфюмерия өнөр жайларында  
колдонулат.


**ФЕНОЛСПИРТТЕР.** Бир эле молекулада спирттик жана фенол-  
дук топтору бар бирикмелер жаратылышта кенири тараган. Алар-  
дын эң жөнөкөйү 2-оксиметилфенол (салигенин):



Салигенин салицил спиртинин глюкозиди түрүндө талдардын  
жалбырактарында жана тамырларында көп болот. Аны гидролиз-  
дөөдөн таза салигенин алынат.

Салигениндик татаал эфирлери парфюмерия өнөр жайларында  
колдонулат.

Жыгачтардын негизги бөлүгү болгон лигнинди жаратууда цел-  
люлоза менен катар кониферил спиртинин мааниси чон. Конифе-  
рил спиртинин молекуласында гваякол менен корич спиртинин  
функционалдык топтору болуп, түзүлүшү төмөндөгүдей:




Кониферил спирти ийне жалбырактуу жыгачтардын ширесинде көп болот.

## VI БӨЛҮМ

### АРОМАТИКАЛЫК НИТРОБИРИКМЕЛЕР ЖЕ НИТРОАРЕНДЕР

Арендердин ядросундагы же капиталдарындагы алкил радикалдарынын бир же бир нече сүттектин атомдору нитро топтор ( $\text{-NO}_2$ ) менен орун алмашкан бирикмелер н и т р о а р е н д е р деп аталат. Маселен аларга төмөнкү заттар тиешелүү:




Демек, жогоруда көрсөтүлгөндөй, нитро топтор ядро менен түздөн-түз байланышкан нитроарендердин аттары арендердин аттарынан алышып, алардын алдына “нитро” деген мүчө уланат. Ал эми нитро топтор ядронун капиталдарындагы радикалдарда жайланышкан нитроарендердин аттары майлар катарындагы нитробирикмелердин аттарына окшош.

#### НИТРОАРЕНДЕРДИ АЛУУ ЖАНА АЛАРДЫН КАСИЕТТЕРИ.


Нитро топ ядро менен түздөн-түз байланышкан нитроарендер арендерге нитрлөөчү аралашманы, нитронийтетрафторборатты, ацетилнитратты жана азоттун оксидин таасир кылуудан алышат. Бул реакциялар жана алардын механизмдери 47 - 48 жана 60 - 62-беттерде көлтирилген.

Бензолго салыштырганда анын гомологдору нитрлөө реакция-


сына (нитрлөөчү аралашманы таасир кылганда) алда канча тез жана жумшак шартта кирет. Алкил радикалдары нитро топторду ядронун о- жана п-абалдарына багыттап, о- жана п-нитроалкил арендердин аралашмасын пайда кылат. Пайда болгон аралашманы нитрлөөдөн 2,4-динитроалкиларен менен 2,6-динитроалкиларен, андан ары аларды нитрлөөдөн симметриялуу тринитроалкиларен (2,4,6-тринитроалкиларен) алынат. Маселен толуолдан симметриялуу тринитротолуолду (тротилди) алуу төмөндөгүдөй схемада жүрөт:



Мындан тышкary алар ариламиндердин амин топторун ар түрдүү кычкылдандыргычтар менен кычкылдандыруудан алынат. Кычкылдандыргычтар катарында пероксибирикмелер [перокси-күкүрт кислотасы ( $H_2SO_5$ ) жана суутектин пероксиди ( $H_2O_2$ )] колдонулат. Маселен түздөн-түз нитрлөөдөн алууга мүмкүн болбогон п-динитробензол п-нитроанилинди кычкылдандыруудан алынат:




Бензолдун гомологдоруна 100-150°C да суюлтулган азот кислотасын таасир кылуудан нитро топ ядронун капиталындагы радикалдын суутек атому менен орун алмашат (М.И.Коновалов). Реакция чектүү углеводороддор менен суюлтулган азот кислотасынын ортосундагы реакцияга окшош, б.а. реакция радикалдык механизм менен жүрөт. Маселен толуолго суюлтулган азот кислотасын таасир кылуудан фенилнитрометан алынат:



(реакциянын механизмин I бөлүк, 62-63-беттеринен карагыла).

Фенилнитрометан хлордуу бензилдин металлдардын нитрити менен реакцияга киришинен да пайда болот:



Ядро менен түздөн-түз байланышкан мононитроарендер (айрыкча нитробензол) өнөр жайларда өтө көп санда өндүрүлөт, антикени аларды калыбына келтириүүдөн (Н.Н.Зининдин реакциясы) боёк жана дары-дармек заттарды алуудагы баштапкы продуктулардын бири болгон ариламиндер (көпчүлүк учурларда анилин) алынат.

**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Мононитроарендер түссүз же бираз саргыч келген, ачуу бадам майынын жыты бар, өтө уюлдуу суюк же катуу заттар. Алар суудан оор жана сууда эрибеген өтө уюлдуу заттар, айрыкча — нитробензол.

Нитроарендер уюлдуу бирикмелер болгондуктан алар жогорку температурада кайнайт жана аларда башка органикалык эриткичтерде эрибеген заттар да эрийт (маселен жаратылыш боёк заты болгон индиго нитробензолдо эрийт). Мононитроарендер начар электронакцептордук касиеттерге ээ.

Ди- жана полинитроарендер кристалл түрүндөгү заттар. Ядро до нитротоптордун көбөйүшү менен алардын электронакцептордук касиеттери жогорулайт.

Айрым бир нитроарендердин физикалык касиеттери 7-таблица  
7-таблица


Аттары	Формуласы	Балкып эрүү температуrasesы, °C	Кайноо темпе-ператуrasesы, °C	Тыгыздыгы $d_4^{20}$
1	2	3	4	5
Нитробензол Динитробензольдор о- же 1,2- м- же 1,3- п- же 1,4-	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	5,7	210,9	1,2030
	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{NO}_2)_2$	118	319 (774 мм.Hg)	1,565 (17°C)
		89,8	303 (770 мм.Hg)	1,571 (0°C)
		174	299 (777 мм.Hg)	1,625
Тринитробензольдор 1,3,5- 1,2,3- 1,2,4-	$\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_3$	122,5	-	1,688
		127,5	-	-
		61,0	-	1,73 (16°C)
Нитротолуолдор	$\text{CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$			

1	2	3	4	5
о- же 1,2-		-4,1 ( $\beta$ )-10,6 ( $\alpha$ )	222,3	1,163
м- же 1,3- п- же 1,4- 2,4-Динитро- толуол	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2$	15,5 51,3	231,0 238,0	1,157 1,129
2,4,6-Тринит- ротолуол	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3$	70,5	300 (ажыроо менен)	1,521 (15°C)
Фенилнитро- метан	$\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{NO}_2$	80,7	240 (жарылуу менен)	1,654
		-	225-227 (ажыроо менен)	1,159

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Нитроарендердин химиялык касиеттери молекуладагы нитро топ жана арендердин ядросу менен байланыштуу. Молекуладагы нитро топ менен арендердин ядросунун бири-бирине тийгизген таасиринин натыйжасында алардын өзгөчө касиеттери да белгилүү.

Нитроарендерге мүнөздүү болгон реакцияларга төмөндөгүлөр тиешелүү:

а) Нитроарендердин эң негизги реакциясы болуп, нитро топтун амин тобуна калыбына келиши эсептелет. Бириңчи жолу 1842-жылы Казань университетинин профессору Н.Н.Зинин нитробензолду аммонийдин сульфиди менен калыбына келтириүүдөн фениламинди (анилинди) синтездеген:




Ошондуктан нитроарендерди ариламиндерге чейин калыбына келтириүү Зининдин реакциясы деген ат менен белгилүү.

Азыркы мезгилде нитроарендерди калыбына келтириүү үчүн ар түрдүү методдор жана ар түрдүү калыбына келтиргичтер колдонулат. Маселен ар башка чөйрөдөгү электрохимиялык методдор, туз же күкүрт кислотасындагы темир, туз кислотасы менен металл түрүндөгү калай, күкүрттүү суутек, щелочтуу металлдардын сульфиддери, гидросульфиттер ж.б.лар.


Нитробензолду калыбына келтириүүдө алынган анилин реакциянын эң акыркы баскычы. Калыбына келтиргичтердин жаратылышына жана реакциянын чөйрөсүнө жараша нитробензолду

анилинге чейин калыбына келтириүүдө молекулада азоттун атомдору бар ар түрдүү аралык продуктулар пайда болот. Нейтралдуу, щелочтуу жана начар кислотанын чөйрөсүндө калыбына келтириүүдөн реакцияны белгилүү бир баскычта токtotуп, аралык продуктуларды бөлүп алууга болот. Ал эми реакцияны күчтүү кислотанын чөйрөсүндө жүргүзүүдөн, практика жүзүндө аралык продуктуларды бөлүп алууга болбайт, натыйжада реакция эң акыркы баскычына чейин жүрөт. Маселен нитробензолду химиялык методдор менен ар түрдүү чөйрөлөрдө калыбына келтириүү реакциясынын схемасы төмөндөгүндөй:

1) Кислота жана нейтралдуу чөйрөлөрдө:



2) Щелочтун чөйрөсүндө:




Щелочтун чөйрөсүндө азоксибензол нитро- же нитрозобензолдун фенилгидридоксидамин менен конденсацияланышынан алышат.

Нитробензолду электрохимиялык метод менен кислотанын же щелочтун чөйрөсүндө калыбына келтириүүдөн аралык бирикмелер катарында жогорудагы химиялык методдор менен калыбына келтириүүдөн пайда болгон заттар сыйктуу эле продуктулар пайда болот.


6) Бензол сыйктуу эле нитроарендер ар түрдүү электрофилдик реагенттер менен реакцияга кирип, ядродогу суутектин атомдору алар менен (электрофилдер менен) орун алмашат. Бирок, бензолго салыштырганда нитроарендерде орун алмашуу реакциясы катаалыраак шарттарда өтө жай жүрөт. Экинчи орун алмашуучу электрофилдер ядронун м-абалындагы суутектин атому менен орун алмашат. Үчүнчү электрофил өтө катаал шартта ядродогу суутектин атому менен орун алмашат. Маселен бензолго нитрлөөчү аралашманы таасир кылганда реакция 60°C да, бир saatka жетпеген убакытта эле жүрүп бүтөт. Ал эми нитробензолдон динитробензолду алуу үчүн реакциянын температурасын 90°C га чейин көтөрүү зарыл. Динитробензолго нитрлөөчү аралашманы жогорку температурада, беш күнү бою тынымсыз таасир кылуудан аран эле 45 % симметриялуу тринитробензол алышат. Бул реакциялардын схемасы 61 -бетте келтирилген.

в) Нитро топ ядродогу электрондук булуттарды өзүн көздөй тарткандыктан (60 -бетти карагыла), нитробензолдун молекуласындагы ядро күчтүү нуклеофилдик реагенттер менен да орун алмашуу реакцияларына кириүгө жөндөмдүү. Нитро топ экинчи орун алмашуучу нуклеофилдик реагенттерди ядронун о- жана п-абалдарына багыттайт. Маселен нитробензолду порошок түрүндөгү KOH менен кошуп ысытканда о- жана п-нитрофеноляттардын аралашмасы алышат:





г) Нитро топтун о- жана п-абалдарында галогендер болсо, алар ар түрдүү нуклеофилдик реагенттер менен орун алмашуу реакциясына кири. 75 -бетте көлтирилген.

Нитро топто ядронун о- жана п-абалдарындағы электрондук булуттарды өздөрүн көздөй тартыларына жгоруда бир нече ирет токтолдук. Мына ушул себептен, эгерде ди-, айрыкча тринитро топтун о- жана п-абалдарында карбоксил тобу болсо, ал декарбоксилдөө реакциясына кирип, ди- жана тринитроарендерди, нитро топтун о- жана п-абалындагы метил тобунун сүүтек атомдору катализатордун катышуусунда кычкылданып, динитростильбенди пайда кылат. Мындан башка ди- жана тринитротолуолдордун бензой альдегиди менен конденсация реакциясына киришинен ди- жана тринитростильбендер алышат. Буларга төмөндөгүдөй реакциялар мисал боло алат:




2,4,6-тринитробензой  
кислотасы



Тринитробензолдун нитро топтору ядродогу о- жана п-көмүртек атомдорундагы суутектин атомдорун да кыймылдуу кылып, алардын кычкылдануу жана нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларына киругүү жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатат. Маселен симметриялуу тринитробензол щелочтун чөйресүндө калийдин феррородониди менен кычкылданып, симм. тринитрофенолду (пикрин кислотасы), гидроксидамин менен реакцияга кирип, симм. тринитроанилинди (пикирамидди) пайда кылат:



д) Нитро топтор ядродогу электрондук буулуттарды тартып кеткендиктен, ядро электронакцептордук касиеттерге ээ болуп, айрым бир электрондонордук молекулалар менен комплекстик бирикмелерди пайда кылат. Маселен эгерде нитробензол күчтүү нуклеофил болгон күкүрт кислотасы менен комплексти пайда кылса:




тринитробензол менен тринитротолуол начарыраак эле электрондонордук касиеттерге ээ болгон көп ядролуу конденсацияланган арендер (нафталин, антрацен ж.б.), стильтен, гексаметилбензол менен ар түрдүү ачык түстөгү, так балкып эрүүчүү комплекстерди ( $\pi$ -комплекстерди) пайда кылат. Натыйжада тринитробензол жана тринитротолуол жогорку айтылган бирикмелерди башка аралаш-малардан бөлүп алууда, тазалоодо жана аларга сапаттык анализ жүргүзүүдө колдонулат.

#### **НИТРО ТОПТУ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮДӨГҮ АРАЛЫК ПРОДУКТУЛАР.**


**НИТРОЗОАРЕНДЕР.** Нитробирикмелердин нитро топторун калыбына келтирүүдөгү аралык продуктулардын бири — нитрозо-

арендер. Алар катуу абалында димерден турган түссүз кристаллдар. Эритмеде жана балкып эригенде алар жашыл түстөгү экимолекула мономер түрүндөгү нитрозобирикмелерге диссоциацияланат. Маселен нитрозоарендердин эң жөнөкөй болгон нитрозобензолдун катуу жана эритмедеги абалдары төмөндөгүдөй:




катуу абалда

Нитробензолду кислотанын чөйрөсүндө калыбына келтируудаң нитробензолду бөлүп алууга болбайт. Ал практикада фенилгидроксидаминди кислотанын чөйрөсүндө кычкылдандыруудан алынат:




Нитрозоарендер активдүү бирикмелерге тиешелүү. Алар нуклеофилдик реагенттер менен конденсация реакциясына ойой кирет. Маселен алар щелочтордун чөйрөсүндө ариламиндер менен азобирикмелерди, арилгидроксидаминдер менен азоксибирикмелерди пайдалыят:



Пайдалыят болгон азобирикмелер менен азоксибирикмелердин арилрадикалдары жогорудагылардай симметриясы жок жана симметриялуу ( $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}$  жана  $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Ar}$ ) да болушу мүмкүн.

↓

Нитрозоарендердин туундуларынын ичинен о-нитрозофенол өзгөчө түзүлүштө, б.а. анын молекуласынын ичинде төмөндөгүдөй суутектик байланышы болот:




Демек, о-нитрозофенол айрым бир молекулалардын иондору менен (көпчүлүк учурларда оор металлдардын) ар түрдүү түстөгү молекулалынын ичиндеги комплекстерди (хелаттарды) пайдалыят. Маселен экимолекулалардын иондору менен:




Натыйжада о-нитрозофенол жана анын туундулары аналитикалык химияда оор металлдардын иондоруна анализ жасоодо колдонулат.

**ФЕНИЛГИДРОКСИДАМИН** нитрозобензолду цинктин чаңы менен калыбына келтирүүдөн алынат. Ал 82°C да балкып эрүүчү кристалл түрүндөгү зат; анын жыты адамдын дем алуу органдарынын ыйлаакчаларын дүүлүктүрөт.


Фенилгидроксидамин абада күнүрттөнүп, тез кычкылданат. Ал начар негиздүүлүк касиеттерге ээ. Фенилгидроксидаминди кислотанын катышуусунда ысытканда күчтүүрөк негиздүүлүк касиетке ээ болгон п-аминфенолго изомерленет:




**АЗОКСИБЕНЗОЛ** — нитробензолду жегич натрийдин катышуусунда метанол менен калыбына келтирүүдөн:



же щелочтун чөйрөсүндө нитробензол менен фенилгидроксидаминдин конденсацияланышынан алынат (реакциясы жогоруда келтирилген). Бул реакциянын механизми:



Лабораториялык шартта азоксибензол нитробензолду щелочтун чөйрөсүндө мышьяктын оксида менен калыбына келтирүүдөн алынат:





Продуктунун чыгышы 80 % ке чейин жетет.


Азоксибензолго туз кислотасындагы калайды таасир кылуудан ал анилинге чейин калыбына келет.

**АЗОБЕНЗОЛ** — нитробензолду натрий жегичиндеги цинктин


спирттеги эритмеси же аны щелочтун чөйрөсүндө натрийдин станини менен калыбына келтируүдөн алынат:




Азоксибензолду металл түрүндөгү темирдин кырындылары же майдаланган цинк менен калыбына келтируүдөн азобензолду алууга болот:




Тескерисинче, азобензолду суутектин пероксиди менен кычкылдандыруудан азоксибензол алышат:



Азобензол эки геометриялык: цис- жана транс- формада болот. Алардын түзүлүшү:



транс-азобензол




цис-азобензол


Булардын ичинен транс-формасы туруктуу. Ал практикада жогорудагы калыбына келтириүү реакцияларынан пайда болот. Анын балкып эрүү температурасы 68°C. транс-Азобензолго ультраизгылт-көк нурду таасир кылуудан азобензолдун цис-изомери алышат. Ал 71°C да балкып эрийт.

Азобензол — органикалык эриткичтерде жакшы эрүүчү, кызыгылт сары түстөгү кристалл. Бирок, анын өнүү азобоёктөрдүн өнүндөй ачык эмес жана кездемелердин бетине бекип калбайт.


Азобензол фенилгидроксидаминден да начар негиз. Ал күкүрт кислотасында эрип, тузду пайда кылат.

**ГИДРАЗОБЕНЗОЛ** — түссүз кристалл; анын балкып эрүү температурасы 126°C. Щелочтогу цинктиң чаңы менен азобензолду калыбына келтириүүдөн же нитробензолду катализаторлордун катышуусунда, щелочтун чөйрөсүндө гидразин менен калыбына келтириүүдөн гидразобензол алышат:






Гидразобензол абадагы кычкылтектек менен азобензолго оной кычкылданат жана айрым бир калыбына келтиргичтер (натрийдин гидросульфити же туз кислотасындагы қалай) менен анилинге чейин калыбына келет. Гидразобензолдун практикада эн негизги реакциясы болуп, аны күчтүү кислоталардын суудагы эритмесинде ысытканда п,п'-диаминидифенилди (бензидинди) пайда кылышы эсептелет:




Реакцияны бириңчи жолу Н.Н.Зинин ишке ашырган. Азыркы кезде бул реакция бензидинди кайра топтоштуруу деп аталат. Кайра топтоштурууда п,п'-диаминидифенил менен катар бир аз санда о,п-диаминидифенил (дифенилин) да алынат. Эгерде гидрабензолдун молекуласындагы эки арен ядросунун биригин п-абалында сууткен башка атомдор же атомдордун топтору болсо, анда реакциянын натыйжасында п-аминидифениламин пайда болот:




Бул реакция семидинди кайра топтоштуруу деп аталат.

Бензидинди кайра топтоштуруу реакциясынын механизми төмөндөгүдей:



Ар бир азоттун атому тетраэдрдик конфигурацияны пайда кылган мындай молекула (молекуладагы эки азоттун атому тен он зарядга ээ) туруксуз болот. Молекуладагы N-N атомдорунун тен бөлүккө ажырашы учун ар бир азоттун атомуна бирден электрондор же тишипейт. Бул электрондорду алар ядродогу п-көмүртектердин атомдорунан алып, молекула эки эркин радикалдык мүнөздөргө ээ болуп, алардын рекомбинацияланышынан бензидин алынат:



### НИТРО ТОПТОР ЯДРОНУН КАПТАЛЫНДАГЫ РАДИКАЛДАРДАГЫ НИТРОБИРИКМЕЛЕР

Ядронун капиталындагы радикалдарда нитро топтору бар нитроарендердин алыныштары жана нитро топтордун химиялык касиеттери практика жүзүндө майлар катарындағы нитробирикмелерден айырмаланбайт (алыныштарын 117 -беттен карагыла).

Физикалық касиеттери боюнча мындан бирикмелер суюктуктар же каттуу заттар. Сууда начар эришет. Нитро топ ядронун капиталындағы  $\alpha$ -көмүртектин атомунда жайланышкан нитроарендерге (маселен фенилнитрометанга) электрофилдик реагенттерди таасир кылганда, электрофилдер ядронун о-, м- жана п-абалдарындағы көмүртектердеги суутектин атомдору менен бирдей ылдамдыкта орун алмашат, б.а. нитрометилен тобу ( $-\text{CH}_2\text{NO}_2$ ) аралаш бағыттоочу атомдордун топторуна тиешелүү. Эгерде нитро топ ядронун  $\beta$ - жана андан алысыраак жайланышкан көмүртектердин атомдорунда болсо ( $\gamma$ ,  $\delta$ ), электрофилдердин м-көмүртектин атомундағы суутектин атому менен орун алмашуу ылдамдыгы төмөндөйт. Маселен фенилнитрометанды нитрлөөдө 48% м-нитрофенилнитрометан алынса, мындан изомер  $\beta$ -фенилнитроэтандан араң эле 13% алынат. Нитро топ ядродон алыстаган сайын м-изомердин саны дагы азая баштайт.


**НИТРОАРЕНДЕРДИН КЭЭ БИРЛЕРИ. НИТРОБЕНЗОЛ** — түссүз же сарғыч түстөгү суюктук. Өнөр жайларда бензолго нитрлөөчү аралашманы таасир кылуудан алынат. Ал негизинен аны калыбына келтирип, анилинди алууда жана эриткич катарында колдонулат.

**НИТРОТОЛУОЛДОР.** о-Нитротолуол сарғыч түстөгү суюктук, ал эми п-нитротолуол ошондой эле түстөгү кристалл. Толуолду нитрлөөчү аралашма менен нитрлөөдөн 60 % о-, 36 % п- жана 4 % м- нитротолуолдор алынат. Аларды бири-биринен муздатуу же вакуумда кайра буулантуу жолу менен бөлүп алууга болот.

Нитротолуолдор негизинен органикалык синтездерде боёк зат-

тардын баштапкы продуктуларынын бири болгон толуидиндерди (нитро топтун амин тобуна чейин калыбына келген бирикмелер) алууда колдонулат. Нитротолуолдордун метил тобун кычкылдан-дыруудан нитробензальдегиддер менен нитробензой кислоталары алынат.

**o-, p-ДИНИТРОБЕНЗОЛДОР** кайнаган дихлорметандагы о-жана p-диаминбензолдорду трифтторперуксус кислотасы же эки баскычта o- жана p- нитроанилиндерди Каронун кислотасы (перкүкүрт кислотасы  $H_2SO_3$ ) менен кычкылдандыруудан алынат. Экинчи методдо амин тобу адегенде перкүкүрт кислотасы менен нитрозо топко чейин кычкылданат. Пайда болгон продуктуга су-юлтулган азот кислотасын ( $d=1,26$ ) же суутектин пероксиди катышкан азот кислотасын таасир кылуудан o- жана p-динитробензолдор алынат. Маселен p-динитробензолдун алыныши:



**СИММ. ТРИНИТРОБЕНЗОЛ** кристалл түрүндөгү жарылгыч заттардын бири. Бензолду түздөн-түз нитрлөөдөн симм. тринитробензолду алуунун практикада мааниси жок, анткени — продуктунун чыгышы анчейин көп болбайт. Ошондуктан ал практикада тринитротолуолду кычкылдандырып, пайда болгон симм. тринитробензой кислотасын декарбоксилдөөдөн алынат (реакциясын 84 -бетте көлтирилген).

**ТРИНИТРОТОЛУОЛ** (тротил же тол) — сары түстөгү кристалл. Ал толуолду же динитротолуолдорду концентрацияланған азот жана күкүрт кислотасынын аралашмасы менен нитрлөөдөн алынат (реакциясын 117 -беттен карагыла).

Тринитротолуол практикада эң кенен колдонулуп жүргөн жарылгыч заттардын бири.

**НИТРОФЕНОЛДОР.** o- жана p-нитрофенолдор — сары түстөгү кристаллдар. o-Нитрофенол  $45^{\circ}\text{C}$  да, p-нитрофенол  $114^{\circ}\text{C}$  да балкып эрийт. Алар негизинен боёк заттарды алуу үчүн органикалык синтездерде колдонулат.

**ПИКРИН КИСЛОТАСЫ** (тринитрофенол) — сары түстөгү кристалл. Ал  $122,5^{\circ}\text{C}$  да балкып эрийт. Сууда аз эрип, ачык сары түстөгү эритмени пайда кылат. Даамы өтө ачуу.

Пикрин кислотасы 2,4-динитрофенолду нитрлөөдөн же фенолго концентрацияланған азот кислотасын таасир кылуудан ( 94-бетти карагыла) алынат. Негизинен ал сары боёк заттарды алууда

колдонулат.

Пикрин кислотасының түздары пикраттар деп аталат. Пикраттар температурага туруксуз келип аларды ысытууда жарылат.

Пикрин кислотасы күчтүү электронакцептордук касиетке ээ болуп, арендер, фенолдор, аминдер менен так балкып эрүүчү  $\pi$ -комплекстерди пайда кылат. Натыйжада  $\pi$ -комплекстерди пайда кылган реакциялар арендерди, фенолдорду жана аминдерди идентификациялоодо колдонулат.

## VII БӨЛҮМ



### АРОМАТИКАЛЫК АМИНДЕР ЖЕ АРИЛАМИНДЕР

Аммиактын молекуласындагы суутектин атомдору арил радикалдары менен орун алмашкан бирикмелер ариламиндер же ароматикалык аминдер деп аталат, б.а. ариламиндер дагы алифатикалык аминдер сыйктуу эле аммиактын туундулары болуп эсептелет.



Аммиактын молекуласындагы бир же эки суутектин атому арил радикалдары, калган суутектин атомдору (эки же бир) алкил радикалдары менен орун алмашкан аминдер майлуу-аренаминдер деп аталып, касиеттери ариламиндердикине окшош, натыйжада мындай бирикмелердин алыныштары жана касиеттери ариламиндер менен чогуу каралат.

Таза ариламиндер менен майлуу-аренаминдердин молекулаларындагы арил жана алкил радикалдарынын санына жараша алар биринчилик жана үчүнчүлүк аминдерге бөлүнүп, алардын аммоний түздары да белгилүү.


Демек, ариламиндерге жана алардын аммоний түздарына, маслен төмөнкү бирикмелер тиешелүү:




#### биринчилик аминдер




#### экинчилик аминдер



диметилфениламин  
(N,N-диметиланилин)




метилдифениламилин  
(N-метилдифениламин)



трифениламин


үчүнчүлүк аминдер




түз кычкылдуу  
N-метиланилин

аммоний тузу

Булардан башка арендердин ядросунда эки амин тобу бар аминдер да (диаминдер) белгилүү. Маселен:



o-, m-, p-фенилиден-  
диаминдер




N, N, N', N'-тетраметил-п-ди-  
аминфенилиден


Амин тобу ядронун капиталындагы радикалдарда жайланашибкан аминдердин (маселен  $C_6H_5-CH_2-NH_2$  бензиламин) алыштары жана касиеттери алифатикалык аминдерден айырмаланбайт. Ошондуктан мындай аминдерге токтолбайбuz.

**АРИЛАМИНДЕРДИН АЛЫНЫШТАРЫ.** Биринчилик ариламиндердин алыштары менен (алардын ичинде ариламиндердин эң жөнөкөйү болгон анилиндин да) жогоруда таанышканбыз. Аларга ар кандай шарттарда галогенарилдердин амиак менен реакцияга кириүү (72 - 75 -беттерден карагыла) жана нитроарендерди калыбына келтириүү (119-120-беттер) реакциялары тиешелүү. Булардын ичинен практикада эң негиздүүсү нитробензолду калыбына келитириүү реакциясы эсептелет.


Экинчилик жана үчүнчүлүк ариламиндер төмөндөгүдөй жолдор менен алышат:

а) Таза экинчилик ариламиндер биринчилик ариламиндерди алардын туздары менен, ал эми үчүнчүлүк ариламиндер майдаланган жездин катышуусунда экинчилик ариламиндерди арилиодиддер менен ысытуудан алышат:






б) Биринчилик ариламиндерди галогеналкилдер же алифатикалык спирттер менен алкилдөөдөн, алкилдөөчү реагенттердин санына жараша экинчилик жана үчүнчүлүк майлуу-ариламиндердин аралашмасы пайда болот. Маселен биринчилик аминдерди галогеналкилдер менен алкилдөө:



Өнөр жайларда алкилдөө реакциясы минералдык кислоталардын катышуусунда алифатикалык спирттер менен жүргүзүлөт. Алкилдөөчү реагент метил спирти болсо, катализатор катары күкүрт кислотасы колдонулуп, төмөндөгүдөй схемада экинчилик жана үчүнчүлүк аминдердин аралашмасы пайда болот:




Анилинди этил спирти менен алкилдеп, этил- жана диэтиланилинди алууда катализатор катарында күкүрт кислотасы эмес туз кислотасы колдонулат, анткени күкүрт кислотасы этил спиртинен суунун молекуласын бөлүп чыгарып, андан этилен алынат да алкилдөө реакциясы жүрбөй калат.

Булардан башка дагы майлуу ариламиндерди алуу жолдору төмөндө ариламиндердин химиялык касиеттеринде көлтирилген.

**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Ариламиндер мүнөздүү жыты бар түссүз суюктуктар же каттуу заттар. Ариламиндерди сактоодо алар агадагы кычкылтек менен кычкылданып, өндөрү сарғыч түскө өзгөрөт. Сууда начар эрийт. Молекулада амин тобунун саны көбейгөн сайын алардын сууда эриш мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Ариламиндердин бардыгы уулуу заттар. Практикада маанилүү ариламиндердин жана алардын туундуларынын кээ бир физикалык касиеттери 8-таблицада көлтирилген.

Аттары	Формуласы	Балкып эрүү температурасы, °C	Кайноо температурасы, °C	Тыгыздығы d <sub>4</sub> <sup>20</sup>
Анилин Толуидиндер о- же 1,2-	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NH <sub>2</sub>	-6,2 -24,4 (α-формасы) -16,3 (β-формасы) -31,5 +43,7 -57,0 +52,9 126,5	184,4 199,8 203,3 200,4 195,7 302,0 365,0	1,022 1,004 0,989 1,046 0,986 1,159 0,774 (0°C)
м- же 1,3- п- же 1,4- Метиланилин Диметиламин Трифениламин п-Фенилиден-диамин Нитроанилин-дер о- же 1,2- м- же 1,3- п- же 1,4- Хлоранилиндер о- же 1,2-	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NCH <sub>3</sub> (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> NH (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>3</sub> N H <sub>2</sub> NC <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> NC <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NH <sub>2</sub> ClC <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NH <sub>2</sub>	140,5 71,5 111,8 147,5 -14 (α-формасы) -10,4 +70,0	267,0 284,1 306,3 331,7 208,8 229,8 231,0	- 1,442 1,430 1,424 1,213 1,216 1,427


**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Ариламиндердин эң жөнөкөйү болгон анилин аммиакка, айрыкча алифатикалык аминдерге салыштырганда начар негиздер болуп эсептелет. Маселен метиламиндин диссоциация константасы  $5 \cdot 10^{-4}$  кө, аммиактыкы  $1,7 \cdot 10^{-5}$  кө, анилиндикى  $3,5 \cdot 10^{-10}$  го барабар. Анилин сууда начар эрип, анын эритмеси лакмус кагазынын да, фенолфталеиндин да түсүн өзгөртпейт. Натыйжада анилин начар кислоталар менен (маселен көмүр, синил, күкүрттүү сутек ж.д.у.с. кислоталар менен) туздарды пайда кылбайт, бирок күчтүү кислоталар менен реакцияга киришинен катуу туздар алынат:



Бул туз гидролиз реакциясына оңой эле кирет.

Ариламиндердин начар негиздер экендиги (маселен анилиндин) төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт. Ядро менен байланышып турган амин тобундагы азоттун атомундагы кош бош электрондор ядрону көздөй жылышып, амин тобунун о- жана п-абалындагы көмүртектердин атомдорундагы электрондордун тыгыздыгын кө-

бөйтөт (54 -беттеги фенолдун молекуласындағы электрондордун жылышына оқшош). Демек, азоттун атомунда электрондордун тығыздығы азаят да анилиндин негиздүүлүк касиети төмөндөйт. Натыйжада анилиндин молекуласындағы азоттун атому протонду аммиакка, айрықча алифатикалық аминдерге салыштырганда өтө жай кошуп алат. Аминдердин молекуласындағы электрондордун тығыздығының өзгөрүшү төмөндөгүдөй:






Таза әкинчилик, айрықча үчүнчүлүк ариламиндердин негиздүүлүк касиеттери өтө эле төмөн болот. Маселен дифениламиндин диссоциация константасы  $7,6 \cdot 10^{-14}$  кө барабар болуп, күчтүү кислоталар менен гана оңой гидролизденүүчү туздарды пайда қылат. Трифениламин практика жүзүндө негиздүүлүк касиетке ээ болбайт. Эгерде бензолдун ядросунда электрондук булуттарды өзүн көздөй тарткан атомдордун топтору болсо (маселен -  $\text{NO}_2\text{-COOH}$ ,  $-\text{CN}$  ж.б.), ариламиндердин негиздүүлүгү бир кыйла төмөндөйт. Маселен о-, м- жана п-нитроанилиндердин диссоциация константалары  $1 \cdot 10^{-14}$  кө,  $4 \cdot 10^{-12}$  ге жана  $1 \cdot 10^{-12}$  ге барабар.

Ариламиндердин амин топторун алкилдөөдөн алардын негиздүүлүктөрү бир азга жогорулайт. Маселен N-метиланилин менен N,N-диметиланилиндин диссоциация константалары  $7,1 \cdot 10^{-10}$  го,  $1,1 \cdot 10^{-9}$  га барабар.


Бензолдун ядросунда бир нече амин тобу болсо дагы алардын негиздүүлүгү биринчилик ариламиндердикинен практика жүзүндө айырмаланбайт.

Ариламиндер алардын амин тобун алкилдөөдөн башка (реакцияларын жогоруда әкинчилик жана үчүнчүлүк майлую-ариламиндердин алышының карагыла) же амин тобу, же бензолдун ядросу менен төмөндөгүдөй химиялық реакцияларга кирет:


а) Биринчилик ариламиндер кислоталардын хлорангидриддери, ангиддери же ысытууда карбон кислоталары менен ацилдөө реакциясына кирип, аминдердин ацилдерин пайда қылат. Маселен анилинди уксус кислотасы жана анын туундулары менен ацилдөөдөн ацетанилид алышат:




Экинчилик ариламиндерде да ушундай эле реакциялар жүрөт. Маселен метилфениламинди уксус кислотасынын хлорангидриди менен ацилдөөдөн N-метилацетанилид пайда болот:



Ушул сыйктуу эле N-алкилацетанилиддер ацетанилидге иоддуу метилди таасир кылуудан да алышат:




N-Алкилацетанилиддерди гидролиздөөдөн аралашмасы жок таза экинчилик майлуу-арил-аминдер пайда болот:




Демек, бул процесс экинчилик майлуу-ариламиндерди алуунун дагы бир жолу болуп эсептелеет.

Ацетанилид натрийдин гипохлориди же бромиди менен реакцияга кирип, N-хлор- же N-бромацетанилидди пайда кылат:




N-Галогенацетанилидди 100°C га чейин ысытканда же туз кислотасынын катышуусунда төмөнкү температурада эле молекуналын ичинде кайра топтоштуруу жүрүп, о- жана π-галогенацетанилид алышат (Х.Ортон):




Аминдердин ацилдери түзүлүшү боюнча кислоталардын амиддерине окшош. Мындай бирикмелер кычкылданыргычтарга түркүтүү болгон, жогорку температурада так балкып эрүүчү кристаллдар. Аминдердин ацилдери—практикада кычкылданыргычтардын катышуусунда аминдерге кандайдыр бир реакцияларды жүргүзүүдө аралык продукт. Мындан башка алар аминдерди идентификациялоодо жана ацилдердин эң жөнекөй болгон ацетанилид антифебрин деген ат менен мал чарбасында дары-дармек зат катарында колдонулат.

6) Биринчилик ариламиндер бир аз ысытууда арен альдегиддери (ароматикалык альдегиддер) менен конденсация реакциясына кирип, Шиффтин негиздерин пайда кылат:




Суолтулган кислоталардын чөйрөсүндө Шиффтин негиздери гидролиз реакциясына кирип, баштапкы продуктулар кайра алынса, аларды гидрирлөөдөн экинчилик аминдер алынат:




Демек, биринчилик ариламиндер менен ароматикалык альдегиддердин ортосундагы реакция арен альдегиддерин башка аралашмалардан тазалоодо жана экинчилик аминдерди алууда колдоулут.

в) Алифатикалык биринчилик аминдерге сапаттык реагент болгон сыйктуу эле щелочтур спирттеги эритмесиндеги хлороформ биринчилик ариламиндер менен реакцияга кирип, жүрөктүй айландыруучу, эң начар жыттуу изонитрилдерди пайда кылат:




г) Биринчилик ариламиндер азоттуу кислота менен реакцияга киришинен алифатикалык биринчилик аминдерден өтө айырмаланат. Биринчилик алифатикалык аминдер азоттуу кислота менен реакцияга киришинен спирттер же каныкпаган углеводороддор алынса (I бөлүк, 274-бет), биринчилик ариламиндер менен азоттуу кислотадан реакцияга өтө жөндөмдүү болгон диазоний туздары пайда болот. Реакция кислотанын чөйрөсүндө төмөнкү температурада ( $0^\circ\text{-}5^\circ\text{C}$ ) жүрөт:




(Диазоний туздары жөнүндө толугараак VIII бөлүмдөн карагыла)



Экинчилик ариламиндер экинчилик алифатикалык аминдер сыйктуу эле азоттуу кислота менен реакцияга кирип, нитрозоаминдерди пайда кылат:




Бирок, экинчилик ароматикалык аминдерден пайда болгон нитрозоаминдер минералдык кислоталардын таасири менен молекулалынын ичинде кайра тобтоштуруу реакциясына кирип, нитрозо топ ядронун п-абалына жылышат:



Үчүнчүлүк алифатикалык аминдер азоттуу кислота менен реакцияга кирбейт. Ал эми үчүнчүлүк ароматикалык аминдер төмөнкү температурада эле азоттуу кислота менен реакцияга кирип, п-нитрозобирикмелерди, эгерде ядронун п-абалы бош эмес болсо, о-нитрозобирикмелерди пайда кылат:




п-Нитрозодиалкиламиндер щелочтор менен нитрозофенолдорго жана майлар катарындагы экинчилик аминдерге оной эле ажырайт. Бул метод майлар катарындагы таза экинчилик аминдерди алуудагы эн эле ынгайлуу метод:




д) Ариламиндер алифатикалык аминдерге салыштырганда кычкылдануу реакцияларына оной кирет. Маселен анилинди сактоодо эле анын өнү саргыч түскө өзгөрөт. Ариламиндерге ар түрдүү кычкылдандырыгыштарды таасир кылууда реакциянын шартына жараша ар түрдүү продуктулар алынат. Алардын ичинен эн негиздүүлөрү хинондор жана алардын туундулары (хинондор жөнүндө кийинки бөлүмдөрдөн карагыла). Айрым учурларда ариламиндерди кычкылдандыруудан, нитроарендерди калыбына келтириүүдөн пайда болгон аралык продуктулар да алынат (маселен азобензол менен нитробензолдун туундулары ж.б. продуктулар).

Ариламиндердин эн жөнөкөйү болгон анилинди ар түрдүү шарттарда ар башка кычкылдандырыгыштар менен кычкылдандырганда ар түрдүү продуктулар, алардын ичинде ар түрдүү түстөгү татаал түзүлүштөгү боёк заттар да алынат. Маселен анилинди трифторацетилдин гидропероксиди менен кычкылдандыруудан жакшы чыгышы менен нитробензол алынат:



Анилинге хлор акиташын таасир кылуудан анын өнү адегенде кызғылт-көк, андан ары күнүрт кызғылт-көк түскө өзгөрөт. Бул процесс анилинге сапаттык анализ жүргүзүүдө кенири колдонулат.


Анилинди кислотанын чөйрөсүндө хромдун аралашмасы менен кычкылдандыруудан п-хинон алынат:



Ушул эле кычкылдандыргыч менен реакцияны ысытып жүргүзгөндө, адегенде күнүрт жашыл түстөгү п-хинондор менен бензолдун ядролору азоттун атомдору аркылуу байланышкан татаал түзүлүштөгү эмеральдин деген боёк зат алынат. Реакциянын чөйрөсүн андан ары ысытууда күнүрттөнүү терендей, акырында кара анилин деген ат менен белгилүү болгон кара боёк зат пайда болот. Кара анилиндин түзүлүшү эмеральдиндинкинен да татаал.

Жогорудагы реакциялардын бардыгы ариламиндердин амин тобуна тиешелүү. Булардан башка алар бензолдун ядросу менен да негизинен электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет. Амин тобу биринчи тектеги орун алмашкан атомдордун топторуна тиешелүү болгондуктан (53-бетти карагыла) ядродо орун алмашуу амин тобунун о-жана п-абалдарында жүрөт. Электрофилдик орун алмашуу реакцияларына төмөнкүлөр тиешелүү:

а) Анилинге 180-200°C да концентрацияланган күкүрт кислотасын таасир кылганда п-анилинульфокислота же сульфанил кислотасы алынат:




Сульфанил кислотасынын молекуласында негиздүүлүк касиетке ээ болгон амин жана кислоталык касиетке ээ болгон сульфотоптору болгондуктан бул кислота төмөндөгүдөй түзүлүштөгү молекуланын ичиндеги туз болуп эсептелет:




Бензолдун ядросундагы амин тобу начар негиздүүлүк, ал эми сульфо тобу күчтүү кислоталык касиетке ээ болгондуктан жалпысынан сульфанил кислотасы кислота болуп эсептелет. Ошондуктан ал щелочтор менен нормалдуу туздарды пайда кылат да кислоталар менен туздарды пайда кылбайт:




Сульфанил кислотасы — практикада айрым бир дары-дармек жана боёк заттарды синтездөөдөгү маанилүү аралык продуктулардын бири. Маселен сульфанил кислотасынын амиди медицинада ак стрептоцид деген ат менен белгилүү:




б) Ариламиндердин эн жөнөкөйү болгон анилин төмөнкү температурада эле хлор же бром суусу менен реакцияга кирип, адегенде 4-хлор (бром)-, 2,4-дихлор (дигром), акырында 2,4,6-трихлор (трибром) анилинди пайда кылат. Галогендер менен анилиндин ортосундагы реакциялар галогендер менен фенолдун ортосундагы реакцияларга окшош:



Галогендөө реакциясын күчтүү кислоталардын эритмесинде жүргүзгөндө п-изомер менен катар көп санда м-изомер да пайда болот, анткени күчтүү кислоталар менен анилин аммоний тузун пайда кылат да аммоний тобу ( $-\text{NH}_3$ ) экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун тобуна тиешелүү болгондуктан, ал экинчи орун алмашуучу электрофилдик реагентти негизинен ядронун м-абалына багыттайт. Натыйжада төмөндөгүдөй катарлаш реакциялар жүрөт:




в) Анилинди кадимки шартта нитрлөөгө болбайт, анткени амин тобу азот кислотасы менен кычкылданып кетет. Ошондуктан адегенде анилинди ацилдөө менен амин тобун коргоп, ацетанилидди алуу керек. Ацетанилидди нитрлөөдөн андан негизинен *п*-аны менен катар *о*-изомери пайда болот. Алынган продуктуларды гидролиздөөдөн *п*-жана *о*-нитроанилиндердин аралашмасы алышат. Реакциянын схемасы төмөндөгүдей:



Демек, жогоруда айтылгандай (134-бет) аминдерди ацилдөө амин тобун кычкылдануу реакциясынан коргоо үчүн жүргүзүлөт. Ушундай эле аминдерди алдын ала ацилдөө реакциясы мындан мурдакы реакцияларында, б.а. сульфирлөө жана галогендөө реакцияларында алардын *п*-жана *о*-изомерлерин синтездөө үчүн жүргүзүлөт, анткени күкүрт кислотасы да, галогендер да амин тобуна кычкылданырыгычтар болуп эсептелет.


Нитроанилиндер боёк заттарды алууда колдонулат.

г) Үчүнчүлүк ариламиндердин *п*-көмүртек атомдорундагы сууткин атомдору начар электрофилдер менен конденсация реакциясына оной кирет. Начар электрофилдерге алифатикалык жана ароматикалык альдегиддер тиешелүү болуп, реакциянын натыйжасында ди- жана трифенилметандын туундулары пайда болот. Маселен:



Жогорудагыдан ди- жана трифенилметандардын амин туундулары дагы боёк заттарды алууда колдонулат.

д) Алкиларил-, диалкиларил- жана триалкилариламмонийлердин хлориддерин же бромиддерин туюк айнек идиштин ичинде 300-350°C га чейин ысытканда азоттун атомдорундагы алкил радикалдар ядронун о- жана п-абалдарына жылышып, адегенде о- жана п-анилиндер андан ары 2,4-диалкиланилин жана 2,4,6-триалкиланилин алышат. Бул процесс А.Гофман менен К.Марциустун кайра топтоштуруусу деп аталат. Маселен:




Гофман менен Марциустун кайра топтоштуруусунда бензолдун ядросуна үчтөн ашық алкил радикалын киргизүүгө болбайт.

Ариламиндердин практикада негиздүүлөрү төмөнкүлөр:


**АНИЛИН** — ариламиндердин эң жөнөкөйү жана практикада алардын эң маанилүүсү. Жаңыдан даярдалган анилин сууда начар эрүүчү түссүз суюктук; бирок абадагы кычкылтекс менен түсүн адегенде саргыч, андан ары күрөн түске өзгөртөт. Анын буусу уулуу.

О.Унфердорбен 1826-жылы жаратылыштагы боёк зат болгон индигону акиташиб менен кургак буулантып айдоодон биринчи жолу анилинди бөлүп алган. Кийинчөрээк ал 1834-жылы таш көмүрдүн чайырынын составында да табылган (Ф.Рунге). Аны 1842-жылы биринчи жолу синтетикалык жол менен Н.Н.Зинин нитробензолду калыбына келтирүүдөн алган (119-бет).


Кийинкүй жылдарга чейин өнөр жайларда анилин нитробензолду сүюлтүлгөн туз кислотасынын катышуусунда темирдин таарындылары менен калыбына келтирүүдөн алышып келген (Н.Бешан):



Лабораториялык шарттарда анилинди алуу, нитробензолду концентрацияланган туз кислотасынын катышуусунда металл түрүндөгү калай менен калыбына келтирүү көп колдонулат:



Азыркы кезде дүйнө жүзүндө 1 млн. тоннадан ашык анилин чыгарылат. Негизинен ал нитробензолду 200-300°C да, газ фазасында, катализатор катарында  $\text{NiS} \mid \text{Al}_2\text{O}_3$ , тү же  $\text{Cu} \mid \text{SiO}_2$  ни колдонуп, суутектин молекуласы менен калыбына келтирүүдөн алышат:



Анилиндин сульфат туздарынан башкалары сууда жакшы


эрийт.

Анилин өнөр жайларда бойк, дары-дармек жана полимерлерди алууда, каучуктарды вульканизациялоо процессин ылдамдатууда ж.б. тармактарда кенири колдонулат.


**o-, m-, p-ТОЛИДИНДЕР** — синтетикалык бойк заттарды алууда гы маанилүү продуктулар. Толидиндердин **o-** жана **p-**изомерлери анилин сыйктуу эле аларга туура келген нитротолу- олдорду калыбына келтириүүдөн алынат.

**ДИФЕНИЛАМИН** кадимки шартта кристалл түрүндөгү зат. Ал антиоксиданттык касиетке ээ. Дифениламин ар түрдүү бойк заттарды синтездөөдө, полимерлерди кычкылдануудан коргоодо жана түтүңсүз дарыларды (мылтыктын) стабилдештириүүдө колдо- нулат.


**ДИМЕТИЛАНИЛИН** — кадимки шартта суюктук. Диметиланилинди нитрлөөдө күчтүү жарылгыч заттардын бири болгон 2,4,6-тринитро-N-нитро-N-метиланилиниң (тетрил) алынат. Реакциянын схемасы төмөндөгүдөй:




2,4-Динитро-N,N-диметиланилин дагы бир молекула азот кислотасы менен кычкылданып, анын декарбоксилдөө реакциясына кири-шинен 2,4-динитро-N-метиланилин пайда болот:



Пайда болгон затты андан ары нитрлөөдөн акыркы продукт тет-рил алынат:





Диметиланилин хлордуу цинктин катышуусунда фосген менен конденсация реакциясына кирип, *p,p'*-диметиламинбензофенон-ду (Михлердин кетонун) пайда кылат:



Михлердин кетону айрым бир боёк заттарды синтездөөдө баштапкы продукт болуп эсептелет.

**о-, м-, п-ФЕНИЛЕНДИАМИНДЕР** — абада оцой кычкылдануучу түссүз кристаллдар. Фенилендиаминдердин о- жана п-изомерлери аларга туура келген нитроанилиндерди калыбына келтирүүдөн алынса, м-фенилидендиамин негизинен 1,3-динитробензолду туз кислотасынын катышуусунда темирдин таарындылары менен калыбына келтирүүдөн алынат.

Фенилендиаминдердин ичинен о-фенилендиамин ар түрдүү заттар менен конденсация реакцияларына оцой кирип, гетероциклдүү бирикмелерди пайда кылат. Маселен анын  $\alpha$ -диальдегиддер, дикетондор жана альдегидкетондор менен конденсацияланышынан хиноксалин жана анын туундулары, карбон кислоталары менен конденсацияланышынан бензимидазол жана анын туундулары алынат:




Диаминдердин ичинен эң туруктуусу — м-фенилендиамин. Ал уулу зат. Негизинен боёк заттарды жана чайырларды синтездөөдө колдонулат.

Бардык диаминдердин ичинен кычкылдануу реакциясына п-фенилидендиамин оной кирет. Анын кычкылданышынан 1,4-бензохинондиимин алынып, ал гидролиз реакциясына кирип, п-хинонду пайда кылат.


п-Фенилидендиамин өтө уулу зат. Ал боёк заттарды алууда жана түстүү сүрөттөрдү чыгарууда колдонулат.

**АМИНФЕНОЛДОР** — бензолдун ядросунда амин жана гидроксид тобу бар бирикмелер. Алардын үч изомери (о-, м- жана п-) белгилүү.


Аминфенолдор негизинен аларга туура келген нитрофенолдорду (*o*-, *m*- жана *p*-нитрофенолдорду) калыбына көлтириүүдөн же эки атомдуу фенолдорду (маселен *m*-аминфенолду) амиак менен кошуп ысытуудан алынат:




*p*-Аминфенолдор өнөр жайларда нитробензолду электрохимиялык метод менен калыбына көлтириүүдөн пайда болгон фенилгидроксидаминдикайра топтоштуруудан алынат:



Аминфенолдор сууда жакшы эрүүчү кристаллдар. Алардын составында негиздүүлүк касиетке ээ болгон амин жана кислоталык касиетке ээ болгон гидроксид топтору болгондуктан аминфенолдор амфотердүү, б.а. алар кислоталар менен түздарды, щелочтор менен феноляттарды пайда кылат:



*o*-Аминфенол ар түрдүү заттар менен (маселен ангидрид, фосген ж.б.лар) конденсация реакциясына кирип, гетероцикльдүү биримелерди оюй пайда кылат. Маселен:



Аминфенолдор синтетикалык боёкторду өңүнө чыгарууда жана дары-дармек заттарды алууда колдонулат.

## VIII БӨЛҮМ

### АРОМАТИКАЛЫК ДИАЗОБИРИКМЕЛЕР ЖЕ ДИАЗОАРЕНДЕР







Арендердин молекулаларынын составында эки азоттун атому болуп, алар бири-бири менен түздөн-түз байланышкан бирикмелер ароматикалык диазобирикмелер деп аталат. Алардын жалпы формуласы  $\text{ArN}_2\text{X}$  менен туюнтулуп, түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт:


а) Түзүлүшү  $[\text{Ar}-\text{N}=\text{N}]^{\pm}\text{X}^-$  болгон бирикмелер диазоний түздары деп аталат ( $\text{X}=\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{HSO}_4^-$ ,  $\text{BF}_4^-$  ж.б. аниондор).

б) Молекуладагы эки азоттун атому тен үч валенттүү болуп, түзүлүшү  $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{X}$  менен туюнтулган бирикмелер жөн эле диазобирикмелер деген ат менен белгилүү ( $\text{X}=\text{OH}$ , кислоталардын калдыктары жана арил радикалдары). Эгерде  $\text{X}=\text{арил радикалдары болсо, мындай диазобирикмелер азобирикмелер деп аталат. Жөн эле диазобирикмелерге диазогидраттар ( $\text{Ar-N=N-OH}$ ) жана алардын туздары же диазотаттар (маселен,  $\text{Ar-N=N-ONa}$ ), диазоцианиддер ( $\text{Ar-N=N-CN}$ ), ароматикалык азобирикмелер ( $\text{Ar-N=N-Ar}'$ ) ж.б. тиешелүү.$

Бул эки класстагы бирикмелер жараталышы боюнча бири-бири менен тыкыс байланышып, диазобирикмелер (маселен азобоёттор) диазоний туздарынан алынса, кээ бир диазобирикмелер диазоний туздарын алуудагы аралык продуктулар болуп эсептелет.

**ДИАЗОБИРИКМЕЛЕРДИН НОМЕНКЛАТУРАСЫ.** Айрым бир диазобирикмелердин аттары төмөнде көлтирилген:





бензолдиазоцианиди


Диазобирикмелердин ичинен практикада маанилүүсү диазоний туздары.

## ДИАЗОНИЙ ТУЗДАРЫ

Диазоний туздарын төмөндөгүдөй жолдор менен синтездөөгө болот:

а) Биринчилик ароматикалык аминдерге кислотанын чөйрөсүндө азоттуу кислотанын натрий тузун (натрийдин нитрити) таасир кылуудан диазоний туздары алышат (П.Гресс).

Реакциянын суммасын төмөндөгүдөй жазууга болот:







Бул реакция д и а з о т и р л ө ө деген ат менен белгилүү.

Диазоний туздары өтө туруксуз болуп, оной эле ажырап кетет.

Ошондуктан реакцияны төмөнкү температурада (-5-0°C) жүргүзүү керек.




Практика жүзүндө диазотирлөө реакциясы төмөндөгүдөй жүргүзүлөт: биринчилик арил аминдердин кислотадагы эритмесине реакциянын температурасы 0-5°C дан жогору болбогондой кылыш, аз-аздан натрийдин нитритин кошуу керек. Мындаи шартта эритмедеги кислота туздун составынан таза азоттуу кислотаны бөлүп чыгарат. Реакция нормалдуу жүрүш үчүн 1 моль аминге жана 1 моль натрийдин нитритине 2,5 моль кислота алуу зарыл, анткени кислотанын 1 молу нитриттен азоттуу кислотаны бөлүп алууга, экинчиси диазоний тузун пайда кылууга, ал эми калганы (0,5 моль) туруксуз болгон диазоний тузун стабилдештируүгө жумшалат.

Жогорудагы суммардык диазотирлөө реакциясы жакындаштырылган гана реакция. Чындыгында диазотирлөөчү агент болуп азоттуу кислотанын єзү эмес, андан пайда болгон реагенттер эсептелип, реакция бир нече баскынча жүрөт. Түздөн-түз диазотирлөөчү реагенттерге протондошкон азоттуу кислота ( $\text{H}_2\text{O}-\text{N}=\text{O}$ ), азоттуу ангидрид ( $\text{N}_2\text{O}_3$ ), нитрозил иону ( $\text{NO}^\cdot$ ) жана хлордуу нитрозил ( $\text{NOCl}$ ) тиешелүү:




Реакциянын биринчи баскынча биринчилик аминдер жогорудагы диазотирлөөчү реагенттердин ар бири менен туруксуз кел-


төн нитрозоаминдерди пайда кылат:



Реакциянын экинчи баскычында, биринчи баскычта пайда болгон нитрозоамин анын таутомери болгон диазогидратка айланат:



Диазогидрат реакциянын үчүнчү баскычында кислотанын таасири менен диазоний тузун пайда кылат:




Ушул метод менен диазоний туздарынын суудагы эритмеси алынат.

б) Кристалл түрүндөгү диазоний туздарын алуу үчүн диазотирлөө реакциясын кандайдыр бир органикалык эриткичтердин чөйрөсүндө (көпчүлүк учурларда муз сыйктуу уксус кислотасынын) азоттуу кислотанын эфиirlери (амилнитрит же этилнитрит) менен жүргүзүү керек. Маселен:



в) Төмөнкү температурада ( $-80^\circ\text{C}$ ) фенилгидризиндин спирттеги эритмесине хлорду таасир кылуудан да катуу бензолдиазоний хлориди алынат:



**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Таза диазоний туздары оной жа-

рылуучу кристалл түрүндөгү түссүз заттар. Алар абада күнүрттөнёт. Кристалл түрүндөгү арилдиазоний туздарынын борфториддеринен башкаларынын бардыгы ысытууда жана сүрүлүүдө жарылууга өтө жөндөмдүү; алардын ичинен нитраттары жана перхлораттары менен иштөө айрыкча этиялтыкты талап кылат.

Арилдиазоний туздарынын борфториддеринен башкаларынын бардыгы сууда жакшы эрийт. Алардын суудагы эритмеси жарылууга анчейин коркунучтуу эмес, бирок алар дагы ысытууда оной эле ажырап кетет.


**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Ароматикалык диазоний туздары арендердин туундуларынын ичинен химиялык эн активдүү бирикмелер. Диазоний туздарынын жардамы менен арендердин өздөрүн жана дээрлик алардын бардык туундуларын синтездөөгө болот. Алар менен химиялык реакцияларды жүргүзүүдө туроксуз жана жарылууга өтө жөндөмдүү болгон кургак диазоний туздары эмес, алардын жаңыдан даярдалган суудагы эритмеси колдонулат.

Диазоний туздарынын эритмесине эквимолекулярдык сандагы щелочторду же күмүштүн нымдуу оксидин кошкондо диазоний


гидроксили пайда болот:



Эгерде ушул эритменин чөйрөсүндө щелочтордун саны ашыгы менен болсо, диазоний гидроксили изомерлөө реакциясына кирип, чыныгы диазобирикмө болгон диазотаттар алышат:



Диазотаттар кислотанын чөйрөсүндө эки таутомердик бирикмөлерди-диазогидратты жана нитрозоаминди пайда кылат:





Арилнитрозоамин сууда начар эрип, чөкмөнү пайда кылса, диазогидрат кислотанын чөйрөсүндө акырындык менен диазоний түзүнү айланат. Натыйжада диазобирикмөлер эритмеде: кислотанын чөйрөсүндө катион ( $[\text{Ar}-\overset{+}{\text{N}}=\text{N}]$ ), щелочтун чөйрөсүндө анион ( $\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{O}^-$ ) түрүндө жашайт.


Булардан башка диазоний туздары баштапкы молекуладан азоттун молекуласын бөлүп чыгаруучу жана азоттун молекуласын бөлүп чыгарбай жүргөн эки түрдүү химиялык реакцияларга кирет. Төмөндө ушул реакциялар карапган.

### 1. ДИАЗОНИЙ ТУЗДАРЫНЫН АЗОТТУН МОЛЕКУЛАСЫН БӨЛҮП ЧЫГАРУУ МЕНЕН ЖҮРГӨН РЕАКЦИЯЛАРЫ.

а) Кислотанын чөйрөсүндөгү диазоний туздарынын суудагы эритмесин кайнаганга чейин ысытканда азоттун молекуласы бөлүнүп чыгып, фенол алышат. Реакция фенил-катионду пайда кылып (Э.Льюис), S<sub>N</sub>1 механизми менен жүрөт:




Бул реакцияда арендиазонийдин сульфат туздарын колдонуу үңгайлуу, анткени башка кислоталардын туздарынан пайда болгон катион эн активдүү болгондуктан эритмеги бардык аниондор (нуклеофилдер) менен реакцияга кирип, фенолдордон башка жардамчы продуктуларды да пайда кылат. Маселен баштапкы продукт катарында арендиазоний хлорид тузун колдонууда фенол менен катар төмөндөгүдөй схемада арилхлорид, реакциянын чөйрөсүнө метил спиртин кошсо, фенолдордун метил эфири пайда болот:



б) Арендиазонийхлоридине натрийдин же калийдин иодидин кошуп ысытуудан арилиодиддер алышат; бул арилиодиддерди алуудагы эң ынгайлуу метод болуп эсептелинет:




в) Диазотопту хлордун жана бромдун атомдоруна орун алмаштыруу үчүн реакцияны бөлмө температурасында же бир аз ысытууда жаныдан даярдалган диазоний тузуна жездин (I) хлоридин жана бромидин кошуу менен жүргүзүү керек (Т.Зандмейердин реакциясы):




(X=Cl, Br)

Ушул эле реакцияларды галогендүү суутектердин катышуусунда, майдаланган жездин (порошок түрүндегү) жардамы менен да жүргүзүүгө болот (Л.Гаттермандин реакциясы).


Зандмейердин реакциясы боюнча [жездин (I) туздарынын катышуусунда] хлордуу жана бромдуу арендерден башка диазоний туздарына натрийдин нитритин, калийдин цианидин же жездин цианидин жана калийдин родонидин таасир кылуудан нитроарендери, циандуу арендерди жана арендердин родониддерин синтездөөгө болот. Циандуу арендерди синтездөөдө адегенде эритмедеги диазоний тузун нейтралдаштырып, андан кийин цианиддерди кошуу зарыл. Эгерде чөйрөнү нейтралдаштырбаса реакциядан уулуу зат болгон циандуу суутек (HCN) көп бөлүнүп чыгат:




г) Диазотопту фтордун атомуна орун алмаштыруу үчүн диазоний тузунун эритмесине борфтордуу суутек кислотасын (40 % түү фтордуу суутек кислотасындағы бор кислотасы HBF<sub>4</sub>) кошкондоarendиазонийдин борфториди (ArN<sub>2</sub>BF<sub>4</sub>) чөкмө түрүндө бөлүнүп чыгат. Чөкмөнү бөлүп алыш, жууп, кургаткандан кийин аны ысытуу керек. Натыйжада төмөндөгүдөй схемада ажыроо реакциясы жүрүп, фтордуу арил алышат (Шимандын реакциясы):




д) Диазоний тузуна калийдин бисульфидин (KHS) таасир кылуудан тиофенолдор алышат:




Калийдин бисульфидинин ордуна калийдин ксантохентин колдонууда тиофенолдор көбүрөөк алышат жана реакция оной жүрөт. Реакциянын схемасы төмөндөгүдөй:




Алынган ксантогент эфириң щелочтордун чөйрөсүндө гидролиздөөдөн тиофенолдор пайда болот:




г) Катализаторсуз эле диазоний туздарына натрийдин азидин ( $Na_3N_3$ ) таасир кылуудан арилазиддер алышат:




ж) Катализатор катарында жездин сульфатынын катышуусунда диазоний туздарына суюлтулган натрий арсенитин ( $Na_3AsO_3$ ) таасир кылуудан ариларсин кислоталарынын натрий туздары, алардын минералдык кислоталар менен реакцияга киришинен ариларсин кислоталары пайда болот (Х.Барттын реакциясы):




Арилдиазонийдин тетрафторборатынын ( $Ar_2BF_4^+$ ) суспензиясына, катализатор катарында хлордуу жездин (I) катышуусунда натрийдин метаарсенитинин эритмесин кошуудан ариларсин кислотасынын чыгышы бир кыйла жогорулайт (В.Хартунг):



з) Катализатор катарында порошок түрүндөгү жеди колдонуп (Л.Гаттерман), диазоний туздарына күкүрттүү ангидридди ( $SO_2$ ) таасир кылууда диазотоп сульфит кислотасынын калдыгы менен орун алмашат:





и) Хлордуу арилдиазоний тузу менен оор металлдардын хлоридинен (Hg, Sn, Sb, Bi) пайда болгон комплекстүү бирикмелердин ажырашынан металлорганикалык бирикмелердин алышы А.Н.Несмеянов дун реакциясы деп аталат. Маселен сымал, сурьма жана висмут органикалык бирикмелердин алышы:




к) Хлордуу фенилдиазоний тузу катализатор катарында жездин туздарынын катышуусунда карбоксил же нитрил топтору м-



мен активдештирилген С-С кош байланышка кошулат (Х.Меервейн):





л) Диазоний туздарынын эритмесине кээ бир калыбына келтиргичтерди таасир кылуудан диазотоп суутектин атому менен орун алмашып, арендер алынат:



Калыбына келтиргичтер катарында алифатикалык спирттерди колдонгондо арендер менен катар жардамчы продуктулар түрүндө алкиларил эфирлери да пайда болот. Реакция төмөндөгүдөй схемада жүрөт:



Диазоний туздарын калыбына келтириүү үчүн щелочтордун эритмесиндеги формальдегид да колдонулат. Калыбына келтиргич катарында фосфорсымак кислотаны ( $\text{H}_3\text{PO}_2$ ) колдонууда продуктунун чыгышы бир кыйла жогорулайт. Реакциялар төмөндөгүдөй жүрөт:




Диазоний туздарын калыбына келтириүү реакциялары көпчүлүк учурларда препаративдик максаттар менен арендердин белгилүү бир туундуларын алууда колдонулат. Маселен бензолго түздөн-түз бромду таасир кылууда (катализатордун катышуусунда) 1,3,5-трибромбензол алынбайт. Ал эми анилинге үч молекула бромду таасир кылууда 2,4,6-триброманилин алынат да (реакциясын 138-беттен карагыла), ага диазотирлөө реакциясын жүргүзүүдөн пайда болгон диазоний тузун жогорудагы методдордун бири менен калыбына келтириүүдөн симметриялуу трибромбензол (1,3,5-трибромбензол) алынат.

## 2. ДИАЗОНИЙ ТУЗДАРЫНЫН АЗОТТУН МОЛЕКУЛАСЫН БӨЛҮП ЧЫГАРБАЙ ЖҮРГӨН РЕАКЦИЯЛАРЫ

Диазоний туздарынын составынан азоттун молекуласын бөлүп чыгарбай жүргөн реакцияларга калыбына келүү, кычкылдануу, гидразондорду пайда кылуу жана азоайкалыштыруу реакциялары тиешелүү. Төмөндө ошол реакциялар каралган.


а) Жумшак шарттарда, маселен калайдын хлоридинин (II) туз кислотасындагы эритмеси же натрийдин сульфити, же уксус кислотасындагы цинктин чаңы менен диазоний туздарын калыбына келтирүүдөн ароматикалык гидразиндер алынат ( $\text{Ar-NH-NH}_2$ ):




Ароматикалык гидразиндер өтө уулуу, сууда начар, спирт менен эфирде жакшы эрүүчү суюктуктар же катуу заттар. Алар кадимки басымдын астында бир аз ажыроо менен кайнайт. Ароматикалык гидразиндер күчтүү негиздерге тиешелүү болуп, бир молекула кислоталар менен туруктуу туздарды пайда кылат.

Ароматикалык гидразиндердин ичинен практикада эн негиздүүсү фенилгидразин ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH-NH}_2$ ) болуп, өнөр жайларда көп санда чыгарылат. Ал  $19,6^\circ\text{C}$  да балкып эрип,  $243,5^\circ\text{C}$  да кайноочу кристалл. Фенилгидразин альдегиддер менен кетондорго эн жакшы реагент жана көп сандаган боёк, дары-дармек заттарды алуудагы баштапкы продукт.


б) Диазобирикмелердин диазотаттарын чеберчилик менен кычкылданырганда арилнитроамин пайда болот. Маселен натрийдин фенилдиазотатынан фенилнитроамин алынат:



Алынган продукт кислотанын чейрөсүндө кайра топтоштуруу реакцияна кирип, негизинен о- жана бир аз санда п-нитроанилинди пайда кылат:



в) Диазоний туздарын малон эфирине ж.д.у.с. молекулада кыймылдуу суутек атомдору бар заттарга таасир кылуудан гидразондор алынат. Маселен:




мезоксал кислотасынын арилгидразон эфири

г) Диазоний туздарынын катиону  $[ArN_2]^+$  начар электрофилдер болгондуктан алар күчтүү электрондонордук орун алмашкан атомдордун топтору бар арендер менен гана реакцияга кирип, ал топтордун п-көмүртек атомундагы суутектин атому менен орун алмашып, азобирикмелерди пайда кылат. Мындай процесс аз о-а и к а л ы ш т ы р у у р е а к ц и я л а р ы деп аталат. Күчтүү электрондонордук орун алмашкан атомдордун топторуна  $-O^-$ ,  $-OH$  жа-


на  $-N\begin{matrix} CH_3 \\ \backslash \\ CH_3 \end{matrix}$  сыйктуу иондор (аниондор) менен атомдордун топто-

ру тиешелүү болуп, аларды  $\ddot{Z}$  менен белгилесек, азоайкалыштыруу реакцияларынын схемасы :




Эгерде аминдер менен фенолдордун п-абалы бош эмес болсо, азот алардын о-көмүртек атомундагы суутектин атому менен орун алмашат.

Реакциянын механизми: диазокатион эки мезомердик абалдан турат:




Катион II арендердин күчтүү электрондонордук орун алмашкан атомдорунун топторунун п-абалдарына (же о-абалына) чабул жасап, азобирикмелерди пайда кылат:




Азоайкалыштыруу реакцияларына кирип, азобирикмелерди пайда кылган диазоний туздары азобирикмелердин биринчи компоненти, ал эми ароматикалык аминдер менен фенолдор алардын экинчи компоненти деп аталат.

Азоайкалыштыруу реакцияларынын жардамы менен өнөр жайларда боёк заттары алынат. Төмөндө диазоний туздары менен аренаминдердин жана фенолдордун ортосундагы реакциялар каралган.


**ДИАЗОНИЙ ТУЗДАРЫ МЕНЕН АРЕНАМИНДЕРДИН РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Диазоний туздары үчүнчүлүк аренаминдер (маселен диметиланилин) менен начар кислоталык чөйрөдө азоайкалыштыруу реакциясына кирип, молекулада азотобу бар ( $-N=N-$ ) бирикмелерди пайда кылат. Маселен хлордуу фенилдиазоний менен диметиланилиден сары түстөгү диметиламиназобензол алынат:




Диазоний түздары үчүнчүлүк аминдер гана эмес, биринчилик жана экинчилик аминдер менен да реакцияга кирет. Мындай учурларда көп анчейин туруктуу эмес диазоамин бирикмелери пайда болот. Реакция нейтралдуу же начар кислотанын чөйрөсүндө жүрөт. Маселен:



Алынган продуктуга минералдык кислоталарды кошуп ысытуудан молекулалынын ичинен кайра топтоштуруу жүрүп, аминазобензол алынат:




**ДИАЗОНИЙ ТҮЗДАРЫ МЕНЕН ФЕНОЛДОРДУН РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Диазоний түздары үчүнчүлүк аминдер менен реакцияга кирген сыйктуу эле фенолдор менен да азоайкалыштыруу реакцияларына кирип, азобирикмелерди пайда кылат. Реакция начар щелочтун чөйрөсүндө жүрөт:




Реакцияны щелочтордун чөйрөсүндө жүргүзгөндө, жогоруда көрсөтүлгөндөй азоайкалыштыруу реакциясына фенолдун өзү эмес анын аниону ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}^-$ ) катышат. Фенолго салыштырганда анын аниону электрофилди ядронун о- жана п-абалдарына алдаанча оной багыттайт. Жогоруда алынган оксиазобензол саргыч түстөгү зат.

Ар түрдүү диазотирлөөчү аминдерди жана ар кандай функционалдык топтору бар аминдер менен фенолдорду колдонуп, азыркы мезгилде жуздөгөн ар башка түстөгү заттар синтезделинип алынган. Алардын көпчүлүгү сары, саргыч жана кызыл түстөгү бирикмелер.

Азобирикмелердин составына ар кандай функционалдуу топторду киргизүү менен түстүү заттардын сапатын жакшыртууга болот. Маселен алардын эрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулаттуу үчүн азобирикмелердин молекуларынын составына сульфо топту киргизүү керек. Ал үчүн сульфанил кислотасын (137-бетти карагыла) адегенде диазотирлеп, андан ары алынган диазоний тузун аминдер же фенолдор менен азоайкалыштыруу зарыл. Маселен:



Түстүү заттардын пайда болушу үчүн органикалык молекулардын составында сөзсүз хромофорлор (гректин “chroma” — “түс” жана “phoros” — “алып жүрүү” деген сөзүнөн алынган) деп аталган атомдордун топтору болушу зарыл. Мындай атомдордун топторуна төмөндөгүлөр тиешелүү:




Бул топтордун бардыгынын заттарга түс берүү жөндөмдүүлүктөрү бирдей эмес, маселен молекуланын составында бирден эле азо же нитрозотоп болсо, мындай молекулалар түстүү болот, б.а. бул топтор күчтүү хромофорлорго тиешелүү.

Ал эми молекуланын составында бирден карбонил же этенил топтору болсо, мындай молекулалар түссүз болот (маселен моно-кетондор менен этилен углеводороддору түссүз заттар), б.а. карбонил жана этенил топтору начар хромофорлорго тиешелүү. Заттар түстүү болуш үчүн бир эле молекуланын составында начар хромофор топторунан бир нечеси болушу зарыл. Маселен хинондор жа-

на молекулада хиноид ядролору (=  =) бар бирикмелер түстүү заттар.

Хиноид ядросу татаал хромофор топторуна тиешелүү. Маселен п-хинондумун  $0 = \text{C}_6\text{H}_4 = 0$  төрт хромофор: эки карбонил жана эки этенил топтору бар.

Түстүү заттардан боёкторду алуу үчүн алардын составында хромофор топторунан башка да молекулаларга өздөрү түс бербegen, бирок хромофор топторунан пайда болгон түстөрдү күчтөкөн жана терендөткөн атомдордун топторунун болушу да зарыл. Мындай топтор ауксохромдор (гректин "аихаео" - "көбөйтүү" деген сөзүнөн алынган) деп аталат. Ауксохромдорго негиздүүлүк же кислоталык касиеттерге ээ болгон төмөндөгү атомдордун топтору тиешелүү:




амин тобу диметиламин гидроксид сульфо карбоксил тобу тобу тобу тобу

Бир эле молекулада хромофор жана ауксохром топтору бар бирикмелер боёк заттары деп аталат. Ауксохром топтору боёктөр менен боёлдуучу заттардын ортосунда түздар сыйктуу бирикмелерди пайда кылат жана да боёктордун кездемелерге сицишине, аларга ар түрдүү түстөрдү берүүгө жардам берет.



Егерде боёк заттардын молекулаларында ауксохромдордо негиздүүлүк касиеттерге ээ болгон топтор [маселен - N(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>] көбүрөөк болсо негиздүү, кислоталык касиетке ээ болгон топтор (маселен - OH) көбүрөөк болсо кислота боёктөрү деп аталат.

Азобоёктордун түстөрү реакциянын чөйрөсүнө көз каранды болуп, pHтын өзгөрүшү менен алардын түстөрү да өзгөрөт. Маселен жогорудагы алынган метилоранж (гелиантин) нейтралдуу жана щелочтордун чөйрөсүндө сары түстө болсо, кислотанын чөйрөсүндө малакызыл түстө болот, анткени сары түстөгү метилоранж кислотанын чөйрөсүндө молекуланын азотубуна протонду кошуп алыш, бензолдун ядросу хиноид түзүлүшүнө айланат. Демек, кислотанын чөйрөсүндө метилоранждын молекуласында хромофордук азотубу жоголуп, жаны экинчи хромофордук хиноид ядросу пайда болуп, молекула түсүн өзгөртөт. Щелочтордун чөйрөсүндө малакызыл метилоранж кайра сары түстөгү метилоранжга айланат, б.а. реакция кайталанма болот. Бул реакциянын схемасы төмөндөгүдей:



Азобоёкторду калыбына келтирүүдөн (күчтүү калыбына келтиргичтер менен) кош байланыштуу N-N тобу үзүлүп, аминдер менен аминфенолдордун аралашмасы алышат. Калыбына келтиргич катарында көпчүлүк учурларда молекуладан жаңыдан бөлүнүп

чыккан суутектин атому колдонулат:




Мындай реакциялар бөектордун түзүлүшүн аныктоо же кээ бир аминдерди жана диаминдерди синтездөө үчүн колдонулат.

## IX БӨЛҮМ


### АРОМАТИКАЛЫК АЛЬДЕГИДДЕР ЖАНА КЕТОНДОР

#### (АРОМАТИКАЛЫК ОКСОБИРИКМЕЛЕР)


Алифатикалык оксобирикмелер сыйктуу эле молекулада карбонил тобу ( $\text{C=O}$ ) бар арендердин туундулары ароматикалык оксобирикмелер же ароматикалык альдегиддер менен кетондор болуп эсептелет. Ароматикалык оксобирикмелерде карбонил тобу бензолдун ядросу менен түздөн-түз байланышат же ядронун капиталдарындагы чынжырчаларда жайланаышат. Карбонил тобу бензолдун ядросу менен түздөн-түз байланышкан ароматикалык альдегиддердин аттары аларды кычкылданырганда пайда болгон ароматикалык кислоталардын аттарынан алынса, карбонил тобу ядронун капиталдарындагы чынжырчаларда жайланаышкан альдегиддердин аттары чынжырчадагы суутектин атому арил радикалдары менен орун алмашкан алифатикалык альдегиддердин аттарынан алынат. Маселен:




бензой  
альдегиди




м-толуил-  
альдегиди



2,5-диметилбен-  
зой альдегиди



альдегиди




альдегиди


Ароматикалык кетондор карбонил тобу менен байланышып турган радикалдардын мүнөзүнө жараша таза ароматикалык жана майлуу-ароматикалык кетондор болуп экиге бөлүнөт. Эгерде кар-

бонил тобундагы биш турган валенттүүлүктөрдүн экөө тен арил радикалдары менен байланышса таза ароматикалык, бирөө алифатикалык, экинчиси арил радикалдары менен байланышса, майлы ароматикалык кетондор деп аталат.

Ароматикалык кетондордун аттарын атоодо рационалдык жана кээ бир жөнөкөйлөрү үчүн тривиалдык номенклатуралар колдонулат. Маселен:



дифенилкетон  
же бензофенон



n-толилфенилкетон


метилфенилкетон  
же ацетофенон

### A. АРОМАТИКАЛЫК АЛЬДЕГИДДЕР

Жогоруда көрсөтүлгөн эки түрдүү ароматикалык альдегиддердин бири, б.а. карбонил тобу ароматикалык ядронун капиталдарындагы чынжырчаларда жайланышкан ароматикалык альдегиддер алыныштары жана касиеттери боюнча алифатикалык альдегиддерден практика жүзүндө айырмаланбайт. Ошондуктан төмөндө негизинен карбонил тобу ядро менен түздөн-түз байланышкан альдегиддердин алыныштары жана алардын касиеттери жөнүндө токтолобуз.


**АЛЬДЕГИДДЕРДИН АЛЫНЫШЫ.** Ароматикалык альдегиддерди төмөндөгүдөй жолдор менен алууга болот.

а) Ароматикалык альдегиддер, алардын ичинен альдегиддердин эн жөнөкөйү болгон бензой альдегиди (бензальдегид) толуолду ар түрдүү кычкылдандырыгычтар менен кычкылдандыруудан алынат. Кычкылдандыруу реакциясын катализатор катарында ванадийдин оксидин (V) колдонуп, кычкылтек менен жүргүзүү перспективдүү:




Ушундай эле реакцияларды күкүрт кислотасынын катышуусунда, уксус ангидридиндеги хромдун оксиidi же 40°C да, 65 % түү күкүрт кислотасындагы марганецтин оксиidi менен да жүргүзүүгө болот.

Лабораторияда бензальдегид толуолго хлордуу хромилди таасир кылуудан алынат (Этардын реакциясы):







б) Хлордуу бензилиденди ( $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CHCl}_2$ ) акитаشتын катышуусунда же суюлтулган күкүрт кислотасы менен гидролиздөөден


өнөр жайларда бензальдегид алынат:



в) Хлордуу бензилди ар түрдүү кычкылдандырыгычтар менен кычкылдандыруу жана гидролиздеөдөн же түздөн-түз эле кычкылдандыруудан бензальдегид алынат. Маселен кычкылдандыруу — гидролиз реакциясына Сомленин реакциясы тиешелүү. Бул реакция хлордуу бензилди уротрипиндин (I бөлүк 200-бет) суудагы эритмеси менен кайнатууда жүрөт. Реакциянын схемасы төмөндөгүдөй:




Хлордуу бензилди коргошундун же жездин нитратынын суудагы эритмеси менен кычкылдандыруудан эле бензальдегид алынат:




г) Ароматикалык углеводороддорго хлордуу алюминийдин жана бир аз сандагы хлордуу жездин (I) катышуусунда көмүртектин оксиidi менен газ түрүндөгү хлордуу суутектин аралашмасын таасир кылуудан ароматикалык альдегиддер алынат (Гаттерман-Кохтун синтези). Бул синтез ароматикалык альдегиддерди алуудагы спецификалык метод болуп эсептелет.


Гаттерман-Кохтун реакциясынын биринчи баскычында хлордуу жездин катышуусунда көмүртектин оксиidi менен хлордуу суутек реакцияга кирип, кумурска кислотасынын хлорангидридин пайда-кылат:




Реакциянын экинчи баскычында ароматикалык углеводороддор менен кислотасынын хлорангидридинин ортосунда кадимки эле Фриделдин-Крафтстын ацилдөө реакциясы жүрөт (46 -бетти крагыла):




Фенолго жана анын жөнөкөй эфирлерине альдегид тобун киргизүү үчүн Гаттермандын варианты, б.а. Гаттерман-Кохтун реакциясындагы көмүртектин оксидинин ордуна синил кислотасы, катализатор катарында хлордуу алюминийдин ордуна хлордуу цинк колдонулат (К.Гештин реакциясы):



Ушундай альдегиддерди А.Вильсмейердин методу менен да алууга болот. Ал үчүн, маселен фенолдун жөнөкөй эфирлерине фосфордун хлороксидинин ( $\text{POCl}_3$ ) катышуусунда, кумурска кислотасынын диметиламидин таасир кылуу керек. Фосфордун хлороксили кумурска кислотасынын амиди менен комплексти пайдалылат:




Пайдалы болгон комплекс фенолдун эфирлери менен реакцияга кирет:



Бул реакцияда жөнөкөй эфирлердин п-изомери алышат. Ал эми о-изомерлерин алуу үчүн Реймердин-Тимандын реакциясы колдонулат (98 - 99 -беттерди карагыла).

д) Карбон кислоталарынын туундуларын, маселен хлордуу бензоилди барийдин сульфатындагы палладийдин катышуусунда суутек менен калыбына келтирүүдөн бензальдегид алышат (Розенмунддун реакциясы):



е) Жогорудагы методдордон тышкары ароматикалык альдегиддерди алууда майлар катарында альдегиддерди алуудагы методдор дагы колдонулат. Маселен биринчилик ароматикалык спирттерди чеберчилик менен кычкылдандыруу, магнийорганикалык бирикмелердин жардамы менен синтездөө ж.б.лар.

**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Ароматикалык альдегиддердин көпчүлүгү сууда эрибеген, жагымдуу ачуу бадам майынын жыты бар суюктуктар. Карбонил тобу ядродон алыстаган сайын алардын жыты кескин боло баштайт. Айрым бир ароматикалык альдегиддердин физикалык касиеттери 9-таблицада келтирилген.

9-таблица


Аттары	Формуласы	Балкып эрүү темп. °C	Кайноо темп. °C	25°C да бензольдогу диполдук моменти, D
Бензальдегид Толуил альдегиддерি	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$	- 25,0	179,5	2,75
	$\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$			
	О-		196,0	
	М-		199,0	
Фенилуксус альдегиди (2-фенилэтаналь) $\beta$ -Фенилпропион альдегиди Корич альдегиди	$\text{O}-$		205,0	3,30
	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$	-10,6	194,0	2,48 (20°C)
	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\overset{\text{O}}{\underset{\text{H}}{\text{C}}}-$	+47,0	280,0	2,31 (20°C)
	$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$	-7,5	252,0 (ажыроо менен)	3,71 (18°C)

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Ароматикалык альдегиддер көпчүлүк химиялык касиеттери боюнча майлар катарындагы альдегиддер сыйктуу эле реакцияларга кирет. Маселен алар ар түрдүү кычкылданыргычтар менен молекуладагы көмүртектин санын өзгөртпөй, кислоталарга чейин кычкылданат. Синил кислотасын, натрийдин гидросульфитин, Гриньядын реактивдердин кошуп алат жана гидроксидамин, фенилгидразин, семикарбазид менен реакцияга кирип, кристалл түрүндөгү заттарды пайда кылат.


Ароматикалык альдегиддер химиялык касиеттери боюнча майлар катарындагы альдегиддерден өзгөчөрөөк мүнөздөгү реакциялары менен да айырмаланат. Аларга маселен төмөндөгүлөр тиешелүү:

а) Концентрацияланган щелочтордун катышуусунда (маселен 60% түү КОНтын суудагы эритмесинин) эки молекула бензальде-


гид Канницаронун реакциясына кирип, бири кычкылданып бензой кислотасынын тузун, экинчи калыбына келип, бензил спиртин пайда кылат:




Бул реакция карбонил тобунун  $\alpha$ -көмүртек атому жок же ал көмүртектин атомдорунда суутектин атомдору жок майлар катарындағы альдегиддердин бири-бири менен реакцияга киришине оқшош экендиги көрүнүп турат (I бөлүк, 207-бет). Реакциянын механизми:




Бул анион экинчи молекула альдегид менен реакцияга кирип, гидрид ионду ( $\text{H}^-$ ) бөлүп чыгарып, туруктуу болгон кислотаны, ал щелочь менен реакцияга кирип, тузду пайда кылса, экинчи молекула гидрид ионду кошуп алып, спирттин анионун пайда кылат:




Спирттин анионунун суу менен реакцияга киришинен бензил спирти алынат:




Жогорудагыдай эле шартта бензальдегидге кумурска альдегидин кошуп ысытканда, ал калыбына келип спиртти, кумурска альдегиди кычкылданып, кислотанын тузун пайда кылат:




6) Ароматикалык альдегиддер (бензальдегид) майлар катарында альдегиддер менен альдолдук жана кротондук конденсация реакциясына оной эле кирип (щелочтордун катышуусунда), каныкпаган ароматикалык альдегиддерди пайда кылат (Клайзендин конденсациясы). Маселен бензальдегид менен уксус альдегидинен корич альдегиди алынат:




Клайзендин конденсациясына суюлтулган щелочтордун катышуусунда бензальдегид менен ацетон жана майлуу-ароматикалык кетондор да кирет. Маселен бензальдегид менен ацетондон, реагенттердин катышуусуна жараза, бензальдацетон же дибензальдацетон, ал эми бензальдегид менен ацетофенондон бензальдацетофенон пайда болот:



Бензальдегид майлар катарындағы кислоталардың ангидриидтери менен Перкиндин конденсация реакциясына кирип, канықпаган ароматикалык кислоталарды пайда кылат. Бул конденсацияда катализатордун милдетин негиздүүлүк касиетке ээ болгон уксус кислотасынын натрий же калий тuzu аткарып, реакция 175-180°C да жүрөт:  $\text{CH}_3\text{COONa}$




Реакциянын механизми:





Ароматикалык альдегиддер менен биринчилик ароматикалык аминдердин конденсацияланышынан Шиффтин негиздеринин пайда болушу жогоруда каралган (135 -бет). Бул конденсация алифатикалык альдегиддер менен биринчилик аминдердин ортосундагы реакциядан алда канча оной жүрөт.

г) Ароматикалык альдегиддер молекулада активдүү сүүтектөн атомдору бар айрым бир ароматикалык бирикмелер, маселен үчүнчүлүк майлуу-ароматикалык аминдер жана фенол менен конденсация реакциясына кирет. Реакциянын натыйжасында триフェнилметандын туундулары пайда болот. Алардан өнөр жайларда боёк заттары алынат (үчүнчүлүк майлуу-ароматикалык амин менен бензальдегиддин конденсация реакциясы 139 -бетте көлтирилген). Фенол менен бензальдегиддин конденсацияланышы:




д) Майлар катарындағы альдегиддерге салыштырганда ароматикалык альдегиддер (маселен бензальдегид) өтө оной, б.а. өзүнен өзү эле абадагы кычкылтектен менен кычкылданып, кислоталарды пайда кылат. Жарыктын же темир, марганец ж.д.у.с. өткеөл металлдардын тұздарының катышуусунда мындағы реакциялардың ылдамдығы айрықча жогорулайт. Ал эми альдегидде бир аз санда ингибиторлорду кошкондо, алар реакцияның жүрүшүн токтотот. Демек, кычкылдануу реакциясы чынжырлашкан уланма механизм менен жүрөт. Маселен жарыктын таасири менен жүргөн реакциянын механизми:






Ал эми металлдардын иондорунун катышуусунда:




Реакциянын андан ары жүрүшү жарыктын таасири менен пайда болгон бензоил радикалының сыйктуу эле.

Жогорудагы реакциялардан тышкары жалгыз гана ароматикалык альдегиддерге мүнөздүү болгон реакциялар да бар. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:


а) Ароматикалык альдегиддер аммиак менен 3:2 катышында реакцияга кирип, майлар катарында альдегиддер сыйктуу альдегидамиктарды эмес, гидробензамиддерди пайда кылат:




Кислотанын катышуусунда гидробензамидди ысытканда ал гетероцикльдүү бирикме болбогон амаринге айланат:




б) Ароматикалык альдегиддер циандуу калийдин катышуусунда бензоиндик конденсация реакциясына кирет (Зинин Н.Н.). Маселен бензальдегиддин конденсацияланышынан бензоин алынат:




Реакциянын механизми:



Бензоин өтө элө оңой кычкылданып, дикетон бензилди пайда кылат:



в) Бензальдегидге хлорду таасир кылуудан бензой кислотасынын хлорангидриди алынат:




г) Ароматикалык альдегиддер майлар катарындагы альдегиддерден айырмаланып, полимерлөө реакциясына кирбейт.

д) Альдегид тобу экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топторуна тиешелүү болуп, ядродо орун алмашуучу экинчи электрофилдүү атомдорду жана атомдордун топторун ядронун м-абалына бағыттайт.


### АРОМАТИКАЛЫК АЛЬДЕГИДДЕРДИН КЭЭ БИРЛЕРИ

Ароматикалык альдегиддердин эң жөнөкөй жана практикада маанилүүсү — бензальдегид. Ал жаратылышта а м и г д а л и н д и н гликозиди түрүндө ачуу бадам майынын, алчанын, өрүктүн (абрикостур), шабдалынын ж.б. жемиштердин составында кезигет. Амигдалиндин түзүлүшү төмөндөгүдей:



Амигдалин – даамы бир аз ачуу, ысык суу менен ысык спиртте жакшы, муздак суу менен муздак спиртте кыйынчылыкта эрүүчү кристалл. Ал оптикалык активдүү:  $[\alpha]_D = -39,7^\circ$ .

Амигдалинди кээ бир ферменттердин жардамы менен же кислоталардын катышуусунда гидролиздөөдөн бензальдегид алынат. Маселен аны ферменттердин жардамы менен гидролиздегендөн адегендө эки молекула глюкозага жана бензальдегидциангириңге, андан ары бензальдегид менен синил кислотасына ажырайт. Гидролиз реакциясынын схемасы:



Бензальдегид 179,5°C да кайноочу түссүз суюктук. Анын жыты ачуу бадамдын жытына окшош жагымдуу болгондуктан андан жыпар жыттуу заттар алынат жана бензальдегидден өнөр жайларда ар кандай боёк заттары өндүрүлөт.


Ароматикалык каныкпаган альдегиддердин практикада маанилүүсү — корич альдегиди. Ал 252°C да кайноочу суюктук.

Корич альдегиди органикалык синтездерде жана негизинен парфюмерия өнөр жайларында колдонулат.

## Б. АРОМАТИКАЛЫК КЕТОНДОР

**КЕТОНДОРДУ АЛУУ.** Ароматикалык кетондордун эки түрүн төн (таза жана майлуу-ароматикалык кетондор) алуу көпчүлүк учурларда майлар катарындагы кетондорду алууга эле окшош. Маселен аларды экинчилик спирттерди кычкылдандыруу же геминальдик дигалогендүү бирикмелерди гидролиздөө, же ароматикалык нитрилдерге Гринъярдын реактивдерин таасир кылуу менен алууга болот. Булардан башка ароматикалык кетондорду алуунун спецификалык жолдору да бар. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:


а) Ароматикалык кетондорду синтездөөнүн эң негизги методу болуп, ароматикалык углеводороддорду Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча ацилдөө эсептелет (майлар катарындагы кислоталардын хлорангидриддери менен бензолду ацилдөө 46 -бетте келтирилген). Майлар катарындагы кислоталардын хлорангидриддеринин ордуна ароматикалык кислоталардын хлорангидриддерин колдонуудан таза ароматикалык кетондор алынат:





Бул реакциянын механизми ароматикалык углеводороддорду майлар катарындагы кислоталардын хлорангидриддери менен ацилдөөгө окшош (46 -бет).

б) Фенолкетондордун алыныши 96 -бетте келтирилген.

Мындан башка фенолкетондорду фенолдордун татаал эфирлери (97 -бетти карагыла) К.Фристин кайра топтоштуруу реакциясы менен алууга болот. Реакция ысытууда, Льюистин кислоталарынын катышуусунда ( $\text{AlCl}_3$ ,  $\text{ZnCl}_3$ ,  $\text{FeCl}_3$  ж.б.) төмөндөгүдөй схемада жүрүп, о- жана п-оксикетондордун аралашмасы алынат. Маселен о-оксикетондордун пайда болушу:




Реакциянын механизми:




Фристин кайра топтоштуруу реакциясынын белгилүү бир этапында ацил катион эркин болуп, андан ары кадимки эле Фриделдин-Крафтстын реакциясы жүрөт экен. Демек, бул кайра топтоштуруу Фриделдин-Крафтстын реакциясынын бир түрү.

Фенолдорго же алардын жөнөкөй эфирлерине органикалык нитрилдер менен хлордуу суутекти таасир кылуудан да ароматикалык кетондор алышат (К.Гештин реакциясы):



Бул реакция ароматикалык альдегиддерди алуудагы Гаттермандин реакциясынын бир түрү (159-бет).

в) Суюк этилбензолду жана анын гомологдорун марганецтин же кобальттын туздарынын катышуусунда агадагы кычкылtek менен кычкылдандыруудан гидропероксиддер, алардын ажырашынан кетондор алышат:



Реакция чынжырлашкан уланма механизм менен жүрөт.

**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Ароматикалык кетондор — сууда эрибеген, ар түрдүү гүлдөрдүн жыты жыттанган суюк же катуу заттар.



Практикада мааниси бар айрым бир кетондордун кээ бир физикалык касиеттери 10-таблицада көлтирилген.

10-таблица


Аттары	Формуласы	Балкып эрүү темп, °C	Кайноо темп, °C	Бензодогу диполдук моменти, D
Ацетофенон (метилфенил-кетон)	$\text{C}_6\text{H}_5 - \underset{\underset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}} - \text{CH}_3$	20	202,3	2,97(18°C)
Пропинонфе- нон (фенил- этилкетон)	$\text{C}_6\text{H}_5 - \underset{\underset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	21	218,0	
Бензофенон (дифенил- кетон)	$\text{C}_6\text{H}_5 - \underset{\underset{\text{O}}{\parallel}}{\text{C}} - \text{C}_6\text{H}_5$	49 ( $\alpha$ -) 27 ( $\beta$ -)	306,0	2,95 (13°C)

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Таза ароматикалык кетондор майлар катарындагы кетондордо салыштырганда реакцияга азыраа жөндөмдүү, маселен алар натрийдин бисульфитин кошуп албайт. Ал эми майлуу-ароматикалык кетондор майлар катарындагы кетондор киргөн реагенттердин дээрлик бардыгы менен реакцияга кирет, бирок конденсация реакцияларына алардын алкил радикалдары гана катышат. Маселен алкиларил кетондор төмөндөгүдөй конденсация реакциясына кирет:

а) Ацетофенон кислотанын катышуусунда ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) ацетон сыйктуу конденсация реакциясына кирип, каныкпаган ароматикалык кетон болгон диплонду жана трифенилбензоду пайда кылат:




б) Металл түрүндөгү натрийдин катышуусунда ацето-фенондун татаал эфирлер менен конденсация реакциясына киришинен 1,3-дикетон алынат:




Ушундай эле продукт фтордуу бордун катышуусунда ацетофенон


менен уксус кислотасынын ангидридинен да пайда болот (Х.Меервейндін конденсациясы):




в) Формальдегиддин, аминдердін (көпчүлүк учурларда экинчилик аминдер) жана туз кислотасынын аралашмасын ацетофеноноң таасир кылганда анын  $\alpha$ -сүүтек атому моноалкил же диалкиламинметил топтору менен орун алмашат (К.Манніхтин реакциясы):




Манніхтин реакциясында адегендे формальдегид менен аминдерден аралық продукт катарында аминдердин метилол туундулалы пайда болот:



Пайда болған аралық продукт кислотаның чөйрөсүндө азоттун атомундагы баш кош электрондордун жылышы менен түрүктүү болған карбоний кационго айланат:




Бул кацион ацетофеноң дун енолдук формасы менен реакцияга кирип, акыркы продукт алынат:




Булардан башка ароматикалық кетондорғо тәмәндөгүдөй спецификалық реакциялар мұнәздүү:


а) Таза ароматикалық кетондор жогорку температурада концентрацияланған щелочтордун жардамы менен углеводороддорғо жана кислотаның түздарына ажырайт:



Ушул сыйктуу эле ажыроо натрийдин амиди менен да жүрүп, реакциянын натыйжасында ароматикалык углеводород жана кислотанын амиди алынат. Реакциянын схемасы:




б) Таза ароматикалык кетондор щелочтуу металлдарды кошуп алып, металлкетилдер деп аталган терен түстүү эркин радикалдарды пайда кылат:




Металлкетилдер кетондорго чейин ондой эле кычкылданат.

в) Ацетофенонго же башка майлуу-ароматикалык кетондорго жогорку температурада полисульфиддин (аммонийдин сульфидин деги күкүрттүн эритмеси) суудагы эритмесин таасир кылганда, кетондордун молекуласындагы көмүртектин саны өзгөрбөгөн арилкарбон кислоталары алынат (К.Вильгеродттун реакциясы):




Продуктунун чыгышы анчайин көп болбайт.

г) Ацетофенонго хлорду (же бромду) таасир кылганда хлор (же бром) кыймылдуу метил тобундагы суутектин атому менен орун алмашып, хлорацетофенонду (же бромацетофенонду) пайда кылат:




Хлорацетофенондун түзүлүшүн бензолго катализатордун ( $\text{AlCl}_3$ ) катышуусунда монохлоруксус кислотасынын хлорангидридин таасир кылуу менен далилдеөөгө болот (Фриделдин-Крафттын реакциясы):




Ацетофенон менен хлордун (бромуудун) ортосундагы реакция хлорацетофенондун (бромацетофенондун) пайда болушу менен эле токтооп калбай андан ары жүрүп, акырында трихлорметилфенилкетон (трибромметилфенилкетон) алынат ( $\text{C}_6\text{H}_5 - \underset{\substack{\parallel \\ \text{O}}}{\text{C}} - \text{CCl}_3$ ).

д) Майлуу-ароматикалык кетондорду селендин кош оксида менен кычкылдандырганда альдегидкетондор жана дикетондор алынат:





Бул бирикмелерди күчтүү кычкылдандыргычтар менен кычкылдандырганда ароматикалык кислоталар пайда болот.

е) Майлуу-ароматикалык кетондор майлар катарындагы кетондор сыйктуу эле калыбына келип, углеводороддорду пайда кылса (I бөлүк 202-бет), таза ароматикалык кетондор апротондук эриткичтердин чөйрөсүнде щелочтуу металлдар менен пинакондорду пайда кылат:



ж) Электрофилдик орун алмашуу кетондордун карбонил тобуун м-көмүртек атомунда жүрөт.

Ароматикалык кетондордун туундуларынын ичинен кызыктуусу алардын оксимдерди. Симметриясы жок ароматикалык кетондордун оксимдерди: син- жана анти- деген эки формада болот. Эгерде  $\text{-OH}$  топтор кош байланыштын кичине радикалы тарабында жайланышса син-, анын карама-карши тарабында жайланышса анти-кетоксимдер деп аталат. Маселен:





син-фенил-п-толилкетоксим

анти-фенил-п-толилкетоксим

Булардын ичинен туруктуусу анти- формасы. Ал син- формасына кислоталарды таасир кылуудан алынат. Нурдун таасири менен анти-формасы син-формасына ётөт.

Концентрацияланган минералдык кислоталардын, кислоталардын хлорангидриддеринин таасири менен эки изомердик оксимдерден кислоталардын эки башка амиддеринин пайда болушу Бекмандын кайра топтоштуруусу деп аталат. Маселен син- жана анти-фенил-п-метоксифенилкетоксимдерден төмөндөгүдөй кислоталардын амиддери алынат:







Бекмандын кайра топтоштуруу реакциясынын механизми төмөндөгүдөй: кислотанын таасири менен азоттун атомдорундагы гидроксид тобу бөлүнүп чыгып, ошол эле убакта гидроксид тобунун анти-абалындагы арил радикалы өзүнүн кош электрондору менен азоттун атомуна жылышып, көмүртектин атомунда он заряд пайда болот:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Ar}-\overset{\text{||}}{\underset{\text{N}-\text{OH}}{\text{C}}}-\text{Ar}' & +\text{H}^+ & \overset{\text{+C}-\text{Ar}'}{\longrightarrow} \overset{\text{||}}{\underset{\text{Ar}-\text{N}}{\text{C}}}-\text{HOH}
 \end{array}$$


Пайда болгон карбоний катион чейрөдөн гидроксид тобун кошуп алышп, гидроксид тобундагы суутектин атому Эльтеков-Эрленмейердин эрежеси боюнча азоттун атомуна жылышып, кислотанын амиди алынат:



**АРОМАТИКАЛЫК КЕТОНДОРДУН КЭЭ БИРЛЕРИ. АЦЕТОФЕНОН** (метилфенилкетон) — ароматикалык кетондордун эң жөнөкөйү. Ал өнөр жайларда Фриделдин-Крафтстын методу боюнча бензолду уксус кислотасынын хлорангидриди менен ацилдөөдөн (механизмин 4б -беттен карагыла)





же катализатор катарында марганецтин (II) ацетатынын катышуусунда, бир аз басымдын астында, этилбензолду 130°C да абадагы кычкылтек менен кычкылдандыруудан алынат:



Ацетофенон таш көмүрдүн чайырынын составында кезигет.


**БЕНЗОФЕНОН** (дифенилкетон) негизинен Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча бензолду бензой кислотасынын хлорангидриди (466 -бет) же бензолду фосген менен ацилдөөдөн, же алюминийдин хлоридинин катышуусунда бензолго төртхлордуу көмүртекти таасир кылышп, пайда болгон гем. дихлорифенилметанды гидролиздөөдөн алынат:




Бензофенондун эки модификациясы:  $+49^{\circ}\text{C}$  да балкып эрүүчү туруктуу ( $\alpha$ -) жана  $+27^{\circ}\text{C}$  да балкып эрүүчү туруксуз ( $\beta$ -) формалары белгилүү.

Ацетофенон менен бензофенондун жыттары ар түрдүү гүлдердүн жытына окшош болгондуктан алар парфюмерия өнөр жайларда колдонулат.

Бензофенонду калыбына көлтириүүдөн дифенилметан пайда болот:




Бензофенондун туундуларынын ичинен негиздүүсү ар түрдүү боёк заттарды синтездөөдө колдонулуучу  $\text{pp}'$ -тетраметилдиаминбензофенон же Михлердин кетону. Ал диметилилиниди Фриделдин-Крафтстын методу боюнча фосген менен ацилдөөдөн алынат:



## ВХИНОНДОР


А.А. Воскресенский 1838-жылы хин жыгачтарынын кабыктарынан алынган хин кислотасын күкүрт кислотасындагы марганецтин кош оксиidi менен кычкылдандыруудан биринчи жолу 1,4-бензохинонду синтездеген:




Натыйжада жалпы эле мындай бирикмелерге "хинондор" деген ат берилген.

Бензохинондорду бензолдун молекуласындагы **o**- жана **p**-сууткеттердин атомдору кычкылтектердин атомдоруна орун алмашкан бирикмелер сыйктуу кароого болот. Демек, бензолдун молекула-

сынан төрт кош байланыш жана төрт жөнөкөй байланыш кезектешип жайланышкан (конъюгерлешкен) эки бирикмени алууга болот. Алар 1,2- жана 1,4-бензохинондор же жөн эле о- жана  $\pi$ -хинондор деп аталат:



1,2-бензохинон




1,4-бензохинон

Бензолдун молекуласындагы м-суутектин атомдорун кычкылтектин атомдоруна орун алмаштыруудан жогорудагыдай конъюгирлешкен бирикме (хинон) алынбайт.

Хинондор — өзгөчө мүнәздөгү циклдүү оксобирикмелер. Алар ароматикалык бирикмелерге тиешелүү эмес. Бирок, хинондор ароматикалык бирикмелерден оной алынат жана кайра аларга оной өтөт. Ошондуктан хинондор ароматикалык оксобирикмелер менен бирге каралып жатат.



**БЕНЗОХИНОНДОРДУН АЛЫНЫШТАРЫ.** Хинондор негизинен аларга туура келген эки атомдуу фенолдорду кычкылдандыруудан алынат.

$\pi$ -Хинон 1,4-диоксибензолду (гидрохинонду) күкүрт кислотасындагы калийдин бихроматы менен кычкылдандыруудан оной эле пайда болот:



Ал эми о-хинондун реакцияга өтө жөндөмдүүлүгүнөн, 1,2-диоксибензолду (пирокатехинди) кычкылдандыруудан о-хинонду алуу өзгөчө этиятыкты талап кылат. Пирокатехинди о-хинонго чейин кычкылдандыруу реакциясы 108-бетте көрсөтүлгөндөй, абсолюттук эфирдеги күмүштүн оксиди менен жүргүзүлөт жана реакциядан бөлүнүп чыккан сууну синирип алуу үчүн чөйрөдө сөзсүз натрийдин же магнийдин сульфаты болушу керек.

Хинондорду алууда, практикада көпчүлүк учурларда эки атомдуу фенолдордун ордуна о- жана  $\pi$ -аминфенолдор же о- жана  $\pi$ -диаминдер колдонулат. Бул бирикмелерди кычкылдандыруу процессинде аралык продукт катарында хинониминдер жана хинондиминдер алынат. Аларды белгилүү шарттарда эркин түрүндө бөлүп алууга болот. Маселен  $\pi$ -аминфенол менен  $\pi$ -диаминден  $\pi$ -хинонду алуу схемасы төмөндөгүдей:



**п-Хинон** анилинди хромдуу аралашма ( $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ) менен кычкылдандыруудан да алынат. Бул процессте, адегендө анилинден **п-аминфенол** пайда болуп, андан ары реакция жогоруда көрсөтүлгөн схемадай эле жүрөт.


**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Хинондордун молекуласында хромофордук топтор болгондуктан ( $\text{C}=\text{C}$  жана  $\text{C}=\text{O}$ ) алар түстүү заттар.

**п-Хинон** кадимки шартта кескин жыттуу,  $116^\circ\text{C}$  да балкып эрүүчү, алтын сыйктуу сары призма түрүндөгү кристалл; абада анын түсү күрөң түскө өзгөрөт. Суунун буусу менен бууланып учуп чыгат.

**о-Хинон** кадимки шартта жытсыз, ачык кызыл түстөгү призма түрүндөгү кристалл. **о-Хинонго** сууну таасир кылганда ал ажырап кетет.


**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Жогоруда көрсөтүлгөндөй (*НО-бетте*) **п-хинонду** калыбына келтирүүдөн гидрохинон алынат. Реакция кайталанма. Процессти электрохимиялык жол менен да жүргүзүүгө болот.

**п-Хинон** күмүштүн ионунун ( $\text{Ag}^+$ ) катышуусунда перкүкүрт кислотасы менен кычкылдануу реакциясына кирип, малеин кислотасын пайда кылат:




Булардан башка **п-хинон** майлар катарында каныкпаган кетондор сыйктуу төмөндөгүдөй реакцияларга кирет:


а) **п-Хинон** 1,4-абалдарына айрым бир органикалык эмес кислоталарды (**HCl** жана **HCN**), натрийдин бисульфитин, органикалык кислоталардын ангидрииддерин, спирттерди, биринчилик жана экинчилик аминдерди кошуп алып, гидрохинондуң же **п-хинондуң** орун алмашкан туундуларын пайда кылат. Маселен **п-хинон** менен органикалык эмес кислоталардан жана натрийдин бисульфитинен төмөндөгүдөй гидрохинондуң туундулары алынат:





Ушундай эле реакция  $\pi$ -хинон менен уксус кислотасынын ангидридинин ортосунда жүрүп, адегенде 1,2,4-триоксибензолдун триацетаты, анын кислотанын чөйрөсүндө гидролизденишинен 1,2,4-триоксибензол (оксигидрохинон) пайда болот:



Спирттер, биринчилик жана экинчилик аминдер  $\pi$ -хинонго жоғорудагы органикалык эмес жана органикалык заттар сыйктуу эле кошуулуп, гидрохинондуң орун алмашкан туундуларын пайда кылышп, андан ары алардын  $\pi$ -хинон менен реакцияга киришинен гидрохинон жана  $\pi$ -хинондуң орун алмашкан туундулары алынат. Маселен  $\pi$ -хинон менен метил спиртигинин жана биринчилик аминдердин ортосунда реакция төмөндөгүдөй схемада жүрөт:




б) *п*-Хинон туз кислотасындағы гидроксидамин менен моно- жана диоксимдерди пайдалы кылат:




*п*-Хинондун монооксими эритмеде нитрозофенол менен таутомерия абалында турат (96-бетти карагыла).


в) Хинондор Гринъядын реактивдерин кошуп алышп, хинолдорду пайдалы кылат:



Кислотаның чөйрөсүндөгү хинолдордун кайра топтоштуруу реакциясына киришинен алкилгидрохинондор алышат:




г) Хинондор диенофилдерге тиешелүү болуп, 1,3-диендерге кошулуп, конденсацияланган циклдүү бирикмелерди пайда кылат:




Мындаи реакциялар практикада боёк жана дары-дармек заттарды синтездеөдө колдонулат.


Хинондорго айрым бир орун алмашуу реакциялары да мүнөздүү. Маселен 1,4-бензохинонг бромдун молекуласын таасир кылуудан 2-бром-1,4-бензохинон алынса,




Хинондор диазобирикмелер менен реакцияга кирип, арилхинондорду пайда кылат:



Хинондордун туундуларынын ичинен практикада маанилүүсү хлоранил (тетрахлор-1,4-бензохинон). Ал 1,4-бензохинонду туз кислотасы жана калийдин хлораты менен ысытуудан алынат. Адегенде жогоруда көрсөтүлгөндөй (176 -бет) 1,4-бензохинон туз кислотасы менен реакцияга кирип, 2-хлоргидрохинонду, ал калийдин хлораты менен кычкылданып, 2-хлор-1,4-бензохинонду пайда кылат. Алынган продукт экинчи молекула туз кислотасы менен реакцияга кирип, 2,5-дихлоргидрохинонду, андан ары ал молекулада жогорудагыдай эле реакциялар кайталанып, бардык суутектин атомдору хлордун атомдору менен орун алмашып, хлоранил алынат. Реакция үзгүлтүксүз жүрөт. Анын схемасы төмөндөгүдөй:





Хлоранил 290°C да балкып эрүүчү, алтын сыйктуу сары түстөгү, жалбырак түрүндөгү кристалл. Ал практикада дегидратациялоочу агент жана фунгицид катарында колдонулат.


## Х БӨЛҮМ

### АРОМАТИКАЛЫК КАРБОН КИСЛОТАЛАРЫ (АРЕН КИСЛОТАЛАРЫ)

Арендердин (ароматикалык углеводороддордун) суутек атомдору карбоксил тобу ( $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ ) менен орун алмашкан бирикмелер

арен кислоталары (ароматикалык кислоталар) деп аталац. Алар молекуладагы карбоксил тобунун санына жараша моно-, ди-, три- жана поли- (же бир, эки, үч жана көп негиздүү), карбоксил тобунун молекуласында жайланышына жараша таза ароматикалык жана майлуу-ароматикалык карбон кислоталарына бөлүнөт. Эгерде карбоксил тобу ядро менен түздөн-түз байланышып турса, таза ароматикалык, ядронун капиталдарындагы чынжырчаларда жайланышса, майлуу-ароматикалык кислоталарга тиешелүү.


Таза ароматикалык кислоталардын аттары тривиалдык аттар менен аталса, майлуу-ароматикалык кислоталардын аттары алифатикалык кислоталардын аттарынан алынат. Маселен:




бензой кислотасы  
(бензолкарбон кислотасы)




m-толуил кислотасы  
(m-толуолкарбон кислотасы)



фенилуксус кислотасы  
(фенилэтан кислотасы)



терефтал кислотасы  
(1,4-бензодикарбон кислотасы)



пиromелит кислотасы  
(1,2,4,5-бензолтетракарбон кислотасы)


## А.БИР НЕГИЗДҮҮ АРОМАТИКАЛЫК КИСЛОТАЛАР

### (АРЕНМОНОКАРБОН КИСЛОТАЛАРЫ)



**КИСЛОТАЛАРДЫН АЛЫНЫШТАРЫ.** Бир негиздүү ароматикалык карбон кислоталарын алуу практика жүзүндө майлар катарындагы кислоталарды алуудан айырмаланбайт. Ароматикалык кислоталарды алуудагы мүнөздүү жана көбүрөөк колдонулган реакцияларга төмөндөгүлөр тиешелүү:

а) Ароматикалык кислоталарды алуудагы эң негизги метод болуп, ядродо моноалкил радикалы бар бензолдун гомологдорун ар түрдүү кычкылдандыргычтар менен (хром кислотасы, перманганаттын щелочтогу эритмеси, суюлтулган азот кислотасы же катализатор катарында Со жана Mn туздарынын катышуусунда агадагы кычкылтек) кычкылдандыруу эсептөлөт (реакциясын 52 -беттен карагыла). Реакция жогорулатылган температурада жүрөт. Арен кислоталарынын эң жөнөкөйү болгон бензой кислотасы ушул метод менен толуолдан алынат.

б) Ароматикалык кислоталар майлуу-ароматикалык кетондорду кычкылдандыруудан оной пайда болот. Көпчүлүк учурларда кычкылдандыргыч катарында щелочтогу натрийдин же калийдин гипохлориттери колдонулат:




в) Ароматикалык металлорганикалык (литий, натрий же магнийорганикалык) бирикмелерди карбоксилдеөдөн ароматикалык кислоталардын туздары, аларды гидролиздеөдөн ароматикалык карбон кислоталары алынат:





г) Ароматикалык нитрлерди кислоталарын же щелочтун чөйрөсүндө гидролиздеөдөн ароматикалык кислоталар алынат (82-бет). Щелочтун чөйрөсүндө адегенде кислоталардын туздары, аларга сууну же минералдык кислоталарды таасир кылуудан ароматикалык кислоталар пайда болот. Ароматикалык нитрилдер ароматикалык сульфокислоталардын туздарын синил кислотасынын туздары менен балкытып эритүүдөн (82-бет) же диазоний туздарына калийдин же жездин цианиддерин (148-бет) таасир кылуудан алынат.



д) Майлар катарындағы кислоталарды алган сыйктуу эле үч галоген бир көмүртектин атомунда турган тригалогендүү ароматикалық бирикмелерди гидролиздеөдөн ароматикалық кислоталар пайда болот:



е) Ароматикалық кислоталарды алуудагы өзгөчө жол болуп Фриделдин-Крафтстын методу менен ароматикалық углеводородду фосген же хлоркөмүр эфири менен ацилдеп, алынган продуктуларды гидролиздеөз зептелет:



ж) Майлуу-ароматикалық кислоталардын эң жөнөкөйү болгон фенилуксус кислотасын хлордуу бензилге синил кислотасынын туздарын таасир кылышп, алынган фенилацетонитрилди гидролиздеөдөн же аны магнийорганикалық бирикмелер аркылуу алууга болот:



**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Бир негиздүү ароматикалық кислоталар 100°C дан жогорку температурада балкып эрүүчү, бир-аз жагымдуу жыты бар, түссүз кристаллдар. Кислоталардын карбоксил тобунун π-абалында суутек менен орун алмашкан атомдор же атомдордун топтору бар изомерлери алардын о- жана м-изомерлеринен жогорку температурада балкып эрийт. Молекулада бирдей сандагы көмүртектердин атомдору бар майлар катарындағы кислоталарга салыштырганда ароматикалық кислоталар жогорку температурада балкып эрийт жана кайнайт. Ароматикалық кислоталардын бардыгы муздак сууда начар эрийт, ысык сууда алардын эриши бир кыйла жогорулайт, ал эми уюлдуу органикалық эриткичтерде жакшы эрийт. Молекулалық массалары көп анчейин чон эмес ароматикалық кислоталар суунун буусу менен бууланыш

учуп чыгат.

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕР.** Арен кислоталарынын эң жөнөкөйү болгон бензой кислотасы кумурска кислотасынан начар, бирок уксус кислотасынан жана анын гомологорунан бир кыйла күчтүү кислота (кумурска кислотасынын диссоциация константасы  $2,14 \cdot 10^{-4}$  ке, уксус кислотасыныкы  $1,75 \cdot 10^{-5}$  ке, бензой кислотасыныкы  $6,6 \cdot 10^{-5}$  ке барабар).


Ядродо амин тобунан башка дээрлик бардык орун алмашкан атомдор жана атомдордун толтору ароматикалык кислоталардын диссоциация константаларын жогорулатат.

Арен кислоталарынын карбоксил тобу жана бензол ядросу ар түрдүү химиялык реакцияларга кирет.


Майлар катарындагы кислоталардын карбоксил тобу кандай реагенттер менен реакцияга кирсе (I бөлүк, 233-241-беттерди каралыла), арен кислоталарынын карбоксил тобу дагы ошондой эле реагенттер менен реакцияларга кирип, кислоталардын ар түрдүү туундуларын пайда кылат. Арен кислоталарынын туундуларына алардын туздары, галоген-ангидриддери, ангидриддери, татаал эфиirlери жана амиддери тиешелүү.

Арен кислоталарынын бензол ядросу эки түрдүү: орун алмашуу жана кошуп алуу реакцияларына кирет.


Ядро менен байланышып турган карбоксил тобу экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун толторуна тиешелүү болгондуктан, ал экинчи орун алмашуучу электрофилдик реагенттерди ядронун м-абалына багыттайт (60 - 62 -беттер). Кислоталардын ядросунда электрофилдик орун алмашуу реакцияларын галогендөө, нитрлөө жана сульфирлөө реакциялары мүнөздүү. Демек, маселен бензой кислотасын галогендөө, нитрлөө жана сульфирлөөдөн м-галоген-, м-нитро- жана м-сульфобензой кислоталары пайда болот. Ал эми бензой кислотасынын о- жана п-изомерлерин алуу учун адегенде толуолго галогендөө, нитрлөө же сульфирлөө реакцияларын жүргүзүп, андан алынган продуктуларды бензолдун гомологорун кычкылдандыруудагыдай жолдор менен кычкылдандыруу керек (53-бет). Маселен о- жана п-нитробензой кислоталарын алуу схемасы төмөндөгүдөй:



Арен кислоталарынын ядросуна кошуп алуу реакциясына гидрирлөө реакциясы тиешелүү. Арен кислоталарында гидрирлөө реакциясы арендерге салыштырганда алда канча оной жүрөт. Маселен бензой кислотасын гидрирлөөдөн реакциянын шартына жара-ша ядрого 2 же 6 суутектин атомдору кошуулуп, 1,4-дигидробензой же гексагидробензой кислоталары пайда болот. Гидрирлөө реакциясын этанолдун катышуусунда, суюк аммиактагы металл түрүндөгү натрий менен жүргүзүүдө негизинен 1,4-дигидробензой кислотасы алынат:



Катализатор катарында платина металлдарын же никелди колдонуп, бензой кислотасын гидрирлөөдө, ал толугу менен гексагидробензой кислотасына айланат:



**БИР НЕГИЗДҮҮ АРЕН КИСЛОТАЛАРЫНЫН КЭЭ БИРЛЕРИ ЖАНА АЛАРДЫН ТУУНДУЛАРЫ.** Бензой кислотасы — кадимки шартта 121,5°C да балкып эрүүчү, жалпак же ийне сыйктуу кристалл. Анын кристаллогидраты 90°C да балкып эрийт. Кристалл түрүндөгү бензой кислотасынын жыты жок, бирок буу абалына өткөндө анын мүнөздүү жыты болот. Бензой кислотасынын буусу же анын кургак чаны менен дем алганда өпкө ыйлаакчаларын дүүлүктүрүп, көздөн жаш агызат жана жөтөлтөт.


Бензой кислотасы жаратылышта эркин түрүндө кээ бир чайырлардын, анын бензил эфири перуан бальзамынын составында ке-зигет. Өнөр жайларда ал негизинен толуолду кычкылдандыруудан алынат.

Бензой кислотасы практикада боёк, дары-дармек жана жыпар жыттуу заттарды синтездөөдө жана да ал антисептикалык касиеттерге ээ болгондуктан тамак-аштарды консервирлөөдо колдонулат.

Бензой кислотасынын натрий тузу ( $C_6H_5\text{-COONa}$ ) — бензой кислотасы сыйктуу дүүлүктүрүүчү касиетке ээ эмес. Натыйжада ал тамак-аштарды консервирлөөдө көбүрөөк колдонулат.


Хлордуу бензоил (бензой кислотасынын хлорангидриди

$C_6H_5 - COCl$ ) бензой кислотасынын туундуларынын эң негиздүүлөрүнүн бири. Ал бензой кислотасына  $PCl_5$  ти же  $PCl_3$  ту (I бөлүк, 233-бет), же бензальдегидге хлорду таасир кылуудан (165-бетти карагыла), же бензотрихлоридди толук эмес гидролиздөөдөн алышат:




Хлордуу бензоил 198°C да кайноочу, суудан оор ( $d=1,2$ ), күчтүү дүүлүктүрүүчү жыты бар суюктук.

Хлордуу бензоил практикада негизинен бензоилдөөчү (ацилдөөчү) реагент катарында колдонулат. Анын жардамы менен ароматикалык углеводороддорду (Фриделдин-Крафтстын реакциясы), спирттерди, фенолдорду, аминдерди ж.б. биримелерди бензоилдөөгө болот. Бирок хлордуу бензоилдин активдүүлүгү майлар катарындагы кислоталардын хлорангидриддеринен төмөн, натыйжада ал суу менен өтө жай гидролиз реакциясына кирип, бензой кислотасына жана хлордуу суутекке ажырайт:




Ушул эле себептен (активдүүлүгүнүн төмөндүгүнөн) Шоттен-Баумандын бензоилдөө реакциясы суулуу-щелочтуу чөйрөдө жүргүзүлөт. Маселен фенолду бензоилдөө үчүн суюлтулган щелочтун эритмесиндеги фенолго хлордуу бензоилди акырындык менен кошуу керек. Бул процессте адегенде фенол щелочь менен реакцияга кирип, фенолятты пайда кылат. Фенолятты бензоилдөө реакциясынын ылдамдыгы хлордуу бензоилдин гидролиздешинен алда канча жогору. Натыйжада Шоттендин-Баумандын реакциясынын схемасы төмөндөгүдөй:



Фенолдорду жана аминдерди суусуз эритмеде, маселен пириддиндин же үчүнчүлүк аминдердин чөйрөсүндө да бензоилдөөгө болот.


Хлордуу бензоил натрийдин пероксиди менен реакцияга кирип, бензоилдин пероксидин пайда кылат:




Бензоилдин пероксиди өнөр жайларда каныкпаган биримелерди полимерлөө реакциясында кенири колдонулган инициатор-

лордун бири.

Шелочтун чейрөсүндө суутектин пероксидин бензоилдөөдөн бензоилдин гидропероксида алынат:




Ушул эле бирикмени бензоилдин пероксидине натрийдин метилатын таасир кылуудан да алууга болот:




Бензоилдин гидрояероксида майлар катарындағы кислоталардын гидропероксидинен алда канча туруктуу болгондуктан аны кристалл түрүндө бөлүп алууга болот (балкып эрүү температурасы 41°C). Практикада ал көпчүлүк учурларда тазаланбастан эле жаңыдан пайда болгон учурларда пайдаланылат. Бензоилдин гидропероксида негизинен Н.А.Прилежаевдин реакциясында каныкпаган бирикмелерден α-оксиддерди синтездөөдө колдонулат (I бөлүк, 86-беттен карагыла).


Сульфобензой кислоталарынын ичинен маанилүүсү о-сульфобензой кислотасы. Ал о-сульфотолуолду кычкылдандыруудан алынат:




Практикада о-сульфобензой кислотасынын сахарин деп аталган амиди көбүрөөк колдонулат. Сахарин төмөндөгүдей жол менен синтезделинет (И.Ремен): толуолго хлорсульфон кислотасын таасир кылуудан о- жана π-толуолсульфохлориддер алынат:



o-Толуолсульфохлорид аммиак менен реакцияга кирип, о-сульфотолуолдун амидин пайда кылат:




o-Толуолсульфамиидди калийдин перманганаты же хромдун аралашмасы ( $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ) менен кычкылдандыруудан бензой кислотасынын o-сульфамиди алынат. Ал оной эле суунун молекуласын бөлүп чыгарып, o-сульфобензой кислотасынын имидине, б.а. сахаринге айланат:




Сахарин 228-229°С да балкып эрүүчү катуу зат. Муздак сууда начар эрийт. Ал болжол менен канттан 550 эсэ таттуу, бирок аны организм синире албайт, ошондуктан канттын ордуна колдонулбайт.

Сахариндин молекуласынын имид тобундагы ( $\text{> N-H}$ ) сүтектин атому карбонил жана сульфо топтор менен активделгендиктөн ал щелочтуу металлдардын атомдору менен оңой эле орун алмашат.


Сахариндин натрий тузу сахаринге салыштырганда сууда жакшы эрип, эки молекула суу менен кристаллогидратты пайдалынат. Бул туз сахарин сыйктуу эле таттуу бирикмө болгондуктан (канттан ~400 эсэ таттуу) кристаллоза деген ат менен практикада колдонулат. Кристаллозанын түзүлүшү:



**ФЕНОЛКИСЛОТАЛАРЫ (ОКСИБЕНЗОЙ КИСЛОТАЛАРЫ).** Бензой кислотасынын үч: о-, м- жана п-оксикислоталары белгилүү. О-Оксигенбензой же салицил кислотасы Кольбенин методу менен (98-бетти карагыла) же Реймердин-Тимандын реакциясы боюнча алынган салицил альдегидин (98-бет) кычкылдандыруудан алынат:




Салицил кислотасы муздак сууда начар эрүүчү кристалл. Аны акырындык менен ысытканда 159°С да балкып эрип, андан ары буу абалына өтүп кетет. Эгерде салицил кислотасын тез ысытса, ал молекуладан көмүртектин кош оксидин бөлүп чыгарып (декарбоксилдөө), фенолду пайдалынат:




Салицил кислотасы өзүнүн изомерлеринен (м- жана п-изомерлеринен) жана бензой кислотасынан бир кыйла күчтүү кислота, антикени ядронун о-абалындагы функционалдык топтордун (кар-

боксил жана гидроксид) ортосунда суутектик байланыш пайда болуп, карбоксил тобундагы суутектин атому ион түрүндө оңой бөлүнүп чыгат:



Салицил кислотасына сапаттык реагент болуп  $\text{FeCl}_3$ , эсептелет. Ал хлордуу темир (III) менен кызгылт-көк түстөгү эритмени берет. Фенолдон айырмаланып, мындай түстөгү эритме суунун гана чөйрөсүндө эмес спирттин чөйрөсүндө да пайда болот.



Салицил кислотасынын эки ар башка функционалдык топторунан эки катардагы туундулары алынат. Анын гидроксид тобу уксус кислотасынын хлорангидриди же уксус кислотасынын ангириди, же концентрацияланган уксус кислотасынын өзү менен реакцияга кирип, аспирин деп аталган татаал эфирди пайда кылат:



Аспирин катализаторсуз эле суу менен кайнатканда тез эле гидролиз реакциясына кирип, ал салицил жана уксус кислоталарына ажырап кетет.

Аспирин медицинада температуралы төмөндөтүүчү дары-дармек зат катарында колдонулат.


Салицил кислотасынын карбоксил тобу фенолдор жана спирттер менен реакцияга кирип, татаал эфирлерди пайда кылат. Чындыгында фенолдор жана спирттер салицил кислотасынын өзү эмес, анын хлорангидриддери менен реакцияга кирет. Мындай татаал эфирлердин ичинен практикада негиздүүсү салицилфенол эфири же салол. Ал ысытууда салицил кислотасына фосфордун хлороксиди менен фенолдун аралашмасын таасир қылуудан алынат. Процесс төмөндөгүдөй схемада жүрөт:



Салол сууда өтө начар эрүүчүү кристалл. Анын балкып эрүү температурасы 42°C. Салол сууда начар эригендиктен анын спирттеги эритмеси хлордуу темир (III) менен (сапаттык реагенти) кызгылт-көк түстөгү эритмени пайда кылат. Салол өтө жай гидролиз реакциясына кирет.

Салол медицинада ичеги ооруларды дезинфекциялоочу дары-дармек зат катары колдонулат.


Салицил кислотасын гидрирлөөдөн аралык продукт катарында тетрагидросалицил кислотасы пайда болот. Ал ацетоуксус эфиринин “кислоталык ажыроо” реакциясы сыйктуу (I бөлүк, 308-бет) пимелин кислотасына гидролизденет:



Салицил кислотасы күчтүү дезинфекциялоочу зат; анын метил эфири ар түрдүү өсүмдүктөрдүн составында кезигип, натрий тuzu медицинада муундардын кызыл жүгүк оорусун айыктыруучу дары-дармек зат катарында колдонулат. Салицил кислотасынан көп сандагы ар түрдүү азобоёктөр да синтезделин.


М-Оксibenзой кислотасы м-сульфобензой кислотасын щелочтор менен 220°C да балкытып эритүүдөн алынып, ал негизинен ар түрдүү боёк заттарды алууда баштапкы продукт болуп эсептелет.

П-Оксibenзой кислотасы Кольбенин методу менен калийдин фенолятына көмүртектин кош оксидин таасир кылуудан, анын метил эфири (гидроксид тобундагы) а и с кислотасы деп аталып, анетолду (п-пропенилфенолдун метил эфири) кычкылдандыруудан алынат:




п-Оксибензой кислотасынын эфири күчтүү антисептикалык қасиеттерге ээ болгондуктан, алар тамак-аштарды консервирлөөдө колдонулат.

Полиоксибензой кислоталарынын ичинен маанилүүсү жана өсүмдүктөр дүйнөсүндө кенен тараганы — галл же 3,4,5-триоксибензой кислотасы:



Ал сия жангактарынын, чайдын жалбырактарынын, дуб жыгачынын кабыгынын, анар жыгачынын тамырынын ж.б. толуп жаткан өсүмдүктөрдүн составында кезигет. Галл кислотасынан эчактан бери эле кара сия жана ар түрдүү боёктөр алынат.


Галл кислотасы ысык сууда, спиртте жана эфирде жакшы эрүүчү кристалл түрүндөгү зат; 220°C га чейин ысытканда ал пирогаллолго жана көмүртектин кош оксидине ажырап кетет:



Галл кислотасы күчтүү калыбына көлтиргич. Галл кислотасына сапаттык реагент болуп хлордуу темир (III) эсептелет. Анын эритмеси  $\text{FeCl}_3$  менен кара-көк чөкмөнү пайда кылат.

Гидроксид жана карбоксил топтору ядронун капиталдарында жайланышкан ароматикалык оксикислоталардын эң жөнөкөйү жана практикада маанилүүсү — бадам кислотасы ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{COOH}$ ). Ал биринчи жолу бадамдын составынан бөлүнүп алынган.

Бадам кислотасын туз кислотасынын катышуусунда амигдалиндин гликозидинин (165-бет) составынан бөлүнүп алынган бензальдегидциангидринди же бензальдегидге синил кислотасынын кошулушунан пайда болгон бензальдегидциангидринди гидролиздеөдөн алууга болот:




Бадам кислотасынын молекуласында асимметриялдуу көмүртектин атому бар. Синтетикалык жол менен алынган бадам кислотасы оптикалык активдүү эмес (dl-бадам кислотасы). Жаратылышта-

гы бадам кислотасы (амигдалинден алынган) уюлданган жарыктын тегиздигин солго айландырат (L-бадам кислотасы). Анын балкып эрүү температурасы 133°C.

Оптикалык активдүү бадам кислотасынын жардамы менен стереохимиянын көп суроолору чечилген, маселен анын жардамы менен асимметриялык синтез кубулушу түшүндүрүлгөн.

**АРОМАТИКАЛЫК АМИН КИСЛОТАЛАРЫ.** Ароматикалык амин кислоталары амин жана карбоксил топторунун ароматикалык углеводороддордун ядросунда же кептал чыңжырчаларында жайлашына жараشا класстарга бөлүнөт.

Бензой кислотасынын амин тобу ядро менен түздөн-түз байланышкан үч: о-, м- жана п-аминбензой кислоталары белгилүү. Үчөөтен аларга туура келген нитробензой кислоталарын калыбына келтирүүдөн алынат. Бирок, өнөр жайларда ушул жол менен м-жана п-аминбензой кислоталарын алууга болот. Алардын оизомери Гофмандын кайра топтоштуруусу менен фталимидге (95-бетти карагыла) гипохлоритти же гипобромитти таасир кылуудан алынат:





о-Аминбензой кислотасы аминбензой кислоталарынын практикада эн негиздүүсү болуп, ал антранил кислотасы деген ат менен белгилүү.

Антранил кислотасы сууда жакшы эрүүчү кристалл; анын балкып эрүү температурасы 145°C. Антранил кислотасы негизинен боёк заттарды, айрыкча индиго боёгун синтездөөдө, анын метил эфири ар түрдүү өсүмдүктөрдүн гүлдөрүнүн составында кездешип (маселен жасмин гүлүнүн), парфюмерия өнөр жайларында жыпар жылтуу зат катарында колдонулат.

м-Аминбензой кислотасынан негизинен боёк заттар синтезделинет.

п-Аминбензой кислотасы медицинада анестезирлөөчү заттарды алуудагы баштапкы продукт, маселен анын этил эфири медицинада а не с т е з и н, диэтиламинэтил эфиринин хлордуу суутек


тузу новокаин деген ат менен белгилүү:




Азыркы кезде хирургияларда новокаин организмге зияндуу болгон кокайнди практикадан толугу менен сүрүп чыгарды.

Ароматикалык амин кислоталары майлар катарындагы амин кислоталары сыйктуу эле нейтралдуу заттар.

Дээрлик бардык белок заттарын гидролиздөөдөн амин жана карбоксил топтору ядронун капиталдарындагы чыңжырчаларда жайланышкан эки ароматикалык амин кислоталары пайда болот: фенилаланин жана п-оксифенилаланин же тирозин. Алардын түзүлүшү төмөндөгүдөй:




фенилаланин



тироzin

Тирозин, айрыкча казеиндик жана жибек фибронинин составында көп болот. Казеинди жана жибек фибронди гидролиздегенде 3,5 % тен 10 % ке чейин тирозин алышат.

Тирозиндин туундусы болгон тироксин — кекиртек (тамак) бездеринин гормону. Ал организмдеги заттардын алмашуусун жөнгө салып турган амин кислотасы. Тироксиндик түзүлүшү синтез жолу менен далилденген (Харрингтон). Анын структурасы төмөндөгүдөй:



Кекиртек бездеринин составындағы иоддун дээрлик жарымы тироксиндик составында болот.


**МАЙЛУУ-АРОМАТИКАЛЫК КИСЛОТАЛАР.** Карбоксил тобу ядронун капиталдарында жайланышкан ароматикалык кислоталардын (майлуу-ароматикалык кислоталардын) эн жөнөкөйү — фенилуксус кислотасы.

Фенилуксус кислотасы 77°C да балкып эрип, 266°C да кайноочу кристалл.



Фенилуксус кислотасынын метилен тобундагы суутектин атомдору өтө киймылдуу болгондуктан ал ар түрдүү конденсация реакциясына оной кирет.

Фенилуксус кислотасы жана анын эфиirlери парфюмерия өнөр жайларында колдонулат.

Бир негиздүү каныкпаган арен кислоталарынын эң жөнөкөйү корич кислотасы ( $C_6H_5\text{-CH=CHCOOH}$ ). Ал бензальдегиддин уксус кислотасынын ангидриди менен (Перкиндин реакциясы, 162-бетти карагыла) же негиздердин катышуусунда бензальдегиддин малон эфири менен конденсацияланышынан алынат (Э.Кневенагель):




Корич кислотасынын цис- жана транс- формадагы эки геометриялык изомери белгилүү. Алардын транс- изомери туруктуу болуп, ал жөн эле корич кислотасы, цис-изомери аллокорич кислотасы деп аталаат:




Корич кислотасы  $133^{\circ}\text{C}$  да балкып эрүүчү кристалл. Ал жыпар жыттуу жана дары-дармек заттарды синтездөөде колдонулат.

Аллокорич кислотасы корич кислотасына ультра кызыгылт-көк нурду таасир кылуудан же фенилпропиол кислотасын ( $C_6H_5\text{-C}\equiv\text{C-COOH}$ ) гидрирлөөдөн алынат. Аллокорич кислотасы  $68^{\circ}$ ,  $57^{\circ}$  жана  $38^{\circ}\text{C}$  да балкып эрүүчү үч полиморфтук формадан турат.

Корич кислотасынын эки изомерин тен (цис- жана транс-) натрийдин амальгамасы менен калыбына келтириүүдөн же катализатордун катышуусунда аларды гидрирлөөдөн  $\beta$ -фенилпропион кислотасы ( $C_6H_5\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ ) алынат. Алар бромдун молекуласын кошуп алып, дибромкорич кислотасын пайда кылат:




Дибромкорич кислотасына щелочтордун спирттеги эритмесин таасир кылуудан фенилпропиол кислотасы алынат:



## Б. ЭКИ ЖАНА КӨП НЕГИЗДҮҮ АРОМАТИКАЛЫК КИСЛОТАЛАР (АРЕНДИ-ЖАНА АРЕНПОЛИКАРБОН КИСЛОТАЛАРЫ)

Бензолдун ядросундагы эки суутектин атому карбоксил топтору менен орун алмашкан бирикмелер эки негиздүү ароматикалык кислоталар же аренди кислоталар, үч жана андан көп суутектин атомдору карбоксил топтору менен орун алмашса, көп негиздүү ароматикалык кислоталар же аренполикарбон кислоталары деп аталат (бензолдун ядросундагы бардык суутектин атомдору карбоксил топтору менен орун алмашкан кислота да белгилүү, Ал мелит кислотасы же бензолгексакарбон кислотасы деп аталат). Эки жана айрым бир көп негиздүү ароматикалык кислоталардын формулалары жана аттары төмөндө көлтирилген:




Эки жана көп негиздүү кислоталар негизинен ди-, три-, тетра- жана пентаалкиларендерди (көпчүлүк учурларда метиларендерди) катализаторлордун жардамы менен кычкылдандыруудан алынат. Бул кислоталардын ичинен практикада маанилүүлөрү эки негиздүү кислоталар менен пиromелит кислоталары. Төмөндө ушул кислоталарга жана алардын туундуларына токтолобуз.

Эки негиздүү үч ароматикалык кислота белгилүү. Алардын о-фенилендикарбон кислотасы фтал кислотасы, м-фенилендикарбон кислотасы изофтал кислотасы, п-фенилдикарбон кислотасы терефтал кислотасы деп аталат.

**ФТАЛ КИСЛОТАСЫ.** Өнөр жайларда ванадийдин оксидин (V) катализатор катарында колдонуп, 460-480°C да нафталинди абадагы кычкылтек менен (нафталин жөнүндө XI бөлүмдү карагыла) же о-ксилолду кислотанын чөйрөсүндө ар түрдүү кычкылдандыргыштар менен кычкылдандыруудан (толуолдун бензой кислотасын алганга окшош) фтал кислотасы, тагыраак айтканда фтал ангид-

риди алынат. Маселен нафталинди кычкылдандырганда ал адегенде фтал кислотасын, ал кычкылдандыруу шартында молекуладан сууну бөлүп чыгарып, реакциянын ақырында фтал ангидридин пайда кылат:



Фтал кислотасы жалбырак сыйктуу, жалтырак ак кристалл. Ал ысык сууда спиртте жана эфирде жакшы эрийт. Аны туюк айнек түтүкчөнүн ичинде тез ысытканда ~208°C да балкып эрийт, бирок фтал кислотасынын балкып эрүү температурасы так эмес, анткени 208°C нын тегерегинде анын молекуласынан суу бөлүнүп чыга баштайды кислотанын ангидриди пайда болот.


Фтал кислотасы бензой кислотасына салыштырганда күчтүү кислота, анын диссоциация константасы (0°C да)  $1,22 \cdot 10^{-3}$  кө баралар.

Техникада фтал кислотасы эмес анын ангидриди көп колдонулат.

**ФТАЛ АНГИДРИДИ** жогоруда айтылгандай нафталинди жана о-ксилолду кычкылдандыруудан алынат. Ал ийне же призма түрүндөгү кристалл. Фтал ангидриди 131°C да балкып эрип, 285°C да кайнайт.


Фтал ангидриди ар түрдүү алкил чайырларын (полиэфирылерди), көп сандаган боёкторду, эриткичтерди, пластификаторлорду ж.б. эл чарбасында колдонулуучу заттарды алуудагы баштапкы продукт.

Азыркы мезгилде өнөр жайларда чыгарылган фтал ангидридинин дээрлик жарымы фтал кислотасынын метил, этил, бутил жана андан жогорку алкил эфирилерин алууга жумшалат. Фтал ангидридине спиртти кошуп (маселен этил спиртин) ысытуудан, фтал кислотасынын толук эмес, аны минералдык кислоталардын катышуусунда этерификациялоодон толук эфири алынат:



Фтал кислотасынын эфиirlери негизинен синтетикалык полимерлерге пластификаторлор, ал эми бутил жана октил эфиirlери жогорку температурада кайноочу эриткичтер, метил, этил жана бутил эфиirlери кан соргуч чымын-чиркейлерди чочуттуучу заттар (репеленттер) катары колдонулат.


Фтал ангидриди Фриделдин-Крафтстын реакциясына оной кирет. Реакцияга адегендө аngидридин молекуласындагы карбонил тобунун ( $>\text{C}=\text{O}$ ) бири катышат. Маселен Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча бензол менен фтал ангидридинен о-бензоилбензой кислотасы алынат. Ал фосфордун ангидридинин катышуусунда суунун молекуласын бөлүп чыгарып, антрахинонду пайда кылат:




(Антрахинон жөнүндө XI бөлүмдү карагыла)

Фтал ангидриди күкүрт кислотасынын же хлордуу цинктин катышуусунда эки молекула фенол менен конденсация реакциясына кирет (Фриделдин-Крафтстын реакциясы, 97-бетти карагыла).

Фтал ангидридин натрийдин амальгамасы менен калыбына келтирүүдөн 74°C да балкып эрип, 290°C да кайноочу о-оксиметилбензой кислотасынын лактону пайда болот. Пайда болгон лактон фталайд деп аталац, ал о-оксиметилбензой кислотасынын ысытуудан да алынат:




Фтал ангидриди аммиак менен реакцияга киришинен эки продукт алынат. Төмөнкү температурада аммиактын суудагы эритмеси менен фтал ангидридинен фталамин кислотасы, ысытылган фтал ангидриди аркылуу газ түрүндөгү аммиакты өткөрүүдөн фтал кислотасынын имиди (фталимид) пайда болот:




Фталамин кислотасы фталимиддин толук эмес гидролизденишинен да алышат. Фталамин кислотасы менен фталимид антронил кислотасын алуудагы аралык продуктулар болуп эсептелет (190-беттеги Гофмандын кайра топтоштуруу реакциясын карагыла).


Фталимид 238°C балкып эрип, буга оной айлануучу кристалл. Ал начар кислоталык касиетке ээ болгондуктан, фталимидге щелочтуу металлдардын алкоголяттарын таасир кылганда анын амид тобундагы сутектин атому калийдин атому менен орун алмашып, металлдардын фталимидин пайда кылат:




Пайда болгон калийдин фталимиди майлар катарындагы биринчилик аминдерди, айрыкча составында амин тобу бар аралаш функционалдуу бирикмелерди синтездөө кенири колдонулат (З.Габриэлдин синтездери). Маселен биринчилик аминдерди алуу үчүн калийдин фталимидин алкилдеп, пайда болгон N-алкилфталимидди 20 % түү туз кислотасынын же щелочтун чөйрөсүндө гидролиздөө керек. Бирок, N-алкилфталимидди гидразинолиздөөдөн (гидразингидрат менен ысытуу) биринчилик амиддин чыгыш алда канча көп болот:




Ал эми Габриэлдин методу менен калийдин фталимидинен амин спирттерин жана амин кислоталарын синтездөө схемалары төмөндөгүдөй:



Фтал ангидриди фосфордун хлориди (V) менен реакцияга кирип, 16°C да балкып эрүүчү фтал кислотасынын хлорангидридин (фталилхлоридди) пайда кылат:



Фталилхлорид хлордуу алюминийдин таасири менен 89°C балкып эрүүчү анын циклдүү формасына изомерленет:




Фталилхлориддин циклсиз формасы аммиак жана анилин менен өтө тез реакцияга кирет. Фталилхлориддин эң кызыктуу химиялык касиеттери анын эки изомеринен төнгөн реакциянын акырында бирдей продукттылар алынат.


Өндүрүштө чыгарылган фтал ангидридинин көпчүлүгү полиэфир чайырларын синтездеп алууга жумшалат. Полиэфир чайырларынын жөнөкөйү глифталь полимери фтал ангидридинин глицерин менен поликонденсацияланышынан алынат.

Глифталь полимерлери негизинен эмалдарды, тиштин протездерин жана ал полимерлердин химиялык жол менен модификацияланган (өзгөртүлгөн) түрлөрү ар түрдүү сырларды жана кээ бир сууда эрүүчү боёкторду (маселен люцитти) алууда колдонулат.

Жогорулатылган температурада фтал ангидриди менен глицериндин поликонденсацияланышынан балкып эрүүчү түз сыйктуу жана балкып эрибей турган тор сыйктуу эки полимер алынат. Алардын түзүлүшү төмөндөгүдөй:




балкып эрийт




**ИЗОФТАЛ КИСЛОТАСЫ** — кадимки шартта 348°C да балкып эрүүчү кристалл. Молекуладагы карбоксил топтору ядронун 1,3-абалдарында жайланашибкандыктан (бири-биринен алыс жайланашибкандыктан) изофтал кислотасы ангидридди пайда кыла албайт.

**ТЕРЕФТАЛ КИСЛОТАСЫ** — балкып эрүү температурасына жетпей ~300°C да буу абалына өтүп кетүүчү аморфтуу порошок; сууда жана органикалык эриткичтерде начар эрийт.

Терефтал кислотасы өнөр жайларда негизинен *p*-ксилолду кычкылдандыруудан алынат. Мындан башка аны 340°C да, 300 атм. басымдын астында, калийдин бикарбонатынын катышуусунда бензой кислотасынын калий тузун карбоксилдө менен да синтездөөгө болот:



Терефтал кислотасынан өнөр жайларда полиэфир буласы болгон полиэтилентерефталат же лавсан (Англияда терилен, АКШда дакрон) алынат. Лавсанды синтездөөдө үчүн адегендө терефтал кислотасынын метил эфирин алуу керек. Ал эфирдин этиленгликоль менен поликонденсацияланышынан түз сзыяктуу полиэтилентерефталат пайда болот:




Полиэтилентерефталаттан жогорку сапаттуу кездемелер чыгарылат.

## ХІ БӨЛҮМ


### КӨП ЯДРОЛУУ АРОМАТИКАЛЫК УГЛЕВОДОРОДДОР (КӨП ЯДРОЛУУ АРЕНДЕР) ЖАНА АЛАРДЫН ТУУНДУЛАРЫ

Бир эле молекулада эки же андан көп бензолдун ядросу бар углеводороддор көп ядролуу ароматикалык углеводороддор (көп ядролуу арендер) деп аталат. Көп ядролуу ароматикалык углеводороддор конденсацияланбаган жана конденсацияланган болуп экиге бөлүнөт.


Конденсацияланбаган көп ядролуу ароматикалык углеводороддордун молекулаларында бензолдун ядролору бири-бири менен түздөн-түз же ачык чыңжырлуу көмүртектин атомдору (чектүү, этилен жана ацетилен көмүртек атомдору) аркылуу байланышат. Маселен:




дифенил




п-дифенилбензол




дифенилметан



симм. дифенилэтан  
(дibenзил)




симм. дифенилэтилен




дифенилацетилен

Конденсацияланган көп ядролуу ароматикалык углеводороддордун молекулаларында бензолдун ядролоруна бирдей тиешелүү болгон жалпыланган көмүртектин атомдору болот. Маселен:



нафталин




фенантрен

ж.б.лар

Мындай көп ядролуу углеводороддор жана айрыкча алардын туундулары жогоруда бир нече ирет көздешкен (маселен 51-, 89-, 91-, 97-, 100-, 105-, 121-, 126-, 127-, 194-, 195 -беттерди каралы). Төмөндө ушулар сыйктуу углеводороддор жана алардын туундулары каралган.


**А. БЕНЗОЛДУН ЯДРОЛОРУ БИРИ-БИРИ МЕНЕН ТУЗДӨН-ТУЗ  
БАЙЛАНЫШКАН КОНДЕНСАЦИЯЛАНБАГАН КӨП ЯДРОЛУУ  
АРОМАТИКАЛЫК УГЛЕВОДОРДДОР ЖАНА АЛАРДЫН  
ТУУНДУЛАРЫ**

Конденсацияланбаган көп ядролуу ароматикалык углеводороддордун (көп ядролуу арендердин) эн жөнөкөйү — дифенил (бифенил). Анын молекуласы бири-бири менен жөнөкөй байланыш аркылуу байланышкан эки бензолдун шакекчесинен турат (формуласы жогоруда келтирилген). Молекуладагы бензол шакекчелери нин көмүртек атомдору төмөндөгүдөй цифралар менен белгилештэй:




Булардын 2,6,2',6' орто-, 3,5,3',5' мета-, 4,4' пара- көмүртек атомдору болуп эсептелет.

Дифенил бир аз санда таш көмүрдүн чайырынын составында кезигет. Ал синтетикалык жолдор менен эркин фенил радикалдарын (же фенил радикалдарынын туундуларын) пайда кылган бардык реакциялардан алынат. Маселен Вюрцитин-Фиттигдин жана Ульмандын реакциялары боюнча ( $76$ -бетти карагыла), бензолдун буусун кызарганга чейин ысытылган металл түтүкчөсүнөн өткөрүүдөн (Бертло) жана М. Гомбергдин реакциясы боюнча диазоний туздарын (же алардын гомологдорун) натрийдин ацетатынын катышуусунда азоайкаштыруу реакциясына киругүүгө жөндөмсүз болгон ароматикалык бирикмелерге таасир кылуудан:




Кийинки жылдарда палладийдин туздарынын катышуусунда бензолдун жана анын гомологдорунун димерлөө реакциясына киришинен дифенилди жана анын гомологдорун алуу сунуш кылыштаган:




Бул реакцияда палладий металл түрүндө эркин бөлүнүп чыгат. Эгерде реакция жүрүп жаткан аралашма аркылуу кычкылтекти өткөрсө, палладийдин иону ( $\text{Pd}^{2+}$ ) пайда болот.

Дифенил жана анын гомологдору бир аз мүнөздүү жыты бар түссүз кристаллдар. Дифенил  $70,5^\circ\text{C}$  да балкып эрип,  $254^\circ\text{C}$  да кайнайт. Ал жогорку температурага өтө туруктуу бирикме.


Рентгенографиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй дифенилдин бензол ядролору жалпак болуп, бир тегиздикте жайланаышкан:




Эгерде дифенилдин 2,2' жана 6,6' абалдарындагы суутектин атомдору орун алмашкан атомдорунун топторунун көлөмү чоң болсо, эки ядронун ортосунда эркин айлануу болбой калып (мейкиндик тосколдугу болгондуктан), шакекчелер бири-бирине перпендикулярдуу жайланаышып калат да аларда оптикалык изомер пайда болот:




Мындай изомерлер атропоизомерлер (а-болбогон, тропо-айлануу, б.а. айлануу болбогон) деп аталат. Маселен төмөнкү бирикмелердин атропоизомерлери белгилүү: 6,6' - динитродифен кислотасы о,о'-диамин- о,о'-дитолил ж.б.лар.



Дифенилдин химиялык касиеттери бензолдукуна окшош болуп, негизинен анын молекуласында электрофилдик орун алмашуу реакциялары жүрөт (маселен нитрлөө, хлорирлөө, сульфирлөө ж.б.). Фенил радикалы биринчи тектеги орун алмашкан атомдорун топторуна тиешелүү болгондуктан электрофилдик реагенттер негизинен дифенилдин экинчи ядросунун 4-, бир аз санда 2-көмүртектин атомдорундагы суутектин атомдору менен орун алмашат. Молекуладагы экинчи суутектин атому электрофилдик реагенттерге орун алмашуусу биринчи орун алмашкан атомдорун же атомдордун топторунун мүнөзүнө көз каранды болот. Эгерде биринчи орун алмашкан атомдор же атомдордун топтору галогендер, нитро топ же сульфо топ болсо, экинчи орун алмашуучу электрофилдер экинчи ядронун (орун алмашпаган) негизинен 4-, бир аз санда 2-көмүртек атомундагы суутектин атомдору менен орун алмашат. Маселен дифенилди нитрлөөдө адегенде 4-нитродифенил, андан ары негизинен 4,4' - динитродифенил жана бир аз санда 2,4' - динитродифенил алышат:




Ал эми дифенилдин молекуласында -OH тобу болсо (4-көмүртектин атомунда), экинчи орун алмашуучу электрофилдик атомдор же атомдордун топтору (маселен, -Cl же -NO<sub>2</sub>) ошол эле ядродогу 3-көмүртектин атомдорундагы суутектин атому менен орун алмашат:




Дифенил жогорку температурага өтө чыдамдуу болгондуктан өнөр жайларда, айрыкча химия өнөр жайларында, реакторлорду ысытуу үчүн дифенил эфири менен бирдикте жылуулук алып жүрүүчү зат катарында колдонулат.

Дифенилдин айрым бир туундулары боёк заттарды синтездөөдөгү аралык продукт болуп эсептелет. Алардын ичинен негиздүүсүнүн бири — бензидин (126 -бетти карагыла). Бензидинден өнөр жайларда бензидин тобундагы боёк заттар алынат. Алардын түзүлүшү азобоёктордун түзүлүшүнө окшош.

Бензидинден боёк заттарды синтездөө үчүн адегендे бензидиндин туздарын диазотирлөө керек. Андан тетразоний туздары алынат:



Пайда болгон тетразоний туздары ароматикалык аминдер же фенолдор менен азоайкалыштыруу реакциясына кирип, ар түрдүү түстөгү боёк заттарды пайда кылат:




(Ar - ядродо - NH<sub>2</sub>, -SO<sub>3</sub>H, -OCH<sub>3</sub>, ж.д.у.с. орун алмашкан атомдордун топтору бар ароматикалык углеводороддордун калдыгы)


Бензиндин тобундагы боёктордун көпчүлүгү пахтадан жасалган кездемелерди түздөн-түз эле кара, кочкул кызыл жана кек түстөргө боёт. Мындай боёктөр субстантивдүү (түздөн-түз боёчу) боёктөр деп аталат.

Бензидин тобундагы боёктордун практикада маанилүүсүнүн бири — кызыл конго боёк катары гана эмес, химиялык лабораторияларда индикатор катарында да колдонудат (кызыл конго жөнүндө 231-бетти карагыла).

Бензолдун буусун кызарганга чейин ысытылган металл түтүкчөсүнөн өткөргөндө дифенил менен катар дагы эки дифенилбензол пайда болот:




п-дифенилбензол  
(терфенил)



о-дифенилбензол


Молекулада төрт, беш жана алты бензолдун ядросу бири-бири менен түз сыйыктуу жөнөкөй байланыштар аркылуу байланышкан полифенилендер да синтетикалык жолдор менен алынган. Алардын түзүлүшү жана аттары төмөндөгүдөй:



кватерфенил




квинкифенил




сексифенил


Булардан башка бензолдун ядросундагы үч, төрт, беш жана алты суутектин атомдору фенил радикалдары менен орун алмашкан полифенилбензолдор да белгилүү. Маселен:



симм. трифенилбензол



тетрафенилбензол



пентафенилбензол

Бул полифенилендердин бардыгы температурага өтө чыдамдуу жогорку температурада балкып эрүүчү түссүз кристаллдар. Алардын айрым бирлеринин балкып эрүү температуналары төмөндөгүдөй:

терфенилдики 213°С

кватерфенилдики 320°С

квинкифенилдики 395°С


сексифенилдики 475°

пентафенилбензолдуку 252°



тексафенилбензолдуку 450°

**Б. БЕНЗОЛДУН ЯДРОЛОРУ ШАКЕКЧЕГЕ КИРБЕГЕН  
КӨМҮРТЕКТИН АТОМДОРУ АРКЫЛУУ БАЙЛАНЫШКАН КӨП  
ЯДРОЛУУ АРОМАТИКАЛЫК УГЛЕВОДОРОДДОР ЖАНА АЛАРДЫН  
ТУУНДУЛАРЫ**








Бул класска тиешелүү болгон углеводороддордун эң жөнөкөйү — дифенилметан. Дифенилметан метандын молекуласындагы эки суутектин атому эки фенил радикалды менен орун алмашкан бирикиме:



Метандын калган атомдорун фенил радикалдары менен орун алмаштыруудан трифенилметан жана тетрафенилметан пайда болот:



Метандын кийинки гомологу этандын молекуласындагы суутектин атомдорун эки жана андан көп фенил радикалдарына орун алмаштыруудан төмөндөгүдөй көп ядролуу углеводороддор алынат:




Демек, пропандын, бутандын ж.б. чектүү углеводороддордун эки жана андан көп суутек атомдорун фенил радикалдарына орун

алмаштыруудан чексиз сандагы көп ядролуу ароматикалык углеводороддор пайда болот. Булардан башка этилен, ацетилен жана да кумуляцияланган, конъюглерлешкен диендердин жана полинидердин молекулаларында эки жана андан көп фенил радикалдары бар көп ядролуу ароматикалык углеводороддор да белгилүү.


Төмөндө ушундай углеводороддордун айрым бирлери жана алардын туундулары каралган.

ДИФЕНИЛМЕТАНДЫ же бензилбензолду төмөндөгүдөй жолдор менен синтездөөгө болот:


а) Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча дихлорметан менен бензолдон же хлордуу бензил менен бензолдон:



б) Кумурска альдегидинин бензол менен конденсацияланышынан:




в) Бензальдегидге ароматикалык металлорганикалык бирикмелерди таасир кылуудан дифенилкарбинол, аны калыбына келтириүүдөн дифенилметан алынат:




г) Бензофенолду калыбына келтириүүдөн (173-бетти карагыла).

Дифенилметан  $27^\circ\text{C}$  да балкып эрип,  $262^\circ\text{C}$  да кайноочу, апельсиндин жыты сыйктуу жыттуу, спирт менен эфирде жакшы эрүүчү кристалл.

Дифенилметанга ароматикалык углеводороддордун (маселен бензолдун жана толуолдун) бардык химиялык касиеттери мүнөздүү. Ага өзгөчө мүнөздөгү реакциялар да тишелүү. Маселен дифенилметан кычкылдануу реакциясына оной кирип, бензофенонду (172-бет) пайда кылат:




Дифенилметанды кызарғанга чейин ысытылған металл тұтқычесүнөн өткөрғендө анын молекуласында конденсация жүрүп, о,о'-дифенилметан же флуорен алынат:





Флуорен бир аз санда таш көмүрдүн чайырында кезигет. Флуорен 116°C да балқып эрип, 295°C да кайноочу кызғылт-көк түстөгү кристалл.

Флуорендин метилен тобундагы суутектин атому металлдар менен орун алмашат, альдегиддер менен конденсация реакциясына киред жана да метилен тобу оной кычкылданып, конденсацияланған кетон флуоренонду пайда кылат:






**ТРИФЕНИЛМЕТАНДЫ** тәмөндөгүдөй жолдор менен синтездеп алууга болот:

а) Фриделдин-Крафтстың реакциясы боюнча хлороформ менен бензолдан же бензальхлорид менен бензолдан:




б) Ароматикалық катардагы Гринъядың реагентдерин таза ароматикалық кетондорго же ароматикалық кислоталардың татаал эфирлерине таасир кылуудан трифенилкарбинол пайда болот. Аны калыбына келтирүүдөн трифенилметан алынат:






в) Катаал шартта (маселен концентрацияланган күкүрт кислотасынын катышуусунда) ароматикалық оксобирикмелерге ароматикалық углеводороддорду таасир қылуудан:




г) Трифенилметандын кәэ бир туундуларын алуу жогоруда караталган (39-жана 165-беттерди карагыла). Булардан башка, анын айрым бир туундулары ароматикалық аминдердин бензотрихлорид менен конденсацияланышынан алынат:



p,p'-диаминтрифенилхлорметан

Трифенилметан 92°C да балкып эрип, 359°C да кайноочу түссүз кристалл. Ал спиртте, эфирде жана бензолдо жакшы эрийт.


Трифенилметандын молекуласындагы үчүнчүлүк көмүртектин атомундагы суутектин атому өтө кыймылдуу келип, металлдар менен оной эле орун алмашат. Маселен ага суюк аммиактагы калийдин амидин таасир қылуудан қызыл түстөгү калийдин трифенилметилиди пайдал болот. Трифенилметанга хлордун же бромдун молекуласын таасир қылуудан хлор- же бромтрифенилметан, кычкылдандыруудан трифенилкарбинол алынат:




**ТРИФЕНИЛМЕТИЛКАЛИЙ** — реакцияга өтө жөндөмдүү бирикиме. Ал суу же спирт менен оной эле ажырап кетет:




Ал көмүртектин кош оксиди жана оксобирикмелер менен Гриньядын реактивдери сыйктуу реакцияга кирет:






OK


Абадагы кычкылтектен менен трифенилметилдин пероксидин пайда кылат:





Трифенилметилкалийдин молекуласы иондук байланыш менен байланышып, анын эфирдеги эритмеси электр тогун өткөрөт, б.а. эфирдин эритмесинде ал төмөндөгүдөй диссоциацияланат:



**ТРИФЕНИЛХЛОРМЕТАН** — кадимки шартта 113°C да балкып эрүүчү кристалл. Ал Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча төртхлордуу көмүртек менен бензолдон алышат:



Трифенилхлорметандын молекуласындагы хлордун атому гидроксид (сүү менен) жана алcoxид (спирт менен) топторуна оңой эле орун алмашат:



-HCl


Трифенилхлорметандын суюк күкүрттүү ангирилдеги ( $SO_2$ ) эритмеси трифенилметил катионго жана хлордун анионуна диссоциацияланат:




Мындай диссоциация суунун жана спирттин эритмесинде байкалбайт, анткени анын молекуласында жогоруда көрсөтүлгөндөй гидролиз жана алкоголиз реакциялары жүрүп кетет.

**ТРИФЕНИЛКАРБИНОЛ** — кадимки шартта 162°C да балкып эрүүчү кристалл. Ал магнийорганикалык бирикмелердин жардамы менен же трифенилхлорметанга сууну таасир кылуудан алышат (реакциялары жогоруда көлтирилген).

Трифенилкарбинолдун гидроксид тобу өтө кыймылдуу келип, хлордуу сүүтөк менен реакцияга кирип, трифенилхлорметанды, минералдык кислоталардын катышуусунда спирттер менен реакцияга кирип, жөнөкөй эфирлерди пайда кылат:




-H<sub>2</sub>O



-H<sub>2</sub>O


Трифенилкарбинолдун концентрацияланган күкүрт кислотасындагы эритмеси түстүү болот, анткени ал эритмеде трифенил-

метил катионунан  $[(C_6H_5)_3C^+]$  жана күкүрт кислотасынын калдыгынын анионунан  $(HSO_4^-)$  турат:



Бул эритмени өтө суюлтканда трифенилкарбинол кайра алышат. Натыйжада трифенилкарбинол начар негиздүүлүк касиетке ээ.

Демек, трифенилметандын эң жөнөкөй туундуларынын касиеттеринен (трифенилметилкалийдин, трифенилхлорметандын жана трифенилкарбинолдун) көрүнгөндөй трифенилметил тобу ар кандай эритмелерде же карбкатион, же карбанион түрүндө болот экен. Мынданай иондор өтө туруктуу, анткени борбордогу көмүртектин атомдорундагы он жана терс заряддарга уч фенил топторундагы  $\pi$ -электрондор төмөндөгүдөй таасирин тийгизет:



Бул схемалардын биринчисинде, уч фенил топторундагы  $\pi$ -электрондордун борбордогу карбокатионду көздөй жылышкан-дыктан ал катиондун зарядынын чоңдугу бир кыйла төмөндөйт, ал эми экинчи схемада карбаниондун терс заряды уч фенил топто-рун көздөй жылышып, терс заряддын чоңдугу да азаят. Натый-жада жогорудагы эки кубулушта тек системанын туруктуулугу жо-горулайт.


Трифенилметандын туундулары практикада боёк заттары катары колдонулат, анткени анын иондору хромофордук касиетке ээ. Трифенилметандын фенил радикалдарындагы бир, эки же уч суутектин атомдорун ауксохромдук касиеттерге ээ болгон амин жана гидроксид топторуна орун алмаштыруудан эки түрдүү боёк заттары алышат: а) р о з а л и н д е р, б) а у р и н д е р.

Эгерде трифенилметандын туундуларынын составындагы ауксохромдук топтор амин топтору болсо розалиндер, алар гидроксид топтору болсо, ауриндер деп аталат.


Розалиндерге төмөндөгүдөй боёктөр тиешелүү: малахит түстүү жашыл, фуксин (м-метил-п-триаминтрифенилхлорметан), Михлердин кетону (173-бетти карагыла), п,п',п"-[-N, N', N"-гексаметил]-триаминтрифенилхлорметан ж.б.

Малахит түстүү жашыл паҳтадан жана жүндөн жасалган кездемелерди, жибектерди жашыл түскө боёт.

Фуксиндин эритмеси кызыл, анын кристаллы жашыл түстө болот. Малахит түстүү жашыл менен фуксиндин түзүлүштөрү төмөндөгүдөй:




Кызгылт көк түстөгү  $p,p',p''$  [N, N', N'' - гексаметил]-триамина-трифенилхлорметанды алуу схемасы жана анын түзүлүшү төмөндө келтирилген:




Ауриндерге - кристалл кезинdegи жана щелочтордун эритмесидеги ауриндин өзү жана жогоруда каралган (97-бет) нейтралдуу чөйрөдө түссүз, щелочтордун чөйрөсүндө кызыл түстөгү фенол-фталеин ж.б. тиешелүү.


Ауриндин кристалл кезинdegи жана щелочтотуу эритмесинин түзүлүшү төмөндөгүдөй:



1900-жылы М. Гомберг инертуү чөйрөдө ( $\text{CO}_2$ ) трифенилхлорметанга майдаланган цинкти таасир кылуу менен (ошондой эле жезди, сымапты жана күмүштү) гексафенилэтанды синтездөөгө аракеттенген:




Бирок, алынган продукт гексафенилэтандын касиеттеринен айырмаланып, өзгөчө касиеттерге ээ. Маселен ал бензолдо же башка органикалык эриткичтерде эрип, сары түстөгү эритмени пайда кылат. Абадагы кычкылтекти, ошондой эле галогендерди (хлорду, бромду жана иодду) өтө тез синирип алат. Мындай кубулушту Гомберг гексафенилметан эритмеде үч валенттүү көмүртектин атому бар эки эркин трифенилметил радикалдарына диссоциацияланат деп түшүндүргөн:




Чындыгында эле “гексафенилэтан” деп аталган бирикме эритмеде туруктуу болгон трифенилметил радикалдарынан турара кийинчөрөк далилденген.

Трифенилметил радикалы сары түстөгү зат. Жогорудагы аталган элементтерди (kyчкылтекти жана галогендерди) трифенилметилдин тез сицирип алуу себеби — алардын ортосунда төмөндөгү дөйөм реакциялар жүрүп, пероксид жана трифенилгалогенметандар пайда болот:





( $X = Cl, Br, I$ )

Трифенилметил радикалы кадимки шартта эң туруктуу эркин радикалдардын бири, анткени — эркин радикалдагы үч бензолдун ядросу бир тегиздикте жайланышып, көмүртектин атомундагы кошоктошпогон жалгыз электрон үч бензолдун ядросундагы электрондор менен төмөндөгүдөй конъюгирулышкан абалда болот:



Демек, эркин радикалдагы жалгыз электрон борбордогу бир эле көмүртектин атомунда гана топтолбостон, ал үч фенилдин бардык о- жана π-көмүртек атомдорунда да болот. Натыйжада трифенилметил радикалы төмөндөгүдөй мезомердик түзүлүшкө ээ:






ж.д.у.с. болуп, үчүнчү бензолдун ядросунда да дагы үч эркин радикалды пайда кылат. Демек, мындай радикал туруктуу келет жана аны эркин түрүндө бөлүп алууга болот.

Трифенилметилдин фенил радикалдарындагы π-көмүртек атомдорундагы суутектин атомдорун электрондук булуттарды өзүн көздөй тарткан атомдордун топтору менен орун алмаштыруудан, радикалдын туруктуулугу дагы бир кыйла жогорулайт. Маселен мындай туруктуу радикалга  $(\text{p}-\text{NO}_2\text{C}_6\text{H}_4)_3\text{C}\cdot$  тиешелүү.


Трифенилметил радикалынан айырмаланып, майлар катарын-дагы чектүү углеводороддордун радикалдарында жогорудагыдай конъюгишлешүү жок болгондуктан (маселен метил жана этил радикалдарында) алар өтө туруксуз келип, пайда болоору менен эле димерлөө реакцияларына кирип, туруктуу бирикмелерди (маселен этанды жана бутанды) пайда кылат. Мындай радикалдарды кадимки шартта эркин түрүндө бөлүп алуу мүмкүн эмес.

Практикада көптөгөн органикалык реакциялар эркин радикалдардын пайда болушу менен жүрөт. Мындай реакцияларга маселен парафиндерди галогендөө, кычкылдандыруу, нитрлөө, крекинг процесси, көптөгөн каныклаган бирикмелердин полимерлеши ж.б. тиешелүү.


Трифенилхлорметандан синтезделип алынган “гексафенилэтан” деп аталган заттын молекуласында  $[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{C}-\text{C}(\text{C}_6\text{H}_5)_3]$  мейкиндик тоскоолдугу көп болгондуктан жогорудагыдай структуралары пайда кыла албайт. Кийинки жылдарда (1968-1969) далилденгендей анын чыныгы түзүлүшү төмөндөгүдөй:





Бул бирикме кадимки шартта  $147^\circ\text{C}$  да балкып эрүүчү, түссүз кристалл. Ал эритмеде сары түстөгү трифенилметил радикалды менен төмөндөгүдөй төң салмактуу абалда турат:



Этандын молекуласындагы эки суутектин атомун эки фенил тобуна орун алмаштыруудан анын эки изомери пайда болот: симметриялуу же 1,2-дифенилэтан ( $C_6H_5\text{-}CH_2\text{-}CH}_2\text{-}C_6H_5$ ), экинчи, симметриясы жок же 1,1-дифенилэтан:



Симм. дифенилэтан (дибензил деп да аталат) хлордуу бензилге металл түрүндөгү натрийди таасир кылуудан (Вюрцтин реакциясы) же хлордуу бензил менен бензилмагнийгалогенидден, же 1,2-дихлорэтан менен бензолдон (Фриделдин-Крафтстын реакциясы) алынат:




Симм. дифенилэтан  $52^{\circ}\text{C}$  да балкып эрип,  $285^{\circ}\text{C}$  да кайноочу, түссүз кристалл.

Симм. жок дифенилэтан күкүрт кислотасынын катышуусунда уксус альдегидинин бензол менен конденсацияланышынан алынат:



1,1-Дифенилэтан кадимки шартта  $272^{\circ}\text{C}$  да кайноочу түссүз суюктук.


Кийинки жылдарга чейин айыл чарбасында ДДТ деп аталган (п,п'-дихлордифенилтрихлорэтан) симм. жок дифенилэтандын туундусу инсектицид катарында кецири колдонулуп келген. ДДТ өнөр жайларда күкүрт кислотасынын катышуусунда хлорбензол-дун хлораль менен конденсацияланышынан алынган:




ДДТ жердин кыртышында жай ажырап, сугат суулардын агымы менен өзгөрбөстөн океандарга, дениздерге жана көлдөргө барып

кошулуп, жаныбарлардын (балыктардын, канаттуулардын), ошондой эле адамдардын организмдерине чоң зыян келтиргендиктен азыркы кезде ал дээрлик бардык өлкөлөрдө инсектицид катарында практика жүзүндө колдонулбайт.




Этиленден бири-бири менен геометриялык изомерлер болгон эки симметриялуу дифенил этилен алышат ( $C_6H_5-CH=CH-C_6H_5$ ): биринчиси анын туруктуу транс-изомери:




же стильбен, экинчиси туруксуз цис-изомери же изостильбен:




Стильбен бензоинди (164-бетти карагыла) цинктин амальгамасы менен калыбына келтириүүдөн же бензилмагнийбромиддин бензалдегид менен реакцияга киришинен пайда болгон 1,2-дифенилэтанолдун дегидратацияланышынан алышат:



Стильбен ультра кызгылт-көк нурдун таасири менен 6°C да балкып эрүүчү, май сыйктуу цис-изомерине (изостильбенге) изомерленет:



Изостильбен синтетикалык жол менен толанды ( $C_6H_5-C\equiv C-C_6H_5$ ) толук эмес гидрирлөөдөн (маселен ууктурулган палладийдин катышуусунда) алышат:




Стильбен кадимки шартта 124°C да балкып эрип, 307°C да кайноочу, түссүз кристалл. Стильбенге каныкпаган углеводороддордун касиеттери мүнөздүү болуп, ал галогендерди, суутекти,

галогендүү суутектерди, озонду ж.б. заттарды кошуп алат. Бирок, көлөмдүү бензол шакекчелири кош байланыштын кошуп алуусуна чөн тоскоолдугун тийгизет. Маселен транс-стильбен стиролго салыштырганда бромду 100 эсе жай ылдамдык менен кошуп алып, 1,2-диворм-1,2-дифенилэтанды пайда кылат:



Пайда болгон продуктуга калийдин жегичинин спирттеги эритмесин таасир кылуудан дифенилацетилен (толан) алынат:




Толан 61°C да балкып эрип, 300°C да кайноочу түссүз кристалл.

Акыркы жылдарда молекулада бир нече кумуляцияланган жана конъюгирулышкан эселик байланыштары бар, жогорку температурада балкып эрүүчү, көп ядролуу түстүү ароматикалык углеводороддор практикада жарым өткөргүчтөр катарында кеңири колдонулууда. Маселен мындай заттарга молекуласында 5 ке чейинки кумуляцияланган  $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{C}=\text{C}=\text{C}=\text{C}=\text{C}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$ , 15 ке чейинки конъюгирулышкан кош байланыштары  $\text{C}_6\text{H}_5-(\text{CH}=\text{CH})_{15}-\text{C}_6\text{H}_5$  жана 8 ге чейинки учтук байланыштары бар  $\text{C}_6\text{H}_5-(\text{C}\equiv\text{C})_8-\text{C}_6\text{H}_5$  көп ядролуу бирикмелер тиешелүү.


## В. КОНДЕНСАЦИЯЛАНГАН КӨП ЯДРОЛУУ АРОМАТИКАЛЫК УГЛЕВОДОРДОР ЖАНА АЛАРДЫН ТУУНДУЛАРЫ

Конденсацияланган ароматикалык углеводороддордун (молекулада жалпы көмүртектин атомдору бар арендердин) эң жөнөкөй — нафталин. Анын молекуласында 10 көмүртектин жана 8 суутектин атомдору бар ( $\text{C}_{10}\text{H}_8$ ).


**НАФТАЛИН ЖАНА АНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ.** Нафталинди биринчи жолу А.Гарден 1819-жылы таш көмүрдүн чайрынын составынан бөлүп алган. Анын структурасы конденсацияланган эки бензолдун ядросунан турарын 1866-68-жылдарында Э.Эрленмайер менен К.Гребе сунуш кылышкан:




Нафталиндин молекуласындағы көмүртектердин атомдору төмөндөгүдей номерлерге эз:



Булардың 1,4,5,8-си  $\alpha$ - , 2,3,6,7-си  $\beta$ -көмүртектердин атомдору деп аталат. Демек, нафталиндин молекуласындағы бир сутектин атомы башка атом же атомдордун топтору менен орун алмашса, анын эки изомери пайда болот. Маселен:




$\alpha$ -хлорнафта-




$\beta$ -хлорнафта-


Молекуладагы эки сутектин атомун башка оқшош эки атомға же атомдордун топторуна орун алмаштыруудан 10 изомери алынат. Булардың бардығының аттары бар, бирок практикада алардың кәэ бирлери гана колдонулуп жүрөт. Аларга төмөндөгүлөр тиешелүү:




ортто-




мета-



пара-




пери-



амфи-


Нафталиндин түзүлүшү жогорудагы структурага туура келери айрым бир реакциялардың жана синтездердин жардамы менен далилденген:

а) Нафталинди күкүрт кислотасындағы калийдин бихроматы менен кычкылдандырганда фтал кислотасы алынат:




Демек, нафталиндин бир шакекчеси бензолдун ядросунан турат.


б) Нафталиндин экинчи бөлүгү да бензолдун ядросунан туралын далилдөө үчүн аны нитрлөө керек. Нафталин нитрлөө реакциясына оцой кирип,  $\alpha$ -нитронапталинди пайда кылат:




Нитро топ экинчи тектеги орун алмашкан атомдордун топторуна тиешелүү экендиги белгилүү. Ошондуктан ал топ турган бензолдун ядросунун реакцияга жөндөмдүүлүгү бир кыйла төмөн болуп,  $\alpha$ -нитронаталинди кычкылданырганда 3-нитрофтал кислотасы алышат:



$\alpha$ -Нитронаталинди калыбына келтирүүдөн  $\alpha$ -нафтиламин пайда болот:




Амин тобу бириңчи тектеги орун алмашкан атомдордун топторуна тиешелүү болгондуктан, ал топ турган бензолдун ядросу ар түрдүү реакцияларга өтө жөндөмдүү. Ошондуктан  $\alpha$ -нафтиламинди кычкылданырганда амин тобу бар бензолдун ядросу кычкылданып, фтал кислотасы алышат:




Демек, нафтилдин экинчи бөлүгү да бензолдун ядросунан турат экен.

Бул реакциялардан башка нафтилдин өзүн түздөн-түз синтездөө жолдору менен да анын түзүлүшүн далилдөөгө болот. Маслен:


а)Кальцийдин оксидинин катышуусунда 4-фенилбутен-1ди циклодегидрилөөдөн нафтил алышат:




б) Фенилизокротон альдегидин күчтүү кислоталардын катышуусунда (маселен  $H_2SO_4$ ) ысытууда, молекулада циклденүү жүрүп, суу бөлүнүп чыгып, нафталин пайда болот:




в) Бензолду акак ангидриди менен ацилдөөдөн (Фриделдин-Крафттын методу)  $\gamma$ -оксокарбон кислотасы алынат:




Алынган продуктуну Клеменсендин методу менен (туз кислотасындагы цинктиң амальгамасы) калыбына келтирүүдөн 4-фенилбутан кислотасы пайда болот:




Пайда болгон затты күкүрт же фосфор кислотасы менен иштетүүдөн суу бөлүнүп чыгып, молекулада циклденүү жүрүп, 1-оксо-2,3,4-тригидрофталин, аны экинчи жолу Клеменсендин методу менен калыбына келтирүүдөн 1,2,3,4-тетрагидрофталин (тетралин) алынат:




Тетралинден нафталинди алуу үчүн аны селен же көмүрдөгү палладий менен дегидрирлөө керек:




г) о-Дизтилбензолду катализаторлордун жардамы менен дегидрирлөөдөн адегендө о-дивинилбензол, аны күчтүүрөөк дегидрирлөөдөн нафталин пайда болот:



д) Бензолдун буусу менен ацетиленди кызарганга чейин ысытылган металл тұтқчөсүнөн әткөрүүдөн нафталин алышат. Аралык продукт катарында адегенде стирол пайдаланылады:




е) Дивинил менен *p*-хинондун конденсацияланышынан пайдаланылады. *p*-Хинондың дивинил менен конденсацияланышының схемасынан видериз:



Жогорудагы синтездердин бардыгы нафталиндин структурасы конденсацияланған эки бензолдун ядросунан тұраарын далилдейт.


Демек, түзүлүшү боюнча нафталин бензолго окшош бирикмегі. Жогоруда каралғандай (35-бетти карагыла) бензолдун молекулалындағы көмүртектін атомдорунда ынығы жөнөкөй жана ынығы кош байланыштар жок жана ал атомдор бири-бири менен (С-С атомдор) бирдей аралыктарда жайланса. Ал эми нафталиндин молекуласындағы эки шакеңке бирдей, бирок бензолдун молекуласынан айырмаланып, С-С байланыштардың аралыктары бирдей эмес. Рентген структуралық анализдин жардамы менен аныкталған нафталиндин молекуласында С-С байланыштардың аралигы Å менен төмөндөгүдей:






Нафталиндин молекуласынын уолдуулугу нөлгө барабар жана анын 1- жана 5-, ошондой эле 2- жана 6-көмүртек атомдорундағы эки суутектін атомдорун эки окшош башка атомдорго же атомдордун топторуна орун алмаштыруудан алышан нафталиндин туундуларынын уолдуулугу да нөлгө барабар. Демек, нафталиндин молекуласындағы бензолдун эки ядросу тен бир тегиздикте жайланса.

Нафталиндин молекуласында 10 π-электрондор бар экендиги көрүнүп турат.

Нафталиндин молекуласындагы 10  $\pi$ -электрондордун жайлыштары:



Бул электрондор эки шакекчеге бирдей жайлансышкандыктан нафталиндин молекуласы төмөндөгүдей үч чектешкен резонансстык структурата ээ болуш керек:



Бул үч формулалардын I синде гана кош байланыштар симметриялуу жайлансышкан. Нафталин көпчүлүк химиялык реакцияларга симметриялуу кош байланыштары бар бирикме сыйктуу кирет, б.а. анын структурасы I формулага туура келет. Ушул эле формуланы (I) жогоруда келтирилген нафталиндин молекуласындагы С-С атомдордун ортосундагы аралыктар да далилдейт: аралыктары 1,356 Åга барабар болгон төрт симметриялуу кош байланыштар калган төрт байланыштан (1,425 Å) алда канча кыска болуп, алар этилен катарындагы С-С кош байланышка жакын (1,34 Å).

Демек, нафталиндин молекуласында да бензолдун молекуласы сыйктуу эле чыныгы жөнөкөй байланыш дагы, чыныгы кош байланыш дагы жок жана бензолдун молекуласынан айырмаланып, нафталиндин молекуласындагы С-С байланыштардын аралыктары бирдей эмес. Натыйжада нафталин негизинен ароматикалык бирикмеге тиешелүү болсо дагы, кээ бир реагенттер менен этилен катарындагы жана конъюгирулышкен диен углеводороддору сыйктуу реакцияларга кирет, б.а. нафталин бензолго салыштырганда химиялык активдүү бирикме.

Кванттык- механикалык эсептөөлөр көрсөткөндөй бензолдун молекуласынан айырмаланып, нафталиндин молекуласындагы  $\alpha$ -жана  $\beta$ -көмүртек атомдорунда электрондордун тыкыстыгы бирдей болбой,  $\alpha$ -көмүртек атомдорунда көбүрөөк болот. Ушуга байланыштуу электрофилдик кошуп алуу жана орун алмашуу реакциялары биринчи ирээтте нафталиндин  $\alpha$ -көмүртек атомдорунда жүрөт.

Жогорудагы маалыматтардын негизинде ( $\text{C-C}$  байланыштарынын аралыктарынын жана көмүртек атомдорунун электрондорорунуң тыкыстыгынын бирдей эместигинен) нафталиндин структура-

сын төмөндөгүдөй жазуу:



туура болбойт. Демек, нафталин үчүн Эрленмейер менен Гребенин формуласын колдонуу ынгайлуу (215-беттеги формуланы карагыла).

**НАФТАЛИНДИН АЛЫНЫШЫ.** Нафталин өнөр жайларда таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон пайда болгон чайырлардын составынан алынат. Бул метод азыркы кезде бүткүл дүйнөдөгү эл чарбасында керектелүүчү нафталини толугу менен камсыз қылат. Чайырлардын составында 5-7% ке чейин нафталин болот.

Нафталини синтез жолдору менен алуунун практикада мааниси жок (нафталини синтез жолдору менен алуу жогоруда келтирилген), анткени алардын бардыгы таш көмүрдүн чайырынан бөлүнүп алынган нафталинден алда канча эсे кымбат турат.

Нафталиндин Фриделдин-Крафтстын методу менен алкилдөөдөн же ацилдөөдөн анын гомологдору алынат.

Фриделдин-Крафтстын методу менен күкүрттүү көмүртектин чөйрөсүндө нафталини ацилдөөдөн көбүнчө анын  $\alpha$ -туундулары, нитробензолдун чөйрөсүндө  $\beta$ -туундулары пайда болот. Ацилнафталиндердин алкилнафталиндерди алуу үчүн аларды Клеменсендин методу менен калыбына келтирүү керек.

**НАФТАЛИНДИН ЖАНА АНЫН ГОМОЛОГДОРУНУН ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.**

Нафталин кадимки шартта  $80,3^{\circ}\text{C}$  да балкып эрип,  $218^{\circ}\text{C}$  да кайноочу, мүнөздүү жыты бар, бөлмө температурасында эле бууланып учма түссүз кристалл. Ал органикалык эриткичтерде (ысык спиртте, эфирде, бензолдо) жакшы эрип, сууда эрибейт.


Нафталиндин айрым бир гомологдорунун аттары, түзүлүшү, балкып эрүү жана кайноо температуралары 11-таблицада келтирилген.

Аттары	Түзүлүшү	$t$ бал. эр. °C	$t$ кай. °C
α-Метилнафталин		-22,6	244,6
β-Метилнафталин		32,6	241,0
1,6-Диметилнафталин		-14,0	263,0
2,6-Диметилнафталин		112,0	262,0

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Жогоруда айтылғандай нафталин ароматикалык углеводородордун эң жөнөкөйү болгон бензол сыйктуу реакцияларга кирет, б.а. нафталинге негизинен орун алмашуу, кошуп алуу, кычкылдануу реакциялары мүнөздүү болуп, ал комплекстерди да пайда кылат. Булардан башка, нафталин бензолдон айырмаланып, күчтүү диенофилдер менен диен синтезине кирет (I бөлүк 121-122-беттерди карагыла). Төмөндө ушул реакциялар каралган.

**ОРУН АЛМАШУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Нафталиндик молекуласында негизинен электрофилдик, айрым учурларда нуклеофилдик орун алмашуу реакциялары жүрөт. Аларга төмөнкү реакциялар тиешелүү:


**1. ЭЛЕКТРОФИЛДИК ОРУН АЛМАШУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Нафталиндик молекуласында бензолдун молекуласына салыштырганда электрофилдик орун алмашуу реакциясы оңой жүрөт. Электрофил негизинен нафталиндик  $\alpha$ -көмүртек атомундагы суутектин атому менен орун алмашат. Анын себеби: электрофил (маселен  $E^+$ ) нафталиндик  $\alpha$ - жана  $\beta$ -көмүртек атомуна чабуул жасоодо төмөндөгүдөй эки түрдүү резонансстык структурадагы  $\sigma$ -комплекстерди пайда кылат:




Бириңчи схемада (1) нафталиндин молекуласындагы бензольдун бир эле шакекчесинин ароматтуулугу бузулса, екинчи схемада (2) нафталиндин еки шакекчесинин тәң ароматтуулугу бузулғандығы көрүнүп турат. Натыйжада, бириңчи схема боюнча реакцияның жүрүшү әкинчи схемага салыштырганда ~10 ккал энергияга утушка әэ болуп, электрофилдик орун алмашуу реакциясы нафталиндин  $\alpha$ -көмүртектин атомунда жүрөт.

Нафталиндин молекуласында электрофилдик орун алмашуу реакцияларына галогендөө, нитрлөө, сульфирлөө, ацилдөө жана алжилдөө реакциялары тиешелүү.



**а) ГАЛОГЕНДӨӨ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Хлор жана бром нафталин менен төрт хлордуу көмүртектин чейрөсүндө Льюистин кислоталарысыз эле реакцияга кирип (төрт хлордуу көмүртектин кайноо температурасында),  $\alpha$ -хлор- жана  $\alpha$ -бромнафталин алынат. Маселен  $\alpha$ -бромнафталиндин алышында схемасы төмөндөгүдөй:



$\alpha$ -Бромнафталин андан ары Гринъядын реагентин пайдалы кылат:



Гринъядын реагентдерди спирттерди жана нафтой кислоталарын алуудагы аралык продукт болуп эсептелет:




Гринъядын реагентдерди менен кетондордон үчүнчүлүк спирттер алынат.


Катализаторлордун катышуусунда (маселен  $\text{FeCl}_3$ ) нафталинге хлорду таасир кылуудан анын бардык 8 суутек атомдорун хлордун

атомдоруна орун алмаштырууга болот.


б) НИТРЛӨӨ РЕАКЦИЯСЫ. Нафталин бензолго салыштырганда нитрлөө реакциясына оной кирип,  $\alpha$ -нитронафталинді пайда кылат. Реакция суюлтулган кислоталардың аралашмасын таасир кылууда жакшы жүрөт:



$\alpha$ -Нитронафталин сары түстөгү кристалл; аны суюлтулган туз кислотасындагы (1:10) темирдин таарындылары менен калыбына келтириүүдөн  $\alpha$ -нафтиламин пайда болот:




$\alpha$ -Нафтиламиндин диазотирлөөдөн нафталиндин диазобирикмелири, андан нафталиндин башка  $\alpha$ -туундулары алынат (147-156 беттерди карагыла):



в) СУЛЬФИРЛӨӨ РЕАКЦИЯСЫ. Нафталиндин техникаадагы эң негизги реакциясы аны сульфирлөө, анткени реакциядан пайда болгон нафталинсульфокислоталар өнөр жайларда көп сандаган боёк заттарды алуудагы баштапкы продукт болуп эсептелет.


Сульфирлөө реакциясы нафталин менен концентрацияланган күкүрт кислотасынын ортосунда жүрөт. Реакциянын багыты температурага көз каранды. Эгерде сульфирлөө реакциясын  $80^\circ\text{C}$  га чейинки температурада жүргүзсө, жалғыз гана  $\alpha$ -нафталинсульфокислотасы,  $160^\circ\text{C}$  да  $\beta$ -нафталинсульфокислотасы пайда болот.  $\alpha$ -Нафталинсульфокислотасын  $160^\circ\text{C}$  га чейин ысытканда ал дээрлик толугу менен  $\beta$ -нафталинсульфокислотасына изомерленет:



Сульфиirlөө реакциясынын мындай жүрүү себеби төмөндөгүйдөй. Нафталинди сульфиirlөөдөн пайда болгон продуктулардын ичинен туруктуусу -  $\beta$ -нафталинсульфокислота. Жогорку схемадан көрүнгөндөй нафталинди сульфиirlөө кайталанма. Төмөнкү температурада ( $+80^{\circ}\text{C}$  га чейин) сульфо топ нафталиндин  $\alpha$ -көмүртек атомуна чабуул жасап, туруктуу болгон аралык карбкатионду пайда кылат (222-бетти карагыла). Натыйжада мындай шартта  $\alpha$ -нафталинсульфокислота алынат. Температуралын жогорулашы менен ( $+80^{\circ}\text{C}$  дан жогору) тескери жүргөн реакциянын (десульфиirlөө) ылдамдыгы жогорулап, реакциянын акырында сульфокислоталардын туруктуусу болгон  $\beta$ -нафталинсульфокислота пайда болот.

Нафталинсульфокислоталар сууда өтө оңой эрүүчү кристаллдар.


Нафталиндин молекуласындагы суутектин атомдору гидроксид тобу менен орун алмашкан бирикмелер нафтолдор деп аталац. Нафтолдор  $\alpha$ - жана  $\beta$ -нафталинсульфокислоталарынын туздарын щелочтор менен балкытып эритүүдөн алынат:



Нафтолдор сууда начар эрүүчү кристаллдар. Химиялык касиеттери боюнча алар фенолдорго окшош. Маселен нафтолдор щелочтордо эрип, нафтоляттарды пайда кылат.

Нафтолдор практикада синтетикалык боёк заттарды алууда азоайкалыштыруу реакциясынын экинчи компоненти (452-бетти карагыла) катарында колдонулат.

Жогоруда  $\alpha$ -нитронафталинди калыбына келтирүүдөн  $\alpha$ -нафтиламииндик алышынды караптады. Нафталинди туздөн-түз нитрлөө менен  $\beta$ -нитронафталинди алууга болбайт. Натыйжада  $\alpha$ -нафтиламиндик алган метод менен  $\beta$ -нафтиламин алынбайт. Ал практикада жалгыз гана  $\beta$ -нафтолго аммонийдин бисульфитин таасир кылуудан алынат:




$\beta$ -Нафтиламин андан ары диазотирлөө реакциясына оңой кирет.

Сульфирлөө реакциясынын мындай жүрүү себеби төмөндөгүйдөй. Нафталинди сульфирлөөдөн пайда болгон продуктулардын ичинен туруктуусу -  $\beta$ -нафталинсульфокислота. Жогорку схемадан көрүнгөндөй нафталинди сульфирлөө кайталанма. Төмөнкү температурада ( $+80^{\circ}\text{C}$  га чейин) сульфо топ нафталиндин  $\alpha$ -көмүртек атомуна чабуул жасап, туруктуу болгон аралык карбкатионду пайда кылат (222-бетти карагыла). Натыйжада мындай шартта  $\alpha$ -нафталинсульфокислота алынат. Температуралын жогорулашы менен ( $+80^{\circ}\text{C}$  дан жогору) тескери жургөн реакциянын (десульфирлөө) ылдамдыгы жогорулап, реакциянын акырында сульфокислоталардын туруктуусу болгон  $\beta$ -нафталинсульфокислота пайда болот.

Нафталинсульфокислоталар сууда өтө оной эрүүчү кристаллдар.


Нафталиндин молекуласындагы суутектин атомдору гидроксид тобу менен орун алмашкан бирикмелер нафтолдор деп аталат. Нафтолдор  $\alpha$ - жана  $\beta$ -нафталинсульфокислоталарынын түздарын щелочтор менен балкытып эритүүдөн алынат:



Нафтолдор сууда начар эрүүчү кристаллдар. Химиялык касиеттери боюнча алар фенолдорго окшош. Маселен нафтолдор щелочтордо эрип, нафтоляттарды пайда кылат.


Нафтолдор практикада синтетикалык боёк заттарды алууда азоайкалыштыруу реакциясынын экинчи компоненти (152-бетти карагыла) катарында колдонулат.

Жогоруда  $\alpha$ -нитронафталинди калбына келтирүүдөн  $\alpha$ -нафтиламиндик алынышы каралган. Нафталинди түздөн-түз нитрлөө менен  $\beta$ -нитронафталинди алууга болбойт. Натыйжада  $\alpha$ -нафтиламиндик алган метод менен  $\beta$ -нафтиламин алынбайт. Ал практикада жалгыз гана  $\beta$ -нафтолго аммонийдин бисульфитин таасир кылуудан алынат:




$\beta$ -Нафтиламин андан ары диазотирлөө реакциясына оной кирет.

катаал шартта, бирок бензолго салыштырганда оңойураак кирет. Маселен нафталинге жогорку температурада калийдин же натрийдин амидин таасир кылуудан анчейин көп эмес  $\beta$ -нафтамин алышат:




**3. КОШУП АЛУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Нафталин бензолго салыштырганда көбүрөөк каныкпаган углеводород. Ошондуктан ал айрым бир реагенттерди, маселен суутекти жана галогендерди салыштырмалуу оной кошуп алат:


а) Нафталин бензолдон айырмаланып, молекуладан жаңыдан бөлүнүп чыккан суутектин атомдорун кошуп алып, 1,4-дигидронафталинди пайда кылат:



Пайда болгон продукт (1,4-дигидронафталин) жогорулатылган температурада туруктуу болгон 1,2-дигидронафталинге изомерленет:



Катализаторлордун катышуусунда (Ni же Pt) нафталинди суутектин молекуласы менен калыбына көлтириүүдөн практикада ериткич катарында кецири колдонулган тетрагидронафталин же тетралин алышат:




Тетралин 205-207°C да кайноочу суюктук. Тетралиндин химиялык касиеттери капталдарында каныккан углеводороддордун радикалдары бар бензолдун гомологдорунун касиеттерине окшош.


Нафталинди толугу менен гидрирлөөдөн (катализаторлордун жардамы менен) декагидронафталин же декалин (28 -бетти каралыла) пайда болот.

б) Нафталин олефиндерге салыштырганда катаалыраак шартта, бирок бензолдон оной эле жарыктын таасири менен төмөнкү температурада хлорду кошуп алып, 1,4-дихлор-, жогорулатылган температурада 1,2,3,4-тетрахлорнафталинди пайда кылат.


в) Нафталин катаал шартта ( $\sim 150^{\circ}\text{C}$ ) 1,3-диендер сыйктуу эле айрым бир күчтүү дисенофилдерди кошуп алат. Продуктулардын чыгышы анчейин көп болбайт. Маселен:



**4. КЫЧКЫЛДАНУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Нафталин бензолго салыштырганда кычкылдануу реакциясына оной кирип, ар түрдүү продуктуларды пайда кылат. Маселен нафталинди уксус кислотасындагы хромдун оксиди (VI) менен кычкылдандыруудан 1,4-нафтохинон алынат:



Ал эми нафталинди күкүрт кислотасындагы калийдин бихроматы менен кычкылдандырганда фтал кислотасы (16-бетти карагыла), ванадийдин оксидин (V) катализатор катарында колдонуп, абада-гы кычкылтек менен кычкылдандырганда фтал ангидриди пайда болот:



Практикада колдонулган фтал ангидриди (195-197-беттерди карагыла) ушул метод менен өнөр жай масштабында алынат.

5. Нафталин күчтүү электронакцептордук касиетке ээ болгон ароматикалык полинитробирикмелер менен (маселен пикрин кислотасы, 128-бет) так балкып эрүүчү  $\pi$ -комплекстерди оной эле пайда кылат  $[\text{C}_{10}\text{H}_8 \cdot \text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{OH}]$ .




### НАФТАЛИНДИН ЯДРОСУНДАГЫ БАГЫТТОО ЭРЕЖЕЛЕРИ.

Жогоруда нафталиндин молекуласындагы бир эле суутектин атому башка атомдор же атомдордун топтору менен орун алмашкан туундулары каралды. Эгер нафталиндин молекуласында бензодун молекуласы сыйктуу эле бир суутектин атому башка атомдорго же атомдордун топторуна орун алмашкан болсо, экинчи орун алмашуучу электрофилдик атомдор же атомдордун топтору


ядродогу белгилүү гана көмүртектин атомундагы суутектиң атомдору менен орун алмашат. Бирок, бензолго салыштырганда нафталиндин молекуласында эки бензольдун ядросу болгондуктан орун алмашуу бир кыйла татаалыраак болот.

Биринчи орун алмашкан атомдор же атомдордун топторуу экинчи орун алмашуучу атомдорду жана атомдордун топторун төмөнкүдөй эрежелер боюнча нафталиндин ядросуна багыттайт:


1. Нафталиндин бир шакекчесинде ядрону активдештирүүчү атомдордун топтору (электрондонордук) болсо, экинчи орун алмашуучу электрофил ошол эле шакекчедеги суутектиң атому менен орун алмашат. Ядрону активдештирүүчү атомдордун топтору 1-көмүртектин атомунда болсо, кийинки орун алмашуучу атомдорду же атомдордун топторун негизинен 4-, бир азыраак 2-көмүртектин атомуна багыттайт. Ал эми ядрону активдештирүүчү атомдордун топтору 2-көмүртектин атомунда болсо, кийинки орун алмашуучу электрофилди молекуланын 1-көмүртектин атомуна багыттайт. Маселен:



2. Нафталиндин бир шакекчесинде ядрону дезактивдештирүүчү атомдордун топтору (электронакцептордук) болсо, ал топ экинчи орун алмашуучу электрофилди орун алмашпаган, б.а. бош турган шакекчеге багыттайт. Нитрлөө жана галогендөө реакцияларында нитро топ менен галогенди  $\alpha$ -көмүртектин атомдоруна, сульфирлөө жана ацилдөө реакцияларында реакциянын шартына жараша (температурага жана эриткичтердин жаратылышина) сульфо топ менен ацил тобун же  $\alpha$ -, же  $\beta$ -көмүртектердин атомдоруна багыттайт. Маселен:




3. Нафталиндин молекуласындағы галогендер өзгөчө багыттоочу касиеттерге ээ. Эгерде нафталиндин 1-көмүртек атомунда галогендердин бири болсо, экинчи орун алмашуучу электрофилдерди 4- жана 5-көмүртектердин атомдоруна, ал эми галогендердин бири 2-көмүртектин атомунда болсо, экинчи орун алмашуучу электрофилдерди 5- жана 8-көмүртектердин атомдоруна багыттайт. Маселен:



### НАФТАЛИНДИН ТУУНДУЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ПРАКТИКАДА КОЛДОНУЛУШУ.


Нафлатинден өнөр жайларда фтал ангидриди жана эриткичтер катарында колдонулуучу тетралин менен декалин алынат. Ал эми нафталиндин туундулары болгон нафталинульфокислоталар, нафтиламиндер жана нафтодор практикада боёк заттарды алуудагы баштапкы продуктулар болуп эсептелет. Маселен  $\beta$ -нафтод-

ду жумшак шартта сульфирлөөдө сульфо топ нафтилиндин ядро-сундагы 1-көмүртектин атомундагы суутектин атомен орун алмашат. Температуралының жогорулатууда молекулалының ичинде кайра топтоштуруу жүрүп, адегендө 2-окси-8-нафтилинульфокислота, андан ары 2-окси-6-нафтилинульфокислота алынат. Кайра топтоштуруудан алынган продуктулардың катал шартта сульфирлөөдөн (жогорулатылган температурада) боёк заттарды алуудагы продуктулар болгон эки: G - жана R - сульфокислоталар пайда болот:




Бул кислоталар өнөр жайларда көп санда чыгарылат.

$\alpha$ -Нафтиламинди сульфирлөөдө 4-аминонафтилинульфокислотасы же нафтион кислотасы алынат:



Нафтион кислотасы бис-диазотирленген бензидин менен азоайкалыстыруу реакциясына кирип, кызыл конго деп аталган боёк затты пайда кылат:




Кызыл конго эн арзан боёк заттардын бири. Анын езүнүн (кислоталыны) өнү көк, ал эми туздарынын өнү кызыл болот. Кызыл конго практикада индикатор катарында колдонулат; ал өнүн кислоталыны чөйрөсүндө көк, щелочтун чөйрөсүндө кызыл түскө өзгөртөт.

Булардан башка да боёк заттарды алуудагы аралық продуктүларга нафталиндин төмөнкү туундулары тиешелүү:



Нафталиндин үч хинону белгилүү; алар төмөнкүлөр:



Нафтахинондордун практикада эң маанилүүсү  $\alpha$ -нафтохинон. Ал негизинен 1,4-диоксинафталинди же 1,4-диаминнафталинди, же 4-аминнафтоль-1 ди кычкылдандыруудан алынат. Нафталиндин өзүн 25°C да уксус кислотасындагы хромдун (VI) оксиди менен кычкылдандыруудан да  $\alpha$ -нафтохинон пайда болот (428-бетти карағыла), бирок продуктунун чыгышы анчейин көп болбайт.

$\alpha$ -Нафтохинон кадимки шартта 125°C да балкып эрүүчү, дүүлүктүрүүчү кескин жытты-уу, оной буулануучу, сары түстөгү кристалл. Анын химиялык касиеттери п-хинондун касиеттерине ошош. Маселен калыбына келтириүүдөн п-хинондон гидрохинон алынган сыйктуу  $\alpha$ -нафтохинондан 1,4-диоксинафталин алынат.

$\alpha$ -Нафтохинондун айрым бир туундулары жаратылыштагы боёк заттарынын составында кезиксе [маселен, 5-окси- $\alpha$ -нафтохинон (юглон), 2-окси- $\alpha$ -нафтохинон (лаусон), 2-метил-3-окси- $\alpha$ -нафтохинон (фтиокол)], кээ бир туундулары К витамини [маселен 2-метил- $\alpha$ -нафтохинон (метинон же K<sub>3</sub> витамини)] болуп эсептелет же башка К витаминдеринин составында кезигет.

$\beta$ -Нафтохинон 2-аминнафтоль-1 ди кычкылдандыруудан алынат. Ал 120°C да ажырап кетүүчү, ийне сыйктуу кызыл түстөгү

кристалл.  $\beta$ -Нафтохинондун касиеттери  $\alpha$ -дикетондордун касиеттерине окшош.


амфи-Нафтохинон 2,6-диоксинафталинди кычкылдандыруудан алынат. Ал жытсыз, саргыч кызыл түстөгү кристалл. амфи-Нафтохинондун химиялык касиеттери  $\pi$ -хинондукуна окшош. Маселен ал күчтүү кычкылдандыргыч болгондуктан оной калыбына келет.

**НАФТАЛИНДИН КИСЛОТАЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ТУУНДУЛАРЫ.** Бир негиздүү нафталиндин эки кислотасы белгилүү:  $\alpha$ -жана  $\beta$ -нафтой кислоталары. Аларды нафталиндин гомологдорун кычкылдандыруудан ( $\beta$ -нафтой кислотасы негизинен  $\beta$ -ацетилнафталинди кычкылдандыруудан, 226-бет), нафталиндин магнийорганикалык бирикмелерине көмүртектиң кош оксидин таасир кылуудан (223-бет) ж.б. ароматикалык карбон кислоталарын алуудагы жолдор менен алууга болот (480- 481-беттерди карагыла).

$\alpha$ -Нафтой кислотасы 160°C да балкып эрүүчү кристалл.


$\beta$ -Нафтой кислотасы 185°C да балкып эрип, 300°C дан жогорку температурада ажырабай буулануучу кристалл.

Нафталиндин эки негиздүү кислоталарынын ичинен кызыктуусу 1,8-же перинафталиндикарбон кислотасы (перикислота). Ал таш көмүрдүн чайырынын составындагы аценафтенді кычкылдандыруудан алынат:




Аценафтендін кычкылдануусунда аралык продукт катарында пайда болгон аценафтенин 261°C да балкып эрүүчү сары түстөгү кристалл. Бул бирикме “хинон” деп аталғаны менен анын хинондук касиеттери жок, анын касиеттери дикетондордун касиеттерине окшош. Маселен ал бисульфиттерди оной эле кошуп алат.

Перикислота о-фтал кислотасы сыйктуу белгилүү шарттарда ангидриддерди жана имиддерди пайда кылат:



Нафталиндин кислоталарынын туундуларынын ичинен боёк зат катарында  $\beta$ -оксинафтой кислотасынын анилиди:




өнөр жайларда азитол А (нафтол АС) деген ат менен колдонулат.

$\alpha$ -Нафтилинукус кислотасы ( $C_{10}H_7\text{-CH}_2\text{COOH}$ ) өсүмдүктөрдүн тез өсүшүне жардам берет. Ал айыл чарбада ауксин деген ат менен белгилүү.

### АНТРАЦЕН ЖАНА ФЕНАНТРЕН

Составы  $C_{14}H_{10}$  болгон конденсацияланган ароматикалык углеводороддордун эки структуралык изомерлери белгилүү: алардын бири антрацен, экинчиси фенантрен деп аталат. Антрацеддин молекуласында үч бензолдун ядросу түз сзыяктуу, фенантренддин молекуласында алар бурч боюнча (анггулярдуу) конденсацияланган. Алардын түзүлүшү жана молекуладагы көмүртектердин атомдорунун номерлери төмөндөгүдөй:



Бул формулалардын жөнөкөйлөштүргүлгөн түрү:




Антраценди биринчи жолу 1832-жылы Дюма таш көмүрдүн чайрынын составынан бөлүп алган ("антрацен" гректиң "anthrakos"- "көмүр" деген сөзүнөн алынган). Азыркы күндө дагы антрацен өнөр жайларда таш көмүрдүн чайрынан 300-350°C да кайноочу фракциясынан бөлүнүп алынат. Таш көмүрдүн чайрынын составында 0,25-1% антрацен болот.


Антрацен синтетикалык жолдор менен да алынат. Бирок, синтетикалык жолдор менен алынган антрацен анын түзүлүшүн гана далилдеп, өнөр жайларда мааниси жок, анткени таш көмүрдүн чайрынан бөлүнүп алынган антрацен арзан жана ал өнөр жайларда керектелүүчү антраценди ушул күндө дагы толугу менен камсыз кылат.

Антраценди төмөндөгүдөй синтетикалык жолдор менен алууга болот:


а) 2-Метилбензофенонду пиролиздөөдөн антрацен алынат (Эльбстин реакциясы):




б) Фриделдин-Крафтстын катализаторунун катышуусунда 1,1,2,2-тетрабромэтан бензолдун молекулалары менен реакцияга кирип, антраценди пайда кылат:



в) о-Бромбензилбромидге металл түрүндөгү натрийди таасир кылуудан дигидроантрацен (Вюрцтин-Фиттигдин реакциясы), аны кычкылдандыруудан антрацен алынат:




г) А.Байер 1867-жылы антрахинонду цинк менен калыбына келтирүүдөн антраценди (цинктин чаны менен кургак буулантып айдоодон) синтездеп алган. Ал эми антрахинон болсо, Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча бензол менен фтал ангиридинен пайда болгон о-бензоилбензой кислотасын күкүрт же полифосфор кислотасынын жардамы менен дегидратациялоодон алынат. Бул процесстин схемасы төмөндөгүдөй:



**АНТРАЦЕНДИН ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Антрацен кадимки шартта 217°C да балкып эрип, 354°C да кайноочу, ысык бензолдо жакшы, спиртте жана эфирде начар, ал эми сууда эрибegen, түссүз призма түрүндөгү кристалл.


**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Антрацентин молекуласындағы 1-, 4-, 5-, 8 α-, 2-, 3-, 6-, 7 β-, 9-, 10 γ- же  $\mu$ - (мезо) көмүртектердин атомдору деп аталат. Физикалық изилдөөлөр көрсөткөндөй, антрацентин үч бензол ядросу бир тегиздикте жайланышып, конъюгирилешкен түрдөгү 14π-электрондору болгондуктан, Хюккелдин эрежеси боюнча ( $35^5$ -бетти карагыла), ал ароматикалык углеводородордого тиешелүү: Натыйжада анын молекуласында электрофильдик орун алмашуу реакциялары жүрөт. Бирок, нафталинге караңда антрацен көбүрөөк каныкпаган ароматикалык углеводород. Ошондуктан ал нафталинге салыштырганда кошуп алуу реакцияларына көбүрөөк жөндөмдүү. Кошуп алуу жана орун алмашуу реакциялары эки бензолдун ядросунун таасири менен антрацентин 9-жана 10-көмүртек ( $\mu$ -көмүртектердин) атомдорунда оной жүрөт.

Антрацентин молекуласындағы С-С байланыштардын аралыктары Å менен төмөндөгүдөй:




Антраценге мүнөздүү болгон негизги реакциялар төмөндөгүлөр:

а) Антраценти этиялтык, маселен натрийдин спирттеги эритомеси же натрийдин амальгамасы менен калыбына келтирүүдөн 108°C да балкып эрип, 313°C да кайноочу кристалл түрүндөгү дигидроантрацен алынат:




Андан ары калыбына келтирүү катаал шартта (катализаторлордун катышуусунда) жүрүп, акырында 89°C да балкып эрип, 270°C да кайноочу пергидроантрацен ( $C_{14}H_{24}$ ) пайда болот.

б) Галогендерди (хлор менен бромду) төмөнкү температурада (~ 0°C да) антраценге таасир кылуудан 9, 10-дигалогендигидроантрацен пайда болот. Пайда болгон продуктуну бир аз ысытууда молекуладан галогендүү сүүтектөртүп чыгып, 9-хлор- же 9-бромуантрацен алынат:




Кадимки температурада антраценге галогендерди (хлорду же бромду) таасир кылууда түздөн-түз эле 9-галогенантрацен пайда болот.


в) Антрацен күчтүү диенофилдерди, маселен малеин ангидридин мезо-көмүртектердин атомдоруна кошуп алат (Дильстин-Альдердин реакциясы). Жогорку температурада бул реакция кайталаңмана болот:




г) Антрацен нафтилинге салыштырганда кычкылдануу реакциясына оной кирет. Кычкылдануу реакциясы да антрацендин мезо-көмүртек атомдорунда жүрүп, белгилүү шартта (маселен концентрацияланган азот кислотасын же күкүрт кислотасындагы калийдин бихроматын таасир кылганда) антирахион алынат:




д) Антраценге жумшагыраак шартта, маселен муз сыйктуу уксус кислотасындагы азот кислотасын таасир кылуудан, мезо-көмүртектин атомунда нитрлөө реакциясы жүрүп, 9-нитроантрацен пайда болот:



Ушундай эле продукт антраценге азоттун диоксидин ( $\text{N}_2\text{O}_4$ ) таасир кылуудан алынат. Бул реакцияда азоттун оксиidi адегенде антрацендин мезо-көмүртек атомдоруна кошуулуп, аны щелочтордуун жардамы менен ажыратуудан 9-нитроантрацен пайда болот:





Жогорудагы жолдор менен алынган 9-нитроантраценди калыбына келтирүүдөн 145-150°C да балкып эрүүчү кристалл түрүндөгү 9-антрамин же мезоантрамин алышат:




9-Антраминге азоттуу кислотаны таасир кылуудан анын бир бөлүгү кычкылданып антрахинонду, калган бөлүктөрү башка татаал продуктудардын аралашмасын пайда кылып, реакциянын натыйжасында диазоний бирикмелери алышат.

е) Антрацен концентрацияланган күкүрт кислотасы менен электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет. Орун алмашуу реакциясы антрацендин мезо-көмүртек атомдорунда эмес,  $\alpha$ -көмүртек атомдорунда жүрөт. Реакциянын натыйжасында көпчүлүк учурларда 1,5-дисульфокислотасы менен 1,8-дисульфокислотасы пайда болот. Эгерде реакция жогорулатылган температурада жүргүзүлсө, негизинең антрацендин 1,5-дисульфокислотасы, төмөнкү температурада 1,8-дисульфокислотасы алышат:



Ал эми антраценге суюлтулган күкүрт кислотасын таасир кылуудан антрацендин  $\beta$ -сульфокислоталарынын аралашмасы (2,6-дисульфокислотасы жана 2,7-дисульфокислотасы) пайда болот.

Антрацендин сульфокислоталарын щелочтор менен балкытып эритүүдөн анын оксибирикмелери - антролдор алышат. Антролдордун мүнөздөрү фенолдордукуна окошош. Антролдорго (маселен антрол -1 ге же антрол -2 ге) басымдын астында, жогорулатылган температурада аммиакты таасир кылуудан же аминантрахинондорду калыбына келтирүүдөн, начар негиздүүлүк касиеттерге ээ болгон, сары түстөгү, кристалл түрүндөгү антраминдер (маселен 1-антрамин же 2-антрамин) алышат. Маселен:




Пайда болгон 1- жана 2-антраминдердин түздары мезоантра-минден айырмаланып, диазотирлөө реакциясына кирет (VIII бөлүмдү карагыла).


Демек, антраценге электрофилдик орун алмашуу реакциялары на караганда кошуп алуу реакциялары көбүрөөк мүнөздүү болуп, ал кычкылдануу реакциясына оңай кирет, б.а. химиялык касиеттери боюнча антрацен нафталинден, айрыкча бензолдон өтө айырмаланат.

**АНТРАЦЕНДИН ТУУНДУЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ПРАКТИКАДА КОЛДОНУЛУШУ.** Антрацентин туундуларынын ичинен практикада эң маанилүүсү — антрахинон. Ал жогорку температурага өтө чыдамдуу, 286°C да балкып эрүүчү ачык сары түстөгү кристалл.


Антрахинон өнөр жайларда ар түрдүү кычкылдандыргыштар менен антраценди кычкылдандыруудан (237-бет) же бензол менен фтал ангидридинен (Фриделдин-Крафтстын реакциясы боюнча) алынат (235-бет). Анын гомологдорун Дильстин-Альдердин реакциясы боюнча  $\alpha$ -нафтохинон менен алкадиен-1,3 төрдөн да синтездөөгө болот:



Антрахинон хинондордон жана чексиз кетондордон ар түрдүү химиялык реагенттерге өзүнүн туруктуулугу менен айырмаланат. Ал химиялык касиеттери боюнча бензофенон ж.б. ароматикалык кетондорго окшошураак келет. Маселен ал кетондор сыйктуу оксимдерди пайда кылышп, щелочтор менен бензой кислотасына ажырайт:




Антрахинонду калыбына келтирүүдөн антрацен алынат (235-бет). Бул процессте аралық продукт катарында антрагидрохинон пайда болот:



Антрагидрохинон күрөн түстөгү кристалл. Ал щелочтордо эрип, ачык кызыл түстөгү феноляттарды пайда кылат. Антрагидрохинон кайра антрахинонгө оңой эле кычкылданат.


Антрахинондун молекуласында бромирлөө, нитрлөө жана сульфирлөө реакциялары жүрөт, бирок анын составында электрофилдик реагенттерди дезактивдештируүчү карбонил топтору болгондуктан реакциянын ылдамдыгы арендердинен төмөн болот.

Антрахинонду кадимки шартта сульфирлөөдө  $\beta$ -антрахинонсульфокислотасы, катализатор катарында сымаптын катышуусунда (М.А.Ильинский)  $\alpha$ -антрохинонсульфокислотасы алынат:




Антрахинон практикада негизинен боёк заттарын алууда колдонулат. Антрахинондон алынган боёк заттары составында электрондонордук атомдордун топторун ( $-\text{OH}$ ,  $-\text{NH}_2$  сыйктуу) кармап турат, б.а. окси- жана аминантрахондор боёк заттары болуп эсептелет. Аладын ичинен практикада маанилүүсү 1,2-диоксиантрахинон же ализарин.

Ализарин  $\beta$ -антрахинонсульфокислотасынын тузун щелочтор менен балкытып эритүүдөн алынат (Г.Каро, В.Перкин улуусу). Бул процесс нитрат же хлорат сыйктуу кычкылдандырыгычтардын катышуусунда жүрөт. Натыйжада сульфо топтун орун алмашуусунан башка да ошол эле ядродо дагы бир көмүртектин атому кычкылданып, ализариндин натрий фенолятты пайда болот:



Фенолятка минералдык кислоталарды таасир қылуудан ализа-рин алынат. Ушул метод ализаринди өнөр жайларда алууда азыр да колдонулат. Бул метод сунуш кылышканга чейин ал Европада, Индияда, Египетте жана Иранда өсүүчү марендер деп аталган өсүмдүктөрдүн составынан бөлүнүп алынуучу.


Ализарин кызгылт сары түстөгү,  $290^{\circ}\text{C}$  да балкып эрүүчү кристалл. Ал сууда практика жүзүндө эрибейт, спиртте бир аз эрийт; фенолдор сыйктуу жегич щелочтордо жакшы эрийт. Үч валенттүү металлдардын иондору ( $\text{Al}^{+3}$ ,  $\text{Fe}^{+3}$ ,  $\text{Cr}^{+3}$ ) менен ар түрдүү түстөгү молекуланың ичиндеги комплекстерди пайда кылат. Алардын жалпы түзүлүшү төмөндөгүдөй:



Эгерде  $\text{Me}=\text{Al}^{+3}$  болсо, ал кездемелерди кызыл,  $\text{Me}=\text{Fe}^{+3}$  болсо, кызгылт-көк,  $\text{Me}=\text{Cr}^{+3}$  болсо, кочкул кызыл түскө боёт.

Фенантренди 1872-жылы К.Гребе таш көмүрдүн чайрынан бөлүп алган жана ушул күнгө чейин ал ошол чайырдан алынып келе жатат. Фенантрен антрацен сыйктуу эле көптөгөн органикалык заттарды (ацетилен, пропан, бензол, толуол ж.б.лар) пиролиздеөдөн пайда болот.


Лабораторияда ал Р.Пшоррдин методу менен алынат. Бул метод боюнча  $\alpha$ -стильбенаминдидиазотирлеپ, пайда болгон диазоий бирикмесин жездин катышуусунда ысытуу керек:




Фенантрен жалтырак түссүз кристалл, анын балкып эрүү температурасы 99°C. Ал спиртте, бензолдо жана анын гомологорунда жакшы эрийт, натыйжада аны антраценден оной бөлүп алууга болот.

Фенантрен антрацен сыйктуу эле нафталинге, айрыкча бензолго салыштырганда ароматтуулугу начар углеводородго тиешелүү, б.а. анын 9- жана 10- көмүртөк атомдору көбүрөөк каныкпаган болуп, кошуп алуу жана кычкылдануу реакцияларына оной кирет. Анын ошол эле атомдорунда электрофилдик орун алмашуу реакциялары да жүрөт. Фенантренге мүнөздүү болгон негизги реакцияларга төмөндөгүлөр тиешелүү:


а) Катализаторлордун жардамы менен фенантренди гидрирлөөдө 9,10-дигидрофенантрен алынат:



б) Фенантренди хромдун аралашмасы менен кычкылдандыруудан адегенде фенантренхинон, андан ары дифен кислотасы пайда болот:



в) Фенантрен бромдун молекуласын кошуп алып, 9,10-дивормидди, аны ысытууда молекуладан бромдуу суутек бөлүнүп чыгып, 9-бромфенантренди пайда кылат:






Антраценден айырмаланып, фенантрен өнөр жайларда азыркы күнгө чейин практика жүзүндө колдонулбайт. Бирок, толук жана толук эмес гидрирлөөдөн алынган фенантрендин туундулары стериндердин (стериоид спирттеринин), гормондордун, алкалоиддердин составында кезигет.


## Г. КӨП ЯДРОЛУУ (ПОЛИЦИКЛДҮҮ) КОНДЕНСАЦИЯЛАНГАН АРОМАТИКАЛЫК УГЛЕВОРОДДОР

Молекулада төрт жана андан көп бензолдун ядролору конденсацияланган болсо, мындай бирикмелер көп ядролуу конденсацияланган ароматикалык углеводороддор деп аталат. Алар түзүлүштөрү боюнча: а) түз сызыктуу, б) ангулярдуу (бурч боюнча түзүлүштөгү) жана в) бензолдун ядролору үч жана андан көп көмүртектердин атомдору аркылуу конденсацияланган же периконденсацияланган көп ядролуу ароматикалык углеводороддор болуп үчкө бөлүнөт.

Биринчи түрдөгү полицикльдүү ароматикалык углеводороддор нафталин менен антрацендин молекулалары андан ары бензолдун ядролору менен түз сызык сыйктуу конденсацияланышынан пайда болот. Алар жалпысынан а ц е н д е р деп аталат. Түз сызыктуу полицикльдүү углеводороддорго тетрацен же нафтацен, пентацен, гексацен сыйктуу бирикмелер тиешелүү болуп, алардын түзүлүштөрү төмөндөгүдөй:




Нафтацен биринчи жолу техникалык антрацендин составынан хроматография методу менен бөлүнүп алынган. Демек, ал өтө аз санда таш көмүрдүн чайырынын составында болот. Та什 көмүрдүн чайырынын составында пентацендин саны нафтацендикинен да аз. Практикада нафтацен менен пентацен алардын кычкылтектүү, б.а. алардын хинондорун жана гидроксиддүү бирикмелерин калыбына келтирүүдөн алынат:



Нафтацен 357°C да балкып эрүүчү саргыч кызгылт, пентацен 300°C да жана андан жогорку температурада ажырап кетүүчү көгүш кызгылт-көк, ал эми гексацен каралжын жашыл түстөгү кристаллдар. Вакуумда ысытууда алар түз эле буу абалына өтүп кетет.

Түз сыйыктуу полицикльдүү углеводороддордун иондошуу энергиясы төмөн болгондуктан алар электрофилдүү реагенттер менен реакцияга кирип, оной кычкылданышат, айрыкча алардын борборундагы көмүртектин атомдору (нафтацендин 5,6,11,12-, пентацендин 6,13- жана гексацендин 6,7,14,15-көмүртек атомдору) өтө активдүү болот. Алардын кычкылданышынан хинондор алынат.


Ацендердин молекуласында циклдердин санынын көбөйүшү менен алардын ароматтуулугу төмөндөп, касиеттери боюнча конъюгирулешкен полиен углеводородоруна көбүрөөк окшош болуп, активдүү көмүртек атомдору суутектин жана диенофилдердин молекулаларын оной эле кошуп алат. Маселен пентацен менен маlein ангидридинин ортосунда төмөндөгүдөй реакция жүрөт:



Нафтацен менен пентацен негизинен органикалык жарым жана фото өткөргүчтөр катарында колдонулат. Нафтацен менен пентацендөн жасалган жука плёнкаларга жарыкты таасир кылуудан алардын электр тогун өткөрүү жөндөмдүүлүгү алда канча жогорулат.

Нафтацендин ядросу кээ бир жаратылыштагы антибиотиктердин (тетрациклин, террамицин ж.б.) составында кездешет.

Экинчи түрдөгү, б.а. ангуллярдуу полицикльдүү ароматикалык углеводороддурго хризен, бензантрацен, трифенилен, пицен ж.б. лар тиешелүү. Алардын түзүлүштөрү:




Ангулярдуу көп ядролуу углеводороддордун ичинен хризен менен пицен таш көмүрдүн чайырынын составында кезигет, калгандары синтетикалык жолдор менен алышат.


Хризен 250, бензатрацен 161, трифенилен 199, пицен 365°C да балкып эрүүчү, түссүз кристаллдар. Булардын химиялык касиеттери фенантрацендикине окшош.

Ангулярдуу конденсацияланган углеводороддордун ичинен хризен жана синтетикалык жол менен алышан бензантрацен канцерогендик заттарга тиешелүү, б.а. алар рак оорусун пайдалыт (cancer - рак).

Үчүнчү түрдөгү, б.а. периконденсацияланган полицикльдүү ароматикалык углеводороддорго пирен, бензпирен, перилен ж.д.у.с. бирикмелер тиешелүү. Алардын түзүлүштөрү төмөндөгүдөй:




Периконденсацияланган углеводороддор таш көмүрдүн чайырынын составында кездешет. Пирен 156°C да балкып эрүүчү кристалл. Ал электофилдик орун алмашуу реакцияларына (галогендөө, ацилдөө, нитрлөө ж.б.) оной кирет. Биринчи электрофил ядронун 1-, экинчиси 5- же 6- көмүртектердин атомдорундагы суутектин атомдору менен орун алмашат. Пирендин химиялык касиеттери нафталиндикине окшош, бирок анын активдүүлүгү бир кыйла жогору. Фриделдин-Крафтстын методу менен пиренди алкилдөөдөн 1-алкилпирен, кычкылдандыруудан 1,6-пиренхинон алышат:




Пирен айрым бир синтетикалык боёк заттарды алуудагы баштапкы продукт болуп эсептелет.

Бензпирен — сары түстөгү, 179°C да балкып эрүүчү кристалл. Ал канцерогендик касиеттерге ээ.

Перилен — алтын сыйктуу сары түстөгү, 247°C да балкып эрүүчү кристалл. Ал нафталинди алюминийдин хлоридинин катышуусунда (Р.Шолл) же 1,8-дииоднафталинди жездин катышуусунда ысытуудан алынат:




Перилендин химиялык касиеттери нафталиндикине окошош. Анын 3,10-көмүртек атомдору кычкылдануу жана электрофилдик орун алмашуу реакцияларына оной кирет. Ал эми 1,12-же 6,7-көмүртек атомдору диендер сыйктуу малеин ангидридин кошуп алат:



Перилендин айрым бир туундулары, маселен перилентетракарбон кислоталарынын димииддери боёк заттар катары колдоңулат.

Жогоруда каалган ангуллярдуу жана периконденсацияланган көп ядролуу ароматикалык углеводороддордун айрым бирлери канцерогендик касиетке ээ экен. Ушулардай эле канцерогендик заттарга дibenзантрацен менен метилхолантрен да тиешелүү:




Дibenзантрацен практикада синтетикалык жол менен, ал эми метилхолантрен өт кислоталарынын жана ооруулуу организмдердин жыныс гормондорунун составынан бөлүнүп алынат. Бул экөөтен кристалл түрүндөгү заттар: дibenзантрацедин балкып эрүү температурасы 268°C, метилхолантрацедики 179-180°C.


## БЕНЗОЛДУН ШАКЕКЧЕСИ ЖОК АРОМАТИКАЛЫК БИРИКМЕЛЕР

Жогоруда каралган ароматикалык системалардын ароматтуулугу бензолдун ядросунун бар экендиги менен түшүндүрүлөт. Бензолдун молекуласындагы көмүртектиң атомдору Кекуленин сунушу боюнча кезектешкен жөнөкөй жана кош байланыштардан (конъюгирилешкен байланыштардан) турат.

Кадимки абалда бензолдун ядросу бар бирикмелер туруктуу жана алардын энергиясы төмөн болуп, ачык чынжырлуу каныкпаган углеводороддордон (маселен  $R-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\dots-R$  сыйктуу) айырмаланып, оной кошуп алуу жана оной кычкылдануу реакциялары эмес, алар негизинен электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирип, кычкылдануу реакциясына туруктуу болот (II бөлүмдү карагыла). Демек, бензолдон башка циклдүү бирикмелердин молекуласындагы көмүртектердин атомдору конъюгирилешкен байланыштардан турса, алардын бардыгы ароматтуу бирикмелерге тиешелүү болобу деген суроо тулат. Маселен бензолдон башка конъюгирилешкен байланыштары бар изоциклдүү углеводороддордун эң жөнөкөйү болгон циклобутадиен -1,3 менен циклооктатетраен -1,3,5,7 нин касиеттерин карап көрөлү. Циклобутадиен -1,3 кадимки шартта өтө туруксуз бирикме. Аны төмөндөгүдөй реакция боюнча (Петтит) трикарбонилтемир комплексинен бөлүп алуу моментинде (учурунда):



ал димерлөө реакциясына кирип (диен синтези), “Дьюардын бензolu” сыйктуу бирикмени пайда кылат:



Ал эми циклооктатетраен -1,3,5,7 кадимки эле каныкпаган углеводороддор сыйктуу башка жөнөкөй молекуларды (маселен суутектиң, галогендердин) оной кошуп алып, электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирбейт. Демек, бензолдон башка изоциклдүү бирикмелердин молекуласындагы көмүртектиң атомдо-

ру конъюгирлешкен байланыштардан турса, алардын бардыгы эле ароматтуу бирикмелерге тиешелүү болбайт экен.


Тышкы көрүнүшү боюнча бензолго окшош болгон циклобутадиен -1,3 менен циклооктатетраен -1,3,5,7 эмне үчүн ароматтуу углеводороддорго тиешелүү эмес деген суроо туулат. Анын себеби төмөндөгүдөй: циклобутадиен -1,3түн молекуласынын бурчтарында күчтүү чыналуу болгондуктан ал өтө эле түзүлүшү бензолдуку сыйктуу жалпак болбай, анын молекуладагы көмүртектин атомдору бир тегиздикте жайланышпаган “ванна” формасында болот:




Кадимки шартта циклооктатетраен-1,3,5,7нин төң салмактуу абалы негизинен ванна формасынан турат.

Хюккелдин эрежеси боюнча копланардуу (жалпак, бир тегиздикте) түзүлүштөгү, конъюгирлешкен байланыштуу, циклдеги  $\pi$ -электрондордун саны  $4n+2$  болгон ( $n=0,1,2\dots$  ж.д.у.с. сандар) молекулалар жана иондор стабилдүү (туруктуу) болуп, ароматикалык касиеттерге ээ.

Ароматикалык системалардын эң жөнөкөйү болуп,  $n=0$  болгондо циклде  $2\pi$ -электрондору бар системага циклопропенил-катион тиешелүү:



Бул катиондун өзүн эмес, анын трифенил туундусун (трифенилциклопропенил-катиону) 1957-жылы Р.Бресплоу синтездеп алган:




Трифенилциклопренил – катионго бромдун жана катализаторлордун катышуусунда суутектин молекуласын таасир кылуудан үч мүчөлүү цикл үзүлбөйт жана ал катион кош байланышына жогорку молекулаларды кошуп албайт. Демек, мындаи катион өтө түрүктуу болуп, ароматикалык касиетке ээ.

Хюккелдин эрежеси боюнча  $n=1$  болгондо циклде  $6\pi$ -электрондору бар ( $4 \cdot 1 + 2 = 6$ ) ароматикалык углеводороддордун эң жөнөкөйү – бензол. Бензол жана анын гомологдору жөнүндө мурдагы бөлүмдөрдө токтолгонбуз. Бензолдон башка циклде  $6\pi$ -электрон-


дору бар фуран, тиофен, пиррол, пиридин сыйктуу гетероцикльдүү бирикмелер дагы ароматикалык бирикмелер болуп эсептелет. Гетероцикльдүү бирикмелер кийинки бөлүмдө каралган.

Циклде 6-электрондору бар жогоруда айтылган бирикмелерден башка, бензолдун цикли жок, айрым бир изоциклдүү иондор жана бирикмелер ароматикалык касиеттерге ээ. Мындай иондорго циклопентадиенил-анион, тропилий-катион жана трополондор тиешелүү. Төмөнде ушул иондорго жана бирикмелерге кыскача токтолобуз.

**ЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛ-АНИОН.** Циклопентадиен - 1,3түн-CH<sub>2</sub>, тобундагы суутектин атомдору өтө кыймылдуу келип, кислоталык касиетке ээ; метилен тобундагы суутектин атому алкин-Ілердин суутек атомдорунан бир нече, ал эми алкандардын суутек атомунан 10<sup>30</sup> эсе күчтүү кислота. Ошондуктан циклопентадиен - 1,3түн метилен тобундагы бир суутектин атому төмөндөгүдөй диссоциацияланып, көмүртектин жана суутектин атомдору бир тегиздикте жайланышкан, жалпак түзүлүштөгү, C-C байланыштардын аралыгы 1,40 Å га барабар болгон циклопентадиенил-анионду пайда кылат:



Пайда болгон анион өтө туруктуу, анткени ал Энергетикалык жағынан бири-бири менен эквиваленттүү болгон беш резонанс гибридинен турган төмөндөгүдөй структуралык түзүлүшкө ээ:




Же булардын структуралык түзүлүшү жалпысынан төмөндөгүдөй:




Демек, циклопентадиенил-анион, системадагы беш көмүртектин өздөрүнүн беш жана бир ашык p-электрондор менен конъюгирулешкен секстет p-электрондорду пайда кылат, натыйжада бул анион ароматикалык касиетке ээ.

Циклопентадиенил-анион иондордун ичинен эң биринчи синтездинип алынган ароматикалык касиетке ээ болгон ион. Бул ионду биринчи жолу 1901-жылы Тиле циклопентадиен-1,3-кө бензольдо майдаланган натрийди таасир кылуудан синтездеген:




Циклопентадиенил-анион жогоруда каралган ароматикалык углеводороддор сыйктуу эле туруктуу болуп, ага негизинен электрофилдик орун алмашуу реакциялары мүнөздүү. Маселен ал сульфирлөө, галогендөө, алкилдөө ж.б. электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет.

Циклопентадиенил-анион өткөөл металлдар менен металлоцендер деп аталган “сэндвич” түрүндөгү структураны пайда кылат. Эң биринчи сэндвич түрүндөгү синтездинип алынган металлоценге феррацен тиешелүү. Ал инерттүү чөйрөдө, тетрагидрофурандын эритмесиндеци циклопентадиенилметаллга темирдин (II) хлоридин таасир кылуудан алынган:



Ферроцендин молекуласында циклопентадиенилдин эки иону бири-бири менен параллел, ал экөөнүн төңортосунда эки валенттүү темирдин иону жайланышкан. Көмүртектен темирдин катиондорунун ортосун дагы байланыш аниондордун  $\pi$ -электрондору менен байланышкан. Мындай түзүлүш сэндвич түрүндөгү структура деп аталат. Ферроцендин түзүлүшү 4-сүрөттө көрсөтүлгөн [a] молекулалынан көрүнүшү, б) үсүтүнөн караганда көрүнүшү].



Ферроцендин түзүлүшү рентген структуралык анализ менен далилденген.


Ферроцен 174°C да балкып эрип, 249°C да кайноочу кызгылт сары түстөгү кристалл. Ал органикалык эриткичтерде эрип, сууда эрибейт. Ферроцен башка металлорганикалык бирикмелерден өзүнүн туруктуулугу менен айырмаланат. Маселен ал 470°C га чейин туруктуу жана аны туз кислотасы же натрийдин гидроксидинин суудагы эритмеси менен кайнатса да ажырабайт.

Ферроцен чыныгы эле ароматикалык углеводороддор сыйктуу анын бир же эки цикли тен электрофилдик реагенттер менен орун алмашуу реакцияларына кирип, анда кошуп алуу реакциялары жүргөйт.

Ферроцени күчтүү кычкылдандырыгычтар менен кычкылдандырууда (маселен  $\text{HNO}_3$ ) молекуладагы темир үч валенттүү абалга өтүп, көгүлтүр ферроциний ионун пайда кылат  $[\text{Fe}^{'''(\text{C}_6\text{H}_5)_2}]^+$ . Азыркы мезгилде ар түрдүү түстөгү көп сандаган металлоцендер белгилүү. Маселен кызгылт-көк түстөгү кобальтоцен ( $\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Co}$ , кызыл түстөгү хромоцен ( $\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Cr}$  ж.б.лар.

**ТРОПОЛИЙ-КАТИОНЫ.** Жогоруда беш мүчөлүү циклдеги көмүртектердин атомдоруна кошумча бир электронду берүү менен циклде секстет электрондору бар ароматикалык системанын (циклогептадиенил-аниондун) пайда болорун көрдүк. Ушундай эле ароматикалык система циклде жети көмүртектин атому бар бирикмө болгон циклогептатриен-1,3,5 тен бир электронду бөлүп чыгаруудан да пайда болот (циклде бош секстет электрондору калат). Мындай система катион болуп аны төмөндөгүдөй жолдор менен алууга болот:


а) Циклогептатриен-1,3,5 кадимки эле каныкпаган изоциклдүү бирикме. Ал бромдун молекуласын кошуп алыш, пайда болгон продуктуга щелочторду таасир кылуудан:



б) Күчтүү акцепторлорду (маселен трифенилметил-катионду же бензил-катионду) циклогептатриенге таасир кылуудан анын молекуласынан гидрид-ион бөлүнүп чыгат:




в) Циклогептатриен-1,3,5 тин молекуласынан гидрид-ионду алюминийдин хлоридинин же бешхлордуу фосфордун жардамы менен да бөлүп чыгарууга болот:



Циклогептатриен-1,3,5 менен бешхлордуу фосфордун ортосундагы реакция кадимки температурада эле жүрөт. Бул процессте продуктунун чыгышы 100% ке жакын болот.


Жогорудагы циклогептатриен-1,3,5тен (тропилиденден) алынган ион тропилий-катион деп аталат. Эгерде тропилий-катиондогу он заряд бир эле көмүртектин атомуна тиешелүү болсо, мындай катион башка карбоний-катиондор сыйктуу өтө туруксуз болуп, аралык продуктунун гана милдетин аткармак. Чындыгында он заряд циклдеги жети көмүртектин атомдоруна бирдей тиешелүү болуп, бул катион энергетикалык жагынан бири-бири менен эквиваленттүү болгон өтө туруктуу жети резонанс гибридинен турган, жалпак түзүлүштөгү структурага ээ:



Системадагы көмүртектин атомдору бири-бири менен бирдей ара-лыкта жайланышкан.


Тропилий-ион электрофилдик касиетке ээ болуп, нуклеофилдерди кошуп алып, нейтралдуу тропилидендердин туундуларын пайда кылат. Анын бирикмелери туз мүнөздүү. Маселен тропилий-иондун бромиди  $[(\text{C}_7\text{H}_7)^+\text{Br}]$  сууда жакшы эрип, уюлсуз органикалык эриткичтерде эрибейт жана ага күмүштүн нитратынын суудагы эритмесин таасир кылууда бромдун иону толугу менен чөкмөгө өтөт.

Тропилий-катиондун суу менен реакцияга киришинен карбинал, натрийдин метилаты менен метокситропилиден пайда болот:




Тропилий-катион жогорудагылардан башка нуклеофилдерди да, маселен циан-анионду жана Гринъядын реактивдеринде гирадикалдарды оной эле кошуп алат, б.а. тропилий-катион кислоталык касиетке ээ. Ал Льюистин кислотасына тиешелүү болуп, анын кислоталык күчү уксус кислотасынына жакын.

Тропилий-катиондун туундуларынын ичинен кетон-циклогептатриенон же тропон дагы циклде жети көмүртектин атому бар ароматикалык бирикме. Ал бромдуу тропилийди гидролиздөөдөн алынат:




Бул кетон төмөндөгүдөй таутомердик абалда турат:




Тең салмактуулук солдон онду көздөй көбүрөөк жылышкан. Натыйжада циклдеги жети көмүртектин атомуна алтын электрондор текши жайланышып, цикл ароматтуулук касиетке ээ болот.

Тропон начар негиз. Ал хлордуу сүүткө менен реакцияга кирип, тузду пайдалыктын анын кислоталык касиетке ээ болот.




Циклде жети көмүртектин атому бар, түзүлүшү боюнча тропонго окшош, маанилүү ароматикалык бирикмелердин бири — трополон же 2-окситропон. Ал циклогептатриен-1,3,5тикалийдин перманганаты менен кычкылдандыруудан алынат:




Трополон ийне сыйктуу, 49-50°C да балкып эрүүчү түссүз кристалл.

Трополондун карбонил тобундагы кычкылтектин атомун көздөй циклдеги бир электрондордун жылышынын натыйжасында, анын молекуласы төмөндөгүдөй мезомердик абалдан турат:



Тең салмактуулук солдон онду көздөй көбүрөөк жылышкан. Натыйжада циклдеги жети көмүртектин атомунда эркин алты р электрондор калып, трополон чыныгы эле ароматикалық бирикмелерге тиешелүү болот.


Айрым бир химиялык касиеттери боюнча трополон фенолго окшош. Маселен ага темирдин хлориди (III) сапаттык реагент болот жана ал иондорго төмөндөгүдөй диссоциацияланат (89-бетти карагыла):



Трополон уксус кислотасынан начар, бирок фенолдан күчтүү кислота. Ошондуктан ал көмүр кислотасынын туздарынан кислотаны сүрүп чыгарат.

Трополон тропондон айырмаланып, электрофилдик орун алмашуу реакцияларына оной кирет. Орун алмашуу негизинен анын гидроксид тобунун  $\alpha$ - ,  $\gamma$ - жана  $\epsilon$ -көмүрtek атомдорунда жүрөт. Электрофилдик орун алмашуу реакциялары тиешелүү. Ал арилдиазоний катиону менен реакцияга кирип, арилазотрополонду пайда кылат. Трополондун молекуласына Реймердин-Тимандын реакциясы боюнча альдегид тобун киргизүүгө болот (98-бетти карагыла). Бирок, трополондун ядросу Фриделдин-Крафтстын методу менен алкилдөө жана ацилдөө реакцияларына кирбейт.

Трополон кислота болсо дагы ал бир аз негиздүүлүк касиетке ээ болуп, күчтүү кислоталар менен туздарды пайда кылат:




Ошондуктан ал концентрацияланган күкүрт кислотасы менен сульфирлөө реакциясына кирбейт.

Трополондун гидроксид тобу органикалык кислоталардын антигидриддери жана хлорангидриддери менен (кислоталар менен эмес) ацилдөө реакциясына кирип, татаал эфирилерди, диалкилсульфаттар же диазометан менен алкилдөө реакциясына кирип, жөнөкөй эфирилерди пайда кылат (89-беттеги фенолдордун касиеттерин карагыла). Трополондун жөнөкөй эфирилери фенолдун жө-

некей эфирлерине салыштырганда гидролиз реакциясына оной киред.


Жогорулатылган температурада нуклеофилдуу реагенттерди трополонго жана анын туундуларына таасир кылганды ал бензой кислотасына жана анын туундуларына кайра топтоштурулат. Маселен трополондун өзүнөн бензой кислотасы пайда болсо,  $\alpha, \gamma$ -динитротрополондоң о-,  $\pi$ -динитробензой кислотасы пайда болот:




Трополондун көптөгөн туундулары жаратылыш заттары болуп, көбүнчө өсүмдүктөрдүн составында кезигет. Айрым бир жыгач өсүмдүктөрүнүн чирип кетүүгө туруктуулугу, алардын составында фунгициддик касиетке ээ болгон трополондун туундуларынын бардыгы менен байланыштуу. Маселен түя жыгачынын составында түяплициндөр деп аталган  $\alpha$ - жана  $\beta$ - жана  $\gamma$ -изопропилтрополондор фунгициддик касиеттерге ээ.

Трополондун цикли алкалоид-колхициндин составында да болот.


Молекулада бензолдун шакекчеси жок ароматикалык бирикмелерге азулен же бицикло-[5,3,0]-декапентаен да тиешелүү. Анын молекуласы конденсацияланган циклопентадиен менен циклогептатриендин шакекчесинен турат. Ал  $99^\circ\text{C}$  да балкып эрүүчүү, көк түстөгү кристалл. Түзүлүшү төмөндөгүдөй:




Бицикло-[5,3,0]-декапентаендин өнүнө жараша ага азулен деген ат берилген. Азулен нафталиндин изомери. Анын туруктуулугу нафталиндинкинен төмөн, ошондуктан  $350^\circ\text{C}$  да, вакуумда толугу менен нафталинге изомерленет:




Азулен жаратылышта әркин түрүндө кездешет. Ал синтетикалық жолдор менен алынат. Маселен бицикло-[5,3,0]-деканолду 300-350°C да палладий катализаторунун үстүнөн өткөрүүдө, бир эле учурда дегидратация жана дегидрлөө реакциялары жүрүп, азулен алынат:



Мындан башка да азуленди синтездең алуунун бир нече жолдору бар. Алардын ичинде N-алкилпиридиндин түздарына натрийдин циклопентадиенилиниң таасир кылуудан (Хафнер) азуленди алуу практикада эң негиздүүсү. Реакциянын схемасы төмөндөгүдөй:




Азулендин молекуласындагы ар бир көмүртектин атомдорунда p-орбиталдары бар. Бул орбиталдар жалпыланган бирдиктүү электрондордун системасын пайда кылса дагы, беш жана жети мүчөлүү циклдеги электрондордун тыкыстыктары бирдей эмес. Анткени беш мүчөлүү цикл да, жети мүчөлүү цикл да туруктуу болуштары үчүн алар сектет p электрондорго ээ болууга умтулушуп, жети мүчөлүү циклден беш мүчөлүү циклге бир p электрон жылышат. Натыйжада беш мүчөлүү цикл терс, жети мүчөлүү цикл он зарядга ээ болуп, азуленге төмөндөгүдөй формула туура келет:




Азулендин мындаи түзүлүшүн анын уюлдуулугу (диполдук моменти 1,0Dra барабар) жана ар бир көмүртектин атомдорундагы электрондордун тыкыстыгы далилдейт. Кванттык-механикалык эсептөөлөр көрсөткөндөй циклдеги көмүртектердин атомдорунун

электрондорунун тықыстыгы төмөндөгүдөй: 1- жана 3-көмүртектердики 1,173, 2-көмүртектики 1,047, 4- жана 8-көмүртектердики 0,855, 5- жана 7-көмүртектердики 0,985, 6-көмүртектики 0,870, 9- жана 10-көмүртектердики 1,022. Жалпысынан алганда азулендин молекуласындагы эки циклдеги ар бир көмүртектердин атомдорунда электрондорун тықыстыгы бирден көбүреек.

Азулендин беш мүчөлүү циклиндеги электрондорун тықыстыгы жогору болгондуктан (терс заряддуу) ал күчтүү кислоталардын протонун кошуп алышп, азулендин хромофордук системасы өзгөрүп, тропилий-катионго окшош, сары түстөгү азулендин катиону пайда болот:



Азулендин беш мүчөлүү цикли электрофилдик орун алмашуу реакцияларына да оной кирет. Орун алмашуу реакциялары адегенде 1-, андан кийин 3-көмүртектин атомдорунда жүрөт. Маселен азуленди Фриделдин-Крафтстын методу боюнча уксус ангириди менен ацилдөөдөн 1-ацетил жана 1,3-диацетилазулендердин арашмасы алынат:




Азулендин молекуласында ушундай эле алкилдөө реакциялары да жүрөт, бирок продуктулардын чыгышы анчейин көп болбайт.

Азот жана күкүрт кислоталары күчтүү кислоталар болгондуктан, азуленди алар менен нитрлөөгө жана сульфиirlөөгө болбайт (молекулада протондошуу жүрүп, азулендин катиону пайда болот). Бирок, азуленди пиридиндин эритмесиндеги тетранитрометан менен нитрлөөдөн, анын молекуласындагы 1- жана 3-көмүртектердин атомдорундагы суутектин атомдору нитро топ менен орун алмашат.

Диоксансульфотриоксидди же уксус кислотасындагы күкүрт кислотасын азуленге таасир кылганда 1,3-азулендисульфокислотасы пайда болот.

Азуленди галогенсукцинимид менен галогендөөдөн 1-галоген жана 1,3-дигалогеназулендер арашмасы алынат.

Азулен арилдиазоний туздары менен азоайкалыштыруу реакциясина кирип, 1-арилазоазуленди пайда кылат:



Азулендин жети мүчөлүү циклиндеги 4- же 8-көмүртектердин атомундагы суутектин атомдору күчтүү нуклеофилдер менен (металлорганикалык бирикмелер жана натрийдин амиди) орун алмашу реакцияларына кирип, 4- же 8-алкилазулендерди жана 4- же 8-аминазулендерди пайда кылат. Бирок, азулендин молекуласындағы нуклеофилдик орун алмашуу реакциялары өтө эле аз изилденген.

Ар түрдүү алкилазулендер жаратылышта кээ бир өсүмдүктөрдүн эфир майларынын составында кездешет.

### XIII БӨЛҮМ

#### ГЕТЕРОЦИКЛДҮҮ БИРИКМЕЛЕР

Бул бөлүмгө чейин, жогоруда негизги чынжырчалары ачык жана туокталган көмүртектин атомдорунан турган органикалык бирикмелерге токтолдук. Алардын айрым бирлери белгилүү шарттарда циклде көмүртектин атомдорунан башка кычкылтектин жана азоттун атомдору бар туок чынжырлуу, маселен этилен катарындагы углеводороддордун оксиддерин, эки негиздүү кислоталардын ангидрииддерин, лактондорду, лактамдарды, дикетопи-перазиндерди, диоксанды, паральдегидди, металльдегидди, фталимиидди ж.б. бирикмелерди пайда кылат. Мындай бирикмелер, б.а. циклде көмүртектин атомунан башка кычкылтектин, азоттун ж.б. валенттүүлүгү экиден кем эмес элементтердин атомдору (маселен селендин, теллурдун, фосфордун, кремнийдин, бордун ж.б.) бар бирикмелер гетероциклдүү бирикмелер деп аталат ("гетеро" деген гректиң "heteros" - "choochun", "башка" деген сөзүнөн алынган). Жогорудагы аты аталган гетероциклдүү бирикмелер ачык чынжырлуу бирикмелерден оной пайда болуп, кайра аларга оной эле айланат. Ошондуктан алар ациклдүү жана карбониклдүү бирикмелер менен чогуу каралган. Бул бөлүмдө химиялык жана физикалык касиеттери боюнча бензолго жақын, б.а. ароматтуу мүнөзгө ээ болгон, циклде көмүртектин атомунан башка кычкылтектин, күкүрттүн жана азоттун атомдору бар гетероциклдүү бирикмелерге токтолобуз.

Карбоциклдүү бирикмелер сыйктуу эле беш жана алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер өтө туруктуу. Мындай молекулалар


моноцикльдүү же конденсацияланган түрдө кездешип, алардын циклдеринде көмүртектин атомунан башка бир же бир нече бирдей же ар башка гетероатомдор болот.

Демек, ароматикалык мүнөзгө ээ болгон гетероцикльдүү бирикмелер циклдеги атомдордун санына жаравша беш жана алты мүчөлүү, циклдеги гетероатомдордун санына жаравша моно-, ди-, трижана полигетероатомдуу, молекуладагы циклдердин мүнөзүнө жаравша моноцикльдүү жана конденсацияланган гетероцикльдүү бирикмелерге бөлүнөт. Маселен:




Жогорудагы мисалдарда көрсөтүлгөн ароматикалык мүнөздөгү гетероцикльдүү бирикмелердин атайын аттарынан (тривиалдык) башка төмөндөгүдөй номенклатуралар да колдонулат:

а) Циклдеги атомдордун номери гетероатомдан башталып, молекулада суутектин атому башка атом же атомдордун топтору менен орун алмашкан болсо, же циклде экинчи гетероатом болсо, алар мүмкүн болушунча аз номерге ээ болгондой кылып, циклдеги атомдорго айландыра номер коюлат. Бир эле циклде бир нече гетероатомдор болсо, биринчи номер кычкылтектин, андан кийин күкүрттүн, аягында азоттун атомуна тиешелүү болот. Эгерде циклде имин ( $>\text{NH}$ ) тобу жана азоттун атому ( $\text{N}$ ) болсо, биринчи номер имин тобуна коюлат; б.а. гетероатомдорго номерлерди коюу төмөндөгүдөй катарда жайланишат: O,S,NH,N. Маселен төмөнкү бирикмелердин циклиндеги атомдордун номерлери:



б) Ароматикалык мүнөзгө ээ болгон беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелердин аттары — “ол”, алты мүчөлүүлөрдүкү — “ин” мүчөсү менен бүтөт. Циклдеги гетероатомдордун жаратылышина жаравша кычкылтектин атому окса-, күкүрттүкү тиа-, азоттуку аза-, эгерде алардын саны циклде бирден көп болсо ди-, три-, тетрокса-, ди-, три-, тетратиа-, ди-, три-, тетраза- деп аталат. Маселен фуран-оксал, тиофен-тиол, пиррол-азол, пиридин-азин (эки үндүү ка-

тар келгенде “а” тамгасы колдонулбай түшүп калат) деп аталса, төмөнкү бирикмелер:




1,3-оксазол, 1,3-тиазол, 5-амин-1,3-диазин, 5-метил-1,2,4-триазин деп аталаат.

в) Конденсацияланган гетероцикльдүү бирикмелерди тривиалдык аттарынан башка, аларды пайда кылган циклдердин аттары менен да атоого болот, маселен: кумарон-бензофуран, тионафтэн-бензотиофен, хинолин-бензопиридин, акридин-дibenзопиридин.

Ароматикалык мүнөзгө ээ болгон гетероцикльдүү бирикмелер жаратылышта өтө кенен тараган жана алар практикада синтетикалык жолдор менен да алышат. Жаратылышта алар айрым бир витаминдердин, алкалоиддердин, пигменттердин, дары-дармек заттардын структуралык негизин түзүп, биологиялык активдүү заттардын (нуклеотиддердин, антибиотиктердин, амин кислоталарынын, пестициддердин) составында кезигет.

#### А. БЕШ МҮЧӨЛҮҮ, БИР ГЕТЕРОАТОМДУУ ГЕТЕРОЦИКЛЬДҮҮ БИРИКМЕЛЕР

Ароматикалык касиетке ээ болгон беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелердин эң жөнөкөйлөрү фуран, тиофен, пиррол жана алардын гомологдору. Фурандын, тиофендин жана пирролдун 2-жана 5-көмүртек атомдору  $\alpha$ -,  $\alpha'$ -, 3- жана 4-көмүртек атомдору  $\beta$ -,  $\beta'$ - көмүртек атомдору деп аталаат:




Бул түзүлүштөрү боюнча фуранды, тиофенди жана пирролду конъюгирулышкан диендер менен жөнөкөй эфир, сульфид (тиоэфир) жана экинчилик амин сыйактуу кароого болот. Чындыгында кээ бир кошуп алуу реакцияларын эске албаганда бул бирикмелердин касиеттери жогорудагы түзүлүштөргө туура жооп бербейт. Маселен пирролдун экинчилик аминдер сыйактуу негиздүүлүк касиеттери жок, ал эми тиофен болсо, сульфиддер сыйактуу кадимки шартта кычкылдануу реакциясына кирбейт. Бирок, бул бирикмелер жана алардын туундулары бензол сыйактуу электрофилдик орун алмашуу, маселен нитрлөө, сульфирлөө, галогендөө, Фридлдин-Крафтстин методу менен ацилдөө, айрым учурларда диазоний


түздары менен азоайкалыштыруу жана Реймердин-Тимандын реакцияларына кирет.

Күйгүзүүдөн бөлүнүп чыккан жылуулук чондугу боюнча эсептегенде конъюгирулыштыруу энергиясы фурандыкы 22 ккал/мольго, тиофендики 28 ккал/мольго, пирролдуку 24 ккал/мольго барабар, б.а. жогорку бирикмелердин конъюгирулышкан диендердин (конъюгирулышкан диендердики 3 ккал/моль) өтө айырмаланып, бензолдун конъюгирулыштыруу энергиясына (бензолдуку 36 ккал/моль) жакын болот. Булардын ичинен бензолго жакыны — тиофен, көбүрөөк айырмаланганы — фуран.


Жогорудагы гетероцикльдүү бирикмелердин структурасын жалпысынан:




деп эсептегенде, алардын молекулаларындагы атомдордун электрондук байланыштары төмөндөгүдөй болот. Циклдеги төрт көмүртектиң атомдору уч  $\sigma$ -байланыштарын пайда кылгандан кийин ( $sp^2$  электрондор менен) ар бир көмүртектиң атомунда бирден бош  $\pi$  электрондор калат. Алар гетероатомдогу бош турган эки  $\pi$  электрондор менен бирдикте циклде конъюгирулышкан беш атомго бирдей тиешелүү болгон алты  $\pi$ -электрондорду пайда кылат. Гетероатомдогу бош турган эки  $\pi$  электрондор циклдеги көмүртектиң атомдорун көздөй жылышкандастан гетероатомдор бир аз он зарядга ээ, б.а. циклдеги электрондордун жылышы төмөндөгүдөй:




Демек, беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелер бензол сыйктуу эле ароматикалык бирикмелерге тиешелүү болгондуктан (циклдеги  $\pi$ -электрондордун саны алтыга барабар), аларга төмөнкү структураларды жазуу туура:




же




же




Жогорудагы ион түрүндөгү түзүлүштөгү гетероцикльдүү бирикмelerди төмөндөгүдей резонансстык структуралардан турат деп түшүнүү керек:



Бул молекулалардын  $\alpha$ -көмүртек атомдорунда электрондордун булаттарынын тықыстыгы  $\beta$ -көмүртек атомдорунан көбүрөөк болот:



Физикалык изилдөөлөр көрсөткөндөй фурандын, тиофендин жана пирролдун молекулалары жалпак болуп, молекуладагы атомдор бир тегиздикте жайланаышкан. Алардын молекулаларындағы атомдордун аралыктары ( $\text{\AA}$  менен) жана бурчтары (градус менен):



Бул бирикмелердин  $\alpha$ - $\beta$ -көмүртек атомдорунун аралығы 1,36-1,382  $\text{\AA}$  га,  $\beta$ - $\beta'$ -көмүртек атомдорунуку 1,417-1,43  $\text{\AA}$  га барабар, б.а. кадимки С-С кош байланышка (1,34  $\text{\AA}$ ) салыштырганда жогорку молекулалардын С-С кош байланыштарынын аралығы бир азга узунураак, ал эми жөнөкөй С-С байланыштардын аралығы кадимки С-С жөнөкөй байланышка (1,54  $\text{\AA}$ ) салыштырганда бир кыйла кыскараак болот.


Демек, фурандын, тиофендин жана пирролдун жогорудагы айтылган касиеттери жана түзүлүштөрү алардын ароматикалык бирикмелерге тиешелүү экендигин далилдейт. Бензолдун жана моногетероатомдуу беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелердин ароматтуулугу төмөндөгүдей катарда жайланаышкан: бензол >тиофең> пиррол > фуран.

### ФУРАНДЫ, ТИОФЕНДИ ЖАНА ПИРРОЛДУ АЛУУНУН ЖАЛПЫ МЕТОДДОРУ.


Фуран, тиофең жана пиррол айрым бир жаратылыш продуктларын кайра иштетүүдөн же синтетикалык жолдор менен алынат. Бул бирикмелердин структуралык түзүлүштөрү бир тектүү болгондуктан аларды синтетикалык жолдор менен алуунун жалпы ме-

тоддору бар. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:


а) 1,4-Диоксибирикмелерге ар түрдүү реагенттерди таасир кылуудан молекулада циклдешүү реакциясы жүрүп, экинчи реагенттин жаратылышина жараша фуран, тиофен, пиррол жана алардын гомологдору алынат (Паалдын-Кнорранын синтези). Синтездердин жалпы схемасы:




Бул процессте фуран, маселен акак альдегидинен алынат:




Ушул сыйктуу эле тиофен алынат, бирок тиофенди синтездөөдө адегенде пентасульфид фосфордун ( $P_2S_5$ ) жардамы менен акак альдегидинин бир карбонил тобундагы кычкылтектин атомун күрттүн атомуна орун алмаштыруу зарыл:



Пирролду алуу үчүн адегенде акак альдегидинин бир карбонил тобун аммиактын жардамы менен имин тобуна айландыруу керек:




б) Жогорку температурда ( $400\text{-}500^{\circ}\text{C}$ ), катализатордун катышуусунда ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) фуранга, тиофенге, пирролго аммиакты, күкүрттүү суутекти жана суунун буусун таасир қылуудан бул гетероциклдүү бирикмелер бири-бирине өтөт (Ю.К.Юрьев):




Бул процесстерде фурандан тиофен менен пирролду алуунун практикалык мааниси болсо, тиофенден фуран менен пирролду, пирролдон фуран менен тиофенди синтездөөдө продуктулардын чыгышы өтө аз болуп (2-3% тен ашпайт), практикада мааниси жок.


в) Моносахариддерди кычкылдандыруудан пайда болгон дикарбон кислоталарынан фуран менен пирролду синтездеп алууга болот. Маселен былжыр (слизевая) кислотасын пиролиздөөдөн пиробылжыр (пирослизевая) кислотасы ( $\alpha$ -фуранкарбон кислотасы) пайда болсо, былжыр кислотасынын аммоний тузун пиролиздөөдөн пиррол алынат:




г)  $\alpha$ -Хлоросибирикмелер негиздердин катышуусунда  $\beta$ -кето-эфиры менен конденсация реакциясына кирип, негиздердин жаратылышына жараша фурандын же пирролдун туундуларын пайдалат. Маселен негиздер катарында аммиакты же органикалык аминдерди колдонууда пирролдун туундулары алынат (Ганчтын синтези):




Ушул эле бирикмелер, негиздер катарында пиридинди колдонғондо, ал катализатордун гана милдетин аткарат да  $\alpha$ -хлороксobiрикмелер менен  $\beta$ -кетоэфирлердин конденсацияланышынан фурандын туундулары пайда болот (Ф.Фейсттин-Е.Бенаринин синтезі):



д) Ацетилендин туундулары күкүрттүү көмүртек жана аммиак менен реакцияга кирип, тиофендин жана пирролдун туундуларын пайда кылат. Реакциялардын схемасы төмөндөгүдөй (Ф.Я.Первев):



е) Диацетилендин катализатордун катышуусунда күкүрттүү көмүртек жана аммиак менен реакцияга киришинен тиофен жана пиррол алынат (Шульте):



Фуранды, тиофенди, пирролду жана алардын айрым туундулары менен гомологдорун синтездеп алуудагы жогорку жалпы методдордон башка да атайын методдор бар. Алар бул бирикмелерди өзүнчө караган бөлүкчөлөрдө келтирилген.


**ЖАЛПЫ ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Фуран, тиофен жана пиррол органикалык эриткичтерде жакшы эрип, сууда начар же такыр

эрибеген түссүз суюктуктар. Алар молекулада бирдей сандагы көмүртектин атомдору бар майлар катарындағы бирикмелерден (жөнекөй эфирлерден, диалкилсульфиддерден, экинчилик аминдерден) жогорку температурада кайнайт, бирок диполдук моменти майлар катарындағы бирикмелердикинен төмөн болот. Маселен фурандын диполдук моменти 0,7 Dга, пирролдуку 1,55 Dга баралар. Гетероцикльдүү бирикмелердин диполдук моменти гетероатомдон циклди көздөй багытталган:



**ЖАЛПЫ ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Фурандын, тиофендин жана пирролдун структуралық түзүлүштөрү бири-бири менен оқшош болғондуктан, аларга тиешелүү жалпы химиялык касиеттери белгилүү. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:


а) Фуран, айрыкча пиррол, кислоталардын протонун  $\alpha$ -көмүртектин атомдоруна оной эле кошуп алып, циклдин конъюгирулышкен байланыштарын бузуп, молекулалардын ароматтуулук касиеттерин жоготот:




Мындай түзүлүштөгү системалардын андан ары же циклдері үзүлөт, же алар полимерлөө реакцияларына кирет. Демек, фуран менен пиррол жана алардын туундулары кислоталардан “коркот”, б.а. бул бирикмелер ацидофобдук касиетке ээ. Эгерде фурандын жана пирролдун молекулаларында алкил радикалдары болсо, циклдин үзүлүшү менен жүргөн реакциялардың ылдамдығы жогорулайт, тескерисинче  $-\text{COOH}$ ,  $>\text{C}=\text{O}$ ,  $-\text{NO}_2$ , фенил радикалы ж.д.у.с. атомдордун топтору болсо, циклдин үзүлүшү менен жүргөн реакциялардың ылдамдығы төмөндөйт.

Ал эми тиофен болсо, фуран менен пирролдон айырмаланып, кадимки кислоталар менен тоиний түздарын пайда кылбайт, б.а. тиофенге кадимки кислоталарды таасир кылганда ал ароматтуулук касиеттерин жоготпойт, натыйжада тиофен ацидофобдук касиетке ээ эмес. Тиофендин тионий түздары, маселен  $(\text{CH}_3)_3\text{O}^+\cdot\text{BF}_4^-$  сыйктуу реагенттер менен гана пайда болот.

б) Катализатордун катышуусунда ( $\text{Ni}$ ,  $\text{Pd}$ ,  $\text{Pt}$ ), басымдын астында жана ысытууда фуран, тиофен, пиррол суутектин молекулаларын кошуп алып, тетрагидрофуранды, тетрагидротиофенди жана тетрагидропирролду пайда кылат:




Гидрирлөө реакциясына тиофен жана анын туундулары фуран менен пирролго жана алардын туундуларына салыштырганда күйинчылыкта кирет. Белгилүү шарттарда, гидрирлөө реакциясында тиофендин цикли үзүлүп, н-бутан жана күкүрттүү суутек пайда болот:



в) Фуран, тиофен, пиррол жана алардын туундулары ар түрдүү электрофилдүү реагенттер менен реакцияга кирет. Электрофилдүү реагенттер менен реакцияга кирүүдө, бензолдун жана беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелердин активдүүлүгү төмөндөгүдөй катарда жогорулайт: бензол<тиофен<фуран<пиррол.

Фурандын, тиофендин жана пирролдун молекулаларында электрофилдик орун алмашуу реакциялары  $\alpha$ -көмүртектин атомдорунда жүрөт, анткени алардын молекуласындағы көмүртектердин атомдорунда электрондордун тыкыстыгы  $\beta$ -көмүртектердикинен жогору (64-бетти карагыла), экинчиден электрофилдер аларга чаңгуул жасаганда  $\alpha$ - жана  $\beta$ -көмүртектердин атомдорунда төмөндөгүдөй  $\sigma$ -комплекстер пайда болот:




Демек, электрофилдер  $\alpha$ -көмүртектердин атомдорунда  $\beta$ -көмүртектердин атомдоруна салыштырганда туруктуу болгон  $\sigma$ -комплекстерди пайда кылгандастыктан (54 - 56-беттерди карагыла), электрофилдик орун алмашуу  $\alpha$ -көмүртектердин атомдорунда жүрөт экен.

## I. ФУРАН


Жыгачтарды кургак буулантып айдоодон пайда болгон чайырлардын составында анча көп эмес санда фуран менен  $\alpha$ -метил-фуран кездешет.

Фуранды жогорудагы жалпы методдордон башка (263-265-беттерди карагыла), төмөндөгүдөй синтетикалық жолдор менен алууга болот:

а) Өнөр жайларда фурфурол менен суунун буусун 400°C да, цинктиң хромити (катализатор) аркылуу өткөрүүдөн фуран алынат. Мындан шартта фурфуролдун молекуласында декарбонилдөө реакциясы жүрөт:



б) Фурфуролдон алынган α-фуранкарбон кислотасын жездин катышуусунда (катализатор) натрон акиташи же үчүнчүлүк аминдер (маселен хинолин) менен кошуп ысытуудан (220°C), кислотадын молекуласында декарбоксилдөө реакциясы жүрүп, фуран алынат:




Бул метод фуранды лабораторияда алууда колдонулат.

Фуран — сууда эрибеген, органикалык эриткичтер менен бардык көлөмдө аралашкан, 31,3°C да кайноочу түссүз суюктук. Анын жыты хлороформдун жытына окошош. Фуранды сактоодо ал адегенде күнүрттөнүп, андан ары чайырга айланып кетет.

Туз кислотасы менен нымдалган кызыл карагайдын чычаласына фуранды жана анын туундуларын тамчылатканда алар жашыл түстү пайда кылат (лигнин реакциясы).


Фурандын радикалы ( $C_4H_6O$ ) — фурил, ал эми метилфурандын радикалы ( $C_5H_7O$ ) — фурфурил деп аталат.

Химиялык мүнөзү боюнча фуран ароматикалык бирикмелер менен конъюгирулышкан диендердин ортосундагы касиеттерге ээ. Башка моногетероатомдуу, беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелерге салыштырганда фуранга кошуп алуу реакциялары көбүрөөк мүнөздүү. Маселен ал конъюгирулышкан диен углеводороддору сыяктуу малеин ангидридин, ацетилендикарбон кислоталарынын эфирилерин ж.б. диенофилдерди оной кошуп алат:




Галогендерди (маселен бромду) фуранга таасир кылганда, бром фурандын 2,5-көмүртек атомдоруна кошулуп, түркүсүз болгон 2,5-дигидрофуранды пайда кылат. Бул продуктуну эркин түрүндө бөлүп алууга болбайт.

Фурандын  $\alpha$ -көмүртек атомдоруна бромдун кошулушун төмөндөгүдөй жол менен далилдөөгө болот. Уксус кислотасынын калий тузун катализатор катарында колдонуп, метил спиртиндеи бромду фуранга таасир кылуудан адегенде түркүсүз болгон 2,5-дигидрофуран алышып, ал тез эле 2,5-диметокси-2,5-дигидрофуранга айланат. Алынган продуктуну гидролиздөөдөн малеин альдегиди пайда болот. Демек бул процесстин схемасы:



Ванадийдин оксидин (V) катализатор катарында колдонуп,  $320^\circ\text{C}$  да фуранды абадагы кычкылтектек менен кычкылданыруудан малеин ангидриди алышат:



Башка кычкылданыргычтар менен да (маселен  $\text{HNO}_3$ ), төмөнкү температурада эле фурандың цикли үзүлөт. Эгерде фурандың


молекуласында  $-\text{C}(=\text{O})-\text{R}$ ,  $-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$  ( $\text{R}$  = алкил радикалы же  $\text{H}$ ) сыйктуу суут

тектин атому менен орун алмашкан атомдордун топтору болсо, алар кычкылданыргычтарга түркүтүү келет.

Жогорудаты кошуп алуу жана кычкылдануу реакцияларынан башка фуран айрым бир реагенттер менен электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет. Мындай реакциялардын ылдамдыгы бензолго салыштырганда фурандың молекуласында бир кыйла жогору болот. Бул касиеттери боюнча ал (фуран) фенолго көбүрөөк окшош. Электрофилдик орун алмашуу реакцияларына төмөнкүлөр тиешелүү:


а) Фуранга катализатор катарында хлордуу цинк, хлордуу калай (IV) сыйктуу Льюистин начар кислоталарын колдонуп, кисло-

талардын ангидридерин таасир кылуудан ал ацилдөө реакциясына кирип (Фриделдин-Крафтстын реакциясы), кетондорду пайда кылат (Г.Л.Стадников, Я.Л.Гольдфарб):



Бирок, Фриделдин-Крафтстын методу менен фуранды алкилдөөгө болборт, анткени фурандын өзү жана аны “алкилдөөдөн” алынган фурандын гомологдору ацидофобдук касиетке ээ болгондуктан, алар Льюистин кислоталарынын таасири менен чайырларды пайда кылат.

б) Фуран кычкылдануу реакциясына оной киргендиктен жана ал ацидофобдук касиетке ээ болгондуктан аны түздөн-түз кислоталар менен нитрлөөгө жана сульфирлөөгө болборт. Бирок, фуран жумшак нитрлөөчү жана сульфирлөөчү реагенттер менен оной нитрлөө жана сульфирлөө реакцияларына кирет. Маселен пиридиндин эритмесинде фуранга ацетилнитратты таасир кылуудан  $\alpha$ -нитрофуран алынат:




Ал эми пиридиндин чөйрөсүндө, күкүрт ангидриди ( $\text{SO}_3$ ) менен пиридиндин комплекси фуран менен реакцияга кирип, пиридин байланышкан фурандын  $\alpha$ -сульфокислотасын пайда кылат (Терентьев А.П.):




Фурандын туундусу болгон  $\alpha$ -фуранкарбон кислотасын концентрацияланган азот кислотасы же нитрлөөчү аралашма жана түтөгөн күкүрт кислотасы менен бензол сыйктуу эле нормалдуу нитрлөөгө жана сульфирлөөгө ( $\alpha$ -көмүртек атомун) болот.

в) Фуран жана анын туундулары натрийдин ацетатынын катышуусунда (катализатор) сымаптын ацетаты же хлордуу сымап (II) менен меркурилөө реакциясына оной кирет (Х.Гильман):




г) Кадимки шартта, фуран галогендер менен кошуп алуу реакциясына кирери жогоруда карапган (269-бет). Хлор -40°C да фуран менен электрофилдик орун алмашуу реакциясына кирип, 2-хлорфуранды жана 2,5-дихлорфуранды пайда кылат. Ушундай эле продуктулар фурангага кадимки шартта хлордуу сульфурилди таасир кылуудан алынат:




Бул процессте, реакциянын акырында, фурандын бардык суутек атомдору хлор менен орун алмашышы мүмкүн.


Практикада  $\alpha$ -хлорфуранды  $\alpha$ -фуранкарбон кислотасынан алуу ыңгайлуу.  $\alpha$ -Фуранкарбон кислотасы хлор менен реакцияга кирип, 5-хлор-2-фуранкарбон кислотасын пайда кылат. Алынган продуктуну пиридиндин эритмесинде, жездин порошогунун катышуусунда ысытуудан декарбоксилдөө реакциясы жүрүп,  $\alpha$ -хлорфуран алынат:



5-Бром-2-фуранкарбон кислотасы ушул эле жол менен 100°C да алынып, ага щелочтун катышуусунда ( $\text{NaOH}$ ) бромду таасир кылуудан 2,5-дигромфуран пайда болот:




Иоддуу калийдеги иоддун же уюлсуз эриткичтердеги бромдун, же хлордуу сульфурилдин фурандын сымапорганикалык бирикмеси менен реакцияга киришинен  $\alpha$ -галогенфурандар алынат. Маселен:



2-Иодфуран абсолюттук эфирдин чөйрөсүндө, металл түрүндөгү магний менен магнийорганикалык бирикмени пайда кылат.

д) Фенол сыйктуу айрым бир диазоний туздары менен фуран азоайкалыштыруу реакциясына кирип, азобирикмелерди пайда кылат. Маселен:



Бул реакцияда диазоний туздары электрофилдин милдетин аткарат (реакциянын механизмин 152 -беттен карагыла).

## ФУРАНДЫН ТУУНДУЛАРЫ

Фурандын туундуларынын ичинен практикада эң маанилүүсү — фурфурол альдегиди. Ал фурфурол деген ат менен белгилүү (фурфуролдун структурасы 268 -бетте көлтирилген).

Фурфурол өнөр жайларда өсүмдүк продуктуларынан, составында пентозандары бар полисахариддерди кислоталардын жардамы менен гидролиздөөдөн алынат.


Фурфурол - кара буудайдын наны жыттанган, түссүз же бир аз саргыч түстөгү,  $162^\circ\text{C}$  да кайноочу, сууда начар эрүүчү суюктук.

Фурфуролго бензальдегиддин карбонил тобуна жана фурандын циклине мүнөздүү реакциялардын бардыгы тиешелүү. Маселен бензальдегид сыйктуу натрийдин гидросульфитин кошуп алат,  $\alpha$ -фурланкарбон кислотасына кычкылданат, калыбына келтирүүдөн фурфурол спиртин, калийдин цианиди менен бензоинге окшош фуроинди, амиак менен 3:2 катышында конденсация реакциясына кирип, гидробензамидге окшош фурфурамидди, анилин менен Шиффтин негизин, натрийдин ацетатынын катышуусунда уксус ангидриди менен каныкпаган фурилакрил кислотасын пайда кылат. Ал Канниццаронун реакциясына кирет.


Фурандын цикли сыйктуу, фурфурол ванадийдин оксидинин (V) катышуусунда (катализатор) абадагы кычкылтектен менен малеин ангидридине, ванадийдин туздарынын катышуусунда (катализи-

тор) калийдин хлоратынын суудагы эритмеси менен фумар кислотасына қычкылданат жана ар түрдүү электрофилдүү реагенттер менен 5-көмүртектин атомдорундагы суутектин атому орун алмашуу реакцияларына кирет ж.б.лар.


Фурфурол фурандын өзүн, анын көптөгөн туундуларын синтездөөдө жана нефтинин фракцияларын тазалоодо эриткич катарында колдонулат. Ал айрым бир дары-дармек заттарды жана чайырларды синтездөөдө баштапкы продукт болуп эсептелет. Маселен фурфуролдун гидроксидамин менен реакцияга киришинен оксим, аны нитрлөөчү аралашма менен нитрлөөдөн 5-нитрофурфуролальдоксим алынат (К.Неницеску, К.Букур):



Бул продуктуну гидролиздөөдөн же ага азоттуу кислотаны таасир кылуудан 5-нитрофурфурол пайда болот:



5-Нитрофурфуролдун семикарбазону нитрофуран деген ат менен күчтүү бактерицид катарында колдонулат. Фурфуролду жезхром катализаторунун жардамы менен 150°C да, басымдын астында гидролиздөөдөн алынган фурфурил спирти, кислотанын катышуусунда поликонденсация реакциясына кирип, коррозияга турктуу болгон синтетикалык чайырларды пайда кылат. Поликонденсация төмөндөгүдөй схемада жүрөт:



ж.д.у.с.

булуп, реакция улана берет (99-100-беттеги резолдун алышын карагыла). Бул полимер практикада желим (клей) катарында да колдонулат.

Фурфуролдон кийинки, фурандын практикада маанилүү туундуларынын бири — пиробылжыр же 2-фурандикарбон кислотасы. Ал биринчи жолу 1780-жылы былжыр кислотасын пиролиздөөдөн К.Шееле тарабынан синтезделинип алынган (264-бетти карагыла). Азыркы мезгилде ал препараттык метод менен калийдин перманганаты же андан онойураак, катализатор

катарында жездин оксиidi менен бир аз сандагы күмүштүн оксиidi нин катышуусунда, начар щелочтуу чөйрөдө абадагы кычкылtek менен фурфуролду кычкылдандыруудан алынат; аны фурфурол-дон Каннициаронун реакциясы менен да алууга болот (161 -бетти карагыла).



2-Фуранкарбон кислотасы — көп сандаган фурандын башка туундуларынан айырмаланып, абада түсүн өзгөртпөгөн, 133°C да балкып эрүүчү кристалл. Ал муздак сууда начар, ысык сууда жакшы эрийт.

Химиялык мүнөзү боюнча анын карбоксил тобу карбон кислоталарыныкы сыйктуу эле ангидриди, галогенангиддерди, туздарды, эфирлерди, амиддерди пайда кылат. Ядродогу сүтектин атомдору ар түрдүү электрофилдүү реагенттер менен орун алмашуу реакцияларына (галогендөө, сульфирлөө, Фриделдин-Крафтстын реакциясы ж.б.лар) кирет.

Фуранды толугу менен гидрирлөөдөн алынган анын туундусу – тетрагидрофуран (ТГФ). Ал катализатор катарында металл түрүндөгү никелди же Ренейдин никелин колдонуп, фуранды гидрирлөөдө, же бутандиол-1,3тү дегидратациялоодон (I бөлүк, 166-бетти карагыла) алынат.


ТГФ — суу, эфир жана спирт менен бардык көлөмдө аралашуучу, 65-66°C да кайноочу, түссүз суюктук.

ТГФ практикада негизинен эриткич катарында колдонулат. Маселен диэтил эфирин эриткич катарында колдонуп, молекүлалда С-С кош байланышы бар галогендүү бирикмелерге металл түрүндөгү магнийди таасир кылуудан магнийорганикалык бирикмелер алынбайт. Ал эми ТГФды эриткич катарында колдонууда мындаи бирикмелерден нормалдуу эле магнийорганикалык бирикмелер пайда болот. Эриткичтөн башка, ТГФ өнөр жайларда маанилүү болгон органикалык заттарды синтездөөдө баштапкы продукт болуп эсептелет. Маселен жогорку температурада ТГФга хлордуу сүтекти таасир кылуудан 1,4-дихлорбутан, анын NaCN менен реакцияга киришинен синтетикалык була найлонду алуудагы аралык продукт болгон адипин кислотасынын нитрили алынат. Бул процесстин схемасы төмөндөгүдөй:



ТГФдын уксус ангидриди менен реакцияга киришинен бутандиол-1,4түн диацетаты, аны гидролиздөөдөн бутадиол-1,4 пайда болот. Бутандиол-1,4төн синтетикалык каучуктарды алуудагы аралык продукт болгон бутадиен-1,3 алышат,

Хлордуу суутек менен активделген хлордуу алюминийдин же хлордуу темирдин катышуусунда ТГФ майлоочу май катарында колдонулуучу полимерге айланат (Х.Меервейн):




Башка майлар катарындагы жөнөкөй эфирлер сыйктуу эле, ТГФ төмөнкү температурада абадагы кычкылтектен менен кычкылданып, оной жаралуучу пероксидди пайда кылат.

## 2. ТИОФЕН

Тиофен таш көмүрдү кургак буулантып айдоодон алышган техникалык бензол менен дайыма бирге кезигет. Мындаи бензолдун составында 0,5% ке чейин тиофен болот, б.а. чийки бензолдун составындағы бензолдон ректификациялоо менен тиофенди бөлүп алуу мүмкүн эмес, анткени ал экөөнүн кайноо температуралары өтө жакын (бензолдуку 80,4°C, тиофендик 84,1°C). Тиофендин гомологдору болгон метилтиофендер таш көмүрдүн чайрынан бөлүнүп алышган толуол менен бирге кездешет.



Тиофен өнөр жайларда ~700°C га чейин ысытылган түтүк аркылуу күкүрттүн буусу менен бутандын аралашмасын өткөрүүдөн алышат:




Ушул эле жол менен түз сыйктуу бутилендер менен бутадиенден тиофенди, н-пентандан α-метилтиофенди, изопентандан β-метилтиофенди синтездеп алууга болот.

Булардан башка тиофенди жана анын айрым бир гомологдору менен туундуларын төмөндөгүдөй жолдор менен синтездөөгө болот:

а) Ацетилендин 400-450°C да (каталитатор катарында алюминийдин оксидинин катышуусунда) күкүрттүү суутек менен реакцияга киришинен (А.Е.Чичибабин) же 300°C га чейин ысытылган пирит аркылуу ацетиленди өткөрүүдөн тиофен алышат:




б) Акак кислотасына үч күкүрттүү фосфорду ( $\text{P}_2\text{S}_3$ ) кошуп ысытууда тиофен пайда болот:




Бул процессте  $\text{P}_2\text{S}_3$  калыбына келтиргичтин милдетин да аткарат. Эгерде акак кислотасынын ордуна метилакак кислотасы колдонулса, реакциянын натыйжасында метилтиофен алышат.

в) Спирттин эритмесиндеги күкүрттүү көмүртек менен хлордуу суутекти алкин-1-он-5терге таасир кылуудан тиофендин гомологдору пайда болот:



Бул процессте продуктунун чыгышы 70%ке чейин жетет.

г) Айрым бир этилен катарындагы углеводороддорго күкүрттүү кошуп ысытуудан тиофендин туундулары алышат. Маселен стильбен менен күкүрттөн тетрафенилтиофен пайда болот:



Практикада тиофендин гомологдору менен көпчүлүк туундулары тиофендин өзүнөн синтезделинет, анткени ал реакцияга бир кийла жөндөмдүү жана фуран менен пирролго салыштырганда түрүктүү бирикме.

Тиофен — органикалык эриткичтерде жакшы эрип, сууда эрибеген, бензолдун жыты жыттанган түссүз суюктук.

Концентрацияланган күкүрт кислотасындагы изотин менен тиофенди аралаштыруудан аны түсү көккө өзгөрөт (индофенин реакциясы).

Тиофендин радикалы  $\text{C}_4\text{H}_3$  — тен ил деп аталат.

Тиофен химиялық касиети бөюнча фуран менен пирролго салыштырганда бензолго көбүрөөк окшош, бирок андан активдүй. Тиофендин бензолго окшоштугу — циклдеги кычкылтек менен азоттун атомдоруна (фуран менен пирролдун молекуласындағы) салыштырганда, күкүрттүн атомунун радиусу чоң болгондуктан ал азыраак чыналуу менен валенттүүлүк бурчту пайда кылышы жана тионий күкүртү оксоний кычкылтегинен көбүрөөк туруктуу болуп, күкүрттүн атомундагы р-электронду шакекчеге оңой берипши менен түшүндүрүлөт.

Тиофен кошуп алуу реакцияларына бензол сыйктуу кирет. Ал фурандан айырмаланып, диенофилдерди кошуп албайт.

Тиофен пероксиддер менен кычкылданбайт жана циклдеги күкүрттүн атому бардык эле кычкылданыргычтар менен эч качан сульфоксидди жана сульфонду пайда кылбайт. Бирок, тиофендин сульфону белгилүү, ал тиофенден эмес, башка кыйыр жолдор менен алынат.

Тиофендин эң негизги реакциялары болуп, электрофилдик орун алмашуу реакциялары эсептелет.


Тиофенге моногетероатомдуу беш мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелердин жалпы химиялық касиеттеринен башка төмөндөгү дөйөм реакциялар тиешелүү.

а) Тиофен, жогоруда алыштытарда көрсөтүлгөндөй, жогорку температурага чыдамдуу болсо дагы, бензолго салыштырганда химиялық реагенттерге азыраак туруктуу болот. Маселен 80-100°C да күчтүү минералдык кислоталарды ( $H_2SO_4$ ,  $H_3PO_4$ ) жана синтетикалык алюмоシリкаттарды тиофенге таасир кылганда, ал полимерлөө реакциясына кирип, тримерди жана пентамерди пайда кылат. Суюк тиофенге кошулган хлордуу алюминийдин бети тез эле чайыр менен жабылып, анын активдүүлүгү жоголот, натыйжада тиофенге Фриделдин-Крафтстын реакцияларын жүргүзүүдө хлордуу алюминий катализатордун милдетин аткара албай калат. Ушул себептен бензолго Фриделдин-Крафтстын реакцияларын жүргүзүүдө бензолдун составында тиофен болбош керек.


Бирок, Льюистин начар кислоталарын (маселен  $SnCl_4BF_3$ ,  $ZnCl_2$ ) катализатор катарында колдонуп, тиофенди олефиндер жана спирттер менен алкилдөөгө болот. Маселен тиофенге, катализатор катарында  $SnCl_4$  тү же 80% түү  $H_2SO_4$  колдонуп, олефиндерди же катализатор катарында  $ZnCl_2$  колдонуп, спирттерди таасир кылууда  $\alpha$ -алкилтиофендер алынат.

Төртхлордуу калайдын (Г.Л.Стадников, Я.Л.Гольдфарб) же үч фтордуу бордун жардамы менен тиофен кислоталардын хлорандидрилдери менен ацилдөө реакциясына кирип, тиофендин кетон-

дорун (алкилтиенил кетондорду) пайда кылат:




б) Фуран менен пирролго салыштырганда тиофен туруктуу болсо дагы, тиофенге концентрацияланган азот кислотасын таасир кылганда ал қычкылдануу реакциясына кирип, анын цикли үзүлөт. Ошондуктан тиофенди нитрлөө реакциясы ацетилнитрат менен жүргүзүлөт  $[(CH_3CO)_2O + HONO_2]$ :




Ацетилнитратты узак убакытка чейин тиофенге таасир кылганда 90-95% 2,5-динитротиофен менен 5-10% 2,4-динитротиофендин аралашмасы алынат.

2-Нитротиофен-нитробензолдун жыты жыттанган,  $46,5^{\circ}\text{C}$  да балкып эрүүчү кристалл. Анын химиялык касиеттери нитробензолдукунан окшош. Маселен 2-нитротиофенди калыбына келтириүүдөн 2-аминтиофен алынат:




Аминтиофендерди абада ысытууда чайырларды пайда кылат, ошондуктан аларды инерттүү газдардын чөйрөсүндө буулантып айдоо керек.


Аминтиофендер ароматикалык аминдер сыйктуу эле негиздүүлүк касиетке ээ, бирок алар диазотирлөө реакциясына кирбейт. Эгерде аминтиофендердин (маселен 2-аминтиофендин) молекуласында электрондук булуттарды өзүн көздөй тарткан атомдордун топтору болсо (айрыкча 5-көмүртектин атомунда), аларды кадимки эле биринчилик ароматикалык аминдер сыйктуу диазотирлөөгө болот. Маселен:



Аминтиофендер ароматикалык аминдер сыйктуу диазоний туздары менен азоайкалыштыруу реакциясына кирет:




в) Бензолдон айырмаланып, тиофен төмөнкү температурада эле концентрацияланган күкүрт кислотасы менен сульфирлөө реакциясына кирип, 2-тиофенсульфокислотасын пайда кылат:



Бензол күкүрт кислотасы менен жогорулатылган температурада гана сульфирлөө реакциясына киргендиктөн, бул реакция таш көмүрдүн чайрынан алынган бензолду тиофенден тазалоо үчүн колдонулат.

г) Фуран сыйктуу тиофен дагы меркурирлөө реакциясына кирип, сымапорганикалык бирикмелерди пайда кылат. Реакция төмөнкү температурада, сымаптын ацетаты же уксус кислотасынын натрий тузунун катышуусунда хлордуу сымап (II) менен жүрөт. Реакциянын шартына жараша моно- жана полимеркурирленген тиофендин туундулары пайда болот (реакциялары 271 -беттеги фурандын реакцияларына оқшош).


Тиофендин сымапорганикалык бирикмесин туз кислотасы менен иштетүүдөн тиофен эркин түрүндө бөлүнүп чыгат:




Демек, бул реакция дагы, жогорудагы сульфирлөө реакциясы сыйктуу эле бензолду тиофенден тазалоо үчүн колдонулат.


д) Тиофен хлор менен катализаторсуз, төмөнкү температурада электрофилдик орун алмашуу реакциясына кирип, моно- жана полихлортиофендин аралашмасын пайда кылса, бром менен иод тандалмалуу орун алмашуу реакциясына кирип, 2-бром, 2,5-дibром- жана 2-иодтиофендерди гана пайда кылат.

Бромтиофенге металл түрүндөгү магнийди таасир кылганда тиофендин магнийорганикалык бирикмеси алынат. Маселен:




Тиофендин магнийорганикалык бирикмелери башка галогенорганикалык бирикмелерден алынган магнийорганикалык бирикмелер сыйктуу эле эң активдүү бирикмелер болгондуктан, ал тиофендин көптөгөн башка туундуларын алуудагы баштапкы продукт болуп эсептелет. Маселен:







Тиофендин ядросу бензолдун ядросуна салыштырганда галогендер менен орун алмашуу реакцияларында бир кыйла активдүү болот. Анын активдүүлүгү толуолдун жана  $\alpha$ -метилтиофендин бром менен реакцияга киришинен далилденет. Күн нурунун таасири менен бром толуол жана  $\alpha$ -метилтиофен менен реакцияга кирип, толуолдон бромдуу бензил алынса,  $\alpha$ -метилтиофенден 5-бром-2-метилтиофен менен 3-бром-2-метилтиофендин аралашмасы алынат:




Ал эми 2-брому метилтиофен  $\alpha$ -метилтиофенге бромсукциниимиiddи таасир кылуудан алынса, 2-хлорметилтиофен катализатор катарында  $\text{SnCl}_4$  тү же  $\text{ZnCl}_2$  ни колдонуп, тиофенге формальдегид (формалин) менен хлордуу суутекти таасир кылуудан алынат (Г.Бландын хлорметилдөө реакциясы). Бул реакциялардын схемалары:



е) Тиофен формальдегид жана экинчилик аминдер менен конденсация реакциясына оной кирип, үчүнчүлүк аминдерди пайдалыат (Маннихтин реакциясы, 169 -бетти карагыла):





ж) Тиофенди суюк амиактагы натрий менен калыбына келтирүүдөн 2,3- жана 2,5-дигидротиофендин аралашмасы алынат (А.Берч):




Металл түрүндөгү никелди же Ренийдин никелин катализатор катарында колдонуп, тиофенди жана анын гомологдору менен туундуларын гидрирлөөдө, молекуладан күкүрт бөлүнүп чыгып, көмүртектердин скелети гидрирленет (267-бетти карагыла). Бул процесстин негизинде тиофендин туундуларынан молекулада ар

түрдүү сандагы көмүртектин атомдору бар майлар катарындагы карбон кислоталары, аминдер ж.б. бирикмелер алышат (Я.Л.Гольфарб). Маселен:



Ушул сыйктуу эле жогорку метод менен Н.Д.Зелинский жана А.Штреккер боюнча алышган (I бөлүк, 321-322-беттерди карагыла)  $\alpha$ -тиенилаланинди калыбына келтирүүдөн майлар катарындагы амин кислотасы пайда болот:




Демек, бул процесстердин жардамы менен тиофендин капталдарындагы радикалдардын түзүлүштөрүн өзгөртүүдөн, молекулада ар башка сандагы көмүртектин атомдору бар майлар катарындагы углеводороддордун айрым бир туундулары синтезделинип алышат.

Көмүрдөгү палладийдин же 200°C да, 200 атм. басымдын астында күкүрттүү молибдендин катышуусунда тиофенди гидрирлөөдөн тетрангидр о тиофен же тиофан алышат (267-бетти карагыла).


Тиофан — етө начар жылтуу, 119°C да кайноочу суюктук. Ал жана анын көп сандаган гомологдору алифатикалык тиоэфиirlер жана тиоспирттер менен бирге күкүрттүү нефтилердин составынан бөлүнүп алышган.

Теофенден айырмаланып, тиофандын молекуласындагы күкүрттүн атомундагы баш кош электрондор шакекчедеги ароматикалык секстет электрондорду пайда кылууга катышпайт (тиофандын молекуласындагы C-C байланыштардын ортосунда  $\pi$ -электрондор да жок). Ошондуктан тиофандын касиеттери кадимки эле

тиоэфирлердин касиеттерине окшош болуп, аны қычкылдандыруудан тиофандын сульфоксиди жана сульфону алынат:



Тиофанды иоддуу алкилдер менен алкилдөөдөн анын сульфоний туздары пайда болот:




Тиофандын шакекчеси жаратылыштагы негиздүү продуктулардын бири болгон биотиндердин (Н витамини) составында кездешет.

### 3. ПИРРОЛ


Пиррол (кызыл май) биринчи жолу сөөктөрдү кургак буулантып айдоодон пайда болгон сөөк майларынын составынан белүнүп алынган. Ал аз санда таш көмүрдүн чайырында да кездешет (Ф.Рунге, 1834-ж.). Пирролдун структуралык түзүлүшүн 1870-жылы А.Байер аныктаган.

Пирролду жана анын гомологдорун бир гетероатомдуу беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелерди алуудагы жалпы методдордун башка (262 - 265беттер) төмөндөгүдөй синтетикалык жолдор менен алууга болот:

а) Сукцинимидди калыбына келтирүүдөн пиррол алынат. Сукцинимидди пирролго чейин калыбына келтирүү үчүн ага цинктиң чанын кошуп, абасыз чейрөдө ысытуу керек:




б) Бутиндиол – 1,4түн буусу менен аммиакты 300°C да алюминийдин оксида (95%) менен торийдин оксидинин (5%) аралашмасынын үстүнөн өткөрүүдөн пиррол алынат:




Эгерде бул процессте аммиактын ордуна биринчилик аминдер

колдонулса, N-орун алмашкан пиррол пайда болот:



в) Кетондор менен изонитрозокетондордун аралашмасын калыбына келтирүүдөн пирролдун гомологдору пайда болот:




Пиррол — спирт менен бардык көлөмдө аралашуучу, сууда начар эрүүчү (6%ке чейин), хлороформдун жыты жыттанган, 130°C да кайноочу түссүз суюктук. Узак убакытка чейин сактоодо анын өнүү күнүрттөнөт (ачык идиштин ичинде тезирээк).

Пиррол уюлдуу бирикме. Анын диполдук моментинин чондугу ченөө шартына көз каранды, маселен, 25°C да уюлсуз эриткичтер болгон циклогексан менен бензолдо 1,80 Dга, уюлдуу эриткичтер болгон диоксанда 2,1 Dга, триэтиламинде 3,0 Dга барабар болсо, таза суюк пирролдуку 1,55 Dга барабар.

Туз кислотасы менен нымдалган кызыл карагайдын чычаласына пирролдуу тамчылатканда, анын түсү кызылга өзгөрөт.


Жогоруда каралгандай (260 - 262 -беттер), пирролдун химиялык касиеттери ароматикалык углеводороддордун жана кээ бир реагенттер менен 1,3-диендердин касиеттерине окшош. Анын молекуласындагы азоттун атомунда негиздүүлүк касиет практика жүзүндө жок болуп, имин тобу начар кислоталык (фенолдон да начарыраак) касиетке ээ ( $k=5,4 \cdot 10^{-15}$ ). Пирролдун ароматтуулук касиеттери тиофендикинен бир кыйла төмөн.

Пиррол фуран сяктуу оной кычкылданат. Пирролду кычкылдандыруу нейтралдуу же начар щелочтук чейрөдө жүргүзүлөт. Маселен аны перманганаттын щелочтоту эритмесинде кычкылдандыруудан малеин кислотасынын имиди алынат:




Жумшак шартта, щелочтун чөйресүндө алкилпирролдорду кычкылдандыруудан пирролкарбон кислоталары пайда болот.


Пирролду молекуладан жаңыдан бөлүнүп чыккан суутектин атому менен калыбына келтирүүдөн ( $\text{Zn} + \text{CH}_3\text{COOH}$ ) 2,5-дигидропиррол (пирролин) алынат:



Ушул сыйктуу эле реакция пиррол менен трифенилметандын эркин радикалынын ортосунда да жүрөт:




Демек, молекуладан жаңыдан бөлүнүп чыккан суутектин атому жана трифенилметандын эркин радикалы менен пиррол реакцияга киргендө, ал 1,3-диендин милдетин аткарат. Бирок, пиррол фурандан айырмаланып, башка диенофилдер менен диен синтезине кирбейт. Маселен практикада 1,3-диендер үчүн эң жакшы диенофил катарында колдонулууучу малеин ангириди менен пирролдун ортосунда реакция башкача жүрүп, 2-пиррилакак кислотасынын ангириди пайда болот:



Пирролду же пирролинди катализатордун ( $Ni$ ) катышуусунда суутектин молекуласы менен гидрирлөөдө же пирролду катаал шартта, маселен кайнаган спирттеги натрий же түтөгөн иоддуу суутек кислотасы менен калыбына келтириүүдөн тетрагидро-пиррол (пирролидин) алынат.


Пирролидин түздөн-түз 1,4-диамин (тетраметилендиамин) менен түз кислотасынан пайда болгон аммоний тузун кургак буулантып айдоодон алынат:



Пирролидин — абада түтөөчү, амиактын жыты жыттанган кескин жыттуу, негиздүүлүк касиетке ээ болгон, суу менен бардык көлөмдө аралашуучу түссүз суюктук; анын кайноо температурасы  $88^\circ\text{C}$ .


Пирролидиндике химиялык мүнөзү — майлар катарындагы экинчилик аминдердикине окшош.

Пиррол ацидофобдук касиетке ээ болгондуктан аны бензол сыйяктуу түздөн-түз нитрлөөгө жана сульфиirlөөгө болбайт. Бирок, пиррол пиридинсульфотриоксиди менен 100°C да сульфиirlөө реакциясына кирип, пирролдун  $\alpha$ -сульфокислотасын пайда кылат (А. Терентьев):




Эгерде пирролдун  $\alpha$ - жана  $\alpha'$ -көмүртек атомдорунда суутектин атомунан башка атомдор же атомдордун топтору болсо, жогорку метод менен сульфиirlөөдө пирролдун  $\beta$ -сульфокислотасы пайда болот.

Пиррол ацетилнитрат менен нитрлөө реакциясына кирип, негизинен  $\alpha$ -нитропирролду, бир аз санда  $\beta$ -нитропирролду пайда кылат:




Галогендер пиррол менен реакцияга өтө активдүү киргендиктен чайырлар пайда болот, ошондуктан реакцияны суюлтулган эритмеде жүргүзүү зарыл. Мындай шартта пирролдун хлор менен реакцияга киришинен тетрахлорпиррол, эфирдин эритмесинде ги пирролго хлордуу сульфурилди таасир кылуудан  $\alpha$ -хлорпиррол жана  $\alpha$ ,  $\alpha'$ -дихлорпиррол алынат:




Бул бирикмелер туруксуз келип, тез эле ажырап кетет, ошондуктан мындай продуктулар органикалык синтездерде практика жүзүнде колдонулбайт.

Пиррол щелочтордун катышуусунда иод менен реакцияга кирип, тетраиодпирролду (иододолду) пайда кылат:




Иодол — жытсыз, ~140°C да ажырап кетүүчү сары түстөгү кристалл. Ал практикада иодоформдун ордуна антисептик зат катарында колдонулат.


Пирролдун ароматтуулук мүнөзүн анынайрым бир химиялык касиеттеринен фенолдун касиеттерине окшоштугунан көрүүгө болот. Алардын бири - пирролдун жегич металдар ( $\text{Na}$ ,  $\text{K}$ ) же ал металлдардын амиддери, же Гринъядын реактивдери менен реакцияга кирип, N-металлпирролду пайда кылышы эсептелет. Пирролдун молекуласындагы азоттун атомунда негиздүүлүк касиет такыр жок, ал эми имин тобу ( $>\text{N}-\text{H}$ ) фенол сыйактуу эң начар кислоталык касиетке ээ болгондуктан, анын жогорку реагенттер менен реакцияга киришинен N-металлпирролдор алынат:



N-Металлпирролдорду (негизинен N-магнийгалогенпирролдорду)  $0^{\circ}\text{C}$  дан төмөнкү температурада алкилдөөдөн жана ацилдөөдөн N-алкил- жана N-ацилпирролдор пайда болот:




N-Алкил- жана N-ацилпирролдорду ысытууда молекуланын ичинде кайра топтоштуруу реакциясы жүрүп,  $\alpha$ -алкил- жана  $\alpha$ -ацилпирролдор алынат:




$\alpha$ -Метилпирролду ысытылган металл түтүкчөсүнөн өткөрүүдө дегидрирлөө реакциясы жүрүп, анын цили кенейип, алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикме болгон пиридин пайда болот:




Пирролду ацилдөө реакциясында кислотанын хлорангидридин нин ордуна кумурска кислотасынын татаал эфириң колдонсо да болот:




$\alpha$ -Пирролальдегид N-натрийпирролдон Реймердин-Тимандың реакциясы боюнча да алынат ( $98$  -бетти карагыла):



Бирок, бул реакцияда N-натрийпирролго хлороформ менен щелочтордун спирттеги эритмесин таасир кылуудан  $\alpha$ -пирролальдегид менен катар көп санда  $\beta$ -хлорпиридин да пайда болот, б.а. анын цикли кенеjet:




Пиррол кислоталар менен полимерлөө реакциясына кирээри белгилүү, бирок Гештин реакциясы боюнча (пирролго хлордуу суутектин катышуусунда синил кислотасын же органикалык нитрилдерди таасир кылуу,  $159$  -бетти карагыла), ал анча көп эмес санда пирролдун альдегидин же кетондорун пайда кылат:




Пирролдун жана анын гомологдорунун альдегиддерине башка альдегиддердин карбонил тобунун көпчүлүк химиялык касиеттери мүнөздүү болуп, маселен оксимдерди пайда кылат жана малон кислотасы менен конденсацияланат; пирролдун оксотопторун калбына келтирүүдөн (маселен Кижнердин-Вольфтун методу менен) анын гомологдору алынат.

Пиррол азоайкалыштыруу реакциясына кирет. Бул процессте


пиррол фенол сыйктуу эле пайда болуучу азобирикмелердин экинчи компонентинин милдетин аткарат:




Пайда болгон арилазобирикмени суутектин молекуласы менен калыбына келтирүүдөн (платина катализаторунун катышуусунда) пирролдун амин туундулары алынат:



Щелочтордун чөйрөсүндө пиррол формальдегид менен оксиметилпирролду пайда кылат. Ал кислотанын чөйрөсүндө дипиррилметанга (пиррометанга) айланат:



Пиррометандар — түссүз кристаллдар. Пиррометанды хлордуу темир (III) же бихромат менен кычкылдандыруудан молекуладан суутектин эки атому бөлүнүп чыгып, дипиррилметен пайда болот. Ушул сыйктуу бирикмелер пирролдун альдегиддери менен пирролдун гомологдорунан кислотанын чөйрөсүндө конденсацияланышынан да алынат:




Пиррометандер сары же кызгылт-сары түстөгү заттар. Алар профириндерди синтездөөдөгү аралык продуктулар болуп эсептелет.


Демек, пирролдун жогорудагы N-метилпирролдорду пайда кылуу, Реймердин-Тимандын, Гештин, азоайкалыштыруу жана формальдегид менен конденсация реакцияларына кириши, анын (пирролдун) ароматтуулук мүнөзү фенолго өтө окшош экендигин даттайдайт. α-Көмүртектин атомундагы суутек орун алмашпаган

пирролдун гомологдору пирролдун өзүнө салыштырганда фенолдун касиеттерине окшош реакцияларга алда канча оңай кирет.

Щелочтордун чөйресүндө гидроксидаминди пирролго жана анын гомологдоруна таасир кылуудан, алардын циклдері үзүлүп, 1,4-дикарбонилдердин диоксимдері пайда болот. Маселен пирролдун өзүнөн сукциниальдоксим алынат:



Пирролду толугу менен гидрирлөөдөн пайда болгон пирролидин (24-бетти карагыла) ядросу никотиндин, башка алкалоиддердин жана белок заттарын пайда кылуучу амин кислоталарынын составында кездешет. Маселен казеиндин составында пролин деп аталган пирролидин  $\alpha$ -карбон кислотасы болсо, желатинанын составында оксипролин болот:




Пирролдун ядросу жана анын калыбына келишинен пайда болгон продуктулар хлорофилл менен гемоглобин сыйктуу жаратылыштагы эң негиздүү заттардын молекулаларынын составында кездешет.

Хлорофилл — өсүмдүктөргө жашыл түс берип, фотосинтез процессин ишке ашырат, б.а. жарыктын энергиясын синирип алып, көмүртектин кош оксидин органикалык затка айландырат. Хлорофиллдин составында магний болот.


Гемоглобин — канга кызыл түс берип, адамдын жана айбанаттардын өпкөсүндөгү кычкылтекти кандын агымы менен бардык организмге таратат. Гемоглобин эки бөлүктөн: белок заттарына тиешелүү глобинден жана белогу жок составында темирдин иону бар гемден турат.

Хлорофилл менен гемдин молекулаларынын негизи — беш мүчөлүү азоту бар (б.а. пиррол жана анын туундуларынан турган),  $\alpha$ -көмүртектин атому  $=\text{CH}$ -топтору менен байланышкан төрт гетероциклден пайда болгон 16 мүчөлүү шакекче. Мындаи бирикиме порфин деп аталат. Порфиндин түзүлүшү төмөндөгүдөй:



Порфиндин молекуласындагы төрт гетероцикльдін II ядросу пирролдун, I жана III ядролору пирролдун изомери болған пирролениндин, IV ядросу пирролинидин шакеңчесинен турат.

Порфинди биринчи жолу Г.Фишер пиррол- $\alpha$ -альдегид менен кумурска кислотасынан синтезден алған:



Порфин — жогорку температурада балқып эрүүчү ( $360^{\circ}\text{C}$  дан жогорку температурада ажырап кетет), кислоталарга туруктуу, кочкул кызыл түстөгү кристалл.

Порфиндин  $\pi$ -электрондорунун (11 кош байланыштагы жана гетероцикльдердин ядролорундагы төрт азоттун аромдорундагы бош кош  $p$ -электрондор) делокализацияланышынан анын молекуласы симметриялуу (жогоруда парафиндин формуласындагы кош байланыштар каалагандай эле жазылып калған) структурага ээ болгондуктан ал ароматикалық системага тиешелүү ( $22+8=30$ ). Натыйжада порфиндин молекуласы Хюккелдин эрежесин толук канагаттандырат  $4n+2$  ( $4\cdot7+2=30$ ). Чындыгында эле порфин өтө туруктуу ароматикалық бирикмеге тиешелүү болуп, ал нитрлөө, сульфирлөө, ацилдөө сыйктуу электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет.

Порфиндин молекуласындагы төрт гетероцикльдін ядролорунун көмүртек атомдорундагы суутектин атомдору ар түрдүү атомдордун топтору (маселен  $-\text{CH}_3$ ,  $-\text{C}_2\text{H}_5$ ,  $-\text{CH}=\text{CH}_2$ ,  $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$  ж.б.) менен орун алмашудан пайда болған бирикмелер порфириндегер дәп аталат.

Пирролдун туундуларына витамин  $\text{B}_{12}$  да тиешелүү. Анын негизги структурасы жарым-жартылай гидриренген төрт пирролдун цикли бар татаал түзүлүштөгү макроциклден турат.

Витамин  $\text{B}_{12}$  (цианкобаламин) — кочкул кызыл түстөгү, сууда эрүүчү кристалл. Анын түзүлүшүн Д.Кроуфт-Ходжкин аныктаган (1948-1956-ж.); толук синтези 1960-1971-жылдарда Р.Вудвордтун жана А.Эшемозердин жетекчиликтери менен ишке ашырылган.


Бул XX күлгімдеги органикалық синтездин эң чоң жетишкендиктін бири болуп эсептелет.

Өнөр жайларда витамин В<sub>12</sub> бактериялардың жардамы менен алынат (биосинтез). Ал аз кандуулукту, нерв системаларын, боорду дарылоодо дары-дармек зат катары колдонулат.

Беш мүчөлүү бир гетероатому бар конденсацияланган гетероциклдүү бирикмелерге индол менен карбозол тиешелүү. Алар пирролдун бензологдору болуп эсептелет.

#### 4. ИНДОЛ


Индол же бензопиррол — түзүлүшү боюнча бир молекула бензол менен бир молекула пирролдун еки көмүртектин атомдору менен жалпыланышынан пайда болгон конденсацияланган бирикме (C<sub>8</sub>H<sub>7</sub>N):




Индолдун молекуласында пирролдун ядросундагы экинчи көмүртектин атому α-, үчүнчүсү β-көмүртектин атомдору деп аталац.

Индол таш көмүрдүн чайырынын составында кездешет жана андан бөлүнүп алынат. Ал синтетикалық жолдор менен да алынат. Аларага тәмөндөгүлөр тиешелүү:


а) Анилиндин бусу менен ацетиленди ысытылган металл түтүкчөсү аркылуу өткөрүүдөн индол алынат (А.Е.Чичибабин):



б) Натрийдин алкоголятын о-амин -β-хлорстиролго таасир кылуудан, молекуланын ичинде циклдешүү жүрүп, индол пайда болот:




в) Индол формил- о-толуидиндин молекуласынын ичинде конденсацияланышынан да алынат:



Жогорку эки синтез (б жана в) индолдун структурасынын туураалыгын далилдейт.


г) Индолдун гомологдору алифатикалык альдегиддердин же кетондордун фенилгидразондорун хлордуу цинктин же минералдык кислоталардын ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$  ж.б.лар), же үч фтордуу бордун, же жездин хлоридинин (I) катышуусунда ысытуудан алышнат (Фишер Э.):



Бул процессте, Р.Робинсон көрсөткөндөй, кислоталардын катышуусунда молекуланын ичинде изомерлөө реакциясы жүрүп, андан ары ал пирролдун шакекчесине циклденет:



д) о-Нитробензилкетондорду калыбына келтирүүдөн пайда болгон аминкетондордун молекуланын ичинде конденсацияланышынан 2-алкилиндолдор алышнат (Байердин-Джаксондун реакциясы):



Индол жана анын гомологу болгон  $\beta$ -метилиндол (скатол) белок заттарынын чиришинен пайда болот.


**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Индол — кадимки шартта  $52,5^{\circ}\text{C}$  да балкып эрип,  $254\text{--}255^{\circ}\text{C}$  да кайноочу жалбырак сыйктуу түссүз кристалл; индолдун жана анын гомологорунун жыты өтө начар болот, бирок бир аз санда индолду гүлдөрдүн эссеңциясына кошууда алардын жытын жакшыртат жана күчтөт. Индол — жыпар жыттуу зат болгон жасмин майынын составдык бөлүгү. Демек, таза индол парфюмерия өнөр жайларында колдонулат.

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Индолдун молекуласы жалпак болуп, анын конъюгирулышкен  $10\pi$ -электрондору бар (көмүртектердин атомдорундагы 8, азоттун атомундагы 2 электрондор), натыйжада ал гетероцикльдүү ароматикалык бирикмелерге тиешелүү (Хюккелдин эрежесине баш ийет).


Индолдун молекуласындагы пирролдун шакекчеси бензолдун шакекчесинен бир кыйла активдүү болуп, анын химиялык мүнөзү пирролдукунан окшош келет. Маселен ал пиррол сыйктуу начар негиздүүлүк жана ошол эле учурда фенолдук касиеттерге ээ. Ал абада акырындык менен күнүрттөнүп, кислотанын чөйрөсүндө чайырларды пайда кылат. Туз кислотасында нымдалган карагайдын чычаласына индолдун эритмесин тамчылатканда же индолдун буусун таасир кылууда анын түсүн кочкул кызыл түскө өзгөртөт.


Индолго тиешелүү мүнөздүү реакциялар:

а) Индол пиррол сыйктуу щелочтуу металлдар, суюк амиактын эритмесиндеги натрийдин же калийдин амиди, концентрацияланган жегич щелочтор жана магнийорганикалык бирикмелер менен реакцияга кирип, азоттун атомундагы суутектин атому металлдар менен орун алмашат. Кийинки жылдарда жогорку реагенттердин ичинен магнийорганикалык бирикмелер көбүрөөк колдонулууда:




Индолдун металлорганикалык бирикмелери галогеналкилдер жана кислоталардын хлорангидриддери менен реакцияга кирип,  $\beta$ -алкилиндолдорду жана  $\beta$ -индолкетондорду пайда кылат:






б) Индолдун молекуласындагы пирролдун шакекчеси электрофилдик орун алмашуу реақцияларына оңой кирет. Электрофилдер индолдун молекуласынын  $\alpha$ - жана  $\beta$ -көмүртектөрткүйнүү атомдоруна чабуул жасоодо пайда болгон  $\sigma$ -комплекстердин резонансстык структуラлары төмөндөгүдей:




Бул резонансстык структуралардын I-синде бензолдун ядросундагы конъюгирилешүү байланыштары бузулган, ал эми (II) структурада ал өзгөрүүсүз калган, натыйжада мындай структура (II) тез пайда болуп, туруктуу келет. Демек, индолдун молекуласында электрофилдик орун алмашуу пирролдон айырмаланып,  $\alpha$ -көмүртектин атомунда эмес,  $\beta$ -көмүртектин атомунда жүрөт. Эгерде индолдун  $\beta$ -көмүртектөрткүйнүү атому сутектен башка атом же атомдордун топтору менен байланышкан болсо, электрофилдер  $\alpha$ -көмүртектин атомундагы сутектин атому менен орун алмашат.

Индолдун молекуласындагы электрофилдик орун алмашуу реақцияларына ынгайлуу шартта галогендөөчү реагенттер менен галогендө (маселен хлордуу сульфурил же диоксандибром менен), натрийдин этилатынын катышуусунда, эфирдин чөйрөсүндө этилнитрат менен нитрлөө, күкүрт ангидридинин ( $\text{SO}_3$ ) пиридиндеги комплекси менен сульфирлөө, азоайкалаштыруу жана ацилдөө реақциялары тиешелүү. Булардан башка индол Маннихтин реақциясына да кирет. Маннихтин реақциясынын жардамы менен индолдон алкалоиддерге тиешелүү болгон грамин алынат:




Грамин алмаштырылбас амин кислоталарына тиешелүү болгон триптофанды синтездөөчү баштапкы продукт (реақциясын 269-беттен карагыла).

в) Платина металдарын катализатор катарында колдонуп, индолду калыбына келтирүүдөн 2,3-дигидрииндол пайда болот:



г) Щелочтордун катышуусунда индол хлороформ менен реакцияга кирип, реакциянын шартына жараша 3-индолальдегид (индол-β-альдегид) менен 3-хлорхинолин алынат:




д) Индол жумшак шартта эле кычкылданып, боёк заты болгон индигого айланат (299-бетти карагыла).

Индолдун негизги гомологдоруна жана туундуларына метилиндолдор, индолилкарбон кислоталары, оксиндолдор жана боёк заты болгон индиго тиешелүү.

**МЕТИЛИНДОЛДОР.** α-Метилиндол (метилкетол) — кадимки шартта 60°C да балкып эрип, 272°C да кайноочу, индолдун жыты жыттанган кристалл. β-Метилиндол же скатол — кадимки шартта 95°C да балкып эрип, 266°C да кайноочу, өтө начар жыттуу кристалл. Ал индол сыйктуу эле белоктордун чиришинен пайда болот.

Метилиндолдор Э.Фишердин методу менен алифатикалык альдегиддердин же кетондордун фенилгидразондорун катализатордун катышуусунда ысытуудан алынат (292бетти карагыла).


α-Метилпирролду ысытылган металл түтүкчөсү аркылуу өткөрүүде пиридин пайда болгон сыйктуу эле (287-бетти карагыла) β-метилиндолдон хинолин пайда болот:



**ИНДОЛИЛКАРБОН КИСЛОТАЛАРЫ.** Индолилкарбон кислоталары Э.Фишердин методу боюнча альдегид кислоталары менен кетон кислоталарынын (маселен пиражүзүм же левулин кислоталарынын) фенилгидразондорун хлордуу цинктин катышуусунда ысытуудан синтетикалык жолдор менен алынат.


Индолилкарбон кислоталары катуу заттар. Алардын молекулаларында декарбоксиддөө реакциялары оной жүрөт. Реакциянын натыйжасында индолдун туундулары пайда болот.

3-ИНДОЛИЛУКСУС КИСЛОТАСЫ же гетероауксин ( $t^{\circ}\text{б.эр.}=164^{\circ}\text{C}$ ) белоктордун ажырашынан пайда болот. Ал иоддуу N-индолилмагнийден алынган 3-индолилацетонитрилди гидролиздеөдөн синтез-делинип алынат:




Бул кислота жаратылышта өсүмдүктөрдүн составында өтө аз санды кездешип, алардын өсүшүнө чоң жардам берет.


**ТРИПТОФАН** же  $\beta$ -индолил- $\alpha$ -аминопропион кислотасы — дээрлик бардык белоктордун составында кездешүүч  $\alpha$ -амин кислотасы. Натыйжада ал белок заттарын гидролиздеөдөн алынат. Аны грамин (Маннихтин реакциясы боюнча индолдон алынган алкалоид; реакциясы 294-бетте келтирилген) менен малон кислотасынын туундусунан да төмөндөгүдөй жол менен синтездеп алууга болот:



Триптофан — адам баласынын жана жаныбарлардын тамактансышына өтө керектүү болгон “алмаштырылбас”  $\alpha$ -амин кислотасына тиешелүү.


Чириткич бактериялардын таасири менен триптофандын молекуласында декарбоксилдеө реакциясы жүрүп, уулу зат болгон триптомин, андан ары скатол жана индол алынат. Процесстин схемасы:








Демек, жогорудагы (293- бет) скатол менен индол заттардын чиришинен пайда болот деген сүйлөмдү белоктордун гидролизденишинен алынган триптофандан пайда болот деп түшүнүү керек.

**ОКСИНДОЛДОР.** 2-Оксиндол (α-оксингол) (I) о-аминфенилуксус кислотасынын лактамы (II) менен таутомердик формада болот:




2-Оксиндол синтетикалык жол менен о-аминфенилуксус кислотасын минералдык кислоталардын катышуусунда ысытуудан, изатинди туз кислотасындагы цинк менен калыбына келтирүүдөн жана хлорацетилхлорид менен анилиндин конденсацияланышынан алышат:




α-Оксиндол щелочтордо жана кислоталарда эрүүчүү, түссүз кристалл; анын балкып эрүү температурасы 126-127°C.


α-Оксиндолдун щелочтордогу эритмесин ысытууда о-аминуксус кислотасынын тузу, кычкылдандырууда диоксиндол пайда болот:



3-Оксиндол (β-индоксил) — кето-формасында (3-оксиндолин) кристалл түрүндөгү, эритмеде кето-енолдук таутомерден турган гетероцикльдүү бирикме:




Ал жаратылышта айрым бир өсүмдүктөрдүн составында (Indigofera тегинdegи) индикан деп аталған гликозид жана чөп же ңү жаныбарлар менен адамдын заарасында индоксилкүрт кислотасынын калий тuzu түрүндө кездешет:




Бул бирикмелерди гидролиздөөдө 3-оксиндол пайда болот. Азыркы кезде ал негизинен синтетикалык жолдор менен алышат. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:

а) N-Фенилглицинди (I) же N- (o-карбоксилфенил) глицинди (II) щелочтор же натрийдин амиди менен балкытып эритүүдөн 3-оксиндол алышат:



б) Анилиндин этилендин оксиди менен реакцияга киришинен пайда болгон  $\beta$ -оксистиленанилинди щелочтор менен дегидрирлөөдөн 3-оксиндол пайда болот:




Бул процесс үзгүлтүксүз жүрөт.


3-Оксиндол — сары түстөгү, 85°C да балкып эрүүчү кристалл; ал өтө эле туруксуз бирикмө, айрыкча кислоталардын чөйрөсүндө тез эле чайырларга айланып кетет.

Натрийдин амальгамасы же щелочтогу цинктин чаңы менен 3-оксиндолду калыбына келтируүдөн индол алынат.


Азыркы мезгилде синтетикалык жол менен алынган 3-оксиндолду кычкылдандыруудан кочкул көк түстөгү, адам баласына ба-йыркы замандан бери эле белгилүү болгон индиго боёгу өтө көп санда өнөр жайларда өндүрүлөт:



Индиго 390°C да ажыроо менен балкып эрүүчү, өтө туруктуу көк порошок. Ал кадимки эриткичтерде эрибейт. Аны боёк катарында колдонуу учун адегенде этияяттык менен калыбына келтирип, ак индигого айландыруу зарыл. Бул процесс кычкылдануу реа-кциясы менен кайталанма болот:




Ак индиго фенолдор сыйктуу щелочтордо эрип, андан ары кез-демелерди боёодо колдонулат. Индиго сульфирлөө реа-кциясына кирип, сууда жакшы эрүүчү 5,5'-дисульфониндигону пайда кылат. Анын түзүлүшү:




Бул бирикменин натрий тузу индигокармин деген ат менен белгилүү. Ал практикада жүндөрдү көк түскө боёдо колдонулат.


Индигону азот же хром кислотасы, же алардын аралашмасы сыйктуу күчтүү кычкылдандыргычтар менен кычкылдандырганда анын молекуласы бузулуп, эки молекула изатинди (I) пайда кылат. Изатин негизинен имиддик формасында (II) туруктуу болот:



o-Нитрофенилпропиол кислотасын жегич калийдин зритмеси менен иштетүүдөн да изатинди синтездеп алууга болот:



Изатин мала-кызыл түстөгү, 204°C да балкып эрүүчү, призма түрүндөгү кристалл. Ал муздак сууда эрибейт, бирок жегич щелочтордо эрип, кочкул кызгылт көк түстөгү тузду пайда кылат:



Изатиндин β-карбонил тобу кетондор сыйктуу эле реакцияларга кирип, оксимдерди жана гидразондорду пайда қылат.

Изатинди кислотанын чөйрөсүндө цинктин чаңы менен калыбына келтирүүдөн диоксиндол алынат.


Изатин тиофенге сапаттык анализ жүргүзүүдө реагент катарында колдонулат.

Индолдун ядросу көптөгөн алкалоиддердин составында кездешет. Айрым бир өсүмдүктөрдүн составынан бөлүнүп алынган, неғиздүүлүк касиетке ээ болгон заттардын топтору алкалоиддер деп аталат.

Алкалоиддер физиологиялык активдүү заттарга тиешелүү. Алардын көпчүлүгү уулзу заттар. Алкалоиддердин түзүлүшү өтө татаал, бирок дәэрлик алардын бардыгынын структурасында канадайдыр бир гетероцикльдер кездешет. Структурасында индол тобу бар алкалоиддерге стрихнин, резерпин, гармин, гармалин, эргоалкалоиддер ж.б.лар тиешелүү.

## 5. КАРБАЗОЛ


Карбазол — эки бензолдун жана бир пирролдун шакекчесинин конденсацияланышынан пайда болгон бирикме, б.а. ал дубензопиррол болуп эсептелет:




Карбазол таш көмүрдү кургак буулантып айдоодо пайда болгон чайырлардын антрацен майы деп аталган фракциясында антрацен жана фенантрен менен бирге кездешет. Таш көмүрдүн чайырындагы нейтралдуу антрацен менен фенантренден, кислоталык касиетке ээ болгон карбазолго жегич щелочторду таасир кылуу менен бөлүп алууга болот, б.а. карбазол жегич щелочтор менен туздарды пайда кылат.

Карбазолду төмөндөгүдөй синтетикалык жолдор менен да алууга болот:

а) 2,2'-Диаминифенилди минералдык кислоталар менен (маселен HCl) кошуп ысытуудан карбазол пайда болот:




б) Дифениламинди кызарганга чейин ысытылган металл түтүкчөсүнөн өткөрүүден карбазол алынат:




Бул эки синтез карбазолдун дубензопиррол экендигин далилдейт.

в) Фенотиазинди металл түрүндөгү жез менен кошуп ысытуудан жездин сульфиди бөлүнүп чыгып, карбазол пайда болот:




г) о-Аминидифениламинди диазотирлөөдө пайда болгон 1-фенил-1,2,3-бензотиразолду ысытуудан азоттун молекуласы бөлүнүп чыгып, карбазол алынат (К.Гребе, Ф.Ульман):




Карбазол — кадимки шартта 245-247°C да балкып эрип, 351°C да кайноочу, органикалық эриткичтерде начар эрүүчү, түссүз кристалл.

Химиялык мүнөзү боюнча карбазол пирролго эмес дифениламинге көбүрөөк окшош болуп, өтө начар негиздүүлүк, ошол учурда анын N-H тобу начар кислоталык касиетке ээ, натыйжада ал жегич щелочтор, щелочтуу металлдар, щелочтуу металлдардын амиддери жана Гринъядын реактивдери менен реакцияга кирип, N-металлорганикалық бирикмелерди ( N-металлкарбазолдорду) пайда кылат. Маселен:





Иоддуу алкилдер менен N-калийкарбазолдун реакцияга киришинен N-алкилкарбазолдор пайда болот:



Ушундай эле продуктулар калийдин жегичинин катышуусунда карбазолго галогеналкилдерди таасир кылуудан алынат. Практикада ушул-эле метод менен N-ацил- жана N-бензоилкарбазолдорду да алууга болот.


Электрофилдик реагенттер менен карбазол реакцияга кирип, анын молекуласындагы 3-көмүртектин атомундагы суутектин атому электрофилдер менен орун алмашат. Маселен уксус кислотасынын эритмесиндеги натрийдин нитрити менен карбазолдун реакцияга киришинен адегенде N-нитрозокарбазол пайда болуп, ал кадимки температурада эле туз кислотасынын чөйрөсүндө 3-нитрозокарбазолго кайра топтоштурулат:





Карбазолго түздөн-түз хлорду же бромду таасир кылганда 3-моно же 3,6-дигалогенкарбазолдор алынат.

Катализатор катарында негиздердин катышуусунда, 150°C да басымдын астында карбазол ацетилен менен реакцияга кирип, N-винилкарбазолду пайда кылат (В.Реппе):







N-Винилкарбазолдун полимерлөө реакциясына киришинен түнүк түстөгү полимер алынат. Ал электротехникалық өнөр жайларында изолятор катарында колдонулат.


Карбазол практикада күкүрттүү боёк заттарды алуудагы (маселен гидронду) баштапкы зат болуп эсептелет.

## Б. ЦИКЛДЕ ЭКИ ЖАНА АНДАН КӨП ГЕТЕРОАТОМУ БАР БЕШ МҮЧӨЛҮҮ ГЕТЕРОЦИКЛДҮҮ БИРИКМЕЛЕР


Циклде эки жана андан көп гетероатомдору бар беш мүчөлүү, ароматикалык мүнөздөгү гетероцикльдүү бирикмелердин циклинде сөзсүз бир азоттун атому болот. Ошондуктан алар жылпысынан аз ол д о р деп аталат.

Циклде эки гетероатому бар беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикмелерди фурандын, тиофендин жана пирролдун молекуласындағы бир CH топту азоттун атому менен орун алмаштыруудан пайда болгон бирикмелер сыйктуу кароо керек. Орун алмашкан азоттун атомунун фурандын, тиофендин жана пирролдун циклинде жайланышына жараша 1,3-оксазол, 1,2-оксазол, 1,3-тиазол, 1,2-тиазол, 1,2-пиразол жана 1,3-пиразол пайда болот. Бул бирикмелер практикада оксазол, изоксазол, тиазол, изотиазол, пиразол жана имидазол деген аттар менен көбүрөөк белгилүү. Алардын түзүлүшү жана циклдеги атомдордун номерлери төмөндөгүдөй:






пиразол  
(1,2-пиразол)



имидазол

Эгерде фурандын, тиофендин жана пирролдун молекуласындағы эки жана үч CH топтор азоттун атомы менен орун алмашса: 1,2,3-оксадизол, 1,2,5-оксадизол, 1,2,3-тиодиазол, 1,2,5-тиодиазол, 1,2,4-триазол, 1,2,5-триазол жана тетразол деген бирикмелер пайда болот. Алардың түзүлүшү жана циклдеги атомдордун номерлери:




Жогорудагы бирикмелердин ичинен практикада маанилүүлөрү пиразол, имидазол жана тиазол.


## 1. ПИРАЗОЛ

Жаратылышта пиразол эркин түрүндө кездешпейт. Ал жана анын гомологдору синтетикалық жолдор менен алынат. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:


а) Ацетиленге диазометанды таасир кылуудан пиразол алынат (Г.Пехман):




Ушул эле продуктуну башкача жол менен да алууга болот. Маселен диазометандын ордуна диазоуксус эфириң колдонууда, адегенде пиразолкарбон кислотасы пайда болот:




Пайда болгон пиразолкарбон кислотасынын молекуласында оной эле декарбоксилдөө реакциясы жүрүп, пиразол алышат:



б) Кадимки температурада, эфиридин әритмесиндеғи винилдиазометан өз алдынча эле изомерлөө реакциясына кирип, пиразолду пайда кылат (Дж.Кеннер):




в) Пропиол альдегидинин гидразин менен реакцияга киришиңен пиразол пайда болот (Л.Кляйзен):




Аралық продукт болгон гидразонду көпчүлүк учурларда әркин түрүндө бөлүп алууга болбайт. Эгерде бул процессте пропиол альдегидинин ордуна ал альдегиддин гомологдору (маселен  $R-C\equiv C-C\begin{matrix} O \\ \diagdown \\ H \end{matrix}$ ) же ацетилен кетондору (маселен  $HC\begin{matrix} \equiv \\ || \\ O \end{matrix}-C-C-R$ ) колдонулса, пиразолдун гомологдору алышат.

г) Пиразолдун гомологдорун практикада 1,3-дикетондор менен гидразинден синтездөө ынгайлайтуу (Л.Кнорр):




Жогорудагы эки методдо (в жана г) гидразиндин ордуна гидразиндин туундуларын, маселен фенилгидразин колдонулса, N-фенилпиразол жана анын гомологдору пайда болот:



Пиразол — кадимки шартта 70°C да балкып эрип, 187°C да кайноочу, пиридиндин начарыраак жыты бар, сууда жана органикалык эриткичтерде жакшы эрүүчү кристалл.


**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Пиразол ароматикалык бирикмеге тиешелүү, анткени анын циклиндеги үч көмүртектин атомдорундагы үч  $\pi$ -электрондор, кош байланыштуу көмүртек-азоттун атомундагы бир  $\pi$ -электрон жана экинчи азоттун атомундагы ( $>\text{N-H}$ ) эки бош  $p$ -электрондор (бардыгы 6 $\pi$ -электрон) бири-бири менен конъюгирулешкен абалда болот. Натыйжада пиразолдун цикли Хюккелдин эрежесине толук баш ийст. Пиразолдун циклиндеги электрондордун конъюгирулениши төмөндөгүдөй:




Пиразол — амфотердүү бирикме. Ал негиздүүлүк, ошол эле учурда анын  $>\text{N-H}$  тобундагы суутектин атому начар кислоталык касиетке ээ. Пирролго салыштырганда пиразолдун ароматтуулугу бир кыйла жогору, натыйжада ал кычкылдандырыгычтарда туруктуу жана анын молекуласында электрофилдик орун алмашуу реакциялары жүрөт.

Пиразолго мүнөздүү болгон реакциялар:

а) Пиразол түтөгөн күкүрт кислотасы, нитрлөөчү аралашма жана ар түрдүү галогендүү реагенттер менен электрофилдик орун алмашуу реакцияларына кирет. Реакциялар пиразолдун 4-көмүртек атомунда жүрөт. Ушулардын ичинен практикада маанилүүсү нитрлөө реакциясы. Реакциянын натыйжасында 4-нитропиразол пайда болот:




4-Нитропиразолдун калыбына келишинен касиеттери боюнча анилинге окшош 4-аминпиразол алышат:




4-Аминпиразол диазотирлөө реакциясына кирип, диазоний туздарын пайда кылат. Пиразолдун диазоний туздары ароматикалык диазобирикмелер сыйктуу эле фенолдор менен азоайкальштыруу реакциясына киред.

б) Пиразолдун  $>\text{N-H}$  тобундагы суутектин атому алкилдөөчү жана ацилдөөчү реагенттер менен орун алмашуу реакцияларына кирип, реакциянын натыйжасында N-алкил- жана N-ацилпиразолду пайда кылса, пиразолдун ушул эле суутек атому күмүштүн оксидинин аммиактагы эритмеси менен да реакцияга кирип, металлорганикалык бирикмени пайда кылат:





Пиразолдун металлорганикалык бирикмелеринен N-алкилпиразолдорду ойой эле синтездең алууга болот:




N-Орун алмашкан пиразолдордун жыты пиридин негиздеринин жытына өтө окшош.

в) Молекуладан жаңыдан бөлүнүп чыккан суутек (маселен  $\text{ROH}+\text{Na}$ ) пиразолду жай калыбына келтирип, 4,6-дигидропиразолду же пиразолинди пайда кылса, пиразолду катализатордун ( $\text{Pt}$  же  $\text{Ni}$ ) жардамы менен гидрирлөөдө тетрагидрапиразол же пиразоли-

дин пайда болот:




Пиразолин жана анын гомологдору синтетикалык жол менен уксус кислотасындағы  $\alpha$ ,  $\beta$ -канықпаган альдегиддер менен кетондордун гидразондорун ысытуудан алышат:




Пиразолин жана анын гомологдорунда ароматтуулук касиеттер жок болуп, қычкылдануу реакцияларына оной кирет. Алар пиразолго жана анын гомологдоруна салыштырганда күчтүү негиздер.

Пиразолин — кадимки шартта  $144^\circ\text{C}$  да кайноочу суюктук.


Пиразолиндик туундуларынын ичинен маанилүсү пиразолон-5:




Пиразолон-5тин ядросу — медицинада баш ооруларды айыктыруу жана ысыган дененин температурасын төмөндөтүү үчүн колдонулган антиpirin менен амидопиридин (пирамидондун) молекулаларынын негизи. Бул дары-дармек заттарды алууда баштапкы продукт болуп 1-фенил-3-метилпиразолон-5 эсептелет. Ал үч таутомердик формадан турат:




1-Фенил-3-метилпиразолон-5тин (III) иоддуу метил менен реакцияга киришинен 1-фенил-2,3-диметилпиразолон-5 (антипирин) алышат:




Антипирин — бир аз ачуу даамы бар, 111-113°C да балкып эрүүчү, ак түстөгү кристалл; ал сууда жакшы эрийт. Антипирин түзүлүшү боюнча молекуланын ичиндеги туз болуп эсептелет:



Антипирин азоттуу кислота менен реакцияга кирип, жашыл түстөгү 4-нитроантипиринді пайда кылат. Аны калыбына келтирүүдөн 4-аминантипирин алышат:



4-Аминантипирин иоддуу метил менен алкилдөө реакциясына кирип, диметиламинантипиринді же амидопиринді (пирамидонду) пайда кылат:




Амидопирин — кадимки шартта 107-109°C да балкып эрүүчү, ак түстөгү кристалл; ал сууда жакшы эрийт.

Пиразолдун айрым бир туундулары жарыкка туруктуу боёк заттар катарында колдонулат.


## 2. ИМИДАЗОЛ

Имидазол пиразолдун изомери. Имидазолду жана анын гомологдорун төмөндөгүдөй жолдор менен синтездеп алууга болот:

а) Молекулада эки карбонил топ жанаша жайланышкан бирикмелерге ( $\alpha$ -диальдегиддер менен  $\alpha$ -дикетондорго) альдегиддер менен аммиакты таасир кылуудан:



б)  $\alpha$ -Аминалъдегиддер менен  $\alpha$ -аминкетондорго родандуу суүткөн кислотасын таасир кылуудан. Маселен  $\alpha$ -аминкарбонилдер менен родандуу калийдин аралашмасына туз же күкүрт кислотасын кошуп ысытуудан имидазолдун сульфгидрил туундулары пайда болот. Пайда болгон продуктуну азот кислотасы менен кычкылдандыруудан имидазол же анын гомологдору алынат:




Эгерде жогорку эки процессте  $R=R'=R''=H$  болсо, имидазол пайда болмок.

Имидазол жана анын гомологдору, алардын изомери болгон пиразолго жана анын гомологдоруна салыштырганда жогорку температурада кайнайт жана күчтүүрөк негиздүүлүк касиеткө ээ.


Имидазол — кадимки шартта  $90^\circ\text{C}$  да балкып эрип,  $256^\circ\text{C}$  да кайноочу кристалл.

Имидазолдун шакекчеси жана анын туундулары жаратылышта кенен тараган. Алар көбүнчө белоктордун ажырашынан пайда болгон продуктулардын, айрым бир алкалоиддердин молекуласынын составында кездешет.

Имидазолдун туундуларынын ичинен негиздүүсү белок заттарынын составындагы амин кислотасы — гистидин:



Гистидиндик декарбоксиленишинен гистамин алынат:




Гистамин  $83-84^\circ\text{C}$  да балкып эрүүчүү кристалл. Аны вакуумда ( $18\text{mm Hg}$  мамычасында)  $209-210^\circ\text{C}$  да буулантып айдоого болот.

Гистамин — физиологиялык активдүү зат. Ал кан тамырлар-

дын көнекишине жардам берет.

### 3. ТИАЗОЛ

Тиазол жаратылышта эркин түрүндө кездешпейт. Бирок анын ядросу көп сандаган жаратылыш бирикмелеринин составынын негизи болуп эсептелет. Тиазол жана анын гомологдору синтетикалык жолдор менен алышат. Маселен хлоруксус альдегиди менен тиоформамидин конденсацияланышынан тиазол алыша, хлоруксус альдегиди менен тиомочевинадан 2-аминтиазол пайда болот (А.Ганч):




Жогорудагы реакцияларда хлоруксус альдегидинин ордуна α-хлорацетонду колдонуудан 4-метилтиазол менен 4-метил-2-аминтиазолдор алышат.

2-Аминтиазол сульфотиазол (норсульфазол) деп аталған дарыдармек заттарды алуудагы аралық продукт болуп эсептелет.


Тиофендин көпчүлүк физикалык жана химиялык касиеттери бензолдукуна оқшош болгон сыйктуу, тиазолдуку пиридиндикине оқшош. Маселен пиридин кадимки шартта 115°C да кайнаса, тиазол 117°C да кайноочу, ароматикалык мүнөзгө ээ болгон, жыты пиридиндин жытынан айырмаланбаган суюктук. Ал қычкылдан дырыгычтарга жана калыбына келтиргичтерге өтө туруктуу. Тиазол өтө начар негиздүүлүк касиетке ээ болуп, күчтүү кислоталар менен гана туздарды, иодду алкилдер менен иодалкилаттарды пайда кылат.

2-Аминтиазолдун хлорсульфанил кислотасы менен конденсация реакциясына киришинен норсульфазол пайда болот:



Толугу менен гидриренген тиазолдун ядросу (тиазолидин) пеницилиндин составында кездешет. Пеницилин — биринчи ачылган жана биринчи практикада колдонулган антибиотик. Ал атайдын даярдалган (ачытылган) козу карындын составынан бөлүнүп алышат.

Пеницилиндин молекуласы — ўч асимметриялуу көмүртектин атомдору бар, тиазолдун шакекчеси  $\beta$ -лактам цикли менен конденсацияланган, ядронун капиталдарындагы радикалдын (R-) жаратылышы боюнча бири-биринен айырмаланган бир нече заттардын аралашмасынан турат. Анын түзүлүшү жалпысынан төмөндөгү дөйөм:




Практикада көбүрөөк белгилүү болгон пеницилиндер:

R=-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> пенициillin G

R=-CH<sub>2</sub>-OC<sub>6</sub>H<sub>5</sub> -- V

R=-CH<sub>2</sub>-CH=CH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> -- F



Пеницилин медицинада жугуштуу ооруларды дарылоодо колдонулат.


## В. БИР ГЕТЕРОАТОМДУУ АЛТЫ МҮЧӨЛҮҮ ГЕТЕРОЦИКЛДҮҮ БИРИКМЕЛЕР

Циклде бир гетероатому бар алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелердин практикада маанилүүлөрү — азоттуу гетероциклдүү бирикмелер. Аларга пиридин, анын бензологдору болгон хинолин, изохинолин, акридин (пиридиндин бензолдун молекуласы менен конденсацияланышынан пайда болгон бирикмелер пиридиндин бензологдору деп аталат) жана алардын туундулары тиешелүү.


### I. ПИРИДИН

Циклде бир азоттун атому бар алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелердин эн жөнөкөйү — пиридин. Аны бензолдун молекуласындагы бир CH топ азоттун атому менен орун алмашкан бирикме сыйктуу кароо керек.


Пиридиндин түзүлүшү, циклдеги атомдордун номерлери жана алардын аттары төмөндөгүдөй:




Демек, пиридиндин молекуласындагы бир сүтектин атому башка атом же атомдордун топтору менен орун алмашса, анын үч изомери ( $\alpha$ - $,$   $\beta$ - жана  $\gamma$ -) пайда болот. Орун алмашкан атом же атомдордун топтору пиридиндин молекуласында жайланышына жараша цифра же грек алфавит менен көрсөтүлүп, аягында пиридиндин аты аталац. Пиридиндин жөнөкөй гомологдорунун аттары (сүтектин атому метил радикалдары менен орун алмашкан гомологдору) көпчүлүк учурларда тривиалдык аттар менен аталац. Тривиалдык номенклатура боюнча пиридиндин жөнөкөй гомологдору пиколиндер, лугидиндер жана коллидиндер деген аттар менен белгилүү:




2-метилпиридин  
( $\alpha$ -пиколин)



3-метилпиридин  
( $\beta$ -пиколин)



2,5-диметилпиридин  
(2,5-лугидин)




2,4,6-триметилпиридин  
(2,4,6-коллидин)

Пиридин негизинен таш көмүрдү кургак буулантып айдоодо пайда болгон чайырлардын составында болот жана андан бөлүнүп алынат. Таш көмүрдүн чайырынын жана анчалык көп эмес санда айрым бир нефтилердин составында пиридиндин гомологдору болгон пиколиндер да кездешет.

Пиридинди жана анын гомологдорун алуунун синтетикалык жолдору да белгилүү. Алардын кээ бирлеринин теориялык гана мааниси бар. Пиридинди жана анын гомологдорун төмөндөгүдөй жолдор менен синтездел алууга болот.




а) Ацетилен менен синил кислотасынын аралашмасын кызарғанга чейин ысытылган металл түтүкчөсүнөн өткөрүүдөн пиридин пайда болот:




Бул синтез пиридиндин структурасынын тууралыгын гана далилдеп, практикада пиридинди алууда колдонулбайт, анткени продуктунун чыгышы өтө эле аз.

б) Оксобирикмелердин аммиак менен конденсацияланышы — практикада пиридиндин гомологдорун синтездөөдөгү эн жөнөкөй метод болуп эсептелет. Маселен акролеин менен аммиактан  $\beta$ -пи-

колин алынса (А.Байер), уксус альдегиди менен аммиактан  $\alpha$ -метил- $\beta'$ -этилпиридин (А.Е.Чичибабин), пропион альдегиди менен аммиактан  $\alpha$ -этил- $\beta$ ,  $\beta'$ -диметилпиридин менен  $\gamma$ -этил- $\beta$ ,  $\beta'$ -диметилпиридиндин аралашмасы (П.Вааге) алынат:




в) Эки ар башка альдегиддердин же альдегиддер менен кетондордун аралашмасы да аммиак менен конденсация реакциясына кирип, пиридинди же анын гомологдорун пайдалы болат:



(R=H болсо, пиридин алынат)


г) Ацетилен менен аммиактын аралашмасын 400-420°C да алюминийдин оксиди аркылуу өткөрүүдөн  $\alpha$ -метил-  $\beta'$ -этилпиридин пайдалы болот (В.Реппе):




(Пиридиндин өзүнөн анын гомологдорун алуу, пиридиндин химиялык касиеттеринде келтирилген).

**ПИРИДИНДИН ТҮЗҮЛҮШҮ.** Пиридиндин молекуласында (циклинде) бензолдуку сыйктуу эле конъюгираншкан  $6\pi$ -электрондору бар ( $5\pi$ -электрон беш көмүртектин атомунда,  $1\pi$ -электрон C-N кош байланышында). Ал эми циклдеги азоттун атомундагы эки бош кош  $p$ -электрондор циклдин сыртын көздөй багытталган.

Рентгенструктуралык анализ жана кванттык-механикалык эсептөөлөр көрсөткөндөй пиридиндин молекуласындағы C-C, C-H жана C-N атомдордун аралығы, C-C-C жана C-N-C атомдордун ортосундагы бурчтар төмөндөгүдөй:




б.а. пиридиндин С-С жана С-Н байланыштарынын аралыгы бензолдун молекуласындагы С-С жана С-Н байланыштарынын аралыктарынан практика жүзүндө айырмаланбайт. Азоттун атомундагы бош кош электрондор циклдин сыртын көздөй багытталғандыктан, пиридин бензолдан айырмаланып, уюлдуу молекулага тиешелүү ( $\mu = 2,26$  D) жана циклдеги азоттун атому бир аз терс, көмүртектердин атомдору бир аз он зарядга ээ, б.а. пиридин төмөндөгүдөй резонансстык структуралардан турат:



**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Пиридин начар жыттуу, суу, эфир жана спирт менен бардык көлөмдө аралашуучу түссүз суюктук. Ал башка эриткичтерде начар эрүүчү заттарга эң жакшы эриткич болуп эсептелет. Пиридин ~үч молекула суу менен 92-93°C да кайноочу азеотроптук аралашманы пайда кылат. Пиридиндин гомологдору да начар жыттуу, сууда жана органикалык эриткичтерде жакшы эрүүчү суюктуктар.




**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Пиридин гетероцикльдүү ароматикалык бирикмелерге тиешелүү болуп, ага кошуп алуу, циклдин үзүлүшү жана электрофилдик, нуклеофилдик, радикалдык механизм менен жүргөн орун алмашуу реакциялары мүнөздүү. Ошол эле учурда ал начар негиздүүлүк касиетке ээ болуп ( $k=1,7 \cdot 10^{-9}$ ), учунчүлүк аминдер сыйктуу реакцияларга да кирет.

**КОШУП АЛУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** Пиридин бензолдан айырмаланып, молекуладан жаңыдан бөлүнүп чыккан суутектин атомдорун ( $C_2H_5OH + Na$ ) кошуп алып, каныккан гетероцикльдүү бирикме болгон пиперидинди пайда кылат:




Ушул эле продукт кадимки температурда, катализатордун (Pt) жардамы менен 3 атм. басымдын астында же Ренейдин никелинин катышуусунда пиридинди гидрирлөөдөн да алынат.

**ОРУН АЛМАШУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ. ЭЛЕКТРОФИЛДИК ОРУН АЛМАШУУ.** Пиридиндин циклиндеги азоттун атомунун таасири менен анын молекуласы электрофилдик орун алмашуу реакциялары на ядродо күчтүү дезактивдештирүүчү атомдордун топтору бар бензолдун туундулары сыйктуу кирет. Пиридиндин молекуласында нитрлөө, сульфирлөө жана галогендөө реакциялары өтө катаал шартта жүрөт. Электрофилдер пиридиндин 3-көмүртектек атомундагы суутектин атому менен орун алмашат:




Пиридиндин молекуласында электрофилдик орун алмашуу реакциялары 2- жана 4-көмүртектердин атомдорунда эмес, 3-көмүртектин атомунда жүрүү себеби электрофилдер пиридинге чабуул жасоодо пайда болгон аралык карбоний иондордун туруктуулугу менен түшүндүрүлөт.

Электрофилдер 4-көмүртектин атомунда чабуул жасаганда төмөндөгүдөй үч аралык карбоний иондор пайда болсо (I-III),



3-көмүртектин атомуна чабуул жасоодо пайда болгон карбоний иондор төмөндөгүдөй (IV—VI):




Бул структуралардын бардыгы (I—VI) электрофилдер бензолдун молекуласына чабуул жасоодо пайда болгон структуралардан түрүксуз, анткени пиридиндин молекуласындагы электр терстиги жогорураак болгон азоттун атому циклдеги электрондук булуттарды өзүн көздөй тартып турат, натыйжада бензолго салыштырганда пиридин электрофилдик орун алмашуу реакцияларына өтө жай жана катаал шартта гана кирет.

Жогорудагы структуралардын ичинен III структура калган бардык структураларга салыштырганда өтө түрүксуз, анткени азоттун атомунда алты гана электрону бар (ушундай эле структура электрофилдер пиридиндин 2-көмүртек атомуна чабуул жасоодо да пайда болот). Ошондуктан пиридиндин молекуласында электрофилдик орун алмашуу реакциясы көбүрөөк түрүктуу болгон карбоний ионду пайда кылган 3-көмүртектин атомунда жүрөт.


Пиридин Фриделдин-Крафтстын реакцияларына кирбейт.

**НУКЛЕОФИЛДИК ОРУН АЛМАШУУ.** Пиридиндин циклиндеги көмүртектердин атомдорунун электрондорунун тыкыстыгы бензолдун көмүртек атомдорунукунан азыраак болгондуктан, пиридин бензолго салыштырганда нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларына алда канча оной кирет. Орун алмашуу пиридиндин  $\alpha$ -жана  $\gamma$ -көмүртектин атомдорунда жүрөт, анткени нуклеофилдер  $\alpha$ -жана  $\gamma$ -көмүртек атомдоруна чабуул жасоодо  $\beta$ -көмүртектин атомуна салыштырганда көбүрөөк түрүктуу болгон аралык аниондорду пайда кылат. Алардын аралык аниондору:

a)  $\gamma$ -көмүртектин атомуна чабуул жасоодо:



б)  $\beta$ -көмүртектин атомуна чабуул жасоодо:




Бул аниондордун бардыгы (I—VI) нуклеофилдер бензолдун молекуласына чабуул жасоодо пайда болгон аниондордон турукту. Ошондуктан пиридиндин молекуласында нуклеофилдик орун алмашуу реакциялары бензолго салыштырганда оной жана ылдам жүрөт.


Жогорудагы иондордун ичинен айрыкча туруктуусу III анион, анткени терс заряд электр терстиги жогору болгон азоттун атомуна топтолгон (ушундай эле анион нуклеофилдер пиридиндин  $\alpha$ -көмүртек атомуна чабуул жасоодо да пайда болот). Натыйжада ара-лык III аниондун кошкон салымы менен нуклеофилдик орун алма-шуу пиридиндин  $\alpha$ - жана  $\gamma$ -көмүртек атомдорунда жүрөт.

Пиридиндин молекуласындагы негизги нуклеофилдик орун ал-машуу реакциялары:


а) Пиридинге аммиактын эритмесиндеңи натрийдин амидин таасир кылуудан  $\alpha$ -аминпиридин пайда болот (А.Е.Чичибабин):



б) Кургак калийдин жегичине пиридиндин буусун таасир кы-луудан ( $400^{\circ}\text{C}$  дан жогорку температурада)  $\alpha$ -окси пиридиндин ка-лий тузу, анын гидролиз реакциясына киришинен  $\alpha$ -окси пиридин алынат (А.Е.Чичибабин):




в) Пиридин литийалкилдер менен реакцияга кирип, алкилпири-диндерди пайда кылат:





Бул реакция пиридиндин өзүнөн анын гомологдорун алуудагы бир метод болуп эсептелет.

**РАДИКАЛДЫК ОРУН АЛМАШУУ.** Реакциянын шартында эркин радикалдар пайда болуучу реагенттерди пиридинге таасир кылуудан болжол менен бирдей сандагы  $\alpha$ -,  $\beta$  жана  $\gamma$ -пиридиндин туундулары пайда болот. Маселен пиридинге  $20\text{--}70^{\circ}\text{C}$  да диазоний туздарын таасир кылуудан  $\alpha$ - ,  $\beta$ - жана  $\gamma$ -арилпиридиндердин ара-лашмасы пайда болот:




Бул процессте реакциянын чөйрөсүндө диазоний туздары пиридинден көбүрөөк болушу керек.


**ПИРИДИНДИН ЦИКЛИНИН ҮЗҮЛУШУ МЕНЕН ЖУРГӨН РЕАКЦИЯЛАР.** Пиридиндин цикли бензолдун циклинен айырмаланып, айрым бир реагенттердин таасири менен үзүлүп, ачык чынжыруу бирикмелерге айланат. Мындаи процесстерге пиридинди 280°C иоддуу суутек кислотасы менен калыбына келтирүү жана катализатордун катышуусунда (Ni) 180°C да пиридинди гидрирлөө реакциялары тиешелүү. Пиридинди иоддуу суутек менен калыбына келтирүүдөн н-пентан, катализатордун жардамы менен гидрирлөөдөн амиламин алынат:



**ПИРИДИНДИН УЧУНЧУЛУК АМИНДЕР СЫЯКТУУ РЕАКЦИЯЛАРЫ.** а) Пиридин начар негиздүүлүк касиетке ээ болгондуктан күчтүү кислоталарды кошуп алып, гидролиз реакциясына оной кирүүчү, кристалл түрүндөгү туздарды пайдала кылат:




Пиридиндин пикрин кислотасын кошуп алышынан анын пикраты (пиридиндин пикрат тuzu) алынат:




Пиридиндин пикраты практикада пиридинди идентификациялоодо колдонулат.

б) Пиридин галогеналкилдерди кошуп алып, төртүнчүлүк аммоний туздарын же галогеналкилкилларды (N-алкилпиридин туздарын) пайдала кылат:




N-Алкилпиридин түздарын хлордуу жездин же алюминийдин катышуусунда ысытууда, алкил радикалдары пиридиндин α- же γ-көмүртөк атомдоруна изомерленип, 2-алкил- же 4-алкилпиридин түздары алынат. Маселен:




Бул реакция практикада пиридиндин гомологдорун синтездөөдө кенири колдонулат.

в) Пиридинге уксус кислотасындагы суутектин пероксидин таасир кылуудан анын N-оксиди пайда болот:




Пиридиндин N-оксиди пиридиндин өзүнө салыштырганда электрофилдик орун алмашуу реакцияларына ойой кирет. Маселен түтөгөн күкүрт кислотасындагы калийдин нитраты, 100°C да пиридиндин N-оксиди менен реакцияга киришинен N-оксид-4-нитропиридин алынат:




г) Пиридин күкүрт ангидридин кошуп алып, практикада жумшак сульфирлөөчү реагент болгон комплексти ( $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}\cdot\text{SO}_3$ ) пайда кылат (фуранды, пирролду ж.б. заттарды сульфирлөөчү реагент).

Пиридин практикада эриткич жана айрым бир органикалык синтездерде катализатор катарында колдонулат.

**ПИРИДИНДИН АЙРЫМ БИР ГОМОЛОГДОРУ МЕНЕН ТУУНДУЛАРЫ.** Пиридиндин гомологдору болгон α-, β- жана γ-пиколиндер негизинен таш көмүрдүн чайырынын составынан бөлүнүп алынат. α-Пиколин бутиллитий менен реакцияга кирип, метил радикалдары суутектин атому литий менен орун алмашат:




Пайда болгон литийорганикалык бирикменин формальдегид менен реакцияга кишинен карбинол, анын дегидратацияланышынан  $\alpha$ -винилпиридин алышат:



$\alpha$ -Винилпиридин бутадиен менен бирдикте полимерлөөт реакциясына кирет. Алынган сополимер практикада атайдын каучук катарында колдонулат.

$\alpha$ -Пиколин менен  $\gamma$ -пиколин хлордуу цинктин катышуусунда, жогорку температурада, ар түрдүү альдегиддер менен конденсация реакциясына кирип, пиридиндин капталында этилен углеводороддорунун радикалды бар анын гомологдорун пайда кылат:



$\beta$ -Пиколин практикада никотин кислотасын синтездөөдө колдонулат.

2-Метил-5-этилпиридинди дегидрирлөөдө 2-метил-5-винилпиридин алышат. Андан каучуктар жана пластмассалар синтезделинет.

Пиридиндин туундуларынын ичинен практикада маанилүүлөрү анын кислоталары.


Пиридин карбон кислоталары пиридиндин гомологдорун кычкылдандыруудан алышат.  $\alpha$ -Пиридинкарбон кислотасы пиколин кислотасы деп аталып, сууда жакшы эрийт.  $\beta$ -Пиридинкарбон кислотасы никотин кислотасы деп аталат, анткени ал биринчи жолу никотинди (алкалоид) кычкылдандыруудан алынган. Ал ысык сууда гана эрийт.  $\gamma$ -Пиридинкарбон кислотасы изоникотин кислотасы деп аталып, спиртте жана ысык сууда жай эрийт. Бул кислоталардын бардыгы амфотердик мүнөздөгү, бирок негиздүүлүк касиеттери начар кристаллдар.

$\alpha$ -Пиридинкарбон кислотасын ысытууда эле декарбоксиддөөт реакциясына кирет. Пиридиндин башка кислоталарын декарбоксиддөөт үчүн аларды акиташ менен кошуп ысытуу керек.

Пиридинкарбон кислоталары татаал эфирилерди, хлорангидриддерди, туздарды, амиддерди ж.б. кислоталардын туундуларын пайда кылат.

Никотин кислотасы жаратылышта жаныбарлардын боорунда, сүттүн составында, буудайдын түйүлдүгүндө кездешет. Анын амиди практикада тери ж.б. ооруларга каршы РР витамини деген ат менен колдонулат.


**ПИПЕРИДИН** ( $C_5H_{11}N$ ) — пиридинди толук гидрирлөөдөн пайда болгон бирикме. Пиперидин жогорудагы методдордон башка (315°-бетти карагыла) 1,5-дибромпентанга аммиакты таасир қылуудан алынат:



Пиперидин кадимки шартта 106°C да кайноочу, аммиактын жыты жыттанган, суу менен бардык көлөмдө аралашуучу түссүз суюктук. Анын касиеттери экинчилик алифатикалык аминдердине окшош. Пиридинге салыштырганда пиперидин алда канча күчтүү негиз.

Пиперидинге күкүрт кислотасын кошуп ысытуудан анын молекуласында дегидрирлөө реакциясы жүрүп, пиридин алынат. Ушундай эле процесс никелді жана палладийди катализатор катарында колдонууда да жүрөт.


Пиперидин — хромдун оксиidi (III), азот кислотасы, кислоталарын чейрөсүндөгү калийдин перманганаты сыйктуу кычкылдан дыргычтарга туруктуу бирикме. Ал калыбына келтиргичтерге да туруктуу, бирок катаал шартта, маселен концентрацияланган иоддуу суутек кислотасы менен пиперидинди кошуп ысытууда, анын цикли үзүлүп, аммиак бөлүнүп чыгып, н-пентан пайда болот:



Пиперидиндин ядросу жаратылышта айрым бир алкалоиддердин (пипериндин жана кониндин) составында кездешет.


## 2. ХИНОЛИН

Хинолин — 2,3-бензопиридин ( $\alpha,\beta$ -бензопиридин) же аны нафталиндин молекуласындагы  $\alpha$ -СН топтун азоттун атому менен орун алмашкан бирикме сыйктуу кароого болот. Демек анын түзүлүшү, циклдеги атомдордун номерлери менен аттары төмөндөгүдөй:




Хинолиндин түзүлүшү синтез жолу жана анын химиялык касиеттерин изилдөө менен далилденген. Алардын ичинен эң негиздүүсү болуп Скраупанын синтези менен хинолинди кычкылдандыруу реакциясы эсептелет.


Концентрацияланган құқұрт кислотасынын жана кычкылдандыргыштар катарында нитробензолдун катышуусунда, жогорку температурада, анилиндин глицерин менен конденсацияланышынан хинолиндин алыныши Скраупанын синтези деп аталат. Синтездин схемасы төмөндөгүдөй:



Акролеин анилин менен реакцияга кирип,  $\beta$ -анилинпропион альдегидин, ал суунун молекуласын бөлүп чыгарып, дигидрохинолинди пайда кылат:




Дигидрохинолиндин нитробензол менен кычкылданышынан хинолин алынат:



Скраупанын синтезинде анилиндин ордуна анын ядросундагы суутектин атому орун алмашкан анилиндин туундуларын колдонуудан, бензолдун ядросундагы циклде орун алмашкан хинолиндин туундулары алынат. Ушул эле синтезде глицеринди ацетальдегидге алмаштыруудан х и наль д и н деп аталган  $\alpha$ -метилхинолин пайда болот. Бул синтез Дебнердин-Миллердин синтези деп аталат.

Дебнердин-Миллердин синтезинде, ацетальдегид адегенде кротондук конденсация реакциясына кирип, кротон альдегидин пайда кылат да андан ары реакция анилин менен кротон альдегидинин ортосунда жүрөт:



Бул синтезде нитробензолду колдонуунун зарылдыгы жок, антикени альдегиддин өзү қычкылдандырыгычтын милдетин аткарат.

Демек, Скраупанын жана Дебнердин-Миллердин синтездеринин жардамы менен өнөр жайларда боёк жана дары-дармек заттар катарында колдонуулуучу хинолиндин көп сандаган туундулары алынат.

Хинолин таш көмүрдүн чайырынын, сөөк майларынын жана айрым бир нефтилердин составында кездешсе, таш көмүрдүн чайырында хинолин менен катар анын гомологдору болгон  $\alpha$ -метилхинолин (хинальдин) менен  $\gamma$ -метилхинолин (лепидин) да кездешет.


**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Хинолин кадимки шартта 338°C да кайноочу, пиридин сыйктуу начар жыттуу, сууда аз эрүүчү, түс-

сүз суюктук.


**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Хинолиндин көпчүлүк химиялык касиеттери пиридиндикине оқшош. Ошону менен катар анын бензол ядросу электрофилдик орун алмашуу реакцияларына да кирет.

Төмөндө хинолинге мүнөздүү болгон айрым бир реакциялар каралган.


а) Хинолин пиридин сыйктуу күчтүү кислоталар менен гидрохлоридди (I), сульфатты (II), нитратты (III), пикратты ж.б. туздарды, галогеналкилдер менен төртүнчүлүк аммоний туздарын (IV), бензоилдин гидропероксиди менен хинолиндин N-оксидин (V) пайда кылат:



б) Электрофилдүү реагенттер көбүнчө хинолиндин бензол ядросундагы 5- жана 8-көмүртек атомдорундагы суутектин атомдору менен орун алмашат. Маселен хинолинди нитрлөөчү аралашма менен нитрлөөдө 5- жана 8-нитрохинолиндердин аралашмасы алынса, 220-230°C да сульфирлөөдө 8-хинолинсульфокислота алынат да, ал 300°C да 6-хинолинсульфокислотага изомерленет, б.а. 300°C да сульфирлөөдө 6-хинолинсульфокислота пайда болот:




Хинолин күкүрттүү галогендер же 180°C да хлор, же бром менен реакцияга кирип, 3-хлор (бром) хинолинди пайда кылат:




Хинолиндин өзү ацилдөө реакциясына кирбейт, бирок анын 8-көмүртек атомунда электрондук булуттарды өзүн көздөй тарткан атомдордун топтору болсо, ацилдөө реакциясы хинолиндин 5-көмүртек атомунда жүрөт.

в) Хинолиндин молекуласында нуклеофилдик орун алмашуу реакциясы анын пиридин ядросундагы  $\alpha$ -көмүртек атомунда жүрүп,  $\alpha$ -амин-,  $\alpha$ -окси- жана  $\alpha$ -алкилхинолиндерди пайда кылат:




г) Хинолиндин молекуласындагы пиридиндин ядросу бензолдун ядросуна салыштырганда туруктуу келет. Ошондуктан хинолинди хром кислотасы менен кычкылданьырганда  $\alpha$ ,  $\beta$ -пиридиндикарбон кислотасы пайда болот.




Бул реакция дагы хинолиндин жогоруда келтирилген структурасынын туура экендигин далилдейт.

д) Хинолинди калыбына келтириүүде суутектин атомдору биринчи иретте пиридиндин ядросуна кошуулуп, ди-, андан кийин тетрагидрохинолин алыйнат. Күчтүү калыбына келтиргичтерди, маселен иоддуу суутекти таасир кылууда, хинолиндин бензол ядросу да гидрирлөө реакциясына кирип, негиздүүлүк касиети жогору болгон декагидрохинолин пайда болот:




Хинолиндін туундуларының ичинен практикада маанилүүлөр болуп 8-оксихинолин жана  $\alpha$ -фенилцинхонин кислотасы эсептелет.

8-Хинолинсульфокислотасын щелочтор менен балкытып эриттүдөн 8-оксихинолин же оксин алынат. Ал 75°C да балкып эрип, 266°C да кайноочу кристалл. Оксин айрым бир металлдардын (маселен Mg, Al, Zn, Co) иондору менен сууда эрибegen хелаттарды пайда кылат. Маселен:



Мындай реакция аналитикалык химияда магнийдин, алюминийдин, цинктин иондоруна сапаттық анализ жүргүзүүдө колдонулса, ушундай эле хелаттык бирикме кобальттын иону менен да пайда болуп, медицинада ичеги ооруларды дарылоодо колдонулат, анткени кобальттын иону ар түрдүү жугуштуу бактериялар менен байланышып, алардын жашоо шартына жана өнүгүшүнө тоскоолдук кылат.


Цинхонин алкалоидин перманганат же азот кислотасы менен кычкылдандыруудан цинхонин кислотасы алынат. Анын түзүлүшү:



$\alpha$ -Фенилцинхинон кислотасы же цинхофен медицинада атофан деген ат менен муун жана безгек ооруларына каршы дары-дармек зат катарында колдонулат. Цинхофен ачуу даамдуу, сууда начар эрүүчү, сары түстөгү порошок.

### 3. ИЗОХИНОЛИН


Изохинолин хинолин сыйктуу бензол менен пиридиндін конденсацияланышынан пайда болгон бирикме, бирок андан айырмаланып, пиридиндін  $\beta$ - жана  $\gamma$ -көмүртек атомдору бензолдун молекуласы менен конденсацияланган. Натыйжада анын түзүлүшү төмөндөгүдөй:



Изохинолинди нафтилиндин молекуласындагы  $\beta$ -СН топтун азоттун атому менен орун алмашкан бирикме сыйктуу кароого болот. Изохинолиндин структурасы айрым синтездер жана анын химиялык касиеттерин изилдөө менен далилденген.


Кайнаган ксилолдогу N-формил- $\beta$ -фенилэтиламинге фосфордун ангидридин таасир кылууда дегидратация реакциясы жүрүп, дигидроизохинолин пайда болот. Алынган продуктуну палладий катализаторунун жардамы менен дегидрирлөөдөн изохинолин алынат. Бул процесс Бишлердин-Напирадильскийдин синтези деп аталат.

Синтездин схемасы:



Бишлердин-Напирадильскийдин синтезинде N-формилдин ордуна башка N-ацилдерди колдонууда изохинолиндин гомологдору алынат.

Изохинолинди перманганат менен кычкылдандыруудан анын бензол жана пиридин ядролору бузулуп, фтал кислотасы менен цинхомерон кислотасынын аралашмасы пайда болот:



Демек, Бишлердин-Напирадильскийдин синтези жана изохинолинди кычкылдандыруу реакциясы жогоруда келтирилген изохинолиндин структурасынын тууралыгын далилдейт.

Изохинолин негизинен таш көмүрдүн чайырынан жана анча көп эмес санда 236-280°C да кайноочу айрым бир нефтилердин фракциясынын составынан бөлүнүп алынат. Изохинолин кадимки шартта 24°C да балкып эрип, 243°C да кайноочу, бензальдегиддин жыты жыттанган түссүз кристалл.

Изохинолиндин негиздүүлүк касиети хинолиндикинен жогору.

Анын химиялық касиеттери хинолиндикине окшош болуп, электрофилдик жана нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларына кирип, галогеналкилдер менен төртүнчүлүк аммоний туздарын пайда кылат.


Изохинолиндин молекуласында электрофилдик орун алмашуу (нитрлөө, сульфирлөө реакциялары) катаал шартта, анын бензол ядросунда жүрөт. Реакциянын натыйжасында 5-нитроизохинолин жана 5-изохинолинсульфокислоталар пайда болот.

Изохинолиндин молекуласында нуклеофилдик орун алмашуу реакциясы, тескерисинче алда-канча оной анын пиридин ядросунда жүрөт. Маселен изохинолинди натрийдин амиди менен ысытуудан 1-аминизохинолин (А.Чичибабин), изохинолинге калийдин жегичин таасир кылуудан 1-оксизохинолин, магний жана литий органикалық бирикмелерди таасир кылуудан ( $150^{\circ}\text{C}$  да) 1-алкил изохинолиндер алынат.

Изохинолиндин жана анын гидриренген ядросу папаверин, морфин, кодеин, героин сыйктуу алкалоиддердин составында кездешет.

#### 4. АКРИДИН


Акридинди антрацендин молекуласындагы мезо- СН топту азоттук таасир менен оруу алмаштырылган бирокме сыйктуу кароого болот, б.а. ал дубензопиридин болуп, анын түзүлүшү жана циклдеги атомдордун номерлери төмөндөгүдөй:



Акридин өтө аз санда таш көмүрдүн чайырынын составында кездешет. Ал практикада синтетикалык жолдор менен алынат. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:


а) Акридинди жана анын гомологорун синтездөөнүн жалпы методу болуп, дифениламиинди карбон кислотасы менен кошуп ысытуу эсептелет. Дифениламиин менен кумурска кислотасынан акридин алынса, хлордуу цинктин катышуусунда кумурска кислотасынан башка кислоталар менен дифениламиинден 9-көмүртектин атомундагы суутектин атому алкил радикалдары менен орун алмашкан акридиндин гомологдору алынат. Ушундай эле продукту-

лар 2-ацилдифениламиндерди дегидратациялоодон да пайда болот:




(Бул реакцияларда R=H же алкил радикалдары)


б) N-Фенилантранил кислотасы күкүрт же фосфор кислотасынын катышуусунда циклденип, акридонду пайда қылат. Акридон 9-оксиакридин менен таутомериядагы бирикме:



Акридондун таутомери болгон 9-оксиакридиндин  $\text{PCl}_3$  же  $\text{POCl}_3$  менен реакцияга киришинен 3-хлоракридин, аны Ренейдин никелинин жардамы менен калыбына келтирүүдөн 9,10-дигидроакридин же акридан алынат:




Акридан абадагы кычкылтек менен акридинге чейин кычкылданат:



Ушул эле процессте пайда болгон акридонду, цинктин чаңы менен буулантып айдоодон ал акридинге чейин калыбына көлөт.

в) м-Фенилдиаминдин кумурска кислотасы же формальдегид менен конденсацияланышынан 3,6-диаминакридин алынат:



Акридин  $111^\circ\text{C}$  да балкып эрип,  $345\text{-}346^\circ\text{C}$  да кайноочу, сууда жана спиртте жакшы эрип, суунун буусу менен буулантып учуучу, мұнөздүү жыты бар сары түстөгү кристалл. Ал адамдын терисин жана дем алуу органдарын дүүлүктүргөндүктөн “акридин” деген


ат алган (латындын “acer”—“жегич” деген сөзүнөн алынган).

Акридиндин негиздүүлүк касиети хинолиндикинен төмөн болуп, күчтүү кислоталар жана галогеналкилдер менен акридин туздарын пайда кылат.


Акридиндин ядросундагы 3- жана 6-көмүртектин атомдоруна ауксохром топторун киргизүүдөн (-NH<sub>2</sub> же -OH), акридин боёктому деп аталган түстүү заттар алынат. Алардын айрым бирлери безек жана дизентерия ооруларын дарылоочу препараттар болуп эсептелет.

#### Г. ЭКИ ГЕТЕРОАТОМДУУ АЛТЫ МҮЧӨЛҮҮ ГЕТЕРОЦИКЛДҮҮ БИРИКМЕЛЕР

Эки гетероатомдуу алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелердин практикада маанилүүлөрү — циклде эки азоттун атомдору бар бирикмелер. Мындай бирикмелер жалпысынан д и а з и н д е р деп аталац, аларга 1,2-диазин же пиридазин, 1,3-диазин же пириимидин жана 1,4-диазин же пиразин тиешелүү:



Пиридазин (1,2-диазин) жаратылышта эркин түрүндө кездешпейт. Ал синтетикалык жол менен малеиндиальдегиддин гидразин менен конденсацияланышынан алынат:




Пиридазин кадимки шартта — 6,4°C да балкып эрип, 207°C да кайноочу, суу менен бардык көлөмдө аралашуучу, түссүз суюктук. Ал начар, бирок пириимидин менен пиразинден күчтүү негиз.

Пиридазиндин цикли кычкылданыргычтарга өтө туруктуу. Пиридазиндин цикли бар кээ бир бирикмелери практикада, маселен айрым өсүмдүктөргө (отто чөптөргө) ингибитор катарында колдонулат.


Пиразин (1,4-диазин) дагы эркин түрүндө жаратылышта кездешпейт, бирок анын айрым туундулары жаратылышта кездешет. Ал практикада синтетикалык жолдор менен алынат.

Пиразинди синтездөөнүн жалпы методу болуп, кычкылдан-дыруучу реагенттердин чөйрөсүндө, щелочтордун эритмесинде-ги  $\alpha$ -аминальдегиддердин же  $\alpha$ -аминкетондордун автоконденса-цияланышы эсептелет:



Пайда болгон 2,5-диметилпиразинди этияттык менен кычкыл-дандыруудан пиразиникарбон кислотасы, аны декарбоксидөө-дөн пиразин алынат (конденсация реакциясында  $\alpha$ -аминкетондун ордуна  $\alpha$ -аминальдегидди колдонулса, пиразиндин пайда болоору көрүнүп турат).


$\alpha$ -Фенилендиаминдин глиокаль менен конденсацияланышы-нан бензопиразин пайда болот. Бензопиразинди кычкылданды-рудан пиразиникарбон кислотасы, аны декарбоксидөөдөн пи-разин алынат:



Пиразин  $53^{\circ}\text{C}$  да балкып эрип,  $118^{\circ}\text{C}$  да кайноочу, сууда, спиртте жана эфирде жакшы эрүүчү кристалл; ал катуу абалынан буу абалына (возгонка) оной өтөт.


Пиразиндин негиздүүлүк касиети өтө төмөн болуп, лакмус ка-газынын түсүн көккө өзгөртө албайт.

Пиразиндин туундуларынын ичинен негиздүүсү — гексагидро-пиразин же пиперазин. Ал спирттеги натрий менен пиразинди ка-лыбына келтирүүдөн же андан да оңойураак анилиндин дибром-этан менен конденсацияланышынан алынат. Реакциянын схемасы:



Алынган 1,4-дифенилпиперазин үчүнчүлүк ароматикалык аминдер сыйктуу азоттуу кислота менен реакцияга кирип, анын  $\text{p},\text{p}'$ -динитрозо туундусун пайда кылат. Аны натрийдин жегичи ме-нен кайнатканда ал пиперазин менен эки молекула  $\text{p}$ -нитрозофе-


нолго ажырайт:



Пиперазин экинчилик алифатикалык диаминдер сыйктуу күчтүү негиздүүлүк касиетке ээ. Ал муун ооруларын дарылоодо колдонулуучу дары-дармек заттарга тиешелүү.

Жогорудагы диазиндердин ичинен практикада эң маанилүүсү пирамидин (1,3-диазин), анткени пирамидиндин ядросу жана анын көптөгөн туундулары биологиялык негиздүү продуктулар болгон нуклеин кислоталарынын, витаминдердин, коэнзимдердин составында кездешет. Пирамидиндин көп сандаган синтетикалык туундулары практикада дары-дармек заттар катарында колдонулат.

Пирамидин синтетикалык жол менен өзүнүн туундусу болгон барбитур кислотасынан же 2,4,6-триоксириамидинден алынса, ал кислота өз учурунда төмөндөгүдөй схемада мочевина менен малон эфиринен алынат:




Барбитур кислотасы малон кислотасынын циклдүү уреиди болгондуктан, ал малонилмочевина деп да аталат. Барбитур кислотасы уксус кислотасынан 5-6 эсे күчтүү кислота. Ал жылуу сууда жакшы, муздак сууда начар эрийт. Аны ысытууда, ал балкып эрүү температурасына жетпей ажырап кетет.

Барбитур кислотасын щелочтордун жардамы менен гидролиздөөн малон кислотасы, көмүртектин кош оксида жана аммиак алынат. Бул процесс барбитур кислотасынын ароматтуулук касиети жок экендигин далилдейт.


Барбитур кислотасынын енолдук формасынын (II)  $\text{PCl}_5$ , менен реакцияга киришинен 2,4,6-трихлорпирамидин, аны калыбына

келтирүүдөн пиридин алышат:



Пиридин — кадимки шартта 22°C да балкып эрип, 124°C да кайноочу, суда жакшы эрүүчү, түссүз кристалл. Ал начар негиздүүлүк касиетке ээ.

Пиридиндин молекуласындагы азоттун атомунун электр терстиги жогору болгондуктан, алар циклдеги электрондук булуттарды өздөрүн көздөй тартып, пиридинге салыштырганда пиридиндин ядросундагы көмүртектердин атомдорундагы электрондордун тыкыстыгын алда канча азайтат; айрыкча анын молекуласындагы 2-, 4- жана 6-көмүртектердин атомдорундагы электрондордун тыкыстыгы аз болуп, циклдеги электрондордун атомдорго бөлүнүштөрү төмөндөгүдөй:




Демек, нуклеофилдер пиридиндин 2-, 4- жана 6-көмүртек атомдорундагы суутектин атомдору менен орун алмашса, электрофилдер электрондордун тыкыстыгы бир аз көбүрөөк болгон 5-көмүртектин атомундагы суутектин атому менен орун алмашыши керек. Чындыгында нуклеофилдик орун алмашуу пиридиндин молекуласында пиридиндикى сыйктуу эле жүрүп, маселен натрийдин амиди менен 4-аминпиридинди пайдалынат (Чичибабин А.Е. реакциясы).

Пиридиндин молекуласында электрофилдик орун алмашуу реакциясы пиридиндин молекуласындагы электрофилдик орун алмашуу реакцияларынан алда канча жай жана өтө катаал шартта жүрөт. Маселен пиридиндин ядросунда амин же гидроксид тобу бар болгон учурда гана аны нитрлөөгө жана галогендөөгө болот.

Пиридиндин ядросу кычкылданыргычтарга өтө туруктуу. Маселен алкилпиридиндерди кычкылданыруудан анын алкил радикалдары кычкылданып, пиридинкарбон кислоталары пайдалынат. Ал эми бензопиридинди (хиназолинди) кычкылданырууда пиридин ядросу өзгөрүүсүз калып, бензол ядросу кычкылданып, пиридин 4,5-дикарбон кислотасы, анын декар-

боксилдөө реакциясына киришинен пиридин-5-карбон кислотасы алышат:




Пиридиндин ядросундагы 2-, 4- жана 6-көмүртектердин атомдорундагы суутектин атому менен орун алмашкан галогендер (хлор, бром) алкил, алcoxи, тиокси сыйктуу атомдор менен атомдордун топтору, 5-көмүртектин атомундагы суутектин атому менен орун алмашкан атомдор менен атомдордун топторуна салыштырганда ар түрдүү реакцияларга алда канча жөндөмдүү болот. Маселен пиридиндин 2-, 4- же 6-көмүртек атомдорунда метил радикалы болсо, алар ар түрдүү альдегиддер менен  $\alpha$ - жана  $\gamma$ -пириколиндер сыйктуу эле конденсация реакциясына (321-бетти карагыла) кирет.

Пиридиндин 2-, 4- же 6-көмүртек атомдорунда хлордун атому бар хлорпиридиндер о- жана п-хлорнитробензолдордун хлор атомдору сыйктуу нуклеофильдик орун алмашуу реакцияларына гана (маселен гидролиз жана амманолиз) кирбестен, ароматикалык углеводороддор менен Фриделдин-Крафтстын реакциясына да кирет.


Молекулада пиридиндин ядросу бар органикалық бирикмелердин ичинен практикада маанилүүлөрү оксипиридиндер, аминипиридиндер, пурин жана анын туундулары. Төмөндө ушул бирикмелердин айрым бирлерине кыскача токтолобуз.

Организмде белок заттарды синтездөө программасын түзүүчү нуклеин кислоталарын гидролиздөөдөн, таутомердик формадан турушкан пиридиндин окси- жана амин- туундулары болгон урацил, тимин жана цитозин алышат. Алардын түзүлүшү:




Бул бирикмелер пиримидин негиздері деп аталағы, төмөндөгүдей өтө жөнөкөй синтетикалық жолдор менен да алынат:




1) Концентрацияланган күкүрт кислотасының катышуусунда алма кислотасы менен мочевинаның конденсацияланышынан уракцилди синтездеп алууга болот. Адегендеге алма кислотасы күкүрт кислотасының таасири менен формилуксус жана кумурска кислотасына ажырайт:




Жаңыдан пайда болгон формилуксус кислотасының мочевина менен конденсацияланышынан уракцил алынат:




2) Тиминди s-метилтиомочевинаның 2-формилпропион кислотасының этил эфири менен конденсацияланышынан (а) же платинаның жардамы менен метилцианацетилмочевинаны гидрирлөөдөн алууга болот (б):




3) Цитозин s-этилтомочевинаның формилуксус эфиринин нафрий еноляты менен конденсацияланышынан (а) же 2,6-дихлорпиримидиндин адегендеге аммонолиз, андан кийин гидролиз реакциясына киришинен алынат (б):




Пиримидиндин амин туундуларына сульфамид препараттары болгон сульфазин, метилсульфазин, сульфадимезин жана медицинада полиневрит менен бери-бери ооруларына каршы колдонулуучу витамин  $B_1$  (тиамин) да тиешелүү. Алардын структуралык түзүлүштөрү:




сульфазин



метилсульфазин




сульфадимизин



витамин  $B_1$


Пиримидин менен имидазолдун 4- жана 5-көмүртек атомдорунун конденсацияланышынан пайда болгон бигетероциклдүү биримке пурин деп аталат. Анын түзүлүшү жана циклдеги атом-

дордун номерлери төмөндөгүдөй:




Пурин — кадимки шартта 246°C да балкып эрүүчү кристалл. Ал начар негиздүүлүк, ошол эле учурда анын N-H тобу начар кислоталык касиетке ээ, натыйжада пурин кислоталар менен да, жегич щелочтор менен да оной гидролиз реакциясына кирүүчү туздарды пайда кылат.

Пуриндин айрым бир окси- жана амин- туундулары пиридин негиздери сыйяктуу эле нуклеин кислоталарынын составында кездешип, алардын гидролизенишинен алынса, айрым бирлери (негизинен оксотуундулары) кээ бир алкалоиддердин негизги бөлүкчөлөрү болуп эсептелеет. Пуриндин мындаи туундуларын синтетикалык жолдор менен да алууга болот. Аларды синтездең алуудагы баштапкы продукт — заара кислотасы. Заара кислотасы кадимки шартта кето-енолдук таутомериядан турган бигетероциклдүү бирикме:





Заара кислотасынын енолдук формасы (II) же 2,6,8-триоксипурин  $\text{PCl}_5$ , менен реакцияга кирип, 2,6,8-трихлорпуринди пайда кылат:





2,6,8-Трихлорпуриндин молекуласындагы хлордун атомдорунун нуклеофилдик орун алмашуу реакцияларына кирүү жөндөмдүүлүктөрү ар башкача болуп, төмөндөгүдөй катарда жогорулаты:  $8 < 2 < 6$ , натыйжада 100°C да ага щелочторду жана аммиакты таасир кылуудан 6-окси-2,8-дихлорпурин менен 6-амин-2,8-дихлорпурин пайда болуп, аларды иоддуу суутек менен калыбына келти-




Рұүдөн гипоксантин менен аденин алынат:



Реакциянын бириңчи баскычында пайда болғон 6-окси-2,8-ди-хлорпуринге, катаал шартта күчтүү нуклеофилдерди таасир кылууда, маселен этилатнатрий менен аммиакты, 2-көмүртектин атомдагы хлордун атому этокси- жана амин-тобу менен орун алмашат. Аларды иоддуу суутек менен калыбына келтирүүдөн ксантиң жана гуанин деген пуриндин эки туундусу пайда болот:



Жогорудагы заара кислотасынан синтезделиніп алынган аденин менен гуанин пиримидин негиздери менен катар (335-бетти карағыла), организмде тукум куучу белокторду синтездөөгө шарт түзүүчү нуклеин кислоталарынын составында кездешсе, азоттун атомдору алкилденген (метилденген) ксантиңдер (ксантиндин кето-таутомери, II) кофеин, тиофиллин (эуфиллин) жана теобромин алкалоиддер болуп эсептелеет. Алардын түзүлүшү:



Бул алкалоиддер чайдын жалбырагында, кофенин жана какаонун составында кездешет. Кофеин менен тиофиллин чайдын күкүмдөрүнөн, теобромин какаонун буурчактарынан бөлүнүп алынат.

Кофеин нерв системасын дүүлүктүрүп, жүрөктүн иштешине жардам берсе, тиофиллин менен теобромин гипертония оорусуна карши дары-дармек зат катарында колдонулат.

## XIV БӨЛҮМ

### УГЛЕВОДДОР

Бул класска тиешелүү болгон биринчи изилденген заттардын составы көмүртек менен суунун биригүүсүнөн пайда болгон бирикмелер сыйктуу болгондуктан [маселен:  $C_6H_{12}O_6$  ( $6C + 6H_2O$ ),  $C_{12}H_{22}O_{11}$  ( $12C + 11H_2O$ ),  $(C_6H_{10}O_5)_n$  ( $n(6C + 5H_2O)$ ) же жалпы формуласы  $(C_2H_4O_2)_n$  "углеводдор" деген ат берилген (К.Э.Шмидт, 1844-ж.). Кийинчөрээк, составы жогорудагы углеводдордун жалпы формуласына туура келбegen, ал эми касиеттери боюнча углеводдорго окошош бирикмелер да табылган (маселен,  $C_6H_{12}O_5$ ). Алар үчүн "углеводдор" деген ат сакталып калган. Составы боюнча биринчи кабыл алынган углеводдордун жалпы формуласына туура келген бардык эле органикалык заттарды "углеводдор" деп атоого болбойт. Маселен уксус кислотасы брутто-формуласы боюнча ( $C_2H_4O_2$ ) углеводдорго тиешелүү болгону менен ал түзүлүшү жана касиеттери боюнча "углеводдор" деп аталган заттардан өтө айырмаланып турат. Демек, углеводдор — өзгөчө түзүлүшкө жана өзгөчө касиеттерге ээ болгон органикалык заттардын классы. Аларга жаратылышта көп кездешүүчү жана кенен тараган ар түрүү канттар, крахмал, целлюлоза сыйктуу заттар тиешелүү.

Жаратылышта углеводдор жаныбарлардын составында кездешип, өсүмдүктөрдүн негизин түзөт.

Өсүмдүктөрдүн составындагы углеводдор күн нурунун таасири менен көмүртектин кош оксидинен жана суудан синтезделинет:



Мындај синтез фотосинтез деп аталат. Фотосинтездин механизми өтө татаал, бирок жашыл өсүмдүктөрдүн составындағы пигмент хлорофилл-а фотосинтездин биринчи процесстеринде катализатордун милдетин аткара тургандығы толук белгилүү.

Углеводдор түзүлүштөрү жана касиеттери боюнча моносахариддер, олигосахариддер жана полисахариддер болуп үчкө бөлүнөт.

### A. МОНОСАХАРИДДЕР

Гидролиз реакциясына кириүгө жөндөмсүз болуп, жөнөкөй бөлүкчөлөргө ажырабаган углеводдор моносахариддер же монозалар деп аталат. Моносахариддердин қөпчүлүгүнүн жалпы формуласы  $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_n$  менен туонтуулуп, молекуладагы көмүртектин атомдорунун саны кычкылтектин атомдорунун санына барабар.

Химиялық жаратылыштары боюнча моносахариддер поликсиальдегиддер менен поликсикетондордо тиешелүү болуп (I бөлүк, 313-315-беттерди карагыла), алардын молекулаларындағы карбонил тобу гидроксид топтору менен жанаша жайланашип, биринчиси (поликсальдегиддер) алъдо залар, экинчиси (поликсикетондор) кетозалар деп аталат. Молекулада бирдей сандагы көмүртектин жана кычкылтектин атомдору бар алъдо залар менен кетозалар бири-бирине изомерлер.

Оксиальдегиддер менен оксикетондордун эң жөнөкөйлөрү болгон гликол альдегиди ( $\text{CH}_2 - \text{C}(=\text{O}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$ ), глицерин альдегиди ( $\text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{C}(=\text{O}) - \text{CH}_2$ ) жана диоксиацетон ( $\text{CH}_2 - \text{C}(=\text{O}) - \text{CH}_2 - \text{OH}$ ) составы жана түзүлүштөрү боюнча формалдуу түрдө гана алъдо залар менен кетозага тиешелүү, бирок бул бирикмелер практика жүзүндө моносахариддер деп эспептелбейт. Демек, алъдо залар менен кетозаларга (моносахариддерге) молекулада төрттөн кем эмес көмүртектин жана кычкылтектин атомдору бар поликсиальдегиддер менен поликсикетондор тиешелүү болуп, молекуладагы кычкылтектердин санына жараша алар тетрозаларга, пентозаларга, гексозаларга бөлүнөт. Алардын түзүлүштөрү:


Альдозалар	Аттары	Кетозалар
$\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{C}=\text{O}$	Тетрозалар	$\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{CH}_2$
$\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{C}=\text{O}$	Пентозалар	$\text{CH}_2\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{CH}_2$
$\text{CH}_2-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{C}=\text{O}$	Гексозалар	$\text{CH}_2\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{CH}_2$
$\text{CH}_2\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{C}=\text{O}$	Гептозалар	$\text{CH}_2\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{CH}_2$
Формулалары $\text{CH}_3-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{C}=\text{O}$	жана $\text{CH}_3-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{C}}-\text{CH}_2$	

болжон моносахариддердин составында алтыдан көмүртектин атомдору болсо дагы алар гексозалар деп аталбастаң метилпентозалар деп аталат, анткени бул бирикмелердин составында бештен кычкылтектин атомдору бар.

Тетрозалар жаратылышта кездешпейт. Гептозалар кәэ бир биологиялық процесстерде аралық продуктулар болуп эсептелет. Пентозалар, айрыкча гексозалар жаратылышта эркин түрүндө жана башка заттар менен байланышкан түрдө эң көп тараган.



**МОНОСАХАРИДДЕРДИН ТҮЗҮЛУШТӨРҮ.** Моносахариддердин практикада маанилүүлөрү гексозалар, алардын ичинде глюкоза менен фруктоза. Глюкоза түзүлүшү буюнча альдозага, фруктоза кетозага тиешелүү. Алардын түзүлүшү айрым бир химиялық реакциялардын жардамы менен далилденген. Алар төмөнкү реакциялар:

а) Глюкоза менен фруктозаны иоддуу суутек менен калыбына келтирүүдөн, экөөнөн төң 2-иодгексан алынат:




- Демек, глюкоза да, фруктоза да тармактashкан эмес.
- б) Глюкоза менен фруктозаны жумшак шартта кычкылданырганда глюкозадан глюкон кислотасы, фруктозадан козу кулак кис-

лотасы менен шарап кислотасынын аралашмасы пайда болот:



Демек, глюкоза альдозага, фруктоза кетозага тиешелүү.

в) Глюкоза да, фруктоза да беш молекула уксус ангириди менен реакцияга кирип, татаал эфирилерди пайда кылат:



Бул реакция глюкозанын да, фруктозанын да молекуласында бештен гидроксид топтору бар экендигин далилдейт.

Жогорудагы реакциялардын негизинде глюкозага  $\text{CH}_2-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\text{C}^{\text{O}}$ , фруктозага  $\text{CH}_2-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\overset{*}{\text{CH}}-\text{C}(\text{O})\text{H}$  түз сыйыктуу,

ачык чынжырлуу формулалар туура келет.

Бул формулалардан көрүнүп тургандай глюкозанын молекуласында (жалпы эле альдогексозалардын молекулаларында) төрт (төрттөн) асимметриялуу көмүртектердин атомдору болуп, анын (алардын) он алты ( $2^4$ ), ал эми фруктозанын молекуласында (жалпы эле кетогексозалардын молекулаларында) ўч (үчтөн) асимметриялуу көмүртектердин атомдору болуп, анын (алардын) сегиз ( $2^3$ ) стереоизомерлери бар (асимметриялуу көмүртектердин атомдору жылдызчалар менен белгиленген).


XIX кылымдын аягында Э.Фишер уюлданган жарыктын тегиздигин онго айландыруучу жаратылышта кездешүүч глюкозанын конфигурациясын аныктап, анын проекциялык формуласын сунуш кылган:

\*Жаратылышта көмүртектин чынжырчалары тармакташкан пентозалар менен гексозалар өтө эле аз кездешет. Маселен, тармакташкан углеводдорго


аш көк чөбүнүн составында кездешүүч апиоза ( $\text{HOCH}_2-\overset{\text{OH}}{\text{C}}-\overset{\text{O}}{\text{CH}}-\overset{\text{OH}}{\text{C}}-\overset{\text{O}}{\text{H}}$ )

жана стрептомицин антибиотигинин составында кези-


гүүч стрептоза ( $\text{CH}_3\text{CH}-\overset{\text{OH}}{\text{C}}-\overset{\text{O}}{\text{CH}}-\overset{\text{OH}}{\text{C}}-\overset{\text{O}}{\text{H}}$ ) тиешелүү.



Бул формуланы жөнөкейлөтүп, төмөндөгүдөй жазууга болот:




Бардык моносахариддер D- жана L-катарында болуп, экиге бөлүнөт. Мындаи бөлүү алардын уюлданган жарыктын тегиздигин онго жана солго айландыруулары менен эч байланышы жок [онго айландыруу (+) же d-, солго айландыруу (-) же L-белгилери менен белгиленет]. Эгерде моносахариддердин эн төмөнкү асимметриялуу көмүртектин атомундагы гидроксид тобу проекциялык формууланын он жагында жайланышса D-катарынdagы, сол жагында жайланышса L-катарынdagы моносахариддер деп кабыл алынган. Демек, жогорудагы Э.Фишер конфигурациясын аныктаган глюкоза D (+)-глюкозага тиешелүү болсо, анын антиподу болгон L-катарынdagы (-)-глюкозанын түзүлүшү төмөндөгүдөй:



Альдогексозалардын он алты, кетогексозалардын сегиз стереоизомерлери бар экендигине жогоруда токтолгонбuz. Азыркы күнде алардын бардыгы белгилүү. Альдогексозалардын стереоизомерлеринин сегизи D-катарынdagы, сегизи L-катарынdagы, кетогексозалардын стереоизомерлеринин төртөө D-катарынdagы, төртөө L-катарынdagы моносахариддерге тиешелүү. Төмөндө D-ката-

рындағы альдогексозалар менен кетогексозалардың формулалары жана аттары көлтирилген:





Моносахариддер бири-биринен бириңчи жана экинчи көмүртектердин атомдорундагы конфигурациялары менен айырмаланып, калган конфигурациялары окшош болсо, алар эпимерлер де деп аталац. Жогоруда көлтирилген D-катарындағы гексозаларда D-аллоза, D-альтроза жана D-псикоза, D-глюкоза, D-манноза жана D-фруктоза, D-гулоза, D-идоза жана D-сорбоза, D-галактоза, D-талоза жана D-тагатоза бири-бири менен эпимерлер болуп эсептелет (жогорудагы альдогексозалардың формаларында эпимерлер квадраттық кашаага алынған).

Моносахариддердин касиеттерин толук изилдөөдө алардың ачык чыңжылуу формулаларынын жетишпеген жактары бар экендиги аныкталған. Аларга төмөнкүлөр тиешелүү:

а) Гексозалардың составында карбонил топтору болгондуктан, алар натрийдин бисульфитин кошуп алуулары керек эле, бирок мынданай реакция жүрбөйт. Кадимки шартта фуксиндин күкүрттүү кислотадагы эритмеси (фуксинкүкүрттүү кислота) альдегиддерге мүнөздүү реактив болгондуктан глюкоза анын өнүн өзгөртүү керек эле. Чындыгында глюкоза (башка альдозалар дагы) фуксинкүкүрттүү кислотанын өнүн өзгөртпейт.

б) Гексозалардын молекулаларында бир нече асимметриялуу көмүртектердин атомдору болгондуктан (ээз-бетти карагыла), алар оптикалык активдүүлүгү бирикмелер. Бирок, жаңыдан даярдалган моносахариддердин эритмеси, маселен глюкозанын оптикалык активдүүлүгү бир топ убакытка чейин өзгөрүп туруп, андан кийин туруктуу абалга өтөт. Мындай кубулуш мутаротация деп аталат. Жогоруда көрсөтүлгөн глюкозанын (башка моносахариддердин дагы) ачык чынжырлуу формуласы туура болсо, мындай кубулуш болбайт эле.

в) Гексозаларга бир аз сандагы кургак хлордуу суутектин катышуусунда метил спиртин таасир кылганда, жакшы кристаллдануучу гликоzиддер деп аталган (түзүлүштөрү жөнөкөй эфирлерге окшош) заттар пайда болот. Гликозиддер минералдык кислоталардын таасири менен гидролиз реакциясына оцой кирип, бир молекула моносахаридге (гексозага) жана бир молекула метил спиртине ажырайт:





Гликозиддердин моносахариддик калдыгы глюкоза болсо, алар глюкозиддер, фруктоза болсо фруктозиддер, галактоза болсо галактозиддер деп аталат.

Гексозалардын ачык чынжырлуу формаларындагы беш гидроксид топторунун реакцияга кирүү жөндөмдүүлүктөрү бирдей жана алар кургак хлордуу суутектин катышуусунда метил спирти менен реакцияга кирбейт. Демек, гексозалардын метил спирти менен гликозиддерди пайда кылуу реакциясы, алардын молекулаларында ачык чынжырлуу формаларындагы гидроксид топторунан касиеттери боюнча айырмаланган, дагы бир жарым ацеталдык же гликозиддик гидроксид тобу бар деп ойлоого болот.


Бул фактылардын бардыгы (а,б,в) гексозалардын ачык чынжырлуу формаларынан башка, алар таутомердик абалдагы жарым ацеталдык (гликозиддик) гидроксид тобу бар циклдүү формалардан турараарын далилдейт.

Глюкозанын циклдүү формасын биринчи жолу 1870-жылы А.А.Колли ( $\alpha$ -оксид, I), андан кийин 1883-жылы Б.Толленс ( $\gamma$ -оксид, II) сунуш кылышкан:




Моносахариддердин ациклдүү формаларынан башка, алардын циклдүү формаларынын бар экендигин (биринчи иретте глюкозанын) төмөндөгүдөй ой жүгүрттүлөр менен далилдөөгө болот:

а) Глюкозанын альдегиддик формасы суунун молекуласын көшуп алышп, анын гидраттык формасын пайда кылат:




Мейкиндикте глюкозанын ачык чынжырлуу гидраттык формасындагы көмүртектин атомдору түз сызыктуу болбой, ийилген түрдө болуп, биринчи көмүртектин атому төртүнчү, көбүнчө бешинчи көмүртектин атомуна жакын жайланашип, ушул көмүртектердин атомдорундагы гидроксид топторунан суунун молекуласы бөлүнүп чыгып, глюкозанын алты (же беш) мүчөлүү циклдүү формасы пайда болот:



Глюкозанын ачык чынжырлуу формасынын циклдүү формасына өтүү төмөндөгүдөй башка механизм менен да жүрүшү мүмкүн:

б) Мейкиндикте глюкозанын ачык чынжырлуу формасындагы альдегид тобу молекуладагы бешинчи (төртүнчү) көмүртектин атомуна жакын жайланашиктан, альдегиддердин химиялык касиеттеринде көрсөтүлгөндөй (I бөлүк, 194-195-беттерди карагыла) карбонил тобу бешинчи (төртүнчү) көмүртектин атомундагы гидроксид тобунун суутек атомун кошуп алышп, жарым ацеталды


пайда кылат:




Суунун эритмесинде глюкозанын ачык чынжырлуу формасынан циклдүү, тескерисинче циклдүү формасынан ачык чынжырлуу формасына өтүүдө жогоруда көрсөтүлгөн эки схема тен (а жана б) туура болушу мүмкүн.

Глюкозанын молекуласында жарым ацеталдык гидроксид тобу төртүнчү же бешинчи көмүртектин атомундагы гидроксид тобунун катышусу менен пайда болоору төмөндөгүдөй реакциялардын жардамы менен далилденген.

Глюкозага күмүштүн оксидинин катышуусунда иоддуу метилди таасир кылганда пентаметилглюкоза пайда болуп, ал суюлтулган кислотанын чөйрөсүндө жарым-жартылай гидролиз реакциясына кирип, тетраметилглюкозаны пайда кылат, анткени мындан жумшак шартта жалгыз гана жарым ацеталдагы гидроксид тобунан пайда болгон глюкозид тобу (жөнөкөй эфир) гидролиз реакциясына кириүүгө жөндөмдүү (I бөлүк, 195-196-беттерди карагыла):




Тетраметилглюкозаны начар кычкылдандыргычтар менен кычкылдандырганда карбонил жана гидроксид тобу бар көмүртектердин атому гана кычкылданат:




Бул продуктуну күчтүүрөк кычкылдандырыгычтар менен кычкылдандырганда триметоксиглутар, диметоксиакак жана козу кулаг кислоталарынын аралашмасы пайда болот.

Реакциянын схемасы төмөндөгүдөй:




Демек, бул реакциялардан жарым ацеталдык гидроксид тобу бешинчи көмүртектин атомундагы гидроксид тобунун катышуусу менен пайда болгондугу көрүнүп турат. Эгерде жарым ацеталдык гидроксид тобу төргүнчү көмүртектин атомундагы гидроксид тобунун катышуусу менен пайда болсо, кычкылдануу реакциясынын натыйжасында триметоксиглутар кислотасы пайда болбайт эле.


Жогорудагыдай ой жүгүртүүлөрдүн жана реакциялардын жардамы менен глюкозага төмөндөгүдөй таутомердик формалар сунуш кылынган:



Ушундай эле ой жүгүртүлөрдүн жана реакциялардын жардамы менен фруктозаның түзүлүшү да далилденген. Анын жарым ацеталдык гидроксид тобу карбонил тобу менен (экинчи көмүртектин атомундагы) бешинчи жана алтынчы көмүртектердин атомдорундагы гидроксид топторунун катышшуусу менен пайда болуп, түзүлүшү төмөндөгүдей:




Циклде кычкылтектин атому бар беш мүчөлүү гетероцикльдүү бирикме фуран (формуласын 259-беттен карагыла), алты мүчөлүү бирикме пиран:




деп аталғандыктан беш мүчөлүү моносахариддерге фуран озала, алты мүчөлүүлөргө пиран озала деп деген ат берилген. Натыйжада жогорудагы глюкозаның циклдүү формасы глюкопираноза, фруктозаның беш мүчөлүү циклдүү формасы фруктофураноза, алты мүчөлүүсү — фруктопираноза деп аталат.

Моносахариддердин циклдүү формалары ачык чынжырлуу формаларынан айырмаланып, алардын молекулаларында бирден ашык асимметриялуу көмүртектин атомдору (жогорудагы глюкоза менен фруктозаның ачык, циклдүү формаларындагы асимметриялуу көмүртектердин атомдору жылдычалар менен белгиленген) пайда болот. Моносахариддердин циклдүү формаларында пайда болгон асимметриялуу көмүртектердин атомдоруна жарым ацеталдык гидроксид топтору бар көмүртектердин атомдору (глюкозаның молекуласындагы 1-көмүртектин, фруктозаның молекуласындагы 2-көмүртектин атому) тиешелүү. Эгерде моносахариддердин циклдүү формасында пайда болгон жарым ацеталдык гидрок-


сид тобу, алардын ачык чынжырлуу молекулаларындагы мейкин-диктин гидроксид топтору көбүрөөк жактарында жайланышса  $\alpha$ -азыраак жағында жайланышса  $\beta$ -изомерлери же алар а н о м е р л е р д е п аталаат. Маселен глюкопираноза менен фруктофурандозынын  $\alpha$ - жана  $\beta$ -изомерлеринин (аномерлеринин) проекциялык формалары төмөндөгүдей:




$\alpha$ -глюкопираноза



$\beta$ -глюкопираноза



$\alpha$ -фруктофурандоза



$\beta$ -фруктофурандоза

Демек, глюказанын циклдүү формасынын беш, фруктозанын төрт асимметриялуу көмүртек атомдору болгондуктан алардын 32 ( $8\alpha$ -D-,  $8\beta$ -D-,  $8\alpha$ -L-,  $8\beta$ -L-) жана 16 ( $4\alpha$ -D-,  $4\beta$ -D-,  $4\alpha$ -L-,  $4\beta$ -L-) стереоизомерлери белгилүү.


Моносахариддердин ачык чынжырлуу формаларынан башка да алардын таутомердик абалдагы циклдүү формаларынын бар экендиги далилденгенден кийин, моносахариддер үчүн түшүнүксүз болгон айрым бир реакцияларга жана кубулуштарга (345 - 346-беттерди карагыла) төмөндөгүдей жооп берүүгө болот:

а) Гексозалардын суудагы эритмеси негизинен циклдүү форма-да болгондуктан (ациклдүү формасы өтө эле аз), алар натрийдин бисульфитин кошуп албайт жана альдозалар фуксинкурттүү кислотанын түсүн өзгөртпөйт.

б) Жаныдан даярдалган моносахариддердин суудагы эритмеси уюлданган жарыктын тегиздигин айландыруу бир топ убакытка чейин өзгөрүп туруп, андан кийин туруктуу абалга өтүшү мутарорация деп аталаат. Эритмедеги моносахариддер тен салмактуу таутомердик формалардан туруп, тынымсыз түрдө циклдүү формасы ачык чынжырлуу, ал тескерисинче циклдүү формасына өтүп,  $\alpha$ - жана  $\beta$ -аномерлерди пайда кылат. Бул аномерлердин уюлданган жарыктын тегиздигин айландыруусу ар башка. Маселен  $\alpha$ -D-глюказанын салыштырма айландыруусу  $+106^\circ$  ка,  $\beta$ -D-глюказаныны


+22,5° ка барабар. Жаңыдан даярдалган D-глюкозанын эритмесинде белгилүү убакыт өткөндөн кийин гана α- жана β-аномерлер тен салмактуу абалга жетип, алардын айландыруу бурчтары +52,5° ка барабар болуп, андан ары ал чоңдук өзгөрүүсүз калат. Демек, D-глюкозанын жаңыдан даярдалган эритмесинде белгилүү убакыт өткөнгө чейин α-D-глюкозанын салыштырма айландыруусу акырындык менен төмөндөсө, β-D-глюкозанының акырындык менен жогорулап, тен салмактуу абалга жеткендөн кийин бир калыпта калат.

в) Моносахариддердин циклдүү формасында карбонил тобунан пайда болгон жарым ацеталдык (гликозиддик) гидроксид тобу калган гидроксид топторунан реакцияга кириү жөндөмдүүлүгүнүн жогорулугу менен айырмалангандыктан (I бөлүк, 194-196-беттерди карагыла), бир аз сандагы кургак хлордуу суутектин катышуусунда ушул гидроксид тобу метил спирти менен реакцияга кирип, гликозиддерди пайда кылат:




Демек, мындай шартта глюкозадан глюкозид, фруктозадан фруктозид, галактозадан галактозид алынат (глюкозанын брутто формуласы менен метил спиртинин ортосундагы реакция жана анын гидролиздениши 3%-бетте келтирилген). Пайда болгон гликозиддер кислотанын чөйрөсүндө гидролиз реакциясына кирип, бир молекула спиртке жана бир молекула моносахаридге ажырайт. Эгерде моносахариддердин жарым ацеталдык гидроксид тобунан башка гидроксид топторунан жөнөкөй эфирлер пайда болсо, алар кислотанын чөйрөсүндө гидролиз реакциясына кирбейт эле (I бөлүк, 176-бетти карагыла).


Жогорудагы пайдаланылып келген моносахариддердин циклдүү формулалары шакекчедеги атомдор менен атомдордун топторунун мейкиндикте кандай жайланышкандыгын толук көрсөтө албайт. Ошондуктан 1929-жылы В.Хеурс аларга “перспективдүү” формулаларды колдонууну сунуш кылган. Бул формулалар боюнча молекулалардын шакекчесиндеги атомдор менен атомдордун топторунун мейкиндикте кандай жайланышкандары ачык-айкын көрүнүп турат. Мисал катары төмөндө кээ бир пиразоналар менен фуранозалардын перспективдүү формулалары келтирилген:




$\alpha$ -D-глюкоза  
 $\alpha$ -D-глюкопираноза




$\alpha$ -D-галактоза  
 $\alpha$ -D-галактопираноза




$\beta$ -D-глюкоза  
 $\beta$ -D-глюкопираноза




$\beta$ -D-галактоза  
 $\beta$ -D-галактопираноза




$\alpha$ -D-фруктоза  
 $\alpha$ -D-фруктопираноза



$\beta$ -D-фруктоза  
 $\beta$ -D-фруктопираноза




$\alpha$ -D-фруктоза  
 $\alpha$ -D-фруктофуроза




$\beta$ -D-фруктоза  
 $\beta$ -D-фруктофуроза

Моносахариддердин перспективдүү формулаларында проекциялык формулаларының сол тарабында турган атомдор менен атомдордун топтору циклдин үстү жагында, он тарабындагылар асты жагында жайланышкандыгы көрүнүп турат. Бирок, глюкопиранозалар менен галакто-пиранозалардын бешинчи көмүртектердин атомдорундагы суутектин атомдору проекциялык формула-


лардын сол тарабында болсо дагы перспективдүү формулаларда циклдин асты жағында жайланаңышкан, анткени кычкылтектин атому аркылуу цикл пайда болуш үчүн молекуланын бир бөлүгү валенттүү огуун тегерегинде айлануу керек (төртүнчү жана бешинчи көмүртектердин ортосундагы байланыш аркылуу). Ушундай айлануудан кийин гана циклдин пайда болушу үчүн шарт түзүлүп, көмүртектердин атому менен кычкылтектин атому байланышат. Маселен ациклдүү глюкозадан  $\alpha$ -D-глюкопиранозанын пайда болушу схема түрүндө:



Циклогександын молекуласынын конформациялык түзүлүшүн эске алуудан ( $\text{2}^{\text{o}}$  -  $\text{2}^{\text{o}}$ -беттерди карагыла) пиранозалардын дагы ар түрдүү туруктуулуктагы бир нече изомерлери бар деп ойлоого болот. Пиранозалар циклогександан өздөрүнүн симметриясынын жоктугу менен айырмалангандыктан (циклде кычкылтектин атому бар), алардын сегиз конформациялык изомерлери белгилүү (экөө кресло, алтоо ванна формасында). Пиранозалардын ванна формасындағы изомерлери өтө туруксуз болгондуктан, алар практика жүзүндө эске алынбайт. Алардын туруктуу кресло формасындағы конформациялык изомерлери төмөндөгүдөй:



Бул формулалары бири-бирине өткөндө молекуладагы аксиалдуу багыттагы топтор экваториалдык жана тескерисинче экваториалдык багыттагы топтор аксиалдуу абалга өтөт. Пиранозалардын жогорку эки формасынын практикада кайсынысы кезиге-ри шакекчедеги көмүртектин атому менен байланышып турган атомдордун топторуна жана алардын мейкиндикте жайланаңышина көз каранды. D-Глюкозанын  $\alpha$ - жана  $\beta$ -аномерлери көбүнчө төмөндөгүдөй конформацияда болот:




Пиранозалардын түзүлүшү жогоркудай конформацияларда болот деп эске алып, практикада Хеурстун перспективдүү формула-ларын колдонуу ынгайлуу жана жөнөкөй.

**МОНОСАХАРИДДЕРДИН АЛЫНЫШЫ.** Моносахариддер, алардын ичинде айрыкча гексозалар, эркин түрүндө жана татаал түзүлүштөгү молекулалардын (гликозиддердин, ди- жана полисахариддердин) составдык бөлүкчөлөрү катарында жаратылышта эң кенен таралган. Маселен глюкоза эркин түрүндө жүзүм ж.б. же миштердин, фруктоза менен бирге балдын составында кездешет.


Өнөр жайларда моносахариддер негизинен кислотанын чөйрөсүндө же ферменттердин жардамы менен ди- жана полисахариддерди гидролиздөөдөн алынат. Маселен дисахаридге тиешелүү болгон сахарозаны (тростник же кызылча кантты) гидролиздөөдөн бир молекула глюкоза, бир молекула фруктоза, малтозадан (угут кантынан) эки молекула глюкоза, лактозадан (сүт кантынан) бир молекула галактоза, бир молекула глюкоза пайда болсо, полисахариддерге тиешелүү болгон крахмал менен целлюлозаны (клетчатканы) толугу менен гидролиздөөдөн п сандагы глюкоза пайда болот.

Ди- жана полисахариддерди гидролиздөөнүн жалпы схемасы:



Булардан башка, моносахариддер синтетикалык жолдор менен да алынат. Алардын негизгилери төмөнкүлөр:

а) А.М.Бутлеров 1861-жылы формальдегидди щелочтордун жардамы менен конденсациялоодон биринчи жолу синтетикалык кантты алган. Бул процесс альдегиддердин альдолдук конденсациясына окошо:




Пайда болгон моносахаридди Бутлеров метиленитан деп атаган.

Синтетикалык канттын татаал аралашмасынан (формальдегиддин конденсацияланышынан алынган) Э.Фишер акроза деп атаган моносахариддерди бөлүп алган. Акроза — бардык эле синте-


тикалык бирикмелер сыйктуу оптикалык активдүү эмес бирикме. Фишер акроза кетозалардын  $[CH_2OH-(CHON)_3-C-CH_2OH]$  аралашмасынан турган бирикме, б.а. ал жаратылышта кезиге турган D-фруктоза менен жаратылышта жок L-фруктозанын рацематы экендигин далилдеген.

Кийинчөрээк, моносахариддерди формальдегидден гана эмес, молекулалык массалары кичине оксиальдегиддерден да синтездөөгө мүмкүн экендиги аныкталган. Маселен эки жана үч молекула гликол альдегидинин конденсацияланышынан тетрозалар менен гексозалар алынат:




Жаратылышта альдолдук конденсация аркылуу альдегиддерден моносахариддердин пайда болушу, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын клеткаларынын өсүшүндө чон роль ойнайт.

б) Этиленгликолду чеберчилик менен кычкылданыруудан гликол альдегиди, глицеринден глицерин альдегиди менен диоксиацетон алынган сыйктуу эле көп атомдуу спирттерди чеберчилик менен кычкылданыруудан альдозалар менен кетозалар алынат. Маселен алты атомдуу спирт болгон сорбитти кычкылданыруудан манноза жана фруктоза пайда болот:




Көп атомдуу спирттердин кычкылданышынан кетозалардын пайда болушу ферменттердин жардамы менен жүрөт.


в) Альдозалар аларга туура келген бир негиздүү, көп атомдуу альдон кислоталары деп аталган оксикислоталарды калыбына келтирүүдөн алынат. Көпчүлүк учурларда оксикислоталардын өзү эмес, алардын лактондору калыбына келтирилет. Калыбына келтиргич катарында натрийдин амальгамасы колдонулат:



г) Тетрозалардан пентозаларды, пентозалардан гексозаларды синтездөөдө ж.д.у.с. синтездерди жүргүзүүдө Г.Килиани менен Э.Фишердин сунуш кылган методдору колдонулат. Бул метод боянча альдозалар синил кислотасын кошуп алыш, циангидриндерди пайда кылат; аларды самындаштыруудан альдон кислоталары алышат. Альдон кислоталарын лактондорго айландырып туруп, аларды калыбына келтириүүдөн баштапкы продуктудан бир көмүртектин атому көп болгон альдозалар пайда болот. Мындай синтез оксинитрилдик синтез деп аталат. Маселен тетрозадан пентозаны алуу схемасы төмөндөгүдөй:




Тетрозадан пентозаны, пентозадан гексозаны алганда молекулада дагы бир асимметриялдуу көмүртектин атому пайда болгондуктан, жаныдан алышган моносахариддин эки эпимери пайда болот. Маселен L-арабинозадан L-глюкон жана L-маннон кислоталары алышат:



Бул кислоталарды лактондоштуруудан кийин калыбына келтириүдөн, аларга тиешелүү болгон L-глюкоза менен L-маниноза алынат (реакциянын схемасы жогоруда в пунктта көрсөтүлгөн).

Демек, жалпы эле оксинитрилдик синтездин жардамы менен моносахариддерди алуунун баштапкы продуктусу болуп D- жана L-глицерин альдегиддери эсептелет: D- глицерин альдегидинен D-катарапындагы L-глицерин альдегидинен L-катарапындагы моносахариддер алынат. Алардын түзүлүшү:



**ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Моносахариддер — сууда оной, спиртте начар, эфирде, хлороформдо, углеводороддордо такыр эрибеген кристаллдар. Алардын бардыгы гигроскоптуу заттар. Моносахариддердин суудагы эритмеси өтө кыйынчылыкта кристаллдануучу, нейтралдуу, сироп сыйктуу коюу суюктуктар. Моносахариддерди ысытканда алардын өнүү күнүрттөнөт. Алардын көпчүлүгүнүн даамы таттуу. Ар башка моносахариддердин таттуулугу ар түрдүү, маселен фруктоза глюкозадан үч эсе таттуу. Жаратылышта кезигүүчү моносахариддердин бардыгы оптикалык активдүү бирикмелер.

**ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ.** Моносахариддерге жарым ацеталдардын, спирттердин жана оксобирикмелердин химиялык касиеттери мүнөздүү.

Моносахариддер жаратылыштары боюнча ачык чынжырлуу жана циклдүү таутомердик формалардан тургандыктан, химиялык реакцияларда алардын бирин гана пайдалануу ынгайлуу, анткени


алардын бир гана формасы реагенттер менен реакцияга кирип, реакцияга кирбекен экинчи формасы реакция учурунда расход болгон формасына тынымсыз өтүп турат. Ошондуктан моносахариддердин ачык чынжырлуу формасы өтө эле аз болсо дагы, алар карбонил тобуна мүнөздүү болгон реакцияларга толугу менен кириет.

Моносахариддердин химиялык касиеттерине токтолууда альдегиддер менен кетондорго мүнөздүү реакцияларына ачык чынжырлуу, жарым ацеталдар менен спирттерге мүнөздүү реакцияларына

циклдүү формалары колдонулат.

Төмөнде жалпы эле моносахариддер үчүн мисал катары глюкозанын, айрым учурларда фруктозанын химиялык касиеттери каралган.



а) Глюкозанын молекуласында карбонил жана гидроксид топтору болгондуктан кычкылдануу реакцияларына оой кирет. Молекуланын карбонил тобун гана кычкылдандыруу үчүн реакцияны нейтралдуу же кислотанын чөйрөсүндө жүргүзүү керек. Кычкылдандыргычтар катарында бромдуу (хлордуу) суу, күмүштүн оксидинин аммиактагы эритмеси, жездин гидроксили (II) сяяктуу на-чар кычкылдандыргычтар колдонулат. Реакциянын натыйжасында глюкон кислотасы алынат. Маселен глюкозаны бромдуу суу менен кычкылдандыруу:



Глюкон кислотасынын кальций тузу медицинада колдонулат.


Күмүштүн оксидинин аммиактагы эритмеси менен жездин гидроксили (II) глюкозага (жалпы эле альдозаларга) сапаттык реагент болуп эсептелет. Маселен күмүштүн оксидинин аммиактагы эритмесин глюкозага таасир кылганда глюкон кислотасы алышып, күмүш айнектин бетин жаап калып, күзгүнү пайда кылат (кумуш күзгү реакциясы).

Кислотанын чөйрөсүндө глюкозаны күчтүүрөөк кычкылдандыргычтар менен (маселен, азот кислотасы) кычкылдандырганда жалгыз гана альдегид тобу эмес, биринчилик көмүртектин атомуда адегенде альдегид, андан ары карбоксил тобуна чейин кычкылданат:




Моносахариддерди щелочтордун чөйрөсүндө кычкылдандырыганда алардын С-С байланыштары үзүлүп, ар түрдүү продукттардын аралашмасы алынат. Маселен глюкоза менен фруктозадан кумурска кислотасы, сүт кислотасы ж.б. майда продуктулар пайда болот.

б) D-Глюкозаны натрийдин амальгамасы менен же катализатор катарында никелди же жездин хромитин колдонуп, суутектин молекуласы менен калыбына келтируүдөн алты атомдуу спирт D-сорбит пайда болот. Калыбына келтиргичтер катарында натрийдин боргидриди же литийалюминийгидриди колдонулат:




Ал эми кетозаларды калыбына келтируүдөн көп атомдуу спирттердин эки изомери алынат. Маселен D-фруктозаны калыбына келтируүдөн D-сорбит менен D-маннит пайда болот.

в) Моносахариддер гидроксидамин менен реакцияга кирип, оксимдерди пайда кылат. Маселен глюкозадан анын оксими:




пайда болгон оксими迪 дегидратациялоодон оксинитрил алынат. Оксинитрил күмүштүн нымдуу оксида менен реакцияга кирип, баштапкы углеводдан бир көмүртектин атому кем болгон оксиальдегидди (альдозанды) пайда кылат:




Демек, бул реакцияның жардамы менен жогорку моносахариддердин төмөнкү моносахариддерге өтүү аркылуу, алардын түзүлүшүн аныктоого болот.

г) Моносахариддер фенилгидразин менен  $\alpha$ -оксиоксобириклипер сыйктуу реакцияга кирип, сууда начар эрүүчүү, кристалл түрүндөгү озазондорду пайда кылат. Реакциянын натыйжасында моносахариддердин бирдей эпимерлеринен (маселен D-глюкозадан, D-маннозадан жана D-фруктозадан) бирдей озазондор алынат (озазондордун пайда болушун жана реакциянын механизмин I бөлүк, 315-беттен карагыла).


Моносахариддер менен фенилгидразиндин ортосундагы реакциялар моносахариддерди идентификациялоо үчүн жана альдозалардан кетозаларды алуу үчүн жүргүзүлөт. Маселен:




Озазондорду кычкылдандыруудан (маселен жездин сульфаты менен) жакшы кристаллдануучу, белгилүү температурада балкып эрүүчүү, фенилозотриазолдор алынат, натыйжада бул реакциянын жардамы менен моносахариддерди идентификациялоого болот:




д) Моносахариддерге щелочторду таасир кылганда,  $\alpha$ -оксиальдегиддер менен  $\alpha$ -оксикетондор сыйктуу эле (I бөлүк, 315-бетти карагыла), молекуланын ичинде изомерлөө реакциясы жүрүп (енолдук формасы аркылуу), бир моносахаридден анын эки ар башка изомери алышат. Маселен D-глюкозадан D-манноза менен D-фруктоза пайда болсо, D-манинозадан D-глюкоза менен D-фруктоза пайда болот:




е) Пентозалар менен гексозаларды бири-биринен минералдык кислоталарды таасир кылуу менен ажыратып билүүгө болот. Маселен пентозаларда суюлтулган минералдык кислоталарды ( $H_2SO_4$ ) кошуп ысытканда үч молекула суу бөлүнүп чыгып, гетероцикльдүү альдегид фурфурол (272-бетти карагыла) алышат:



Ушундай шартта метилпентозадан метилфурфурол пайда болот. Ал эми гексозаларды суюлтулган минералдык кислоталардын катышуусунда ысытканда, адегенде туруксуз болгон оксиметилфурфурол алышып, ал тез эле гидролиз реакциясына кирип, левулин жана кумурска кислотасына ажырайт:




ж) Моносахариддер көп атомдуу спирттерге тиешелүү болгондуктан алардын гидроксид тобундагы суутектин атому углеводороддордун радикалдары менен орун алмашып, жөнөкөй эфирлер сыйктуу бирикмелерди пайда кылат:




Моносахариддердин жарым ацеталдык гидроксид тобундагы суутектин атому углеводороддордун радикалдары менен орун алмашкан бирикмелер гликозиддер (глюказаныкы глюкозид, 3,4-бетти карагыла) деп аталгандыктан, пентаметил- $\alpha$ -глюказаны тетраметил- $\alpha$ -глюкозид деп да атоого болот.


Пентаметил- $\alpha$ -глюказаны кислотанын чөйрөсүндө гидролиздөөдөн тетраметилглюказанын төмөндөгүдөй таутомердик формалары алынат:




Моносахариддердин гидроксид топторунун суутек атомдорун кислотанын калдыктары менен орун алмаштыруудан татаал эфирлер, маселен глюказага уксус кислотасынын ангидридин таасир кылуудан петаацетилглюказа пайда болот:



Практикада глюказа менен фруктозанын моно- жана дифосфат эфирлеринин мааниси чоң, анткени алар углеводдорду ачытууда, биосинтездерде ж.б. биологиялык процесстерде аралык продуктулар болуп эсептелет. Алардын түзүлүштөрү:






6-фосфатглюкоза




1,6-дифосфатфруктоза

3) Моносахариддердин ар түрдүү микроорганизмдердин же ферменттердин жардамы менен ажыроосу а чытуу деп аталат. Аларды ачытууда ар түрдүү кичине молекулалык массалуу продуктулар ( $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2$  ж.б.) бөлүнүп чыгып, спирт, сүт кислотасы, май кислотасы ж.д.у.с. бирикмелер пайды болот. Акыркы алынуучу продуктуларга карата ачытуунун бир нече түрлөрү бар, маселен спиртти, сүт кислотасын, май кислотасын алуу үчүн ачытуулар ж.б. Төмөндө айрым бир заттарды моносахариддерден алуунун жалпы тендемелери келтирилген:




Мындай процесстер өнөр жай масштабында жүргүзүлөт.

**МОНОСАХАРИДДЕРДИН (ПЕНТОЗАЛАР МЕНЕН ГЕКСОЗАЛАРДЫН) КЭЭ БИРЛЕРИ. ПЕНТОЗАЛАР ( $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$ ).** Пентозалар жаратылышта пентозандар деп аталган  $[(\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_4)]_n$  татаал полисахариддердин жана жыгач өсүмдүктөрүнүн чайырынын, 10% тен 25% ке чейин жыгачтардын, самандардын ж.б. өсүмдүктөрдүн составында кездешет. Алар негизинен пентозандарды кислотанын чөйрөсүндө гидролиздөөдөн алынат:




Пентозаларга жогоруда келтирилген моносахариддердин бардык химиялык касиеттери мүнөздүү, бирок микроорганизмдердин кээ бирлери, маселен гексозаларды пивого жана шараптарга чейин ачытуучу ачыткычтар пентозаларды ачыта албайт.


Пентозалардын практикада эң маанилүүлөрү L-арабиноза, D-ксилоза, D-рибоза жана D-дезоксирибоза:




L-арабиноза



D-ксилоза




D-рибоза



D-дезоксирибоза

**L-АРАБИНОЗА.** Жаратылышта L-катарапындагы уюлданган жарыктын тегиздигин онго айландыруучу, б.а. L (+)-арабиноза көдешет. Ал акация чайырынын жана кызылчанын составында көп болот. L-Арабинозанын балкып эрүү температурасы 160°C. Бардык эле моносахариддер сыйктуу L-арабинозанын суудагы эритмеси да ачык чынжырлуу жана циклдүү формадагы таутомерлерден турат:




L-Арабинозанын суудагы эритмесинин салыштырма айландыруусу тен салмактуу абалга жеткендөн кийин (мутаротация процесси бүткөндөн кийин),  $[\alpha]_D = +105,5^\circ$ .

Арабинозаны калыбына келтириүүдөн көп атомдуу спирт арабит, кычкылданыруудан арабон кислотасы алынат.

**D-КСИЛОЗА.** Жаратылышта D (+)-ксилоза кенен тараган. Ал ксилан деп аталган полисахариддин, самандардын, жыгачтардын таарындыларынын, күн караманын кабыгынын составында кездешип, негизинен кислотанын чөйрөсүндө ксиланды  $[(\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_4)_n]$  гидролиздөөдөн алынат.


D-Ксилоза суунун эритмесинде ачык чынжырлуу жана пираноза түрүндөгү циклдүү таутомердик формалардан турат:



Ксилозаны калыбына келтириүүдөн көп атомдуу спирт ксилит, кычкылданыруудан ксилон кислотасы алынат.

**D-РИБОЗА.** Жаратылышта D-катарапындагы, уюлданган жарыктын тегиздигин солго айландыруучу, б.а. D (-)-рибоза кенен тараган. Ал нуклеин кислоталарынын, N-гликозид түрүндө пурин жана


пиrimидин негиздеринин составында кездешип, рибонуклеин кислоталарын ферменттердин жардамы менен гидролиздеөндөн алынат. Ал 87°C да балкып эрүүчү ак кристалл. D-Рибозанын суудагы эритмеси ачык чынжырлуу жана циклдүү таутомерлерден турат. Циклдүү таутомери фураноза формасында болот:



Рибозаны калыбына келтириүүдөн көп атомдуу спирт рибит, кычкылдандыруудан рибон кислотасы пайда болот.

D-Рибоза негизинен нуклеозиддерди синтездеөдө колдонулат.

D-Рибозанын туундусу 2-дезоксирибоза; анын 2-C атомунда гидроксид тобу жок болот. 2-Дезоксирибоза дезоксирибонуклеин кислотасын гидролиздеөндөн алынат; балкып эрүү температурасы 78-82°C. Анын суудагы эритмеси ачык чынжырлуу жана циклдүү (фураноза формасындагы) таутомерлерден туруп, уюлданган жарыктын тегиздигин солго айландырат:



2-Дезоксирибоза кристалл түрүндө фураноза формасында гана болот.

**ГЕКСОЗАЛАР ( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ )**. Практикада гексозалардын маанилүүлөрү D-глюкоза, D-галактоза, D-фруктоза, L-сорбоза.

**D-ГЛЮКОЗА ЖЕ ЖУЗҮМ КАНТЫ** — жаратылышта эркин түрүндө кездешип, жаныбарлардын, айрыкча өсүмдүктөрдүн составында көп болот. Полисахарид болгон крахмал менен целлюлозанын эң жөнөкөй бөлүкчөлөрү глюказанын калдыктарынан турат. Жаратылышта D-катарындагы глюкоза кездешет. Ал өнөр жайларда картошканын жана жүгөрүнүн крахмалын кислотанын чөйрөсүндө гидролиздеөден алынат.

Кристалл абалындагы D-глюкопиранозанын эки аномери тен ( $\alpha$ - жана  $\beta$ -) белгилүү; экөө тен оптикалык активдүү, даамы таттуу түссүз кристаллдар. Алар эригенде мутаротация кубулушу жүрөт. Эритме тен салмактуу абалга жеткенде салыштырма айландашуусу  $[\alpha]_D = +52,7^\circ$  ка барабар. D-Глюкозанын  $\alpha$ -формасынын балкып эрүү температурасы 146°.

Глюкоза практикада тамак-аш, кездеме өндүрүү өнөр жайларында, медицинада кенири колдонулуп, ал глюкон жана аскорбин кислоталарын алуудагы баштапкы продукт жана андан этил спирт

ти алынат.

**D-ГАЛАКТОЗА** — D-глюкозанын мейкиндик изомери. Ал жаратылышта эркин түрүндө, гликозиддердин, дисахариддердин (лактозанын), полисахариддердин (галактандардын, өсүмдүк желимдеринин, агар-агардын) составында кездешет. Кристалл түрүндөгү D-галактозанын эки аномери тен ( $\alpha$ - жана  $\beta$ -) белгилүү. Экөө тен уюлданган жарыктын тегиздигин онго айландырат.

**D-ФРУКТОЗА** (жемиш канты же левулоза) — жаратылышта өсүмдүктөр дүйнөсүнүн (помидордун, алманын, айрыкча жемиштердин) составында көп болуп, балдын 50% ин түзөт. Дисахарид болгон сахарозанын составдык белгүү да фруктозадан турат. Ал негизинен сахарозаны гидролиздөөдөн жана D-глюкозага щелочторду таасир кылуудан (эпимерлештируү) алынат.

D-Фруктоза уюлданган жарыктын тегиздигин солго айландырат, ошондуктан ал левулоза деп аталат; анын балкып эрүү температурасы — 102-104°C. Эркин түрүндө ал пираноза, олигосахариддердин жана полисахариддердин составында фураноза түрүндө гана кездешет.

D-Фруктоза моносахариддердин эң таттуусу. Ал глюкозадан үч эс, дисахарид болгон сахарозадан (кадимки кызылча канты) бир жарым эс таттуу.

D-Фруктозаны натрийдин амальгамасы менен калыбына келтирүүдө, стереоизомердеги эки алты атомдуу спирттер-D-манинит менен D-сорбит пайда болот.

Фруктоза башка моносахариддерден айырмаланып, Селивановдун реакциясына кирет; фруктозанын эритмесине концентрацияланган туз кислотасы менен резорцинди кошуп ысытканда анын түсү кочкул кызылга өзгөрөт; эгерде фруктозанын концентрациясы көп болсо, кызгылт-буурул чөкмөнү пайда кылат. Бул фруктозага мүнөздүү реакция болуп эсептелет.

Фруктоза медицинада баалуу сицимдүү тамак-аш катарында колдонулат.

**СОРБОЗА** — кетогексозага тиешелүү болуп, жаратылышта  $\alpha$ -катарындагы изомери кездешет. Кристалл түрүндө  $\alpha$ -сорбоза пираноза формасында болот.

L-Сорбоза четиндин ашынын ширесинде кездешип, ал өнөр жайларда D-сорбитти бактериялардын жардамы менен кычкылдандыруудан алынат. L-Сорбоза уюлданган жарыктын тегиздигин солго айландырган оптикалык активдүү моносахарид. Анын балкып эрүү температурасы 165°C.

L-Сорбоза С витаминди (аскорбин кислотасын) синтездеп алуудагы негизги аралык продукт болуп эсептелет.

**МОНОСАХАРИДДЕРДИН ТУУНДУЛАРЫ.** Моносахариддердин негизги түндүлары урон кислоталары жана жаратылышта менен тараган гликозиддер.

**УРОН КИСЛОТАЛАРЫ.** Моносахариддердин биринчилик көмүртек атому карбоксил тобуна чейин қычылданып, альдегид (же кетон) тобу өзгөрүсүз калган моносахариддердин түндүлары урон кислоталары деп атталат. Алардын аттары туура келген моносахариддердин уңгусунун аттарынан алынып, аягына “урон кислотасы” деген сөз уланат, маселен глюкурон кислотасы, галактурон кислотасы, маннуруон кислотасы ж.б. Алардын түзүлүшү:




Урон кислоталары моносахариддер сыйктуу эле, эритмеде бир нече таутомердик (ачык жана туюк чынжырлуу) формадан турат.


Жаратылыштагы айрым бир полисахариддердин, маселен пектин заттарынын жана кээ бир есүмдүктөрдүн чайырларынын жөнөкөй структуралык бөлүкчөлөрү урон кислоталарынын калдыктарынан турат. Мындай полисахариддерди ферменттердин жардамы менен гидролиздеөдөн урон кислоталары алынат.

Урон кислоталарын, маселен глюкурон кислотасын төмөндейдөй синтетикалык жолдор менен да алууга болот:


а) Адегенде глюказанын жарым ацеталдык гидроксид тобун коргоп, андан кийин аны қычылданыруудан глюкурон кислотасы алынат. Реакциянын схемасы:



б) Кант кислотасынын лактонун натрийдин амальгамасы менен калыбына келтирүүдөн глюкурон кислотасы пайда болот:




Урон кислоталарынын негизги касиеттеринин бири-минералдык кислоталардын катышуусунда аларды ысытууда декарбоксилдөө жүрүп, молекулада бир көмүртектин атому кем болгон углеводдорду пайда қылуу реакциясы эсептелет. Маселен:



**ГЛИКОЗИДДЕР.** Моносахариддердин циклдүү формасындагы жарым ацеталдык гидроксид тобу ар түрдүү алифатикалык, ароматикалык же гетероцикльдүү оксибирикмелер менен реакцияга кирип, сууну бөлүп чыгарып, жөнөкөй эфиirlер сыйктуу заттарды пайда кылат. Мындан заттар гликозиддер деп аталат. Моносахариддер гликозиддер түрүндө жаратылышта эң кенен тараған. Алар өсүмдүктөрдүн жалбырактарынын, уруктарынын, көбүнчө тамырларынын составында кездешет. Көптөгөн гликозиддер синтетикалык жолдор менен да алынган.

Жаратылышта кездешкен гликозиддер ачуу даамдуу, кристалл түрүндөгү уулуу же организмге өзгөчө физиологиялык таасир кылуучу заттар. Алардын бардыгы  $\beta$ -гликозиддерге тиешелүү. Мындан гликозиддердин моносахариддик бөлүктөрү D-глюказанын жана L-рамнозанын (6-дезокси-L-манноза L-рамноза деп аталат) калдыктары болуп эсептелет. Айрым бир гликозиддердин составында D-галактоза менен D-фруктозанын калдыктары да кездешет.

Гликозиддер бардык эле ацеталдар сыйктуу щелочтордун чөйрөсүндө туруктуу болуп, суюлтулган кислоталардын чөйрөсүндө моносахариддерге жана гликозиддердин калдыгы болгон агликондорго гидролизденет:



Практикада гликозиддерден моносахариддер менен агликондарду алуу үчүн гидролиз реакциясы ферменттердин жардамы менен жүргүзүлөт.

Жаратылышта кездешүүч гликозиддердин бир кыйласы медицинада дары-дармек зат катарында колдонулат.

## Б.ОЛИГОСАХАРИДДЕР


Молекулалык массалары көп анчалык чоң эмес, гидролиз реакциясына кирип, экиден төрткө, ашып кетсе алтыга чейинки бирдей же ар башка моносахариддерге ажыраган, сууда жакшы эрип, чыныгы эритмени пайда кылган (молекулалары ассоциацияланбаган), кристаллданууга жөндөмдүү болгон полисахариддер олигосахариддер деп аталат (гректин “oligos” — “аз” же “анчейин көп эмес” деген сөзүнөн алынган).

Олигосахариддердин молекулаларындагы моносахариддер бири-бири менен биринчи моносахариддин жарым ацеталдык, экин-чисинин же жарым ацеталдык, же спирттик гидроксид топтору аркылуу байланышат. Демек, олигосахариддер түзүлүшү боюнча гликозиддерге окшош болуп, агликондордун милдетин экинчи моносахариддердин калдыктары аткарат.


Молекуладагы моносахариддердин санына жаразша олигосахариддер ди-, три-, тетра-, пента- жана гексасахариддерге бөлүнүп, алардын көпчүлүгүнүн даамы таттуу болот. Олигосахариддердин жаратылышта кенен тарагандары жана практикада маанилүүлөрү — дисахариддер.

## ДИСАХАРИДДЕР

Гидролиз реакциясына кирип, эки окшош же ар башка моносахариддерди пайда кылган олигосахариддер дисахариддер деп аталат. Алардын түзүлүшү гликозиддердин түзүлүшүнө окшош. Маселен  $\alpha$ -D-глюкозанын глюкозиддери менен  $\alpha$ -D-глюкозадан пайда болгон дисахариддердин түзүлүштөрү:



Дисахариддердин пайда болушу үчүн, жогоруда айтылғандай, биринчи моносахариддердин жарым ацеталдық, екинчи моносахариддердин же жарым ацеталдық, же спирттик гидроксид топторунун бири катышат. Эгерде екинчи моносахариддердин спирттик гидроксид топторунун бири катышса, дисахариддин молекуласында жарым ацеталдық бир гидроксид тобу эркин (бош) калат, ал эми моносахариддердин жарым ацеталдық топторунун экөенүн төң катышуусу менен дисахарид пайда болсо, мындай молекулаларда эркин (бош) турган жарым ацеталдық гидроқсид тобу жок болот. Натыйжада дисахариддер түзүлүштөрү боюнча калыбына келүүчү жана калыбына келбөөчү дисахариддер болуп экиге бөлүнөт. Маселен калыбына келүүчү дисахаридге мальтоза (угут канты), калыбына келбөөчү дисахаридге трегалоза (козу карын канты) тиешелүү. Алардын түзүлүштөрү:



Демек, түзүлүштөрү боюнча калыбына келүүчү дисахариддер циклдүү жана алицикльдүү таутомердик формалардан турса, калыбына келбөөчү дисахариддер бир гана циклдүү формадан турат. Бул дисахариддер химиялык касиеттери боюнча биринен-бири өтө айырмаланат. Маселен калыбына келүүчү дисахариддер кычкылдануу, калыбына келүү, озазонду пайда кылуу, синил кислотасын кошуп алуу, ацилдөө ж.б. моносахариддер кирген бардык реакцияларга кирсе, калыбына келбөөчү дисахариддер алкилдөө жана ацилдөө, б.а. циклдүү моносахариддер кирген гана реакцияларга кирет.


Дисахариддердин айрым бирлери эркин же гликозиддер түрүнде кездешсе, айрым бирлери жаратылыштагы полиуглеводдорду (полисахариддерди) ферменттердин же кислоталардын жардамы менен гидролиздөөдөн алынат. Дисахариддерди синтетикалык жолдор менен да алууга болот, бирок алардын практикада теориялык гана мааниси бар; синтетикалык жолдор дисахариддердин тү-

зүлүштөрүн аныктоодо колдонулат.

**ДИСАХАРИДДЕРДИН КЭЭ БИРЛЕРИ.** Практикада дисахариддердин эң негиздүүлөрү болуп сахароза (тростник же кызылча кант), мальтоза (угут кант), целлобиоза, лактоза (сүт кант) эсептелет.


**САХАРОЗА** — кант тростники (кант камышы) менен кант кызылчасынан алынгандыктан ага тростник (камыш) же кызылча кант деген ат берилген же ал жөн эле кант деп аталат. Кант тростникинин составында 14-25%, кант кызылчасында — 16-20% сахароза болот. Булардан башка, аз болсо да, ал дээрлик бардык өсүмдүктөрдүн составында кездешет.

Сахарозанын жалпы формуласы  $C_{12}H_{22}O_{11}$ . Ал гидролиз реакциясына кирип, бир молекула глюкозаны, бир молекула фруктозаны пайдаланып.



Сахароза калыбына келбөөчү дисахаридге тиешелүү болуп, анын молекуласында мутаротация кубулушу болбайт.

Сахароза башка дисахариддерге салыштырганда гидролиз реакциясына (кислотанын чөйрөсүндө суу менен кайнатканда эле) онай кирет, анткени фруктозанын калдыгы, беш мүчөлүү шакекчеден туруп, структуралык түзүлүшү төмөндөгүдөй:




Сахароза суусуз эле кристаллданып, моноклиндүү кристаллды пайдаланып. Анын балкып эрүү температурасы 184-185°C; сууда жакшы, спиртте начар эрийт. Сахарозанын эритмеси уюлданган жарыктын тегиздигин онго айландырат ( $[\alpha]_D = +66,5^\circ$ ). Сахарозаны гидролиздегендөн кийин анын айландыруусу карама-каршы жагын көздөй өзгөрөт, анткени гидролиздөөдөн пайдаланып D-глюкоза уюлданган жарыктын тегиздигин онго айландыраса ( $[\alpha]_D = +52,5^\circ$ ), D-фруктоза солго айландырат ( $[\alpha]_D = -92^\circ$ ). Мындаи кубулуш и н в е р с и я, алынган кант инверттүү кант деп аталат. Инверсия кубулушуна белгилүү ферменттер жана кислоталар катализатордун милдетин аткарат. Жаратылышта кездешүүчү инверттүү кантка бал тиешелүү. Балдын негизги составы тен бөлүктөгү D-глюкоза менен D-фруктозадан турат.

Сахароза баалуу тамак-аш жана этил спирттин алуудагы негизги баштапкы продукт болгондуктан, ал дүйнө жүзүндө өнөр жай

масштабында эң көп санда өндүрүлөт.

**МАЛЬТОЗА** — биринчи жолу полисахарид болгон крахмалга угутту таасир кылуудан алынгандыктан ага “мальтоза” же “угут канты” деген ат берилген (латындын “maltum” — “угут” деген сөзүнөн алынган). Мальтозаны гидролиздеөдөн эки молекула глюкоза алынат:



Мальтоза калыбына келүүчү дисахаридге тиешелүү. Анын бир бош жарым ацеталдык гидроксид тобу бар, натыйжада ал таутомердик формалардан турат (структурасы жогоруда көлтирилген).


Мальтоза жаныбарлардын, айрыкча өсүмдүктөрдүн составында көп кездешет. Негизинен ал ферменттердин жардамы менен крахмалды гидролиздеөдөн аралык продукт катарында алынат.

Мальтоза бир молекула суу менен ак түстөгү ийне сыйктуу кристаллды пайда кылат, анын балкып эрүү температурасы 102–103°C. Мальтозанын эритмеси уюлданган жарыктын тегиздигин онго айландырат.

Мальтоза Фелингдин реактивин калыбына көлтирип, өзү мальтобион кислотасына кычкылданат. Ал фенилгидразин менен реакцияга кирип, озазондорду пайда кылат.

Мальтозанын таттуулугу бирдей эле концентрацияда сахарозадан төмөн, бирок айрым өлкөлөрдө сахарозанын ордуна мальтоза чыгарылып, ал сахарозанын (канттын) ордуна тамак-аш катарында колдонулат.


**ЦЕЛЛОБИОЗА** — биринчи жолу целлюлозага күкүрт кислотасы менен уксус ангиридинин аралашмасын кошуп ысытуудан алынган. Анын брутто формуласы  $C_{12}H_{22}O_{11}$ . Целлобиозаны гидролиздеөдөн мальтоза сыйктуу эле эки молекула глюкоза пайда болот, бирок мальтозадан айырмаланып, глюкозанын калдыктары бири-бири менен  $\beta$ -1,4-гликозиддик байланыш аркылуу байланышкан (мальтозанын молекуласында  $\alpha$ -1,4-гликозиддик байланыш). Демек, ал эритмеде таутомердик формалардан турган калыбына келүүчү дисахаридге тиешелүү болуп, анын структурасы:




Кристалл түрүндөгү целлобиоза  $\beta$ -изомерден турат; анын балкып эрүү температурасы 225°C. Целлобиоза жаратылышта эркин түрүндө кенен тараган, маселен арпанын, сулунун, абрикосстун да негинин, үлүлдүн карын зилинин ж.б. өсүмдүктөр менен жаныбарлардын составында кездешет. Ал целлюлозаны гидролиздеөдө аралык продукт катарында пайда болот.

Целлобиоза фенилгидразин менен озазонду, кычкылданганда целлобион кислотасын пайда кылат.

**ЛАКТОЗА** — сүттөн алынгандыктан ага “сүт канты” деген ат берилген (латындын “lactum” — “сүт” деген сөзүнөн алынган). Аялдардын жана уйдун сүтүндө 5-8% ке чейин лактоза болот. Анын составы да  $C_{12}H_{22}O_{11}$ . Лактозаны гидролиздегенде бир молекула галактозаны, бир молекула глюкозаны пайда кылат:



Лактозанын структурасы химиялык жолдор менен далилденген. Ал да калыбына келүүчү дисахаридге тиешелүү. Анын молекуласындагы бош турган жарым ацеталдык гидроксид тобу глюкозанын калдыгында болот. Гликозиддик байланыш галактозанын  $\beta$ -1-көмүртек атомундагы кычкылтектен менен глюкозанын 4-көмүртек атомунда, б.а. ал  $\beta$ -1,4-галактозид болуп, анын эритмедеги структурасы төмөндөгүдей:



Өнөр жайларда лактоза быштактарды өндүрүүдө жардамчы продукт катарында алынат. Лактоза бир молекула суу менен кристалданат; анын балкып эрүү температурасы 202°C. Башка дисахариддерге салыштырганда лактоза сууда начар эрийт. Ал гигроскоптуу эмес, ошондуктан лактоза нымдалбайт. Бул касиетинин практикада чоң мааниси бар, анткени оной гидролизденүүчү дары-дармек заттарга канттарды кошуп, порошок даярдоого лактоза колдонулат; башка канттар абадагы суу менен нымдалышып, дары-дармек заттарды тез эле ажыратып, аларды жараксыз абалга алып келет.

Лактоза кычкылданып, лактобион кислотасын, фенилгидразин менен реакцияга кирип, озазонду пайда кылат.

Бактериялардын жардамы менен сүттөрдүн составындагы лактозанын сүт кислотасына айланышынан сүттөр ирийт.

## В.ПОЛИСАХАРИДДЕР

Жүздөгөн, миндеген моносахариддердин калдыктары бири-бири менен негизинен гликозиддик байланыштар аркылуу байланышкан ири (чон) молекулалар полисахариддер деп аталат.

Полисахариддер — жаныбарлар, айрыкча өсүмдүктөр дүйнөсүндө кенен тараган жаратылыш полимерлери. Алар жаратылыштагы тириүү организмдердин тамактануучу запас азык заттарынын же курулуш материалдарынын милдетин аткарат. Биринчи топко крахмал, гликоген, инулин ж.б. тиешелүү болсо, экинчи топко целлюлоза (клетчатка) тиешелүү.

Физикалык-химиялык касиеттери боюнча полисахариддер бири-биринен өтө айырмаланат. Полисахариддерди кислоталардың чөйрөсүндө толугу менен гидролиздөөдөн моносахариддер алынат. Гидролиздөөнүн натыйжасында бир эле моносахарид алынса, мынданай полисахариддер гомополисахарид деп, эки же андан көп моносахариддердин аралашмасы алынса, анда алар гетерополисахарид деп аталат. Гидролиз реакциясын жумшак шартта жүргүзүүдө аралык продуктулар да пайда болот, крахмалдан дисахарид мальтоза алынса, целлюлозадан дисахарид целлобиоза, бир трисахарид жана бир тетрасахарид алынат.

Полисахариддер кадимки эриткичтерде такыр эрибейт же коллоиддик эритмелерди пайда кылат.

Полисахариддердин ичинен практикада маанилүүлөрү крахмал менен целлюлоза. Экөө тен өсүмдүктөрдүн составында фотосинтез аркылуу көмүртектин кош оксиди менен суудан пайда болот.

**КРАХМАЛ.** Крахмал кадимки шартта суда эрибеген ак порошок. Ал негизинен өсүмдүктөрдүн, маселен картөшкөнүн, буудайдын, жүгөрүнүн составында кездешет. Ар түрдүү өсүмдүктөрдүн составындагы крахмалдын формасы жана көлөмү ар башкача болот.

Крахмалды кислотанын чөйрөсүндө же ферменттердин жардамы менен гидролиздегенде, адегенде декстрин (молекулалык массалары көп анчайин чон эмес полисахариддердин аралашмасы), андан кийин дисахарид мальтоза, акырында моносахарид глюко-за алынат.


**Крахмал → декстрин → мальтоза → глюкоза.**

Ар түрдүү катализаторлорду же ферменттерди колдонуу менен крахмалдын гидролизденишин белгилүү бир баскычта токто-туп калууга болот. Маселен угут ферментинин жардамы менен

ал мальтозага, күкүрт кислотасынын же ачытуучу ферменттердин жардамы менен глюкозага чейин гидролизденет.


Крахмал түзүлүшү, формасы жана физикалык-химиялык касиеттери боюнча бири-биринен айырмаланып эки фракцияяга – ысык сууда эриген (20-30% ке чейин) алмоза менен ысык сууда эрибegen (70-80% ке чейин) алмопектинге бөлүнет. Кээ бир өсүмдүктөрдүн составындагы крахмалда, маселен меке жүгөрүсүндө амилоза таптакыр болбайт, ал эми айрым бир буурчактардын түрлөрүнөн алынган крахмалдын негизги бөлүгү амилозадан турат.

Амилозанын молекуласы бири-бири менен  $\alpha$ -1,4-байланыш аркылуу байланышкан бир нече жүздөгөн глюкозанын калдыктарынан турган полимер. Анын чынжырчасы таптакыр тармакташкан эмес же өтө аз тармакташкан. Амилозанын структурасы гидролиз, алкилдөө реакциялары жана молекуланын четки топторун аныктоо менен далилденген. Амилозанын структурасы:



Амилозанын молекуласындагы глюкозанын калдыктарында негизинен үчтөн, четки глюкозанын калдыктарында төрттөн гидроксид топтору болот.

Амилопектиндин молекуласы дагы амилозанын молекуласы сияктуу эле глюкозанын калдыктарынан турат, бирок ал амилозадан айырмаланып, көп тармакташкан шар формасы сымал крахмал. Анын да көпчүлүк глюкозиддик калдыктары  $\alpha$ -1,4-, ал эми тармакташуу кеткен чекиттерде  $\alpha$ -1,6-глюкозиддик байланыштар аркылуу байланышып, анын структурасы:



Амилопектиндин молекулалық массасы амилозаныңынан чоң болот. Анын молекуласындагы глюкозаның калдыктарының көп-чүлгүндө амилозаныңы сыйктуу эле үчтөн бош гидроксид топтору (экинчи, үчүнчү жана алтынчы көмүртектердин атомдорунда) бар. Тармакташуу кеткен чекиттердеги глюкозаның калдыктарында экиден (экинчи жана үчүнчү), чынжырчаның аягында төрттөн (экинчи, үчүнчү, төртүнчү жана алтынчы көмүртектердин атомдорунда), орточо эсеп менен амилопектиндин молекуласындагы ар бир глюкозаның калдыгында үчтөн бош гидроксид топтору болот.

Крахмал желимдерди алууда, тамак-аш, кездеме, медицина ж.б. өнөр жайларында колдонулат. Ал практикада глюкозаны алуудагы баштапкы продукт болуп эсептелет.


Түзүлүшү боюнча крахмалга өтө жакын болуп гликоген (жаныбарлардын крахмалы) эсептелет. Ал адамдар менен жаныбарлардын көбүнчө боорунда болуп, алардын организмдеринде резервик азық заттардын милдетин аткарат. Гликогендин молекуласының түзүлүшү амилопектиндинке оқшош, бирок андан көбүрөөк тармакташкандыгы менен айырмаланат. Анын молекулалық массасы жана тығыздыгы амилопектиндининен чоң.

Адамдар менен жаныбарлардын организминде гликогендин составында өзгөрүштөр жүрүп, сүт кислотасын пайда кылат. Бул процесс гликолиз деп аталат.

**ЦЕЛЛЮЛОЗА ЖЕ КЛЕТЧАТКА.** Целлюлоза — өсүмдүктөрдүн клеткасын түзүүчү негизги зат. Маселен пахта, чыпкалоочу кагаз дәэрлик бүт, ал эми жыгачтардын составынын 50-70% целлюлозадан турат.

Целлюлозаның молекуласы — глюкозаның калдыктарынан турган түз сыйктуу узун чынжырча. Анын молекуласында глюкозаның молекуласының калдыктарының саны 6000-12000 чейин болуп, молекулалық массасы 10000000-20000000 го чейин жетет. Химиялык жолдор менен целлюлозаны тазалоодо анын молекуласында үзүлүүлөр жүрүп, техникада колдонулуучу целлюлозаның молекулалық массасы 50000-150000 ге чейин болот.

Целлюлозаның түзүлүшү амилозаныңына оқшош, бирок молекуладагы глюкозаның калдыктары бири-бири менен  $\alpha$ -1,4-гликозиддик байланыштар эмес,  $\beta$ -1,4-гликозиддик байланыштар аркылуу байланышкан. Целлюлозаны гидролиздегенде аралык продукт катарында дисахарид целлобиоза пайда болот. Целлюлозаның түзүлүшү схема түрүндө:



Целлюлозанын молекуласында амилозанын молекуласының сыйктуу эле ар бир глюкозанын калдыктарында үчтөн бош гидроксид тобу (экинчи, үчүнчү жана алтынчы көмүртектерди атомдорунда) болуп, анын эң жөнөкөй бөлүкчөсүн  $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_3]_n$  формуласы менен туюнтууга болот.

Целлюлоза менен амилоза бири-биринен конфигурациясы менен гана айырмаланса да алардын физикалык жана химиялык қасиеттери таптакыр башкача болот. Маселен амилоза тамак-аш заттарына тиешелүү болуп, оной гидролизденсе, целлюлоза тамак-аш заттарына тиешелүү эмес жана ал механикалык жана химиялык таасирлерге өтө туруктуу. Целлюлоза сууда эрибей, кээ бир гана эриткичтерде эрийт. Ал эриткичтер төмөнкүлөр:

а) эки валенттүү жездин гидроксидинин амиактагы эритмеси,  
б.а. Швейцердин реактиви;


б) хлордуу цинктин же башка туздардын туз кислотасындагы эритмеси;

в) концентрацияланган күкүрт кислотасы.

Целлюлоза эригенде анын молекуласында толук эмес гидролиз жүрөт.

Швейцердин реактивинде эриген целлюлоза бир аз оптикалык активдүү ( $[\alpha]_D = -3,21^\circ$ ).

Целлюлозаны толук гидролиздегенде глюкоза алынат. Ал үчүн адегендө целлюлозаны концентрацияланган күкүрт кислотасында эритип, андан кийин суу менен суюлтуп, узак убакытка чейин ысытуу керек:




Целлюлозаны ысытканда ал балкып эрүү температурасына жетпей ажырап кетет. Кычкылтектин катышуусунда  $100^\circ\text{C}$  да эле, ал эми кычкылтексиз  $140-150^\circ\text{C}$  да ажыроо башталып,  $260^\circ\text{C}$  дан жогорку температурада анын молекуласынан оной учуучу татаал органикалык бирикмелер менен суу бөлүнүп чыгат.

Целлюлоза көп атомдуу спирттер сыйктуу реакцияга кирип, ал-коголяттарды, жөнөкөй жана татаал эфирлерди пайда кылат.

Целлюлозага концентрацияланган щелочторду таасир кылууда, экинчи көмүртектин атомундагы гидроксид тобунун сүткөн атому металлдар менен орун алмашып, алкоголяттар же щелоч-

туу цеплюлоза пайда болот, анткени экинчи көмүртектин атому гликозиддерди байланыштырып турган кычкылтектин атомуна жакын жайланишып, ал атомдогу гидроксид тобу башка гидроксид топторунан кычкылыраак келет. Схема түрүндө реакция төмөндөгүдөй:




Мындай процесс мерсеризация деп аталып, кездеме өндүрүү өнөр жайларда кенен колдонулат. Мерсеризацияланган кездемелердин түрлөрү жакшырып, алар ар түрдүү түстөгү боётторго оной боёлот.

Щелочтуу цеплюлозага сууну таасир кылуудан баштапкы продуктулар кайра алынат.

Жыгачтардан алынган щелочтуу цеплюлозага күкүрттүү көмүртекти таасир кылуудан цеплюлозанын канто гент тузу пайда болот:




Бул туздар сууда жана суюлтулган щелочтордо эрип, вискоз эритмелерин пайда қылат. Вискоз эритмелерин өтө майда тешикчелери бар суюлтулган күкүрт кислотасынын ваннасынан (фильдерден) өткөрүүдөн күкүрттүү көмүртек бөлүнүп чыгып, ичке жип түрүндөгү цеплюлоза (вискоза буласы) алынат. Бул процесстин реакциясы:



Вискоза буласы жасалма жибектерди жана техникада шина корддорун даярдоодо колдонулат.


Цеплюлоза молекулалык массалары кичине болгон спирттерден этерификация реакциясына алдаканча жай кирет. Масселен кадимки спирттерге органикалык кислоталарды таасир кылууда татаал эфирлер оной эле алынса, цеплюлозанын татаал эфирлерин алуу үчүн цеплюлозага күчтүү ацилдөөчү реагенттер болгон кислоталардын ангидриддерин же хлорангидриддерин таасир кылуу керек.

Цеплюлозанын жөнөкөй эфирлерин алуудагы жалпы метод болуп, щелочтуу цеплюлозага щелочтордун катышуусунда галоген-алкилдерди же алкилсульфаттарды таасир кылуу эсептелеет:



Целлюлозанын жөнөкөй эфирлеринин ичинен практикада метил-, этил- жана бензилцеллюзалар колдонулат. Алардан пластмассалар, кинофотопленкалар өндүрүлөт. Бирок, техникада целлюлозанын татаал эфирлери, айрыкча азот жана уксус кислоталарынын эфирлери көп колдонулат.

Целлюлозанын азот кычыл эфири же химиялык туура эмес аты нитроцеллюзоза, целлюлозага концентрияланган азот кислотасы менен күкүрт кислотасынын аралашмасын таасир кылуудан алынат. Бул реакцияда күкүрт кислотасы катализатордун милдетин аткарып, сууну өзүнө тартып алуучу зат болуп эсептелет. Реакциянын шартына жараша нитро топ целлюлозанын үч бош гидроксид тобундагы бир, эки жана үч сүүткөн атому менен орун алмашат:



Моно- жана динитроцеллюзалардын аралашмасы көлөк-силиндрический деп аталат. Коллоксилинден сырлар, пленкалар (кино жана фото), оюнчуктар, галантерия буюмдары жасалат. Толугу менен нитрленген целлюлоза (тринитроцеллюзоза) пироксилин деген ат менен белгилүү. Пироксилин жарылгыч зат болуп, ал миналарды, бомбаларды жана гранаттарды жарууда колдонулат. Андан мылтыктын түтүнсүз дарысы да даярдалат.

Целлюлозанын уксус кычыл эфири же ацетаты целлюлозага уксус ангидриди менен уксус кислотасынын аралашмасын таасир кылуудан алынат. Катализатор катарында күкүрт кислотасы колдонулат. Реакциянын шартына жараша нитраттар сыйктуу эле моно-, ди- жана триацетатцеллюзалар алынат. Целлюлозанын ацетаттары нитраттардан айырмаланып, отко коркунучтуу эмес.


Ацетатцеллюзалардын ичинен практикада диацетатцеллюзоза  $[C_6H_8O_3(OSOCH_3)]_n$  көп колдонулат. Диацетатцеллюзозадан жасалма жибектер алынат жана отко коркунучсуз болгон пленкалар даярдалат. Целлюлозалар кагаздарды алуудагы эң негизги сырьёлордун бири.

**ИНУЛИН.** Инулин — жалпы формуласы  $(C_6H_{10}O_5)_n$  болгон, татаал гүлдүү жана кээ бир сууда өсүүчү өсүмдүктөрдүн составында кезигип, гидролиз реакциясына кирип, фруктозаны пайдада кылуучу по-

ли сахарид.

Инулин өтө гигроскоптуу зат. Ал ысык сууда жакшы, муздак сууда начар эрийт. Ал сахароза менен бирдей эле ылдамдыкта гидролизденет. Инулиндин эритмеси уюлданган жарыктын тегизди-гин солго айландырат.

**ПЕКТИН ЗАТТАРЫ.** Жемиштердин ширесинде жана тамырла-рында кезигип, гидролиз реакциясына кирип, көп сандаган галак-турон кислотасын (368 -бетти карагыла) пайда кылган полисаха-ридер пектин заттары деп аталат. Пектин заттарынын негизи болуп полигалактурон кислотасы же пектин кислотасы эсептелет. Алардын молекуласында галактурон кислотасынын калдыктары бири-бири менен кычкылтектин атомдору аркылуу биринчи жана төртүнчү көмүртектин атомдору байланышкан болот:



Ар түрдүү пектин заттарындагы полигалактурон кислоталарынын карбоксил топторундагы суутектин атомдору метил радикалы же металлдардын иондору менен орун алмашкан болот. Мындай заттардын молекулалык массалары 20000-200000 ге чейин жана андан да көп болот.

Пектин заттары аморфтуу порошок. Ал органикалык кислоталардын катышуусунда сахароза менен килкилдек массаны пайда кылат. Мындай массалар тамак-аш өнөр жайларында, маселен мармеладды даярдоодо колдонулат.

## XV БӨЛҮМ

### НУКЛЕИН КИСЛОТАЛАРЫ

Гидролиз реакциясына кирип, пиримидиндин, пуриндик туундуларын (органикалык негиздер), фураноза формасындагы пентозалардын жана фосфор кислотасынын аралашмаларын пайда кылган ири молекулалык массалуу биополимерлер нуклеин кислоталар деп аталат. Алардын молекулалык массалары бир нече минден бир нече миллиардга чейин жетет.

Нуклеин кислоталарын гидролиздең алынган пиримидиндин туундуларына урацил, тимин, цитозин (335-бетти карагыла), пу-

риндин туундуларына аденин, гуанин жана гипоксантин (339 -бетти карагыла) тиешелүү. Булардын ичинен гипоксантин өтө эле аз санда кээ бир гана нуклеин кислоталарынын составында кездешет.

Нуклеин кислоталарынын составындагы фураноза формасын-дагы пентозаларга D-рибоза менен 2-дезокси-D-рибоза (365 -366 -беттерди карагыла) тиешелүү. Демек, нуклеин кислоталарынын составындагы углеводдордун жаратылышына жараша алар рибо-нуклеин кислоталары (РНК) жана дезоксирибонуклеин кислоталары (ДНК) болуп экиге бөлүнөт.

РНК гидролиз реакциясына кирип, реакциянын шартына жараша адегендө рибонуклеотиддер, андан кийин рибонуклеозиддер деп аталган татаал бирикмелерди пайда кылат. Гидролиз реакциясын ақырына чейин жүргүзүүдө, алардан урацилдин, цитозиндин, адениндин, гуаниндин, D-рибозанын жана фосфор кислотасынын аралашмалары алынат.


ДНК да ар түрдүү шарттарда гидролиз реакциясына кирип, дезоксирибонуклеотиддерди, дезоксирибонуклеозиддерди жана реакциянын ақырында тиминдин, цитозиндин, адениндин, гуаниндин, 2-дезокси-D-рибозанын жана фосфор кислотасынын аралашмаларын пайда кылат.

Демек, РНК менен ДНК бири-биринен моносахариддердин жаратылышы жана РНКнын составында пиrimидиндин туундусу болгон урацилдин бардыгы, тиминдин жоктугу, тескерисинче ДНКнын составында тиминдин бардыгы, урацилдин жоктугу менен айырмаланат.


Төмөндө нуклеозиддер, нуклеотиддер жана полинуклеотиддер же нуклеин кислоталары жөнүндө кыскача токтолобуз.

## A. НУКЛЕОЗИДДЕР


D-Рибоза менен 2-дезокси-D-рибозанын фураноза формасын-дагы 1-көмүртектин атому пиrimидин жана пурин негиздеринин калдыктарындагы азоттун атомдору аркылуу гликозиддик (С-N) байланыштарды пайда кылган бирикмелер н у к л е о з и д д е р деп аталат. Нуклеозиддерде D-рибозанын жана 2-дезокси-D-рибозанын 1-көмүртек атомдору пиrimидин негиздеринин 1-азот, пурин негиздеринин 9-азот атомдору байланышкан, б.а. пиrimидин жана пурин негиздеринин калдыктары нуклеозиддердин молекуласында гликозиддердин (664-бетти карагыла) агликондоруна окшош. Агликондор (пиrimидин жана пурин негиздеринин калдыктары) пентозалардын β-абалдарында гана жайланышат. Маселен:




уридин



дезокситимидин



цитидин




аденозин




дезоксигуанозин


Демек, нуклеозиддердин тривиалдык аттары пирамидин жана пурин негиздеринин үнгусунан башталып, агликондору пирамидин негиздери болсо — “идин”, пурин негиздери болсо — “озин” мүчөлөрү менен бүтөт. Бул эрежеге жалгыз гана пурин негизи болгон гипоксантиндөн пайда болгон гипоксантин-9-рибозиддин үнгусу туура келбей, ал “икозин” деп аталаып, анын структурасы:



Эгерде жалпы эле пирамидин жана пурин негиздеринин калдыктарын R-тамгасы менен белгилесек, нуклеозиддердин жөнөкөйлөштүрүлгөн (кыскартылган) формулалары төмөндөгүдөй болот:



рибонуклеозиддер




дезоксирибонуклеозиддер


Нуклеозиддер жаратылышта байланышкан түрүндө нуклеин кислоталарынын молекулаларында жана эркин (байланышпаган) түрүндө тириүү организмдердин составында кездешет. Нуклеозиддер сууда жакшы эрүүчү түссүз кристаллдар. Алардын химиялык касиеттери пиримидин жана пурин негиздери менен D-рибоза жана 2-дезокси-D-рибозанын касиеттерине оқшош.

## Б. НУКЛЕОТИДДЕР

Нуклеозиддердин 5-көмүртектөрт атомдору фосфор кислотасынын калдыктары менен байланышкан татаал эфиерлер нуклеотиддер деп аталат. Демек, рибонуклеотиддер менен дезоксирибонуклеотиддердин жөнөкөйлөштүрүлгөн (кыскартылган) структуралары төмөндөгүдей:




рибонуклеотиддер




дезоксирибонуклеотиддер

Нуклеотиддердин монофосфраттарынан башка ди- жана трифосфраттары да белгилүү.

Нуклеотиддер байланышкан түрүндө нуклеин кислоталары менен кээ бир ферменттердин жана эркин (байланышпаган) түрүндө тириүү организмдердин составында кездешет. Нуклеотиддердин көпчүлүгү физиологиялык активдүү заттар. Аларга маселен уридин-5-монофосфат (УМФ) менен аденоzin-5-трифосфат (АТФ) кислоталары тиешелүү:



УМФ



АТФ

УМФ жаратылышта байланышкан түрүндө нуклеин кислоталарынын (РКНнын) жана эркин түрүндө кээ бир тириүү организмдердин составларында кездешет. Ал кадимки шартта 202°C да балкып эрүүчү түссүз кристалл; сууда жакшы эрийт.

УМФ кислотага тиешелүү ( $pK_a=6,4$ ); анын молекуласындагы фосфор кислотасынын калдыгындагы -OH топтору иондорго диссоциацияланууга жөндөмдүү болгондуктан, алар ар түрдүү металлдардын иондору менен туздарды пайда кылат.

УМФтин химиялык касиеттери урацил менен D-рибозанын касиеттерине оқшош.

АТФ — кадимки шартта сууда жакшы эрүүчү, туруктуу туздарды пайда кылуучу түссүз кристалл. Ал жаратылышта дээрлик бардык тириүү организмдердин составында кездешет. Анын молекуласындагы Р-O-P байланыштар гидролиз реакциясына оной эле кирип, ~ 8-11 ккал/моль энергия бөлүп чыгарат. Демек, АТФнын молекусындагы энергияга бай полифосфат байланыштарынын бар экендигинин натыйжасында ал тириүү организмдердин негизги энергетикалык заты болуп эсептелет. АТФнын энергиясы тириүү организмдерде негизинен биохимиялык реакцияларга жумшалат жана булчундардын иштешинде маанилүү ролдорду ойнот.


## В. ПОЛИНУКЛЕОТИДДЕР ЖЕ НУКЛЕИН КИСЛОТАЛАРЫ

Нуклеотиддердин калдыктары бири-бири менен моносахариддердин (D-рибозанын жана 2-дезокси-D-рибозанын) 3-жана 5-кеңүрткөн атомдору фосфаттык байланыштар (C-O-P-O-C) аркылуу байланышкан ири молекулалык массалуу бирикмелер полинуклеотиддер же нуклеин кислоталары деп аталат.

Нуклеин кислоталары ар түрдүү структуралык түзүлүштөргө ээ болуп, тириүү организмдерде өзгөчө мүнөздөгү функцияларды аткарат. Алар тириүү организмдердин пайда болуу, жашоо жана өсүш процесстеринде негизги ролду ойнот, организмдерде спецификалык белоктор менен жаңы нуклеин кислоталарын синтездөөчү матрицалар болуп эсептелет. Нуклеин кислоталары (322-бетти карагыла) рибонуклеин кислоталары (РНК) жана дезоксирибонуклеин кислоталары (ДНК) болуп экиге бөлүнөт.

### 1. ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН КИСЛОТАЛАРЫ (ДНК)

ДНКнын мономердик бирдиктери болуп дезоксирибонуклеотиддер эсептелет. Алардын молекулаларындагы бардык нуклеотиддер бири-бири менен бир типте фосфаттын көпүрөчөлөрү аркылуу байланышып, узун чынжырчаларды пайда кылат. ДНКнын молекулалары тармакташкан эмес жана алардын эки четки фосфаттарынан башкаларынын бардыгы диэтерификацияланган болот. Схема түрүндө ДНКнын структурасы 5-сүрөттө көрсөтүлгөн.



Жаратылыштагы ДНКнын молекулаларында оң миндеген, айрым бирлериникінде миллиондорған нуклеотиддердин калдықтары болуп, алардын молекулалық массалары өтө эле чон.

Ар түрдүү тириү организмдердеги ДНКнын составындагы нуклеотиддердин катыштары, алардын биологиялык жана химиялык касиеттери ар башкача. Белгилүү бир организмдерде ошолорго гана мұнәздүү ДНК болуп, алар ошол организмдерде спецификалық функцияларды аткарат.

ДНКнын макромолекулаларындағы нуклеотиддердин, тағыраак айтканда нуклеотиддердин составындагы пирамидин жана пурин негиздеринин белгилүү бир тартиpte ырааттуу жайланышы алардын էкиничилик структурасы деп аталаат.

ДНКнын схема түрүндөгү структурасында (5-сүрөттү карагыла) пирамидин жана пурин негиздеринин калдықтары биз каалагандай жайланышкан. Бирок, чындығында бул негиздердин калдықтары молекулада жайланыштары өтө эле ар түрдүү болот. Маселен тиминдин калдығын -Т, адениндин - А, цитозиндин - С, гуаниндин -Г, фосфор кислотасынын калдығы - Р тамгалары менин белгилесек, ДНКнын биригинин биринчилик структурасы (молекулада нуклеотиддердин жайланышы) төмөндөгүдей: pTpApApCrGpCrT... же мындан башкача болушу мүмкүн.

Белоктордун молекуласы сыйктуу эле ДНКнын экинчилик структурасы да белгилүү. ДНКнын макромолекулаларынын мейкиндикте жайланышы, алардын էкиничилик структурасы деп аталаат.

ДНКнын составындагы пирамидин жана пурин негиздеринин калдықтарында кычкылтектин, азоттун жана суутектин атомдору болгондуктан, алар бир эле молекулалың ичинде же эки ири молекулалардың ортосунда суутектик байланыштарды пайдалы кылат. Мындаидар ар түрдүү формаларга ээ болуп, мейкиндикте гана жайланышат, натыйжада алар ДНКнын экинчилик структурасын түзөт. Чындығында эле, азыркы мезгилде ДНКнын ар түрдүү экинчилик структуралары белгилүү. Алардын бири - ДНКнын бир чынжыруу структурасы (ДНКнын структурасы бир эле молекуладан туруп, ал ар түрдүү формадагы структуларды пайдалы кылат, маселен спирал түрүндөгү). Мындаидарларда пирамидин жана пурин негиздеринин жалпак формадагы молекулаларынын калдықтары биригинин үстүнө бири жайланышат (металл тыбындарды биригинин үстүнө бириң үйгөн сыйктуу).


Жаратылыштагы көпчүлүк ДНКнын экинчилик структуралары полинуклеотиддердин эки молекуласынын бири-бири менен сүтектик байланыштар аркылуу байланышынан пайда болгон комплекс түрүндө болот. Мындай комплекстер эки чынжырлуу нуклеин кислоталары (эки чынжырлуу ДНК) деп аталат.

Рентгенструктуралык жана химиялык анализдер көрсөткөндөй (Дж. Уотсон, Ф. Кларк) эки чынжырлуу нуклеин кислоталары мейкиндикте спирал түрүндөгү кош кабат структураларды пайда кылат (6-сүрөт).

ДНКнын спирал түрүндөгү кош кабат структураларындагы эки молекулалын полинуклеотиддери бири-бири менен эшилген түрдө болот. Спиралды фосфор кислотасынын полизифирлери пайдала кылат.



ДНКнын кош кабат структураларынын составындагы жалпак формадагы пирамидин жана пурин негиздеринин калдыктары спиралдын ичин көздөй анын огуна перпендикулярду багытталган. Сүтектик байланыштар эшилген эки полинуклеотиддин бириндеги пирамидин негизинин калдыгы менен экинчисинин белгилүү гана пурин негизинин калдыгынын ортосунда пайда болот. Мындай белгилүү пирамидин менен пурин негиздеринин ортосундагы жупташуу комплементардык жупташуда деп аталат.

ДНКнын спирал түрүндөгү кош кабат структуралардагы комплементардык жуптардын биринчи полинуклеотиддеги адениндин калдыгына экинчи полинуклеотиддеги тиминдин калдыгы, цитозиндин калдыгына гуаниндин калдыгы же биринчи полинуклеотиддеги тиминдин калдыгына экинчи полинуклеотиддеги адениндин калдыгы, гуаниндин калдыгына цитозиндин калдыгы тура келет, б.а. эшилген структураларды эки молекулалын бириндеги адениндин саны экинчисиндеги тиминдин санына, цитозиндин саны гуаниндин санына барабар.



6-сүрөт


ДНКнын кош кабат структурасындагы комплементардык жуптардын схемасы:



Демек, спирал түрүндөгү кош кабат структуралардын өзөгүн дөгү пириимидин менен пурин негиздеринин ортосунда суутектик байланыштар болгондуктан, алар эки молекуланы белгилүү гана бир аралыкта кармап турат. Алардын диаметри  $20\text{\AA}$  га барабар.

ДНКнын спирал түрүндөгү кош кабат структураларынын бир түрмөгүнүн (витогунун) аралығы  $34\text{\AA}$  га барабар. Бир түрмөктө 10 жуп пириимидин жана пурин негиздеринин калдықтары жайлашынат.

Белгилүү шарттарда спирал түрүндөгү ДНКнын кош кабат структуралары эки нуклеин кислоталарына ажырайт. Алардын ар бир нуклеин кислоталарынын матрицаларынын ролун аткарып, кайра жаңы так өзүлөрү сыйктуу, комплементардуу жупташкан, спирал түрүндөгү кош кабат структураларга ээ болгон нуклеин кислоталарын синтездешет. Маселен:



Мындай процесс, б.а. ДНКнын спирал түрүндөгү кош кабат структурасын кайрадан калыбына келтирүү редупликация деп аталат.

Тириүү клеткаларда синтезделип алышуучу белок заттардын составын жөнгө салып туруу, жаңы тукумдарга алдыңкы тукумдардын толук элесин берүү ДНКнын биологиялык функциясы менен байланышкан.

## 2. РИБОНОУКЛЕИН КИСЛОТАСЫ (РНК)

РНКнын мономердик бирдиги болуп рибонуклеотиддер эсептөт. Алардын углевод компонентине  $\beta$ -фураноза формасындагы D-рибоза тиешелүү. ДНКнын молекулаларындагы углеводдун 1-көмүртек атому менен байланышкан тиминдин калдыгынын ордуна РНКнын молекулаларында урацилдин калдыгы болот. Калган түзүлүштөрү бойонча РНК менен ДНК бири-биринен айырмаланбайт. Молекулалардын ортосундагы кошумча байланыштар да РНК менен ДНКда бирдей жана бир типтүү.

Ар түрдүү организмдердеги РНКнын составындагы нуклеотиддердин катышы, алардын биологиялык жана химиялык касиеттери ар башкача, б.а. ар бир тириүү организмдердин өздөрүнө гана мұндағы рибонуклеин кислоталары болот.

Тириүү клеткаларда жаңы белок заттарды синтездөө -РНКнын биологиялык функциясы менен байланышкан. Белок заттарды синтездөө процесси - тириүү организмдердин протоплазмаларынын рибосомдорунда, белгилүү бир ферменттердин катализатор катарында катышуусунда жүрөт.

ДНКга салыштырганда РНКнын структуралық түзүлүштөрү жана алардын организмдеринде аткара турган функциялары азыраак изилденген.

## АДАБИЯТТАР

- А.Н.Несмиянов, Н.А.Несмиянов. "Начало органической химии". Книга первая, книга вторая. М. 1974.
- О.Я.Нейланд. "Органическая химия", ВШ. 1990.
- Р.Моррисон, Р.Байд. "Органическая химия". Перевод с английского. "Мир", 1974.
- Дж.Робертс, М.Касерио. "Основы органической химии", т. 1 и 2. Перевод с английского. "Мир", 1978.
- З.Гауптман, Ю.Грефе, Х.Ремане. "Органическая химия". Перевод с немецкого. "Химия", 1979.
- А.Терней. "Современная органическая химия", т. 1 и 2. Перевод с английского. "Мир", 1981.
- А.А.Петров, Х.В.Бальян, А.Т.Трощенко. "Органическая химия", ВШ, 1981.
- Ф.Кери, Р.Сандберг. "Углубленный курс органической химии", Книга 1, книга 2. Перевод с английского. М. "Химия", 1981.
- Дж. Марч. "Органическая химия". Перевод с английского. М. "Мир", т. 1,2,3, 1987, т. 4, 1988.
- "Общая органическая химия". Перевод с английского. М. "Химия", т. 1, 1981, т. 2,3, 1982, т. 4, 1983, т. 8,9, 1985, т. 10, 1986.
- С.А.Адылов. "Органикалық химия". II бөлүк, Фрунзе, КМУ, 1980.

## МАЗМУНУ

Карбоциклдүү бирикмелер.....	3
I Бөлүм. 1. Алициклдүү углеводороддор жана алардын туундулары.....	3
2. Моноциклдүү углеводороддор.....	8
3. Би- жана полициклдүү каныккан углеводороддор.....	28
II Бөлүм. Ароматикалық углеводороддор же арендер.....	31
Бензол катарындагы арендер. 1. Бензол жана анын түзүлүшү.....	32
2. Бензолдун гомологдору, алардын изомерлери жана номенклатуралары.....	36
3. Бензол катарындагы арендерди алуу жана алардын касиеттери.....	38
4. Бензолдун ядросундагы орун алмашкан атомдордун жана атомдордун топторунун экинчи орун алмашуучу электрофилдик реагенттерди багыттоосу.....	53
III Бөлүм. Ароматикалық галогендүү бирикмелер же галогенарендер.....	67
IV Бөлүм. Ароматикалық сульфокислоталар же аренсульфокислоталар жана алардын туундулары.....	78
V Бөлүм. Ароматикалық оксибирикмелер же оксиарендер.....	85
А. Аренолдор же фенолдор.....	86
Б. Арилалканолдор.....	113
VI Бөлүм. Ароматикалық нитробирикмелер же нитроарендер.....	116
VII Бөлүм. Ароматикалық аминдер же ариламиндер.....	129
VIII Бөлүм. Ароматикалық диазобирикмелер же диазоарендер.....	144
IX Бөлүм. Ароматикалық альдегиддер жана кетондор (ароматикалық оксибирикмелер).....	156
А. Ароматикалық альдегиддер.....	157

Б. Ароматикалык кетондор.....	166
В. Хинондор.....	173
Х Бөлүм. Ароматикалык карбон кислоталары (арен кислоталары).....	179
А. Бир негиздүү ароматикалык кислоталар (аренмонокарбон кислоталары) .....	180
Б. Эки жана көп негиздүү ароматикалык кислоталар (арендижана аренполикарбон кислоталары).....	193
XI Бөлүм. Көп ядролуу ароматикалык углеводороддор (көп ядролуу арендер) жана алардын туундулары.....	199
А. Бензолдун ядролору бири-бири менен түздөн-түз байланышкан конденсацияланбаган көп ядролуу ароматикалык углеводороддор жана алардын туундулары.....	200
Б. Бензолдун ядролору шакекчеге кирбекен көмүртектин атомдору аркылуу байланышкан көп ядролуу ароматикалык углеводороддор жана алардын туундулары.....	204
В. Конденсацияланган көп ядролуу ароматикалык углеводороддор жана алардын туундулары.....	215
XII Бөлүм. Бензолдун шакекчеси жок ароматикалык бирикмелер.....	247
XIII Бөлүм. Гетероциклдүү бирикмелер.....	258
А. Беш мүчөлүү, бир гетероатомдуу гетероциклдүү бирикмелер.....	260
1. Фуран.....	267
2. Тиофен.....	275
3. Пиррол.....	282
4. Индол.....	291
5. Карбазол .....	301
Б. Циклде эки жана андан көп гетероатому бар беш мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер.....	303
1. Пиразол.....	304
2. Имидазол.....	309
3. Тиазол.....	311
В. Бир гетероатомдуу алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер.....	312
1. Пиридин.....	312
2. Хинолин.....	323
3. Изохинолин.....	327
4. Акридин.....	329
Г. Эки гетероатомдуу алты мүчөлүү гетероциклдүү бирикмелер.....	331

XIV Бөлүм. Углеводдор.....	340
А. Моносахариддер.....	341
Б. Олигосахариддер.....	370
В. Полисахариддер.....	375
XV Бөлүм. Нуклеин кислоталары.....	381
А. Нуклеозиддер.....	382
Б. Нуклеотиддер.....	384
В. Полинуклеотиддер же нуклеин кислоталары.....	385
1. Дезоксирибонуклеин кислоталары (ДНК).....	385
2. Рибонуклеин кислоталары (РНК).....	390
Адабияттар.....	391

Учебное издание

Адылов Султан Адылович  
Асанов Усен Асанович

**ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ**  
**II часть**

Учебник для студентов высших учебных заведений

Бишкек, Издательский Дом «Кыргызстан»  
На кыргызском языке

Окуу куралы

Адылов Султан Адылович  
Асанов Усен Асанович

**ОРГАНИКАЛЫК ХИМИЯ**  
**II бөлүк**

*Жоғорку окуу жайларынын студенттери учун окуу китеби*

Редактору Э. Ахматбекова  
Сүрөт редактору К. Коёналиев



887368